

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

ГУМАНИТАРДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК
ИЛИМДЕР БӨЛҮМУ

Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

«ЭЛ АДАБИЯТЫ» СЕРИЯСЫ

**КЕДЕЙКАН
ШЫРДАКБЕК
ТАЙЛАҚ БААТЫР
ЭМГЕК ҮРЛАРЫ**

11-ТОМ

Академик **Абдылдајан Акматалиевдин**
жалпы редакциясы астында

Түзгөндөр:

Омор Сооронов, Абдылдајан Акматалиев

БИШКЕК
«ПРИНТ-ЭКСПРЕСС» – 2016

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
К 33

Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттік тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөттүүнүн улуттук программасы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын (2014-ж. 2-июнь, № 119) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөттүүнүн токтомуунун (2015-ж. 6-апрель, № 151) негизинде жарык көрдү.

Басмага Ч.Айтматов атындағы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар Кеңеси тарафынан сунуш кылышынды.

Редакция:

Аёл атасы А.А.	І. Өңәрәк Н.Ә.
Адабиятчы Н.	Надирбек О.
Адабиятчы А.А.	Орбек І.А.Ә.
Л. Абдакүйеш О.	Үдәш атасы А.Ү.

Рецензенттер: – филология илимдеринин кандидаттары К.Ибраимов, Г.Орозова

К 33 «Кедейкан», «Шырдакбек», «Тайлак баатыр», Эмгек ырлары. 11-том. / Тұз.: О.Сооронов, А.Акматалиев. – Б.: «Принт-экспресс», 2016. – 552 б. («Эл адабияты» сериясы)

ISBN 978-9967-12-579-7

Бул жыйнакка Кедейкан, Шырдакбек, Тайлак баатыр жана әмгек ырларынын әл ичине кенири тарқаган үлгүлерү кирди.

Жыйнак жалпы окурумдарга арналат.

К 4702300200-16

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-12-579-7

© КР УИА, 2016
© «Принт-экспресс», 2016



КЕДЕЙКАН



«КЕДЕЙКАНДЫН» КЕРБЕЗИ

Тоо булбулу Токтогул бизде кенже эпостор деп аталаип жургөн: «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Саринжи-Бөкөй», «Кожожаш», «Кедейкан», Олжобай менен Кишимжан», «Эр Табылды» дагы текстти биззеге жетпей калган «Наркан» (Бир эскерүүчүнүн айтымында «Нарик хан» деп да аталаат), ошондой эле бизде дастан же поэма деп айтылып жургөн «Шакир-Шакирет», «Нуржан», «Кулмурза» («Ак Саткын менен Кулмурза»), «Даткайым», «Карымбайды жер жуткан», бир түүгөн элдердин «Көрүүлү», «Кызы-Жибек» сыйктуу чыгармаларды айтычы экен. Ушул аталаган эпикалык жанрдагы чыгармалар Токтогулдун репертуарында дайыма болгонун улуу акын жөнүндө айтып берген эскерүүчүлөргө тиешелүү жазмалардын баарында кашкайта көрсөтүлүп турат. А түгүл айрым эпосторду шакирттери менен бири бүткөн жерден экинчиси улап айтып, таңды атырып, күнду батырчы экен. Мисалы, «Нарканды» Токтогул Эшмамбет экөө биригинин уйкусу келсе, «Мен уктап алайын, калганын сен улантып айта бер»-деп коюп, бири токтогон жерден экинчиси улантып айта беришчү. «Нарканды» уч күн, уч түн айтышчу» (КРУИАнын Кол жазмалар фондуусу, И№. № 1914) -деп эскерет, 1896-жылы түулган Ороз Турусбеков деген замандаши.

Демек, Токтогул шакирттерин төкмөлүккө гана эмес, эпикалык чыгармаларды аткарууга да үйрөткөнү көрүнүп турат. Кенже эпостордун республикабыздын Түштүк жагында кецири кулач жайганы, ошого – Токтогул мектебинен чыккандардын, би-

ринчи кезекте, тоо булбулунун өзүнө байланыштуу экени даана байкалат.

Сөз куру болбос учун Академиянын Кол жазмалар фондусунда сакталып турган, Токтогулга тиешелүү делген 65 папканын бирин (Инв. № 1914 а, б, в. Жаки Таштемиров жыйнаган) ачып, анда аталган эпикалык чыгармаларды схемага (графага) салып жазсак, белгилүү болот. Алгач ушул папкадагы тогуз эскерүүчү атап кеткен чыгармаларды алфавит боюнча тамгалар менен белгилеп ала-быз: «Жаныш-Байыш» (а), «Курманбек» (б), «Кедейкан» (в), «Наркан» (г), «Саринжи-Бөкөй» (д), «Кожожаш» (е), «Манас» (ж), «Шакир-Шакирет» (з), «Кулмурза» (и), «Көр уулу» (к). Андан кийин эскермелерди айткан адамдын ысымын жазып, кайсы чыгармаларды айтканын тамгалар менен көрсөттөбүз. 1. Гортон Курманалиев – а, б, в, г. 2. Эмилбек Субанбеков – а, б, д, в. 3. Кулмурза Кожобеков – в, б, а, д, г, е. 4. Альмкул Барпыев – а, е, г. 5. Мамажунус Токтоназоров – в, е, а, б, ж. 6. Кабылбек Кыпчакбаев – а, б, д, е, г, ж. 7. Кара Карабатыров – д, а, б, в, е. 8. Кошалы Можуев – а, д, в, б, г. 9. Ысакбай Чомонов – а, б, з, к, в, е, д, г, и. Мындан көрүнгөндөй, эскерүүчүлөр чыгармаларды атаганда биринчи катарда «Жаныш-Байышты» аташыптыр – б жолу, экинчи катарда «Курманбекти» – 5 жолу ж. б. Ошол эле учурда тексти бизге жетпей калган «Нарканды» («Нарик хан» деп да аталац) бир эскерүүчү З-кылып, дагы бири 4-кылып, уч эскерүүчү 5-кылып, дагы бирөө 8-кылып аташкан. Демек, Токтогул «Нарканды» да жогоркулардан кем айткан эмес экендиги көрүнүп атат. Бул схеманы жалпылата караганда Токтогул башка чыгармалардан «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Кедейкан», «Наркан», «Саринжи-Бөкөй», «Кожожаш» эпосторун көп айтканы белгилүү болуп атат. Жогорку фактывларга жана Токтогул өзү «...ыр бизде. «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Кожожаш» бизден чыккан...»-деп айтканына таянсак, ошол Анжиян элинде көп ай-

тылган кенже эпостор менен дастандардын, поэмалар менен кара ырлардын негизги аткаруучусу жана айтуучусу (мүмкүн айрымдарынын эсси десек да болор) Токтогул Сатылган уулу болгону ачык эле көрүнүп турат.

Ошого карабастан өткөн кылымдын отузунчы жылдарынын аягынан башталган элдик оозеки чыгармаларга, анын ичинде акындар поэзиясына кызыгуу жана жарыялоого киришүү мезгилиниң бери аталган этикалык түүндүлар бир нече ирет кайракира жарык көрсө да Токтогулдуң ысмы бир жолу да эске алынбай келет. Бул орусча айтканда парадокс, бизче түшүндүргөндө Манасты унуткан Кыргыл чалдай эле кеп эмеспи. Күбүр-шыбыр имиштерге караганда кенже эпосторду айттырып, жаздыргандан кийин, жарыкка чыгаруу мезгилинде, Токтогулга «Кедейканды» да ыраа көрбөй баратканда жакын шакирти Калык Акиев «Кедейканды» айтуучу катары Токтогулду атаган делет. 1938-жылы биринчи жолу толук жарыяланган «Кедейканга» айтуучу катары Токтогулга Калык кошо жазылган. Мынтуугө мүмкүн болгондон кийин Алымкул Үсөнбаев айткан делген «Саринжи-Бөкөй», «Олжобай менен Кишиимжан», «Кожожаш» эпосторунда Токтогулду эмне учун кошуп жазып коюга болбосун? Болмок. Бул маселеде (Токтогулдуң жазылбай калышында) бир бузук ой же акча негизги ролду ойноп кетсе керек деп божомолдосо болот.

«Кедейкан» 1938-жылкы басылышинаң кийин ондоолорго учурал, анаң барып негизги болгон экинчи бөлүгү таптакыр алынып салынып, башка эпостордой өзүнчө эмес, Токтогулдуң ыр китептеринин ичине кийширилип, басылып келген. Ошондан уламбы, айттор, окурмандар эпос катары кабылдабай, Токтогулдуң узун ыры сыйктуу элестетип, анченин көңүлгө албай келишет. Илимпоздордун эмгектеринде кәэде таптакыр эле аталбай да калат.

Эгер бузуку тилдерге кирбей, акча аңызына түшпөй, чындыктын дүрбүсү менен карасак, Кол

жазмалар фондуусундагы жүз элүүгө жакын эске-рүүчүлөрдүн айтып, жаздырып кеткенине ишенсек, жогоруда аталган кенже эпостор менен дастан, поэмаларды Токтогул күнүмдүк репертуарына кийирип, ар дайым айтып откөнүн кантип танабыз? Демек, «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Кожожаш», «Саринжи-Бөкөй», «Олжобай менен Кишимжан», «Наркан», «Кедейкан» («Эр Төштүк», «Эр Табылдылар» эмес – булардын биринчиси Токтогул айткан катары таптакыр эле айтылбайт, экинчиши эки жерде гана эскерилет) дагы башка дастан, поэмалардын Токтогул айткан варианты бар деп түшүнсөк болот экен. Бирок бала кезинен Токтогулга барып сабак алган, чоң акын болуп калганга чейин Токтогулга шакирт болуп жургөн Алымкул Үсөнбаев «Кожожаш», «Олжобай менен Кишимжан», «Саринжи-Бөкөй» эпосторунун айтуучусу, Калык Акиев «Жаныш-Байыш», «Курманбек» эпосторунун айтуучусу, а түгүл бул чыгармалардын автору катарында кабыл алына баштаган учурлары да бар. Ал эми Токтогулун ысмы бул чыгармаларга байланыштуу эч жерде эскерилбей келатканын жогоруда айттык. Бул маселеде адилеттүүлүк кылгыбыз келсе, аталган эпосторду жарыялоодо Токтогулду биринчи атап, анан «айтып, жаздырган Калык Акиев же Алымкул Үсөнбаев» десек туура болот эле.

Аталган кенже эпостордун улуу эпос «Манас» сыйкаттуу көптөгөн кылымдардан биринен экинчиши не откөрүп айтып келаткан көптөгөн манасчыларындай айтуучулары Токтогулдан нары жок, эч жерде эскерилбайт. Буга караганда аталган эпикалык түүндулар мурдатан жөө жомок катары кара сөз түрүндө айтылып келсе, аны Токтогул ыр түрүнө айландыргандай түшүнүк берет. Ошондуктан «Кедейкандын» бул жолку басылышынын (мындан кийинкилерин да ошенттүү керек) титулдук барак-часына Токтогулун ысмын биринчи жазып, анан чыгарманын аталышын бергенден кийин «Айтып,

жаздырган Калык Акиев» дегенди жазууну туура көрдүк. Анда «Кедейкандин» өзүнө келели.

1938-жылкы биринчи басылышын ишке ашырған жана баш сөзүн жазган өмүркул Жакишев баштаган илимпоздор туура белгилегендай, «Кедейкан» эпосу эки бөлүктөн турат. Биринчиси – Керез көрттүү аттуу жетим баланын алдамчылык, уурулук, жалганчылык жол менен жүрүп келип, хандык тактыга отурган, бир караган адамды боор толготуп, аёо сезимин козгоого чакырган, негизинде адамдык касиетке жатпаган жүрүштөрү болсо, экинчиси – Азимхан Керезге (кийин Кедейкан болот) эшенин кийлишишүсү менен алданып, тактысын алдырып койгондон кийин, аялы Гулайым жана балдары: Райкан менен Медеткандин – төрттөө төрт жакта адашып жургөндөгү көргөн азап-тозоктору, аягында дага бир жердин Талип аттуу ханынын адилеттик, кыраакылык менен жургүзгөн хандыгынын, адамдык, боорукерлик мамилесинин натыйжасында ал төртөөнүн табышканы, Азимхан Талипхандын увазири болуп, жакши жашап калышканы айттылат.

Бизде турмуштук эпос деп аталаип жургөндөрдүн эң эле даана улгусу катары ушул «Кедейканды» атасак болот. Бул эпостун абройу төмөндөй башташы 1956-жылы Дүйшөн Сулаймановдун түзүүсүндө чыккан Токтогулдуң «Чыгармалар жыйнагына» кыскартылып, экинчи бөлүгү таптакыр эле алышып салышып жарыяланганынан башталат э肯. Ошондун тарта Токтогулдуң 1989-жылкы «Чыгармаларынын эки томдук жыйнагына» чейин, «Кедейканды» жогоруда көрсөтүлгөн кыскартылган варианты акындын ырларына кошо жарыяланып келиптирир. Бул турмуштук эпос, ошол өткөн кылымдын элүүнчү жылдарынан бери, эпостордун катарында кәэде атала калып жургөн менен нағыз чыгарма катары көңүлгө алышбай келатышы адеп-ахлак менен боорукерликти зор көркөмдүктө көрсөтүп, адамкерчилик маселесин бийик койгон экинчи бөлүгүнүн алышы болуптур.

Карама-карышы эки тапка (эзүүчү жана эзилүүчү) бөлүп караган Коммунисттик доордогу хан, бек, бий, бай дегендер жалаң адилетсиздиктин символдорундай көрсөтүлгөндүктөн Залим хан, Азим хан, Талип хандар катышкан «Кедейкан» эпосунун адамзат баласына керектүү болгон кайрым-дуулук, боорукерлик ж.б. зор сапаттарга толгон окуялардан турган экинчи бөлүгү кыркылып салынгандыктан, уурулук менен алдамчылыкка толгон Керәэздин (Кийин Кедейкан аталат) образы бар, бирок ошол кездин таптык талабына ылайык келгенсип турган «кедей» деген түшүнүк, ал кедей Керәэз байлардын малын уурдаганы, аягында барып Азим хандын тагын алдоо жолу менен тартып алганы, хандыкта топтолуп турган казынаны чачып ийгени эзилүүчү таптардын көңүлүндөгү дөйиши болгонсуганы менен кийин адамзат баласы пайда болгондон колдонуп, жашап келаткан эрежелерге шайкеш келбекендиктен, мындай журуштөрдү сүрөттөгө арналган биринчи бөлүк канча жолу китептерге басылган менен элди өзүнө тарта алган эмес. Ошондуктан бул окуялары кызыктуу, тарбияллык мааниси зор, көркөмдүгү бийик эпостун баркы жылдан-жылга төмөндей берип, аягында унутулууга чейин барган.

Бул жолу ошол олкулуктарды эске алып, кетирилген кемчилдиктерди ондоо максатында 1938-жылы адабиятчы жана коомдук ишмер өмүркүл Жакишевдин баш сөзү менен өзүнчө латын арибинде жарык көргөн китептеги тексттин ар бир сабына салыштыра олтуруп дааярдаган, аталган эпостун экинчи бөлүгүн толук боюнча калыбына келтирген китепти сунуш кылып атабыз. Бул да болсо улув Токтогулдин 150 жылдык мааракесин утурлай чыккан баалуу белектердин бири болот деген ниеттебиз.

Омор СООРОНОВ,
КҮҮнүн ардактуу профессору.



КЕДЕЙКАН

Илгерки өткөн заманда, кыргыз эли ачарчылык-ка учурал, алдуусу тентип-тентип оокат таап, алсыздары кайың саап, кыздары шимүүр шимишип, эл жардымыктан итке минип, азып-тозот. Ошондо кыргыздан Курама, Сары деген эки бир тууган киши түркмөн элине тентип барган. Баргандан кийин Сарысы ачкадан өлүп калат. Курама өнөрлүү, колунан иш келген, өнөрүнүн аркасында ар кимге батымдуу болгондуктан, түркмөн элине эки жылы оокат кылышп жан сактап туруп, үчүнчү жылга айланганда өлөт. Аялынын боюнда эркек бала калат. Арадан көп убакыт өтпөстөн аялы төрөп, баласынын атын Керээз коёт. Керээз үч жашка чыкканда энеси өлүп, томолой жетим калат. Кийимсиз жыланач, жыланбаш, тамаксыз курсагы ач, кышкысын суукка үшүп, жатса итче бүрүшүп, көргөндер шылдындал күлүшүп, Керээз жетим көрбөгөн жамандык калбады. Керээз аты калып, Кедей жетим атка конду. Бечараага кайрымдуу бир сопу киши бар деп угуп, Кедей жетим сүйрөлүп, сүлдүрөп, сүйлөй албай үлдүрөп сопуга барып кайыр сурады, Сопу: «Балам, менде эч оокат жок, эгер болсо берер әлем. Өнөрүм сопу, атым Саалы, Саалыда сары чака жок, сопундун солуп турган маалы. «Балам Кедей жетим, мен сага бир жакшылык кылайын: Бүгүн мында конуп, эртең менен Гулсаана деген бир кемпир бар, атасы жокту асырайт, жыланач барса кийгизет. Сен, балам, ошол Гүлсаанага баргын, жалбарып-жалынып жаштыгынды, жетимдигинди зарлап бир айтып көргүн. Сени Гүлсаанадан башка

киши батырбайт, батырмак тургай тамагынан таттырбайт!» – деди.

Жетим кемпирди издең тапты да, кемпирдин үйүндө қызмат қылып, малын багып, отун жагып, суусун алып, тезегин терип, алы жеткен оокатына каралашып, отун-суусуна аралашып турду. Қедей жетим жакшы көрүнүү учүн түндөн туруп уйкусун бөлүп, жаман сөз айтпас бекен, жаш көнүл кайтпас бекен деп, кемпирге жагынып жүрдү. Баланы кемпир жактырды. Бирок кемпир балага сыр чыгарбады. Қедей жетим бир күнү: «Кемпирге энекелеп бир жалынайын, эгер менин мунумду укса жана мусапыр экениме көзү жетсе, мени мындан ары да багып калар. Көзү жетпесе, күнүмдүк оокатыма жарар» – деп, Гүлсаананын маңдайына барып, эки колун бооруна алып калтаарып, жүзү жалтанып, зарлап айтып турганы:

Айланайын энеке,
Мен болоюн көлөкө.
Мен мусапыр жетимди
Жалдыратпа бөлөккө.
Түнүлбөсөн, энеке,
Түбүндө жарайм керекке.
Беш тырмагың береке,
Берекелүү, энеке.
Он тырмагың береке,
Оюндан чыкпайм, энеке.
Эрезеге жеткенче,
Кор кылба мени бөлөккө.
Кийимиди тоздурба,
Кызматкермин астында,
Ушак-айың кеп уксан,
Көнүлундү аздырба,
Бала болуп байралып,
Турсам кантет мен мында?

Ата-энесиз баламын,
Жетимдигим-жаманым.

Жергесиз жетим дебесен,
Жетилсем, сени багамын.
Ажалдан кудай сактаса,
Ачылар күнү замандын.

Туубасан да, энеке,
Тутунуп мени багып ал.
Үч-төрт жылда жетилем,
Мен табамын далай мал,
Көлөкөсүз жүргөнчө
Бир балалуу болуп кал.

Сен жесир, эне, мен – жетим,
Жетимдигим – илдетим,
Баш кошуп оокат кылалы,
Мойнумда сенин милдетин.
Жай таппадым жатарга,
Үй таппадым батарга.
Каралды болгун, энеке,
Мен бир жетим начарга.

Гулсаана – жесир кемпир, кедей балага боору ооруп, ойлонуп турду. Багып алайын десе, бакма балдарды бир нече жолу багып жүрөгү күйгөн. Бакпайын десе, жетим баланын зарына, ыйлап суранганына көңүлү чыдабай, «бакса багып алайын, какшанып жалгыз отурганча ушуну тутайын» деди.

Мен бир жесир кемпирмин,
Эченин бактым жетимдин,
Баксам багып көрөйүн,
Жамандык кылсан, тентирмин,

Далайды бактым балам деп,
Бала кылып алам деп,
Баласы менен курусун,
Баарынан уктум жаман кеп.
Эч бирөө да айткан жок:
– Энеке, сени багам, – деп
Жалынып келет сенчилеп,

Жаңыдан мени тапканда.
Өз баламдай сыйладым,
Ошолорду бакканда.

Өгөй бала курусун,
Өкүнөм ошол өткөнгө,
Өз балдарым деп жүрсөм,
Карабай кетчү көпкөндө.
Энесинип сөз айтсам,
Сайсөөгүм сыздайт сөkkөндө.
Өлөйүн десем, жан таттуу,
Кирейин десем, жер катуу,
Өпкөгө тээп өткөндө.
Ажалы жетип, күн бүтүп,
Айрылдым эле эримден,
Аманат дүйнө койбоду
Азамат эле керилген.
Арбагын сыйлап отурам,
Балам, кеталбадым элимден.

Эрезеге жетерсин,
Балам, элинди таап кетерсин.
Эмгегимди ойлонуп,
Эстебей койсоң бекерсин.
Тууруна жетерсин,
Балам, тууганың издең кетерсин.
«Тутунган энем эле» – деп,
Турбай койсоң бекерсин.
Мен баксам сени арыкта,
Өгөйлүгүн таанытпа.
Өлгөнүмчө бөлүнбөй,
Туарыңды аныкта.
Кете берип көпкөндө,
Алтымышка жаш жетти,
Эненден кайрат-күч кетти.
Беш-алты жыл багууга
Алайын, балам, милдетти.

Менден жооп алbastan,
Бир жакка өзүң барбагын.

Жолдо жатса, бирөөнүн
Эч нерсесин албагын.
Эне ордуна көрүнсөм,
Балам, бул сөзүмдү кармагын.

Көрпөдөн ичик кылайын,
Көбөсүн макмал кынайын.
Көйкөлтүп сага кийгизип,
Көкүлүндөн сылайын.
Жаннанттан ичик кылайын,
Жакасын кундуз кынайын.
Жалгыз балам эле деп,
Жатсан-турсан сылайын.
Жаман жерди бастыrbай, .
Жармадан кардың ач кылбай,
Өгөйлүгүн билгизип,
Өн түсүндү аздыrbай.
Төркүнүм алыс ыраакта,
Төбөгө чаап кууратпа,
Калп-карөзгөй сөз айтып,
Карыларга суратпа.
«Канакей балан?» – дедирип,
Калтыра көрбө уятка.

Колумда туруп көгөрсөн,
Кубатым кетип карганда,
Көлөкөнө жөлөнсөм,
Өлүп кетсем ошондо,
Балам, сен ак кепиндей көмөрсүн?
Арманым калбас жалганда,
Жолуктун, балам, карганда.
Өлсөм болду алдында,
Мүнөзүндү кошпогун
Мурунку баккан балдарга.

Кедей Гүлсаана кемпирдин сөзүнө эрип, колун берди. Мойнунан кучактап, көзүнүн жашы бурчактады. Эч адамдан сыйлуу кеп укпаган, ичинен кайты чыкпаган жетим, кемпирди жанындай көрүп, көзүнүн жашын төгүп, кубангынан айткан сөзү:

Сизден башка адамдан
Укканым жок жылуу кеп,
Уруп-согуп чыгарчу:
«Ырысы жок жетим» – деп.

Күйүк көмөч, күлчө нан
Кудайы кайыр сурадым.
Үч жашымдан түрткү жеп,
Мусапыр болуп куурадым.
Ажал жетип өлөрдө,
Энеке, алдына келип турамын.

Арсыз жетим кедеймин,
Ата тургай, энем жок,
Ачка куурап жүргөндө,
Алымды сураг женем жок.
Жумшак тил, жылуу сөз угуп,
Энеке, сенден көөнүм ток.

Жайытым жаман тарыды,
Жалдырап көнүл арыды.
Сенден башка эч адам,
Энеке, сурабады алымды.
Жумшасан, тилиң алайын,
Уктасан, төшөк салайын.
Моюнума көтөрүп,
Өлгөнүнчө багайын.
Жакшылыгың унутсам,
Өрттөңсүн бакты- таалайым.
Жамандык кылсам жашымда,
Жаныма тиер кусурун,

Жакшылап баксан, энеке,
Көнүлүм кантип бузулсун.
Жанылып кетсем кокустан,
Жаш башымды туз урсун!..

Алым ошол болгон соң,
Кантип болом тоң моюн.

Тузуна кара санасам,
Туугандан эки болбоюн.
Өлбөсөм да ошондо,
Өмүрүмдө онбоюн.

Бара-бара сынарсын,
Ичинден сүйүп тынарсын.
Алынып кетсем, энеке,
Амандыгым сурарсын.
Көнүлүндө кайги жок,
Күлүп-жайнап туарарсын.

Жетимди кемпир багып алды. Кемпирди көнүлүнө жетим да жакты. Кемпирди эне дейт, тамагын ичип-жайт. Кийими бүтүн, бой тартып чоноюп калды. Жүргөн жери ызы-чуу, айылды кагыштыра, ар кимди чабыштыра баштады.

Анткени менен энесин жакшы багат. Баккан дүнүйөсүн уурдал табат. Анысын кемпир билбейт, билип калса тилдейт. Кедей өзүндөй эпчил, албеттүү азаматтан төрт жолдош таап алды. Бешөө жатса да, турса да бир жүрө турган болушту. Төрт жолдошу Кедейдин чалгынчысы болуп кайсы жерде ыктуу бай болсо, ээн мал болсо көрүп, Кедейге айтып келишет. Кедей төрт жолдошунун айтып келгенин албай койбой турган угууттуу азамат болду. Түрк элиниң байларынан Кедейдин жебегени калбады. Бир күнү Түрк элиниң ханы элиниң баарын жыйып алып, жардык айтып турган жерде, байлары, бектери, дагы башка Кедейге жедирип жүргөндөрдүн баары чурулдал ханга арыз болушту: «Кедей жетим деген куу чыкты. Бул куунун жебеген кишиси калбады. Баарыбызды күйгүздү, же бул элди аттырыныз, же элдин урматы учун Кедей жетимди таптырыныз», – дешти. Кедейдин төрт жолдошу элдин арасында эле. Хандын буйругун угаар менен жүргөн бойдон Кедейге келишти. «Кантебиз, ханга бардыгы арыз болушту. Хан кырк жигитин чакырып: «Таап келгиле, таппасанар башынарды ал-

дырамын» – деп, катуу буйрук кылды» – дешти. «Мен ханга карматпаймын, кырк жигит эмес сек-сен жигит келсе да, караанымды көрсөтпеймүн», – деди Кедей бала. Жолдоштору: «Жок, андай кай-рат жарабайт, көпкө топурак чачабызбы, андан көрө сен бир жакка качкын, бул Чамбылга турба-гын» – дешти. Шаардан жарым күндүк жолго качып чыгышып, бир андын ичине Кедейди жаткырып, жолдоштору тамак ташып түн ичинде келип кетип турушту.

Хандын кырк жигити издең әч жерден таба алышпагандыктарына кайгырышып, бир-бирине керәэздерин айта баштاشты. «Бир Кедей үчүн кыр-кыбыз өлмөк болдук. Кыркыбыз кырк жерде туулуп, ажалыбыз бир жерден экен го» – дешип, убайым санашып, бирин-бири карашып, үшкүрүк ба-сып, өндөрү азып келе жатып, Саалы сопуга учурал калышты. Кырк жигиттин сопудан сураган жери:

Беш убак намаз окуган,
Бей намаздан чочуган,
Касиетин бар эле,
Өзүн тендүү сопудан.

Көпчүлүктүн чакырган
Жашы менен карысын,
Жыйып келип бергенбиз
Бүтүн әлдин барысын.
Тыншап турду Залимхан
Чуулдаган арызын.
Бири айтат: – Алды уюмdu,
Бири айтат: – Мен да алдырдым
Уйдан артык буюмdu.
Алардын арызын укканда,
Залимхан жакшы туюнду.
– Кедейди таап келгин, – деп
Кекетип бизге буюрду.

¹ Ч а м б ы л – ошол убактагы жердин аты.

— Таттуусун билсөн жандын деп,
Датчыларга Кедейди,
Тапсан тириү калдың – деп,
Табалбадык Кедейди,
Далайдан бери биз издеп,
Уламадан уладык,
Улуулардан сурадык,
Угуп көргөн киши жок,
Убайым менен куурадык.
Кедей үчүн кыркыбыз,
Кетмек болдук куланып.
Кайда экени билинбейт,
Карааны көзгө илинбейт.
Кедейди таптай кырк жигит,
Кейишин тартып зирилдейт.
Өлөбүз го, сопу аке,
Өлгөн кайра тирилбейт.
Көрүп-билип калсаныз
Жүргөгүбүз токтосун,
Жүргөн жерин чалсаныз
Айтып берип Кедейди,
Ажалсыз бизди өлтүрбөй,
Ажыратып алсаныз,
Алдага жүзүң жапжарык
Акыретке барсаныз.
Кетпеди кайги көнүлдөн,
Биз калсак, сопум, өлүмдөн...
Табалбадык Кедейдин
Дайнын сурап көбүндөн,
Таап берсениз жакшылык
Кетпес эле көнүлдөн.
Сопу айтты: – Балдар, тура тур,
Соболумду уга тур.
Көргөнүмдү айтайын,
Көпчүлүгүң көнүл бур?
Башынан билем жөн-жөнүн,
Бала экенде көргөмүн,
Андан кийин билбеймин,
Тирүсүн же өлгөнүн.

Бир кондуруп үйүмө,
Кетиргемин келгенин.
Бар дегемин бай кемпир,
Өзүнүн аты – Гүлсаана,
Төрөгөн эмес бир бала,
Менин айткан ақылым,
Отунун алыш, от жагып,
Оокат жагын тырмала,
Арамдыкка бурулуп,
Андан кетип куураба,
Ар эшикти бир түртүп,
Адатыңча ыйлаба, –
Деп ошондо Кедейге
Акыл берген болчумун.
Ар ким келсе үйүмө,
Бир түнөтүп койчумун.
Сообу тиер бекен деп,
Алсыз жетим шордуунун.
Кетти эле мага бир түнөп,
Ачарчылык убакты,
Кекетип кокус Залимхан,
Тапшырса өлүм суракты,
Гүлсаанадан табасын,
Күйгүзүп жүргөн чунакты.
Түркмәндөрдүн элинде
Тууралык бар кебинде.
Түзүгүн айтып берейин,
Тура тур, балдар, эринбе.
Тууганыңды коркутуп,
Душманына телинбе.
Төрт түлүктүү малы бар,
Мал учун жыйган камы бар,
Карыптарга боорукер
Кайрылуу жайы дагы бар.
Катарлантып салдырган,
Мейманканы тамы бар.
Баргыла, балдар, жалооруп,
Жалынгыла бир конуп.
Ал Гүлсаана кемпирге,

Андоостон бир сөз кетирбе.
А дагы кыйын шум киши,
Алдап, соолап сурагын,
Акырын айтып жесирге.

Колунардан кетирбе.
Кемпир да кыйын киши эле,
Акырындап сыр сура,
Аламандап сүйлөбөй,
Акылынды бек кура.
Ачылышып сырын айтпаса,
Алды алдындан чуркура.
Аябай жесир кемпирди,
Айдал бар ханга туптуура.
— Кемпирдин уулу болчу, — деп,
Хан алдында буркура.

Кырк жигит дароо кемпирди тапты. Таап алышып жарымысы үйгө кирди. Жарымысы тышта калышты. Сакчы кемпирдин артык дөөлөтүү жок, өзүнүн оокатына тын, баягы сопунун сөздөрү чын чыкты. Жигиттер акырындап, сурай баштаган жери.

— Уулунуз кайда, байбиче,
Таанышалы деп келдик.
Азаматтын бири экен,
Алышалы деп келдик.
Сыртынан угуп Кедейди,
Алдыңызга көп келдик.
Келген сайын таппадык.
— Балаң кайда? — дегенден,
Байбиче, сизге батпадык.
Достошууга Кедейге
Чыктык эле аттанып.
Жамандыгы тиет деп,
Ойлонбогун сактанып.
Биз да уулундай азамат,
Жетишебиз баркына,
Тууган, душман, кас, дос бар,
Бирөө түшсө артына.

Биз себеппиз, байбиче,
Душмандан келер дартына.
Айтып бер, эне, баланды,
Биз билбейбиз залалды!
Алдадан тилеп адалды,
Кучакташып достошуп,
Кудайдын мөөрүн болжошуп,
Аман-эсен кетебиз,
Кол кармашып коштошуп,
Кемпир айтты: – Балдарым,
Кедейди тап деп зарладын,
Мен билбеймин уулумдун
Кайда кетип калганын.
Менин калп айтканым өлгөнүм,
Карып калган убагым.
Байкагын, балдар, сөз жөнүн.
Шумдук го, балдар, келгенин.
Ажал жетип елгөнчө,
Чындыгы жакшы пенденин.
Угуп турсан, балдарым,
Баштан өткөн зарларым.
Жетимишке келгенче
Арылбаган арманым.
Отузумда калганым.
Аламын деген әр келди,
Алда канча әл келди.
Алдоосуна алданып,
Билдирбедим әч белги.
Жаман-жакшы көп келип,
Жалынса да тийбедим.
Жашымдан берки бир арман,
Бала төрөп сүйбөдүм.
Көралбадым кызыгын
Жаркыраган дүйнөнүн.
Ачарчылык убакта,
Келди эле мага бир жетим,
Аман-эсен асырап,
Баккандыгым илдетим.
Жетимдерче сандалтпай,,.

Көтөргөмүн милдетин.
Колума тииди онунда,
Он жылы турду колумда,
Отуралбай бурулдап,
Байлачумун жогунда.
Жатындан жарып чыкпаса,
Бакма бала курусун.
Өгөйлүк менен билдириет
Олтурушун, турушун.
Өз баладай қылабы
Үй оокатын, жумушун?
Бакты эле деп санабайт,
Ал-жайыма карабайт,
Элик болуп сүт бердим,
Көлүк болуп құч бердим.
Энемсин деп ойлонуп,
Эмгегиме жарабайт.
Кете берген көпкөндө.
Келиптирсін, балдарым,
Кайғы көп жүрөк, өпкөмдө.
Келип кетет учурап,
Нары-бери өткөндө.
Кайрылуу элем карыпка,
Боорукер элем жетимге,
Оокат қылып олтурам,
Бир айылдын четинде.
Келип кеткен получу
Кече күнү кечинде.

Кырк жигит кемпирден чындыгын уккандан киин, кемпирди айдал кетүүгө көнүлүн бурушту. Ханды карай кемпирди айдал жөнөдү. Шордуу кемпир бели бүкүрөйүп, көзү тикирейип, башы эңкейип, ээрди телпейип, көзүнүн жәэги ириндел, көкүрөгү кирилдеп:

— Мен бала бакпай, балаа баккан экенмин го, — деп убайым жеп кедендей, хан менен бек дарга асып жиберет го — деп айласы кетип, кырк жигиттин алдында бара жатканда, жолунан хандын бир вазири чыгып: «Кайда алыш барасыңар?» — деди. «Кедей

жетимдин әнеси әкен, уулунду таап бергин десек, табалбаймын дейт. өзүбүз әч жерден таппай, өлүмдөн күтулар бекенбиз деп ханга әнесин алып баратабыз» – дешти қырк жигит. Мен сilerди хандан сурап аламын, кемпирдин бардық малын – үй жайын алғыла. Аナン уулун колго түшүрүп берет, – деди вазир. Кемпирдин оокат турмушун, малын, үйүн бүтүн алды, кемпир байкуш зар ыйлап, жаңын қыйнап малсыз журтта калды. Қедей муну угуп қайраты ташып, төрт жолдошун ээрчитип әнесине келсе, әнесинин баласына карап ыйлап туруп айткан сөзү:

Күнөөсүз мени талаттын,
Күйдүргү, балам, онбогун.
Әч жазыгым жок эле,
Дүйнөдө әки болбогун.
Эмгегимди унуттун,
Балам, әлүү жашка толбогун!
Аран оокат кылчу әлем,
Малым менен жан сактап,
Бактым эле, чырагым,
Эркеледин алчактап,
Талап кетти барысын,
Балам, сага өчөшкөн жоо капитап.
Же өзүмдөн туулган бала әмес,
Өзүмөн чыккан баланын
Кылар иши ал әмес.
Таянып барып өлөргө,
Көрүмдү казып көмөргө
Төркүн-төзүм бар әмес.
Өлөр күнде турумун
Ардагым Қедей, сен учүн
Ач калган иттей улудум.
Ажырап оокат жайымдан,
Айла кетип курудум.
Жесир әлем карды ток,
Жети чака карызым жок,

Жетилгендөн бери жакка
Жемекей болдун колу шок.
Жегенинди мен көрбөй
Чыкпасаң да ичимден
Арылттым әле битинден.
Бала болот деп жүрүп,
Пайда көрбөй күчүндөн,
Азапка салдың талатып,
Же жумушун жок бүтүргөн,
Малымды талап алса да,
Үй оокатым калбады.
Ушу күндү көрсөтүп,
Ушкүртпөй өлүм албады.
Үкүдөй жүнүм үрпөйүп,
Эңгиреп энең зарлады.

«Энеке, эми көп кайғырбагын, мен сени кор кыл-
баймын. Мен ууру болдум. Бирок уурдаганда жар-
дыны уурдабастан, хандын қадырын сактаган, әлди
жеген казынын, вазирдин малын уурдагамын», –
деди Кедей. Анан жолдошторуна: «Вазир менен хан
өлсө сүйүнө турган әл толуп жатат», – деди да, кан-
жарын ичинен байланып, шакардай кайнап, каба-
гым-кашым дебей, әч кайғы жебей жөнөп кетти.
Жолдоштору: «Ушундай дагы эр болобу, мунун
жүрөгү адамдын жүрөгү эмес, жолборстун жүрөгү
го» – дешип таң калышып, ақмалап Кедейдин ар-
касынан жөнөштү. Кедей айтканындей вазирди
мууздалаң кашып чыкты. Вазирдин жигиттери кууп
чыгып узатпай карман калышты, өлөсөлүү қылып
уруп, орго салып кайтартып койду. Калган жазасы
хандын акылы менен берилсисин дешти. Олдоктогон
кароолчунун жанына Кедейдин төрт жолдошу ке-
лип ақмалап турушту. Анда кароолчунун: «Ушун-
дай дагы эр болобу, жыйырма-отуздай киши кы-
зылдай сабап жатса башы-көзүн жашырып да кой-
гон жок. Кыпкызыл кан тулку боюнан агып турса
да ичиркенбеди. Анын үстүнө тириү калсам далайы-
нардын канынарды ичермин деп жулунуп жатка-

нын көр»-деп, өзүнчө сүйлөнүп турганын төрт жол-
дошу уга коюп, кароолчудан жалынып сурап тур-
ган жери:

– Айланайын кароолчу,
Толгонгон жашык боорунан.
Кедейдин тирыү қалышы
Келеби сенин колунан?
Айрылганы турабыз
Эч амалдын жогунан.
Бул бечара Кедейдин
Жүрөгүндөй жүрөк жок,
Телегейди тең санап,
Тилегиндей тилек жок.
Түшүптур торго чалынып,
Тирыү калса арман жок.
Калбаса хандын каарына,
Пайдасы тийчү жан эле
Бакырлардын баарына.
Тап коёт эле өлбөсө,
Залим хандын тагына.
Себепкер болор бекенсин
Өзүндөй эрдин канына?
Ушу сапар калкалап,
Куткарып берсөң өлүмдөн,
Жакшылыгын тирыүдө
Кетпес эле көнүлдөн,
Акыл-эсин токтолуп,
Чынай элек бу карып,
Өзүн-өзү ойлонуп,
Сынай элек бу карып.
Эрдигине чыдабай,
Келе жатат бу карып.
Белгилүү эрден болмокчу,
Бересизби чыгарып?
Зарланабыз алдында,
Сагырга боорун ачыса,
Биз садага, жаныңа!
Баш кошконбуз бешөөбүз.

Ата-энесиз жетимче,
Көк болот эле бу кургур
Мизи курчуп жетилсе.
Оокат үчүн сен дагы,
Күн-түн орду сактайсын.
Күнүмдүктөн арттырып,
Эч береке таппайсын.
Чындал боорун ооруса,
Чыгарып берип жолдош бол!
Бүгүндөн калса өлтүрөт,
Биз алабыз милдетин,
Чындыгына келе кол.
Өлтүрбөгүн, тирилткин,
Өзүнө түбү чон пайда.
Өчүрбөстөн, тамызгын,
Пайдасы жок түбүндө
Залимге кылган намыстын.
Биз тилейлик аманын
Ордон чыкса жалгыздын,
Ордон аман чыгарып,
Сыр алышып таанышкын.
Чын дүйнөлүк дос болуп,
Чыпалактан алышкын.
Мындай эрди кор кылба,
Мунга бизди зар кылба.
Биригишип кол кармаш,
Кул бололук алдында.
Кедей менен беш элек
Болобуз алты сиз менен.
Ор кайтарып жүргөнчө,
Кол кармашкын биз менен.
Акыреттен жай табат
Адилдигин үзбөгөн.
Бүгүндөн калса бул өлөт,
Ырыскысы түгөнөт.
Карыганды энесин
Кайрылып барып ким көмөт?
_____ Адам уулу өлбөсө,

¹ Сагыр – жетим

Азып-тозуп күн көрөт.
Анттуу-шерттүү дос болуп,
Кайтарганча ор сактап,
Жүргүн, оокат кылалык,
Кол кармашып бир жүрүп.

«Менде катын-бала, жакын тууган, жакшы санаалаш киши жок. Минтип уйкудан калып, убара болуп ысыкка күйүп, суукка тонуп, эки колумду боорума алыш өмүрүмдү өткөрүп, душманымды бағып жүргөнчө, Кедейди ордон чыгарып, ушулар менен кетейин» деген ойго келди кароолчу. Танапты салыш ордон Кедейди чыгарды. Кедей жетим келер менен энесинин мойнун кучактап, энеси жана жолдоштору менен коштошту:

Мен өндөнгөн жетимден
Беш алтыны бактыңыз.
Берсе кудай тилекти,
Бейишке кирип жаттыңыз.
Өөдө қылган сен элен
Өз баландай асырап.
Өлүмгө кетип баратам,
Өз әлимден ажырап.
Жетилтип бактын жашымдан,
Эчен иш өттү башымдан.
Тилинди албай, энеке,
Зыянкеч болдум жашымдан.
Залимдер кууду артыман,
Качамын хандын зарпынан.
Тирүү койбойт кармалсам,
Тентимек болдум калкыман.
Токтонбойт санаа, көнүлүм,
Элиме суук көрүндүм.
Эч бир айла табалбай,
Энеке, сенден бөлүндүм.
Калкыма салдым көп чууну,
Ханы менен бек кууду.
Тың чыksam залим көралбай,
Чыйрак чыкты деп кууду.

Төрт жолдошум, бир энем,
Амандыгым тилеген.
Залим хандын заарынан
Ажыраштым силерден.
Барсам, кайда батамын?
Башымды жутту чатагым,
Жакшы жолдош, жан энем,
Айрылганга капамын.
Түшчү болсом колуна,
Тирүү койбос Залимхан.
Мендей далай карыптын
Мойнуна чынжыр салынган.
Мен өндөнгөн эченди
Карангы орго салдырган.
Жетелетип далайдын
Желдетке башын алдырган.
Кедейдин тыңын Залимхан
Кара дарга астырган.
Сөз кайрыган адамды,
Дубалга тириүү бастырган.
Хан менен беги кажады,
Кор башы, байдын далайга
Өтөт го кыйын азабы.
Бирин-бири колдошот,
Бузулган ишин ондошот,
Уруксат бергин, кетейин,
Убайым шорун кечейин.
Карып жанга күч келди,
Кагылайын энеке,
Качпаганда нетейин?!

Аталаштай алынган,
Жатындаштай жагынган,
Жетим кезде багыма
Жетелешип табылган,
Көрүнбәй калсам бирерде,
Көнүлү учуп сагынган, –
Айланайын төрт жолдош,
Качпасам жакшы иш болбос,
Качпасам чын өлөмүн,

Кош аман бол, кайыр кош!
Жамандык өтсө кечиргин,
Жашыбыздан көнүл дос!
Адалды жесек, бир жедик,
Арамды жесек, бир жедик,
Азган-тозгон жетимдер
Баш коштук эле иргелип,
Кош, аман бол, жолдоштор,
Санаа бурбай жүрөлүк!
Айланайын балам, – деп,
Айткан жоксун атыман.
Ажыраштык, энеке,
Ар кимге тийген саатыман.
Жалдыратпай ар кимге,
Бактың эле жашыман.
Тилинди албай, энеке,
Тетири жүрдүм башынан.
Тапшырайын, төрт жолдош.
Жакшылап баккын энемди.
Жай тапчу болсом бир жерден,
Билемин кайта келерди.
Залимханга кор кылбай,
Алып кетем сilerди.
Баккан энем, төрт жолдош.
Бешөөнөр тең аман бол!
Ажырашар күн ушул,
Алыска сапар бастым жол.
Айрылыштык амалсыз,
Амандыкка бердим кол.

Кедей муңайып коштошуп, түн катып качып жөнөдү. Энеси Гүлсаана: – Балам, кош бол! Тилимди албадын. Өлөр убагымда таштап кетип баратасын. Мен болсом күдайдын салганын көрөрмүн, балам, сен кайда болсоң да аман болгун. Сага бир насыят айтайын, айланайын. Башта тилимди албасан да, эми алғын. Кыйба деген шаар бар. Анын Азимхан деген ханы бар. Ак эшен деген эшени дагы бар. Ал эшен чон касиеттүү жана Азимханга ка-

дырлуу киши деп уккамын. Балам, ошол эшенге кол берип, кудайга шүгүр айтып, жаман жүрбөй, жакшы жургүн, – деп мындағыдай бузуктукту дагы кыла баштасан Залимханға Азимхан кармап берет. Коқустан ошондой болуп калса, эшен сени ажыратып алууга далалат кылат. Ак эшени Азимхан артық ызаат кылат деп уккан әлем, балам,-деп кемпир бечара ботодой боздоп, кулундай чынырып, алы кетип жыгылып кала берди. Төрт жолдошу да ыйлап-сыктап калышты. Кедей так отуз күндө Кыйба шаарына чокою жыртылып, буттары шишип басалбай араң жетти. Көчүгү менен жылып туруп, Ак эшендин мечитинин алдына жетип буркурап ыйлап олтурду:

Кагылайын эшеним,
Кайдан табар экемин?
Качан көзгө көрүнөт
Карангы жайлых жетегим?
Кабар алган киши жок,
Мен мусапыр карыптан.
Жакшы киши дечү эле,
Жакырларды жарыткан.
Адеп берип неченге,
Акырет жолун тааныткан.

Кардым ачка, каруу жок,
Кайрылбай өтөт карды ток.
Азириет эшен, сиз үчүн
Эт жүрөгүм кызыл чок.

Азириети эшениди
Көрөр күнүм бар бекен?
Басып өткөн изинен
Өбөр күнүм бар бекен?
Ажал жетсе, кол берип,
Өлөр күнүм бар бекен?

Басып издер бутум жок,
Шишип жаткан убагым.

Үстүмдө бүтүн киймим жок,
Үшүп жаткан убагым.
Чалчык суудан темселеп
Ичиp жаткан убагым.

Эки бутум тен шишиp,
Аксап жаткан убагым,
Эч адам алым сурабай,
Садага жок, кайыр жок,
Какшап жаткан убагым.

Мечитинде жатамын,
Жұзұн көрбей өлөмбү
Азирет эшen атамдын?
Ак эшenге кол бербей,
Өлүп кетсем капамын.

Бу дүйнөдө жарыбас
Бир мусулман келбеди,
Мундун баары мендеби?
Мен мусапыр карыптын
Көзүнүн жашы селдеди.

Азанга даарат албадым,
Ак селде башка чалбадым.
Кол берем деп нәэтимди
Ак эшenге арнадым.
Эшendин дайнын табалбай,
Ээн талаада зарладым.

Эшendi изdep бар деген
Энемдин сөзүн сыйладым.
Тек жүр деп акыл беришкен
Төрт жолдошту кыйбадым.
Эшendин дайнын табалбай,
Эмгек тартып ыйладым.

Бир мусулман учурал,
Алымды сурал келсечи.

Эшенге кабар берсечи,
Элинен азган карыпты
Эшеним келип көрсөчү.

Кедей мусапырчылык жайын айтып, буркурап ыйлап турду эле, Ак эшендин азанчысы Сакы сопу деген киши азан айтмакчы болуп мечитинин мунарасына чыгып баратып, ыйлап жаткан Кедейди көрүп, эшенге жүгүрүп барды. – «Таксырым, мечиттин алдында ачка, алсыз начар, кийимсиз жыланач бирөө «Эшениме кантип барамын, барсам кайдан издең табамын»-деп ыйлап жатат», – деди. Ак эшен «Алысқы жерден мен үчүн келген кишинин алдына барбасам болбос» – деп, беш калласын зэрчитип Кедейге келди. Кедей Ак эшен экенин биллип, буркурап ыйлап, бутун кучактап, элиниң кайырсыздыгын ушактап, Ак эшенге карата айткан сөзү:

Ассалому алейкум,
Амансызыбы, жан бабам?
Арманын айтса мен балан,
Мен мусапыр бир Кедей,
Мунун айтып зарлаган.
Касиеттүү эшеним,
Карыптарды жалгаган.
Ач-арыктын атасы,
Алданын тийген батасы,
Ачылар бекен, жарыктык,
Мен мусапыр капасы?
Зыярат кылбай нетемин?
Садагасы кетейин,
Азирет сизге кол берип,
Мурадым жетемин.
Алтиек окуп, кат кылдын,
Алданын сөзүн жат кылдын.
Алдыңа келген адамды
Күнөсүнөн сап кылдын.
Куран окуп, кат кылдын,
Кудайдын сөзүн жат кылдын.

Кудай деген момунду
Күнөсүнөн сап кылдын.
Куран окуп, маани айттын,
Кудаанын сөзүн даана айттын.
Чаар китең окуп, маани айттын.
Чалияр сөзүн даана айттын.
Тұн терметип олтурдун,
Ичине нурду толтурдун.
Касиетин барынан
Бер кудай деп кол сундун.
Алты жұз, пирим, калпаңыз.
Азганга тийген арқаңыз,
Кудай сүйгөн күл үчүн
Курулған күндө алқаңыз.
Таң атқанча «үү» деген,
Дааратына суу деген,
Өмүрүнчө тобо – деп,
Акыреттин камын жеп,
Калас болгон күнөөдөн.
Кор кылба да, зар кылба,
Кол куушурам, әшеним,
Кызмат кылып алдында.
Колу узарған сиз менен
Кожо, молдо, дамбылда.
Кол тапшырам деп келдим,
Чачымдан көп күнөйүм,
Кудайдын жакын кулусун,
Азирет, сизден тилейин,
Алданын сүйгөн жакыны,
Азиздигиң билейин.
Бир момундуң уулумун,
Бир куданын кулумун.
Убарам кыйын ушунча
Тилем кылып турумун.
Кокусунан колумду
Албасан, әшен, курудум.
Дааратына суу камдаш,
Кумганыңды алайын.
Беш убак намаз окусан,

Жайнамазың салайын.
Таксыр, сизге кол берип,
Жаман санаа, жашчылык
Пейилимден кайтайын.
Жанынызда бир жүрүп,
Берсөніз теспе тартайын.
Кими адал, ким арам,
Таксыр, калпаларың байкайын.

Кедейге аң-таң калып, сөзүн угуп алыш, көнүлү¹
толуп, ыраазы болуп, сакалын тараап, Кедейди ка-
рап, «Арамдық кылбаймын, шарыяттан жылбай-
мын»-деп касам ичкин» – деп Кедейге эшендин ай-
тканы:

– Аллейкума ассалам,
Алы начар экен – деп,
Алдыңа келдим мен бабан.
Эсенсинби, карагым,
Сөзүн ук эшен абандын.
Кол бергени келипсін,
Оңолду сенин талабын.
Жаш экенсің мусапыр,
Өз жайына карагын.
Кол берип анаң бузулсан,
Каарына алат пир деген,
Карғышына жолугат
Жакшы асырап жүрбөгөн.
Колу, буту шал болот
Кожосун көзгө илбеген.

Кол берген киши көп болгон,
Чыдаган әрлер ток болгон,
Чыдамсыздар бузулуп,
Чын карғыштан жок болгон.

Карғыш менен, Кедейим,
Касам ичиp карғанғын,
Калп кара өзгөй сүйлөбөй,
Калпалыкка арналғын.

Кусул даарат аласын,
Куданын жолун табасын.
Пайгамбардын үмөтү –
Башына селде чаласын.

Беш убак намаз окуйсун,
Бейиштен бурак токуйсун.
Периштeler дарс айтса,
Бейнамаздан чочуйсун.

Кожону көрсөн, кол бергин,
Молдолордон жол көргүн.
Эшеммин десе, эңилгин,
Күнөйүндөн женилгин.
Бирөө менен сүйлөшсөн,
Мәэри болот кебиндин.
Убаданы унутпа,
Чын сөзүндү дуруста,
Кол берген сон, Кедейим,
Бирөө менен урушпа.
Улуу киши жумшаса,
Тартынбай бар жумушка.

Кедей зырылдап карганып, эшенге зарланып,
жакасын карманып, Ак эшениди ишентип, Кедей
эшенге карата айтып турган жери:

– Азирет эшен пирибиз,
Жуулду ички кирибиз.
Мынчалык издең келген сон,
Мухамбетке жарык динибиз.
Айтканындан жылбайын,
Арамдыкты кылбайын.
Азирет, сизге кол берип,
Ак жолунда жыргайын.

Чыкпайын, таксыр, жолунан,
Кутулуп, сизге келгемин,
Залимхандын торунан,
Астында туруп, Ак эшен,

Арылсам болду шоруман.
Кол берип сизден бузулсам.
Кудай урсун, кут урсун,
Байгамбар урсун, бата урсун,
Мынакей ушул ант урсун!
Биреөгө зыян қааласам,
Көкүрөгүм дарт урсун!

Эшеним, сиздей пир урсун,
Жаңылсам ушул жолунан,
Жашатпасын, дин урсун.
Жаш башым тентип ар жерде,
Мындан бетер кыдырысын.

Батанды алыш, кол берип,
Мурут атка коноюн.
Калп айтчу болсом бул сөздү,
Кара эшегин болоюн.
Касиетин болбосо,
Кантип сизге жолоюн!

Курсагым ачка, кийим жок,
Курдаштан көргөн сыйым жок.
Жамандыкты көп көргөн,
Бу күндө менден кыйын жок.

Кедей турат зар ыйлап,
Кайта-кайта карганып,
Кара жаш кетип көзүнөн,
Кайы менен зарланып.
Колун алды Ак эшен,
Куру сөзгө алданып.
Күүлөнүп эшен чакырды,
Калпалар деп бакырды.
Калпалар келди каркылдап,
Дубаналар, сопулар
Асалары шаркылдап.

Калпалары кагырап,
Дубаналар дабырап,

Ақ урушуп күрсүлдөп,
Мечиттин ичи дүбүрөп.
Эшен баштап жөнөдү,
Мусалып Қедей, жүрсүн – деп.

Казаначы кан сопу,
Намазыңды бат оку.
Менин тилим ал, сопу.
Алып келгин Қедейге,
Селде орончу ак топу.

Башына селде чалайын,
Жайнамазын салайын.
Қызмат қылыш туруучу,
Нөкөр қылыш алайын, –
Деп, Ақ эшен Қедейди
Дааратка колун тийгизип,
Таза кийим кийгизип,
Беш убакты намаздын
Белгилерин үйрөтүп,
Безилдетип Қедейди
Шарыяттан сүйлөтүп.
Эки колу боорунда,
Ақ эшендин доорунда
Даарат менен Қедейдин
Тартса теспе колунда.
«Иллалла» – деп олтурат
Байгамбардын жолунда.
Күсулдаарат колунда,
Башына селде чалынат,
Кудайым деп жалынат,
Кол куушуруп эшендин
Қызматына камынат.
Тұнқұсун уйку жок,
Құндұзұнде тынчы жок,
Ақ эшенге жагынат.

Қедей он күнү қызмат қылыш турду. Онунчу күнү оюна бир пикир алды да, Ақ эшен бавамдан бир

сыр сурасам кандай жооп берер экен деп жалгыз отурганда эшенге барып мындай деди:

— Айланайын эшеним,
Айтпаймын сөздүн бекерин.
Аз калды өлүп кетерим.
Ушул арман сөзүмдү,
Таксыр, бүгүнкү түн чечерин.
Таксыр эшen жарыктык,
Чыгарсан ички сырныңды,
Мен да айтамын чынымды.
Таппай турам, азирет,
Сыр чыгарар ыгынды.
Ат чабым жерде ноолун бар,
Ноолу толгон коонун бар,
Оюм менен билемин,
О дүйнөлүк сообун бар.
Садагасы кетейин,
Оодарылбас жолун бар.

Ал ноолундуң ичинде
Алма, өрүгүн гүлдөгөн,
Ичинде булбул үндөгөн,
Бейнамаз басып келбеген,
Сиздей болсо, жарыктык,
Азирети пир деген.

Касиеттүү пиrimsin
Карыпка сооп издеген.
Кагылайын эшеним,
Кардым тойду сиз менен.

Мечитине күнүгө
Бешимден киши жыйылган,
Бериштелүү эшеним
Пенденин баары сыйынган.
Карыптарга кайрыкер,
Бечарага боорукер,
Мен сураган сырныңды,
Азирет эшен, айтып бер.

«Үф» – деп жүргөн дубанан,
Үлкөн молдо уламан,
Таң атканча чарк уруп,
Ақ тилемен кудайдан.

«Ақ» – деп жүргөн дубанан,
Алым молдо уламан,
Ақыретти ойлонуп,
Адалдан наисип сураган,
Касиеттүү эшен деп,
Калкын кадыр кылабы?
Калк башкарған Азимхан
Мартың кадыр кылабы?
Мартына кандаій кадырын?
Жакырын Кедей сурады.

Эртели-кеч кол берип,
Элин кадыр кылабы?
Эл башкарған Азимхан –
Бегин кадыр кылабы?
Бегинден көөнүң тынабы?
Бегине кандаій кадырын?
Бечаран, Кедей сурады.

Канына барбы кадырын?
Каныңдын айтчы сабырын.
Сырдашпасам сиз менен,
Таксыр, кетер әмес жабырым.

Бегине кандаій кадырын?
Бегиндин айтчы сабырын.
Күчөп кетти, эшеним,
Менин кайғы жабырым.

Таксыр, мен сизден сурайын,
Сырыңызды угайын,
Бул дүйнөнү жапжарык
Жаратыптыр кудайым.
Жашыrbай айтсан сырыңды,
Ичимден чыксын убайым.

Эшен мактоону жакшы көргөн жоон өпкө киши экен, Кедейди карап, сакалын сылап, өзүнүн сөзүн чынап, ошондо анын айтканы:

Уккан-көргөн мусулман
Учурашып кол берет.
Сырымды алса сенчилеп,
Зыяратка көп келет.

Мунунду ачсан, Кедайим,
Мусулманга мен керек.
Кадыр кылат ханыбыз,
Калк агарткан чагыбыз.
Кайгын чыгып ичинен,
Ачылар, Кедей, багыңыз.

Ызаат кылат бегибиз
Үйүлүшүп күнүгө
Дуба алышат элибиз.
Эмне, Кедей, кеминиз?
Кемчилигин жоголуп,
Табылар, балам, эбиниз.

Ханы кадыр кылбаса,
Калласы мендей болобу?
Калласы мендей болбосо,
Калкынын көөнү толобу?
Бир куданын алдында
Калп-карөзгөй онобу?
Беги кадыр кылбаса,
Эшени мендей болобу?
Эшени мендей болбосо,
Элинин көөнү толобу?
Бир куданын алдында
Эки сөздүү онобу?

Амандыгын тилеймин
Азим падыша төрөнүн.
Ардагымдай көрөмүн,

Аябай чындал сурасам,
Чымындай жандан бөлөгүн
Билип турам берерин.

Кол тапшырдың пирим – деп,
Табайын, балам эбинди.
Азимхан менен Ак эшен
Кадырлашпайт дединби?
Айтчы, Кедей, сырынды.
Толтурайын кеминди.

Кедей чакчарылып, санаасы тынып, эшендин сөзүнө ыраазы болуп, жашынан берки жамандық-жакшылыктарын эшнеге айткан жери:

– Азирети эшеним,
Айттаймын сөздүн бекерин.
Арамдык сырым жашырсам,
Ала болуп кетемин.
Үч жашымдан айрылдым
Ата менен энемден.
Жетимдиктин зарынан
Айбанга башым теңелген.

Тоютум канбай ал кезде,
Токмок жедим көп элден.
Бир жесирде бала жок,
Мен жетимде ага жок.
Ошол жесир бакпаса,
Тирүү калар чама жок.

Жакшылап бакты балам – деп,
Айткан жок мага жаман кеп.
Сообун тиер деп жүрдү
Чоноюп алсан аман – деп.

Эрезеге жеткенче
Энем деп турдум каралап.
Эрезеге жеткен соң
Эл куруттум аралап.

Байдын малын уурдадым.
Малай журсөм турбадым.
Минбашы менен корбашы,
Колго тийсе, бурдадым,
Бир түп тиккен багым жок,
Бир жерге салган тамым жок.
Мекен курган шаарым жок.
Никелеп алган жарым жок.
Аркамда калган туяқ жок,
Колго түшсөм, сурак жок.

Ошончону бүлдүрдүм,
Качып чыктым кармарда
Залимхандын каарынан.
Тентип келдим, эшеним,
Түркмөндөрдүн шаарынан.
Кабар алыш угуунуз
Мен карыптын зарынан.
Сопу болдум кол берип,
Азирет, сенин барынан.

Айланайын азирет,
Ачылып сырым эми айтсам:
Алыстан данкың әшитип,
Кол бергени келатсам,
Башында бар селдеси,
Оозунда бар келмеси,
Сыртында бар канаты,
Боюнда кусул даараты,
Теспеси бар колунда,
Китеби бар койнунда,
Жалдыратып көрүнөө
Жаналчу милдет мойнунда
Азирейил периште,
Айбаты кыйын келиште,
Айбаты менен жол тосуп,
Алдымдан чыкты чак түштө.

— Келдин, Кедей балам, — деп,
Чымындай жаның алам — деп,

Алда таала кудайдын
Буйругуна барам деп.
Адамдын барын күйгүзүп,
Бу жүрүшүн жаман – деп.
Каршы чыгып жолуман,
Кармал алды колуман.
Аман калдым аз күндүк
Ажалымын жогунан.

Канаттуу, каарлуу түрүнөн
Кара жандан түнүлөм.
Калтырап алым калбады
Кайраты менен сүрүнөн.

Өлүүгө жанды кыйбадым,
– Аз күндүк тирүү койгун, – деп,
Периштеге ыйладым,
Мен өндүү әчен карыптын
Бир канчасын сыйладын.
Эшенге кол берейин,
Аз күндүк өмүр тилейин.
Сабыр кылгын азирет,
Чачымдан көп күнөйүм.

Мен эшенге кол берип,
Анан кийин өлөйүн.
Албасан да, азирет,
Алгын деп өзүм келейин, –
Деп тиленсем периште,
Он үч күн берди убада.
Кол тапшырып өлүүгө,
Ыразы болдум буга да.

Он күнү турдум сиз менен,
Тааныштыңыз биз менен.
Үч күндүк калды өмүрүм,
Ачылыш кетсин көнүлүм.

Кадыр кылса ханыңыз,
Ханыңызга барыңыз.

Кадыр билги, эшеним,
Калбасын кайты зарыбыз.

Ызаат кылса бегиңиз,
Ылайык болсо кебиңиз,
Бегиниздин үч күндүк
Тактысын алыш бериниз.
Кимдин, кимдин заманы,
Кедейкандын заманы.
Кетсин ичтен арылып,
Кемчиликтин жаманы.
Кедейкан болсун бир атым,
Ушуну сизден сурадым.
Баркынды билсе Азимхан,
Алыш берер убагын.

«Үч күндүк өмүр ичинде,
Такты үстүнө минейин.
Тагдыр жетсе, эшеним,
Кыямат көздөй жөнөйүн.
Дооранымы кылышыз,
Жаназага турунуз.
Бир атагым калса – деп
Жалдырайт Кедей уулунуз.
Үч күндүк өмүр ичинде
Арылып кетсин мунубуз.

Кедейдин түрүнөн эшен чочуп кетти. Кече эле
елөрүн санаң араң келген Кедей, бүгүн хан болом
дегени әмнеси? Мунун көңүлүн калтыра тилдеп ко-
ёюн деп эшпендин айтканы:

– Эл куруткан, куу Кедей,
Секиргин келет бүргөдөй.
Арам өскөн әкенсин,
Адал иштеп, нан жебей.

Ырысы жок, куу Кедей,
Ыргыгың келет бүргөдөй.
Кежир өскөн әкенсин,
Кетмен чаап, нан жебей.

Калк куруткан каракчы,
Эл куруткан арапчы.
Ууру кылып уктабай,
Момундун малын талачу.

Калпалык атак жаманбы?
Хандыкка бурдун санаанды.
Кантип сүйөт Азимхан
Калк куруткан арамды?

Сопулук атак жаманбы?
Бузасын, буруп санаанды.
Кууратып келсөн тыяктан
Куда-сөөк, таганды.

Кантип берсин Азимхан,
Каракчыга тактысын,
Алдатабы Азимхан,
Арам куу, сага бактысын?

Адам акын көп жесен,
Канга сурак бербесен.
Кармалып өлөр күнүндө
Качып келдиң мында сен.

Ууру болсоң тыякта,
Хан болгун келет быякта.
Каракчы, сени хан кылсам,
Каламын го уятка?

Калп-карөзгөй сүйлөбөй,
Калпалык менен жан сакта.
Ууруга тагын бергин – деп,
Азимге кантип барамын.
Ушу жерде билинди,
Ууру Кедей, арамын.
Ишинден байкап олтурсам,
Ичинде жок адалын.
Барсам да бербейт Азимхан

Калк куруткан сен кууга.
Көрүнгөндү қүйгүзүп,
Качып жүрсөң суу-сууда.
Көпчүлүктүн баарысын
Салып жүрсөң уу-чууга.
Качып келип, куу Кедей,
Касам ичип кол бердин.
Карып го деп ойлонуп,
Калпалыкка жол бердим.
Хан кыл мени эшен – деп,
Кармадыбы куу белгин?

Кедей эшендин сөзүн угуп, ойлонуп туруп, ханга кадырлуумун, бекке ызааттуумун, элге ынанымдуумун, Азимхан чымындай жандан бөлөгүн менден аябайт дебеди беле, ошолорун кайра бир айтып көрөйүн деди:

– Калкым кадыр кылат деп,
Калк башкарған Азимхан
Мартым кадыр кылат – деп,
Ханымдан көөнүм тынат – деп,
Карыпка жана мактандын,
Кайта неге сактандын?
Эшендигин чын болсо,
Бир уятка капиталдын.

Элим кадыр кылат – деп,
Эл башкарған Азимхан
Бегим кадыр кылат – деп,
Бегимден көөнүм тынат – деп,
Кедейге жана мактандын,
Кезексиз эшен сактандын.
Эшендигин чын болсо,
Бир уятка капиталдын.

Элинде калпы бар десем,
Эшени да калп турбайбы?
Эшени баштап калп айтса,
Элин кудай урбайбы?

Эл агарткан Ак эшен
Өзүн-өзү булгайбы?

Калкында калпы бар десем,
Калпасы калп турбайбы,
Калпасы баштап калп айтса,
Калкын кудай урбайбы?
Касиеттүү Ак эшен
Өзүн-өзү булгайбы?
Калп сөзүндү, эшеним,
Калпалар менен ылгайлыш.

Жараткандын алдында
Жалганчы эшен экенсин,
Жадигер дуба окуган
Алдамчы эшен экенсин.
Жараткан акка бир күнү
Жазыктуу болор бекенсин?

Бир кудайдын алдында
Жалганчы эшен экенсин.
Бир сөзүндү эки айткан
Алдамчы эшен экенсин.
Бул мүнөзүн барында
Мұдүрүлөр бекенсин?

Хан болсом да өлөмүн,
Болбосом да өлөмүн.
Калп болсон да, эшеним,
Жанымдан жакшы көрөмүн.

Ак эшен уят болуп, ичине кайғы толуп, Кедейге мактанып коюп, уятынан кантип кутуларын билал-бай ойлонуп турду да, башына селдесин чалып, мойнуга теспесин салып, колуна асасын алышп, өтө мактанып койгон эженимин деп, өзүнө өзү наалышп, Кедейди: «Жүргүн, Азимханга алышп барайын. Берсе тагын алышп берейин, бербесе әкинчи уят болуп кайра келейин» – деди. Кедей аны ээрчишп, Азимхандын

ордосуна келишти. Кырк жигиттин бириң чакырып, дарбазаны ач деп эшендин суралып турған жери:

— Кызматкерлер, сакчылар,
Хан ордосун бакчылар.
Белине канжар такчулар,
Ханга каршы душмандын
Башын кыя чапчулар.
Хан әшигін күзөткөн,
Ийрини тез түзөткөн.
Ишим бар, балдар, Азимде.
Ан үчүн тұндөп келдім мен.
Сен, кырк жигит, мен эшен
Азимханга кенешем.
Ачкыла, балдар, әшикти
Кандай адам дебестен.
Дарбазаны ачкын, карагым,
Азимханга барамын.
Азимхан менен сilerге
Ичимде жок арамым.

Билесинер, кырк жигит,
Мурунтан менин баркымды.
Азимханга бет болуп,
Айтып чыгам дартымды –
Деп, Ақ эшен бакырды,
Кырылғыр деп чакырды.
Ачууланып Ақ эшен,
Дарбазага асылды.

Кырк жигит коркуп шашышып,
Коркконунан чыдабай
Кополдору качышып.
Зыярат кылды эшенге,
Дарбазаны ачышып.

Азирет эшен бабабыз,
Кол куушуруп тұрабыз.
Бизде болсо жумушун,
Бир башынан суралыз.

Ак эшен, сизге жұгұнұп,
Тобо таасыр қылабыз.
Азирет эшен, сиз менен
Көрүшчү әлек жыл алыс.
Касиетин байқасам,
Мусулманга құйғөн шам.
Аз күнүнө кол берип,
Батанды алган миң адам.

Шашып салам бердиниз,
Тұз әмес сиздин белгиңиз.
Мындан мурун келбекен
Не жумушка келдиниз?

Биз қызматкер ханына,
Каргасаң қалдық қаарына,
Бир душманды әэрчитип
Келипсін, таксыр, жанына.

Бул кайдагы арамы?
Бузат го тұбы араны.
Тұбы бузук көрүнөт,
Тийбесин мунун залалы.

Биз қырқ жигит қызматчы,
Мындей душман көрүнсө,
Қылыш менен бир чапчу.
Башка боор адамды
Башпактыrbай узатчу.

Қызыр эшен пирибиз,
Биз қызматчы инииз.
Мунунду кармап қалалы,
Өзүнүз жалғыз кириңиз.

Ак эшен ойлонду. «Бу Қедейди атайын әэрчи-
тип келип, Азимханды бир көрсөтүп чықпасам,
экинчи уят болбоймбу» – деди.

– Ай, қырқ жигит карагым,
Сөзүн ук эшен абаңын.

Азимхандын алдына
Кишим менен барамын.

Азыр ушул кедейдин
Көрө элекмин залалын.
Силер кайдан билдиңер
Бу Кедейдин арамын?

Көрүп-билип бир өскөн
Кайсыңар эле тааныган?
Калпалыкка кол берип,
Тааныш болду жаңыдан.

Каныкмын айткан сөзүнө,
Касам ичип карганып,
Калпа болду өзүмө.
Бир көрсөтүп чыгамын
Азимхандын көзүнө.

Бул ойлонсо залалды,
Мен тилеймин алалды.
Бир кудай өзү билет го
Баарыбыз тен караңы.
Акка кара иштесе,
Ал өзү көрөт залалды.
Башымда көптүн милдети,
Баарына дуба кыламын.
Байкачы сөздү, чырагым,
Азимханга сүйлөшүп,
Азыр кайта чыгамын.

Кырк жигит рұксат берди. Ак әшен Кедейди әэрчитип Азимхандын үстүнө кирди. Азимхан тагынан ыргып түшүп, салам айтып, эки колун бооруна алып, Ак әшенге қарап төмөнкүнү айтты:

— Ассалом алейкум,
Айланайын Ак әшен!
Алдыма келдин селдечен.
Кыйыгына каламын,
Айтканыңа кирбесем.

Өлтүрөм десен, мен мына,
Сураймын десен, әл мына.
Кийсен, таажы, чен мына.
Өмүрүңчө келбegen
Таксыр, не жумушка келдиниз?

Сыймык мына, бак мына,
Минсен, алтын так мына.
Өмүрүңчө келбegen
Не келдин, таксыр, астыма?

Коркомун келген жөнүндөн,
Кайгымды чыгар көнүлдөн.
Кайдан келген бул кишин
Санаасы эки бөлүнгөн?
Кабары жок өлүмдөн,
Оттой күйүп жүрөгү,
Орою суук көрүнгөн.
Биздин элдин уулу әмес,
Оңолуучу куу әмес.
Атам эшен жарыктык,
Кылар ишиң бул әмес.
Кайдан келген бу наадан
Үмүтү жок кудайдан?
Азирети эшеним,
Ушу беле убадан?
Чыгара тургун мунунду,
Каргашалуу зулумду.
Карып кылып жүрбөгүн
Астында Азим уулунду.
Жашырбастан чынынды,
Жалгыз айт, таксыр, сырынды.

Барсам, өзүм барчу элем,
Барганда бата алчу элем.
Барган сайын, эшеним,
Кенешими салчу элем.

Ар жумада астына
Зыярат кылып турчу элем.

Пирим эшен колдойт – деп
Өз ичимден тынчу элем.

Тазасы сен эшеним,
Адамзат пендеден.
Өмүрүндүн ичинде
Так үстүмө келбеген.

Чыгара тур ушуну,
Чын арамза кишини.
Чыдабайт менин көңүлүм,
Жалгыз бүтүр ишинди.

Азимхандын сөзүн угуп, эшен чочуду. Чочуганы менен өз намысын ойлоп, «Бу Кедей менин кадырымды көрсүн жана элине да, ханына да кадырлуу, касиеттүү киши экен деп ойлосун» – деди да эшен Азимханга карай айтканы:

– Алейкума ассалам!
Алдына келди мен бабан.
Бир кудайдын буйругу
Мени, сени жалгаган.
Алдына келдим саламга,
Амансынбы, жан балам?
Уят болдум ушуга,
Ушу турган кишими.
Урмат кылат деп келдим,
Балам, бир жарагын ишиме.
Абийирим кетти ушуга,
Аркамда турган кишиге,
Атайы келдим, Азимхан,
Аныктап жара ишиме.
Балам, бир ишинди кааладым,
Сөзүн ук эшен абацын.
Мен билбеймин, Азимхан,
Сен билдинби арамын?

Качып келген мусалыр
Залимхандын каарынан.

Хан каарына алган соң,
Тентибейби шаарынан.
Кабар алдым, Азимхан,
Бул Кедейдин зарынан.

Кол берем деп келатса,
Кудайдын кабар әлчиси,
Жан алмакка келчүсү,
Азирейил периште
Каары кыйын келиште,

Келдин, Кедей балам, – деп,
Чымындай жаның алам – деп,
Алда Таала күдайым
Дар көйүнө барам -деп.
Көрүнгөндү күйгүзүп,
Бу жүрүшүн жаман деп,
Ала турган болгондо,
Азирет деп жалынып,
Айласы кетип зарылып.
Периштенин алдына
Кол куушурган табынып.

Ак эшенге кол берип,
Анан кийин өлсөм – деп,
Кол берүүгө кайги жеп,
Ал периште азизге
Убадасын берген бек.

Уруксат берген периште,
Колунду бергин, балам, – деп.
Он үч күндө барам – деп,
Ошондо жаның алам – деп.
Кутулуш жок өлүмдөн
Кайдан да болсо табам – деп.

Кызмат кылды он күнү,
Кыбырабай кашыма.
Үч күндө келер өлүм – деп,
Кайгысы түштү башына.

Кадыр кылса ханың – дейт,
Ханынызга барың – дейт.
Үч күндүк калган өмүргө
Сурап бергин тагын – дейт.

Так үстүнен өлсөм – дейт,
Үч күндүк өмүр ичинде
Падыша болуп көрсөм – дейт.
Ак кепиндей аруу жууп,
Азирет эшен, көмсөн дейт.

Кимдин-кимдин заманы,
Кедейкандын заманы.
Атагым калса артта – дейт.
Айланайын ак эшен,
Кадырынды салып көр
Азимхан падыша мартка – дейт,

Балам Азим, ушуга
Мактадым эле сыртындан.
Уятыма чыдабай,
Эки бетим жыртылган.

Кадыр салып сурадым,
Азим балам, тагынды,
Алты атандан бер жакка
Ачкан күдай багынды.
Бир уяттан куткарып
Тынчыткын, балам, жанымды.

Жаназага турасын,
Дооранын өзүн кыласын.
Өлө әлекте бу Кедей,
Балам, баркыбызды сынасын.

Бул сөздү уккандан кийин, Кедейдин түрүнөн
чочуп, жүрөгү копшуп, эшенди карап Азимхандын
айткан жери:

– Айланайын әшеним,
Айттыңыз сөздүн бекерин.
Алдамчыга так берсем,
Билемин алдап кетерин.
Алтын тактан айрылсам,
Кайра кантип жетемин?

Кагылайын әшеним,
Кааладың иштин бекерин,
Каракчыга так берсем,
Билемин алдап кетерин.
Күнүмдүккө кордук иш,
Күмөндөр кайта жетерим.

Бербеймин, әшен, бербеймин,
Бетпактын жүзүн көрбөймүн.
Бектигимен айрылып,
Бечара болуп өлбөймүн,
Каракчың жүзүн көрбөймүн,
Хандыгыман айрылып,
Карып болуп өлбөймүн.

Бүгүн минсе тагыма,
Каргаша кылат багыма.
Так бермек турмак кесепти
Жолотпоймун жаныма.

Тагыма кедей минген сон,
Казына оозун ачпайбы,
Карк алтыным чачпайбы.
Кандык доорум кеткен сон,
Касиетим качпайбы?

Көк сандык оозун ачпайбы,
Күмүшүмдү чачпайбы?
Алтын тактан айрылсам
Көрүнөө бактым качпайбы?
Калк куруткан куу болсо,
Эпчилидиги бу болсо,

Жүзү кара Кедейдин
Жүргөн жери чуу болсо,
Кантип берем тагымды,
Качыrbайбы багымды?
Кайдан алып келдиниз
Бир кара нээт залымды?

Хандын айтканына Ак эшен капа болуп, Кедей-
ге экинчи уят болбосом экен, эми Азимханга сөзүм
өтпөй калса, тириү жүрүп пайдасы жок деген пи-
кирди ойлонду. Эмнеси болсо да кайтарып бир ай-
тып көрөйүнчү деп айтып турган жери:

– Андай эмес, карагым,
Сөзүн уккун абаны!
Уят болбой, Азимхан,
Орундасын талабым.

Кырк увазир, кырк жигит,
Кырк желдетин дагы бар,
Алты атасы хан өткөн
Сен азаматтын багы бар.

Он эки шаар элин ң бар,
Опол тоодой демин ң бар.
Ойлоп көрчү, карагым,
Кай жеринде кемин ң бар?
Уят кылбай Кедейге,
Урмат кылар әбин ң бар.

Он эки шаар калкын ң бар,
Казынаң толгон алтын ң бар.
Кайгырасын, карагым,
Каеринде дартын ң бар?
Кашында Эшен абаңдын,
Балам, капасын жазар шартын ң бар.

Качып жүргөн бир Кедей
Кантип бузат элини?
Карыганча эшенин
Ушуну билбейт дединби?

Абан бар, Кедей алдаса,
Убададан тайгылса,
Ал өзүнө кылган каргаша,
Кол-бутунан айрылат,
Кожонун тилин албаса.

Каргасам кара таш кылам,
Жолун буиймун астынан.
Колу, бутун шал кылып,
Боору менен бастырам.

Колу, бутун шал кылам,
Эки көзүн көр кылам,
Кулагын укпас кер кылам,
Кудайдан тилеп кем кылам.

Атама атаң кол берген,
Алда сүйүп жол берген.
Абалтан бери атабыз
Кол кармашып бир келген.

Алты атабыз колдошкон,
Акырет жайды болжошкон,
Айрылдыкпы экөөбүз
Атабыздай болбостон?

Кадырлашып бирге өскөн,
Адалды жесе бир жешкен.
Ажыраштык экөөбүз,
Атанын жолун билбестен.

Азимхан балам, тагындын
Үч күндүк күчүн бербедин.
Канчалык кадыр салсам да,
Киши ордуна көрбөдүн.
Кош, Азимхан, аман бол,
Ушудур мени көргөнүн.
Ушулдур мени көмгөнүн.
Балам, сен баркымды билбедин,
Тирүү да болсом өлгөнүм!..

Азимхандын айласы кетти. «Алты ата, жети баадан бери колдошуп, сыйлашып келе жаткан эшен мени кайдан алдаң кетсін жана эшеним айтқандай, бир Кедей кантіп уруулу әлдин баарын үч күндүн ичинде өзүнө қаратып ала койсун» – деп ойлоуду. «Әгерде алдаймын десе жерге қагып жибербейминби. Андан көре эшен менен убаданы бек қылыш, тағымды берип турайын» деди.

– Ишенип, келсөң мен үчүн,
Мен бердим, таксыр, сен үчүн,
Кедейдин нәэти бузулса,
Көзүндү салғын мен үчүн.
Кадырынды кыйбадым,
Капа кылбай сыйладым.
Таксыр кандай болот бул ишим?

Кадырынды калтыrbай,
Бер дедин, таксыр, берейин,
Убадасын бек қылсын
Бети кара Кедейин!
Хандыгымды алууга
Кайсы күнү келейин?

Адашсам, таксыр, айбат бер,
Капа болсом, кайрат бер!
Кандайча шумдуқ иш болду,
Хандыгым калды күмөндөр?

Таарындын, эшен, жан қыйнап,
Тағымды бердим мен сыйлап.
Алдаса Кедей алдамчын,

Алдына барам мен ыйлап.
Көнүлүң болсун чак – деди,
Сеники болду так – деди.
Тилегин болду, Қедейим,
Тактыга чыккын бат – деди.

Анда Кедей болбоду,
Болбой мойнун толгоду.
Алтын-тактын үстүнө
Таажысын кошо болжоду.

— Тактысын жалгыз минбеймин,
Башынан сырын билбеймин,
Башыма кийген таажы жок,
Тамаша болуп жүрбөймүн.

Тагы менен курусун
Таажысын кошо бербесе,
Таажы кийип, так минбей
Анан журтум көрбесө,
Тартып алсан болбойбу
Тактан Кедей өлбесө

Тактысынын үстүнө
Таажысын берди башынан.
Таажы менен шып этип,
Сыймыгы учту кашынан.
Сынбаган болот курч эле,
Сөөгү жездей жашыган.

Такты берди, минбеймин,
Таажы берди, кийбеймин,
Ийинимде ченим жок,
Тамаша болуп жүрбөймүн.
Таажы, тагы курусун,
Ченин кошуп бербесе.
Таазим кылып турсун – деп,
Элин кошуп бербесе,
Таажы, такты, алтын чен
Баары ылайык келбесе.
Тонун да чечти ийнинен,
Айрылды хандык кийминен.
Азимхан чыкты муңайып,
Ак эшпендин кийнинен.

Азимхан ордодон чыгып үйүн карап, убайым санап кетип бара жатты. Құндөгүдөй алдынан чыгып салам айткан жан жок, ызаат кылган калк жок. Ийининде чен жок, ызаат кылган әл жок. Азимхандын зайыбы Гұлайым Райкан, Медеткан эки баласынын бириң көтерүп, бириң жетелеп (Райкан 6 жашта, Медеткан 3 жашта) мунаранын башына чыгып, Азимхандын келер жолун караса, Азимхан хандық белгисинен ажырап, мусаапыр катарында келе жатканын көрүп, Гұлайымдын жүргөгүп түшүп, Азимхандын жолунан тосуп, колунан бек кармап туруп, Азимханга айтканы:

— Ханым, сага не болду,
Хандығың кайда жоголду?
Хан ордуна хан болуп,
Кимдин иши онолду?
Касташкан душман жок эле
Катыгүн! Кимдин иши онолду?

Азимхан, сага не болду,
Алтын так кайда жоголду?
Алтын чен жок ийининде,
Кимдин иши онолду?
Айтышкан душман жок эле,
Арман күн! Кандай иш болду?

Ким кийди алтын таажынды?
Таажына кимдер асылды?
Бечаралық, карыптық
Бешенене жазылды.

Ким минди алтын тагынды?
Ким байлады багынды?
Хандығыңан айрылып,
Карып болгон чагынбы?

Ким салынды ченинди,
Ким билди сенин элинди?

Өрттөңүп барат өзөгүм,
Кечикпей айтчы кебинди.

Кандай душман тапты экен
Ханым, сенин әбинди?
Же тирүүсүндө Гүлайым
Кара кийисин дединбى?

Күндө келген кезинде
Кызырын жүрчү бетинде.
Кырк жигит эки четинде
Кызматкерин кырк нөкөр
Кайтарып келчү артындан
Кырааным Азим, өз башын
Падышалық өкүмдө.
Салам берген калкынжок,
Ийининде ченинжок,
Ызаат кылган элинжок.
Эч бир душман жок эле,
Ханым, мынтип келер әбиджок.
Өрттөңүп барат өзөгүм,
Өлгөнүн ошол көзөлүм.
Өлгөнүндүн белгиси
Ызаат кылбайт өз элини.
Туйлады менин жүрөгүм,
Тирүү әмес сенин иренин.
Душманга берсөң тагынды
Өлөрүндү билемин.

Гүлайым өлүп кете жаздал қүйүп, калчылдаап сөзүн бүттү. Азимхан Гүлайымга карай сүйлөп турған жери:

— Антташканым Гүлайым,
Акыреттик жубайым.
Ак эшен алды үч күндүк
Азыраак күнү чыдайын.
Аялдық кылыш кыйкырып,
Артык баш тартпа убайым.

Кадырлашым Гүлайым,
Карангы жайлых жубайым.
Кадыр салды эшеним
Калсам да аз күн чыдайын.
Катындык кылып бекерге
Кайгырып тартпа убайым.

Качыптыр хандын каарынан,
Тентиген Чамбыл шаарынан
Кабар алган эшеним
Бир Кедейдин зарынан.
Атайы мен деп буркурап,
Алдына жашы дыркырап,
АЗИРЕЙИЛ периште
Алдынан чыгып сыр сурап:
Келипсин Кедей балам – деп,
Чымындай жаның алам – деп,
Көрүнгөндү күйгүзүп,
Бу жүрүшүн жаман – деп,
Жанын алар убакта
«Азирет!» деп жалынып,
Кол куушуруп камынып,
Көзүнөн жашы дырылдаپ,
Периштеге зар ыйлап:
«Айланайын периште,
Айбатың кыйын келиште.
Боор оорусаң болбойбу,
Аз күнү жооп беришке!

Эшенге колум берейин,
Андай-мындай дебейин,
Убада кылып жооп бер!
Албасаң да алгын – деп
Таксыр, өзүм эле келейин.»-
Деп турганда периште
Он үч күн берген убада
Жетип ал деп мудаана.
Ак эшенге кол берип,
Кедей болгон дубана.

«Кадырың болсо ханыңа
Эәрчите бар жанына.
Үч күнү минип өлөйүн
Азимхандың тагына.
Так үстүндө өлөйүн,
Кыямат көздөй жөнөйүн.
Атагым калсын артыма,
Себеп болсун дартыма!»
«Аябас тагың Азимхан
Жетчү болсон баркына.»-
Азиреди эшеним
Так үстүндө өлсүн – деп,
Тилеги кабыл келсин – деп,
Алып берди Қедейге:
«Азимхан балам, бергин!?» деп.
Үч күндөн кийин барамын,
Сыйладым сөзүн авамын.
Такты, таажы, ченимди
Кайтара өзүм аламын.
Өмүрүмчө эшендин
Көрө элекмин залалын.

Алдаймын десе эшен бар,
Эшеним өндүү эчен бар.
Кор кылабы душманга,
Кор кылабы, Гүлайым,
Ойлонбочу кайгы-зар.

Гүлайым алаканын шак коюп, көчүгүн жерге так
коюп, көзүнөн жашы төгүлдү, көңүлү эки бөлүндү.
Ак эшениди карап, айласын таппай зарлап, Азим-
ханга айтканы:

– Азимханым, өлсөңчү,
Өлгөнүндү көрсөмчү.
Аял да болсом мен бейбак
Ак кепиндей көмсөмчү.
Андан көрө бир душман
Асылды деп келсенчи.
Ажал жетип өлөрдө

Амалсыз тагың берсөнчи.
Хан болбой Азим, өлсөңчү.
Капильт жалган дүйнөдөн
Кайтканыңды көрсөмчү.
Ханым, сенден айрылып,
Каранты көргө көмсөмчү.

Кара ниет бир душман
Каршыкты деп келсөнчи.
Каза жетип, чын өлүп,
Хандыкты анан берсөнчи.

Энтелетип бир душман
Элиндин четин чапсачы.
Эчтеме менен ишиң жок,
Эсен жатып таптаза
Абийириндөн айрылдын
Эшениң келип мактаса.

Камап келип бир душман
Калкыңдын четин чаппаса,
Каргаша менен ишиң жок,
Хан болуп туруп таптаза,
Кармата берсөң тагыңды
Бир калпа келип мактаса.

Сен билбесөң мен билем,
Түркмөндүн элинде,
Адалы жок кебинде,
Көрүнгөндү күйгүзүп,
Машы чыккан жегенге.

Адамдын баарын алдаган,
Күйбөгөн киши калбаган.
Кылган ишин унутуп,
Оокаттууну жандаган,
Убадасын жалмаган.

Тамыр, сөөгүн кажаган,
Тааныш киши тажаган.

Кайда экенин билгизбей,
Карматпаган, качаган.

Түнкүсүн әлди бүлдүргөн,
Күндүзүндө тим жүргөн.
Кайда экенин биле албай,
Андып жүрчү түркмөндөн
Ошол куу Кедей келген бейм.
Ойронун чыккан Ак эшен
Ойлонбой алыш берген бейм.
Онбойсун го Азимхан
Ошонуна кайги жейм.

Казынан оозун ачпайбы,
Карк алтының чачпайбы.
Каракчыга алдаттың
Касиетин качпайбы.

Көк сандык оозун ачпайбы,
Күмүшүндү чачпайбы.
Күмүшүңе кызыгып,
Көпчүлүк ага качпайбы.
Көпчүлүктү алдантып,
Көрүнөө сени зарлантып,
Талашпаймын такты – деп,
Касамга алыш каргантып,
Кара дарды курбайбы.
Камчылап сени урбайбы.
Калың әлин кас болуп,
Ханым, каткырып күлүп турбайбы.

Кара дарга сени алар,
Тартууна анан мени алар.
Бу Кедейдин колунан
Оордук көрбөй ким калар.
Райкан менен Медеткан
Отун алчу кул болор.
Алган жарың Гүлайым
Амалсыздан тул болор.

Акылсыз ханым, тұбұндө
Көргөн күнүн бул болор.

Мунарга чыгып барганда,
Көзүмдүн кырын салчы әлем.
Сурагында, Азимхан,
Так үстүнө барчы әлем.
Бұғұн неге барбадым,
Ушунда калды арманым.
Убактысын өткөрүп,
Убайым менен зарладым.
Куу каракчы Кедейге
Кор болот го балдарым.

Муну айтып Гүлайым ыйлап, зарлап, Азимханды каргап, бир баласын көтөрүп, бир баласынын колунан жетелеп, Азимханды эәрчитип үйүн көздөй жөнөдү. Гүлайымдын Кедейди билгендиги түркмен әлинде Шааган деген хан болгон. Шааганды амал менен Залимхан өлтүрүп, хандықка минген. Гүлайым Шаагандын уулу Адылбек деген бектин кызы эле, ошону үчүн Азимханга муңайып Гүлайым билдириди да, үйүнө кетти. Кедейкан такка минди, таажысын кийип, ченин салынып, хандықка камынып, кайрат менен чамынып, кырк увазирди чакырып, хандық кабарын айтты:

— Кырк увазир, кайдасын,
Кырылгыр кайсы жайдасын?
Кьюусу менен таптымбы
Азимхандын айласын?
Кырк увазир, келгиле,
Кыраандыгым билгиле,
Жар чакыргын шаарыма,
Билгизгин элдин баарына,
Эмдигиче келбейсин,
Эңилип салам бербейсин!
Кырк увазир келишти,
Ханга салам беришти:
Атсалоом алейким,

Таксыр ханым, аманбы?
Күт болсун алтын тагыныз.
Ачылган сиздин багыныз.
Көл куушуруп алдына
Саламга келген чагыбыз.
Хан болду кара башыныз,
Узарсын өмүр жашыныз.
Катууланып чакырдын,
Таксыр хан, неге келди ачуунуз.

Кыйкырыгын угулуп,
«Кырк увазир!» дедиңиз.
Таалайлуу таксыр Кедейкан.
Таберик сиздин кебиниз.
Ачылсын ички сырыныз,
Алдына келип турубуз.
Таксыр Кедейканыбыз,
Ачуунуз келсе урунуз.
Жазып койсок, таксыр хан,
Кыркыбызды кырыныз.

Ачуунуз токтолсун,
Жазыгыбыз жок болсун.
Буюрсан, кызмат кылалы,
Кылчайып эшикке чыгалы,
Таксыр Кедейканыбыз,
Кызматында барыбыз.

Кедейкан кырк увазирге сүр көрсөтүп, ушу баштан сесин алып коюуну ойлоду. «Мен ушул элден эмесмин, аз күн болсо да Кедейкандын заманы дегидей кылып хандыгымды катуулук менен орундастып алсам болду. Жумшак сез, көнүлчөктүк азыр жарабайт» – деп ойлоп, Кедейкан кырк увазирин жумшаган жери:

– Кырка турган кырк увазир,
Кырылгыр, сезүм ук азыр.
Сурасанар пикирди,
Толуп жатат менде сыр.

Кылыштынды тагынып,
Кызматына жабылып,
Кышкы кирген буурадай
Алды-алдыңан чамынып,
Кыркың кырк ат мингиле,
Кырк көчөдөн киргиле!
«Кедейкандын заманы!» – деп,
Жар чакырып жүргүлө.
Кабарымды эл уксун,
Эл сураган бек уксун,
Бу Кедейкан жок эле,
Кайдан келди деп уксун.
Калк эскирткен кары уксун,
Хандыгымды айтқыла,
Катын менен бала уксун.

Элүү башы, он башы,
Эл бийлеген корбашы,
Карыпка кара санабай,
Жетимдин малын талабай,
Садага кайыр берүүчү,
Эл ичинде кээ жакшы,
Эч бир укпай калбасын.

«Таксыр, сөзүң акыл деп,
Хандыгың болду кабыл» – деп,
Ак-караны ылгабас
Азимхан эле бакыл.» – деп,
Кырк увазир чыгышты,
Тагынышты кылышты.
Кыркы кырк ат миништи,
Кырк көчөдөн кириши.
Кедейкандын хандыгын
Жар чакырып жүрүштү:

«Кимдин-кимдин заманы? –
Кедейкандын заманы.
Алтын тагын алдырып,
Азимдин кетти амалы.

Калайыкка угулду,
Кедейкандын амалы.

Калктын баары таң калды,
Жакаларын карманды.
«Же увазирлер Кедей -деп,
Айткан сөзү жалганбы?
Же болбосо Азимхан
Чын эле түшүп калганбы?
Эсепчи мурда келбесе,
Эч кимге кабар бербесе,
Дайыны жок Кедейдин
Хан болушу әмнеси?

Эл чогултуп шайлабай,
Эрдикке жеткен ким болду?» -
Деп сурашып, калың эл
Ушак кылып тим болду.
Кедейкандын хандығы
Уруулуу элге дүн болду.

«Калк чогултуп шайлабай,
Хандыкка жеткен ким болду?» -
Деп сүйлөшүп, калың эл
Кары, жашы тим болду.
Кедейкандын хандығы
Жар чакырган дүң болду.

Кедейкан кырк жигитти чакырып алыш, буйрук берип турган жери:

- Кырк жигитим, жигитим,
Кырк борум сенин келбетин.
Буйрук кылам, бүтүргүн
Мойнуңдагы милдетин.
Он эки шаар калаанын
Адамы укпай калбасын,
Алыстагы адамдар
Кабар укпай калбасын.
Бада баккан, мал баккан

Эгин айдап, дан тапкан
Элим укпай калбасын.
Алысқылар кабарсыз
Кебимди укпай калбасын,
Мата саткан дүкөнчү,
Басып жүргөн бекерчи,
Кош айдаган әгинчи,
Камчы, жүгөн өрүмчү,
Карала болгон көмүрчү,
Карсылдаткан темирчи,
Күмүш чапкан зергерчи,
Бозо салган кергерчи,
Кийик аткан мергенчи,
Капкан салган тұлкүчү,
Калдандасткан бұркүтчү,
Кызыл, жашыл, көк кылыш
Борумдаган боекчү,
Ырчы, чоорчу, кыякчы,
Күш таптаган мұнұшкөр,
Ат байлаган саяпкер,
Ар өнөрдөн талапкер
Ушуладын баарына,
Кырк желдетим, кабар бер,
Кимиси туура, ким арам,
Эл арасын биле кел.

Кырк желдетти жөнөтүп жиберип, кырк жигитти чакырып, каарланып, түрүн бузуп, кырк жигиттин сесин алыш айтып турғаны:

— Кырк жигитим, кайдасын,
Кырылғыр, кандай жайдасын!
Кьюусу менен таптым го
Азимхандын айласын.
Ойлонбойсун әмгиче
Букаранын пайдасын.

Кырк жигитим, келгиле,
Кырга салам бергиле.
Кызматымды түз кылыш,

Кыраандыгым көргүлө.
Кылычынарды тагынар,
Кыруучудай чамынып,
Атынарга мингиле.
Кырк көчөдөн киргиле.

Элүү башы, он башы,
Эл бийлеген корбашы,
Эсебин тапчу көп жакшы
Эл эскиртип нарк билген
Карың калбай келгин де.
Эркек, аял, кары, жаш
Баарың калбай келгин де.
Алтымышта карыганы,
Алты жашар балдары,
Эртеңки күндө келбесе,
Ичинде калат арманы.

Чакырып атат ханың де,
Чак-болгун әртөң барың де.
Хан чакырса, барбасан,
Тирүү калбайт жаның де.
Казанага сатылат
Жер суун менен малың де!
Жардық айтсам баарына,
Көзүмдү салып көрөйүн
Көпчүлүктүн зарына.
Кудай сүйүп чакырды
Азимхандын тагына.

Такыр жыйгын калтыrbай,
Таанышайын әл менен.
Чоочун элем, кырк жигит,
Мындан мурда келбеген.
Калтыrbай жыйгын баарысын,
Жашы менен карысын,
Алтын тактан айрылган
Азимхан ойлор намысын.
Калың әл менен кырк жигит

Ким экеним таанысын.

– Таксыр хан, сөзүң акыл. – деп,

Айтканыныз макул – деп,

Жумшадыныз, таксыр хан,

Элдин баарын чакыр – деп,

Кырка турат кырк жигит,

Эки колу боорунда.

Кызматка көнгөн башынан

Азимхандын доорунда.

Угуп алыш далай кеп:

– Улуксатпы, таксыр? – деп,

Хан алдында кырк жигит

Ар кимиси өзү bek.

Жалмандастып кылышты,

Жабылыша чыгышты,

Көп кечикпей эртелеп

Бутүрүүгө жумушту.

Кыркы кырк ат минишип,

Кырк көчөдөн киришип,

Жар чакыра баштады,

Эл иретин билишип.

Чакырып атат жаны хан,

Каары кыйын абыдан.

Эч бир адам жок әкен

Эл ичинде тааныган.

Эшен, молдо, улама,

Энтендеген дубана,

Эки әтегин түрүнүп,

Ар кимден кайыр сурاما.

Катын, эркек, карынар,

Кары, жашын – баарынар,

Чакырып жатат ханынар.

Хан чакырса, барбасан,

Тирүү калбайт жанынар!

Казы, мупту, сарбаздар ,

Жүз башы, бийлер, жүргүлө.

Алганы жок жесирлер,

Алдым-жуттум кесирлер,
Атасы жок жетимдер,
Көп кечикпей бачым кел!
Тегирменчи, терекчи,
Кызыл кулак эсепчи,
Эртен әрте келгиле!
Эмчи, кожо, чечекчи,
Көпөстөрүн, байларын
Эртен барып эр болсон
Хан алдында сайрагын.
Эринип барбай койгонун.
Эртен чыгат ойронун.
Каары кыйын хан экен,
Калын журтум, ойлогун!

Кырк жигит кабар салып, хандын чакырыгын угузду. Кары, жаш болуп, укпаган киши калбады. Эртеси таң ата алты жаштан жогоркулары бүт чо-гулуп, кылкылдаган көпчүлүккө көз жетпей калды. Кедейкан таажысын кийип, ченин салынып, өзүмдү да элим таанысын, жүзүмдү көрсүн деп ува-зирлерин, желдеттерин жана кырк жигитин алыш, чогулган элге чыга келди. Элдин ортосунда туруп, көпчүлүк элге учурашып, Кедейкандин айткан сөзү:

– Ассалоом алейкум,
Элим, аман барсыңбы?!
Эл башкарған корбашы
Бегиң аман барсыңбы?
Адилдик менен сураган
Ханың аман бар бекен?
Мекеден кийим кийинген
Ажың аман бар бекен?

Элүү башы, он башы,
Эл бийлеген корбашы –
Жакшың, аман бар бекен?
Эл ичинде дубана,
Бакшың аман барсыңбы?!

Амандыгын сураймын
Бириң эмес баарынын,
Жашың менен карынын.
Жүзүн көрүп таанып ал
Мен бир Кедейканынын.
Кедей әлем алым жок,
Кериде жаткан малым жок,
Эли-журтум, эсенби?
Силер барда көөнүм ток.
Карып әлем алым жок,
Капталда жаткан малым жок,
Калың әл, сенин барында
Хандыгымдан көөнүм ток.

Кече түшкөн Азимхан
Салыгын кандай салчу әле?
Алымын кандай алчу әле?
Чыгымын кандай бөлчү әле?
Кимиңди жаман көрчү әле?
Кимиңе тике турчу әле,
Жигити кимди урчу әле?
Хандыгын кандай кылчу әле?
Кечеги түшкөн Азимхан
Кимиңерге тынч әле?

Жакшы турса, Азимдин
Жолу менен барайын.
Жаман болсо, бир жолу
Ишимди бөлүп алайын.
Ажалым жетип өлбөсөм,
Элим, мен боломун таалайын.

Кедейкан сөзүн айтып бүттү. Элинин сүйлөөктөрү, сүрдүү көсөмдөрү ылганып басып келип, ханга салам берип, сөзүнө жооп айтып турган жери:

— Ассалоом алайкум,
Күттүү болсун тагыңыз!
Ачылган сиздин багыңыз.
Кол куушуруп, таксыр деп,
Саламга келген чагыбыз.

Букара калың элиниз,
Таберик сиздин кебиниз.
Кырк жигиттен чакыртып,
Таанышайын дединиз.

Кор башылар, сарбаздар,
Кожо, молдо, эшен бар.
Сизге жолдош болуучу
Ичибизде чечен бар.
Иш бийлөөчү булардын
Ич арасын таанып ал.

Кабыл болду мурадын,
Бизге келип хан болуп
Таажы кийген убагын.
Азимхандын ал жайын
Көпчүлүктөн сурадын.
Таксыр биздин Азимхан
Жаман айтып сөкпөгөн.
Жашынан бери көппөгөн.
Жаныдан сизди келди – деп,
Жарданып турат көптөгөн.
Сиз сураган Азимхан
Салыгын жаман салчу эмес.
Чыгымын жаман алчу эмес.
Чыгымын салып күнүгө
Кырк жигити барчу эмес.

Жармагын жаздым бөлбөгөн,
Бирөөнү жакын көрбөгөн.
Сиз өндөнүп жакшылык
Түбүндө табат өлбөгөн.

Азим падыша ханыбыз,
Казынанын пулу – деп,
Кырк увазир, кырк желдет
Кызматтагы тууру – деп,
Ай башында алты сом,
Алымдарын болжосон,

Азимхандын тушунда
Көп албаган ошондон.
Жаңырганда ай сайын
Он сегиз сом алуучу.
Алганынын бары ушу.
Андан башка бар тапкан
Өзүбүздө калуучу –

деп эл сөзүн бүтүрдү, бүтүргөндө Азимханды мактап өтүштү, Кедейкан көпчүлүккө карап, көңүлүнүн кири тарап, әлдин пикирин сынап, дүнүйө менен чыңап, бир жагынан көпчүлүктү сынап, айтып турған жери:

Азимхан эски ханынар,
Мактайсынар барынар,
Арам ойлор жүрүптүр
Азимхандын оюнда.
Адалдан тапкан малынар.
Азырак ханың белгисин
Айтайын, угуп алынар.
Бети кара Азимхан
Кантип чыдап салды экен?
Кай бети менен алды экен?
Айына он сегиз сом бүт төлөп,
Элим, не оокатың калды экен?
Айда он сегиз сомдон пул алып,
Ойдо жок күндө суралыш,
Жүзүңү кантип көрдү экеп?
Күндө чыгым салдырып,
Агар алтын, ак күмүш
Ай башына алдырып,
Элим, эки көзүн чөлдө экен!
Мен сilerден, калың эл,
Алмақ тургай беремин,
Сilerге тийсин керегим.

Эртең әрте келгиле,
Эрдигимди көргүлө!
Он сегиз кабат казынам

Ортосунан бөлгүлө.
Оймо тазга он тенге,
Берарман тазга беш тенге,
Кыйык тазга кырк тенге,
Казынамдан, калың эл ,
Алынбай калбайт әчтеме.

Бир үйдө жалгыз бүлөгө
Үймөлөнгөн бир табак,
Беш бүлөгө беш кадак,
Берейин деген пейилим ак.
Кырк увазир, кырк жигит
Бөлүп алсын кырк табак.
Мындан кийин жоголсун
Азимханды мактамак.
Баары бирдей тен болсун
Бул пикирди сактамак. —

деп Кедейкан сөзүн бүтүрдү. Жакшылары үйүлүп, жардылары сүйүнүп, нары-бери түртүштү. Элдин баары дүбүрөп, экиден-үчтөн күбүрөп, тан калышып турган жери:

— Ким көрүптүр мындайды,
Жанагы сөзү чындашибы?
Жалган әмес, чын болсо,
Дүнүйөгө жыргайлыш.

Айткан сөзү төрөлүк,
Азандан келип көрөлүк.
Агар алтын, ак күмүш
Таразалап бөлөлүк.

Анык падыша турбайбы,
Азандан келип жыргайлыш.
Алты ата, жети бабабыз,
Көргөн әмес мындайды.

Эбин таап эл алган
Эр Кедейкан турбайбы!

Эрте келип курдайлы¹,
Жети атабыз башынан
Көргөн әмес мындайды.

Бети кара Азимхан
Өлөрүнө көрүнүп,
Нээти бизден бөлүнүп,
Ай сайын салык салыптыр,
Алтын, күмүш алыптыр.
Әч адамга билгизбей,
Ан үчүн түшүп калыптыр.

Азимханды ушактап,
Аркасынан тузактап,
Ар кимиси аныгын
Билише албай кылчактап.
Ушу сезү чын болсо,
Бай болобуз баарыбыз.
Көбөйөт го малыбыз,
Жашарат го карыбыз.

Эл тарады. Кедейкан ордосуна қайтты. Таң атты, «берерге бирөө жок, аларга алтоо бар» дегендей казынанын кабарын уккан эл азандап сап-сап болуп туруп калышты. Кедейкан ордунан туруп, убадасы боюнча, казынасын калкка таратып бердирип, элге айтып турғаны:

— Алтын, күмүш алгандар.
Айбаты толук балбандар.
Хан болуп такка минсем да,
Калкыма айттар арман бар.

Эртенки күндө Азимхан
Такты, таажым талашат.
Алтын такты, алтын чен,
Бу жыйылган көпчүлүк,
Кими бизге жарашат?

¹ Курдаильы – шаттаналы

Азим тагын талашса,
Кимибизге өтөсүн?
Кимдик болор экенсин?
Кимибизди бозортуп,
Жолго таштап кетесин?

Азим тагын талашса,
Кимибизди шайлайсын?
Кимибизди бозортуп,
Жолго салып айдайсын?
Угуп көнүл тынчысын,
Кимдин көөнүн жайлайсын?

Ага-ининди жам кылсан,
Азимди кайта хан кылсан,
Алдоо сөзгө ынатып,
Азимханды чынатып,
Абийиримди алдырсан,
Кайта түшүп берейин,
Хан болbosун Кедейин!
Кадырым элден тайгылса,
Кайда барып өлөйүн?

Мени шайлап хан кылсан,
Көнүлүмдү жам кылсан,
Санаам тынып жатайын,
Көбүндү жыйдым атайын.

Көпчүлүктүн Кедейканга берген жообу:

Таксыр, Кедей ханыбыз,
Багындык сизгө баарыбыз,
Азимхандын мунөзүн
Айталаң кулак салыныз.
Арбак уруп Азимхан
Ай сайын салык салыптыр.
Агар алтын, ак күмүш
Эчтеме койбой алыштыр.
Өлөрүнө көрүнүп,
Бир жолу пейли тарыптыр.

Азимхан такты талашса,
Кедейкан, сизге өтөбүз.
Сизди шайлап кетебиз,
Азимханга алдырып,
Ай сайын чыгым салдырып,
Ысыбаптыр чекебиз.

Азимхан такты талашса,
Кедейкан, сизди шайлайбыз.
Азимханды бозортуп,
Жолго салып айдайбыз.
Жооп берсөң ошондо,
Таксыр, өлтүрүүдөн тайбайбыз.

Таксыр Кедей ханыбыз,
Сизге өтөбүз баарыбыз.
Арылбаптыр, билбеппиз,
Мунубуз менен зарыбыз.

Томаякты тоздуруп,
Донуздан бетер кошкуруп,
Жок жардыга жолобой,
Жакырларга жанашпай,
Жакшылар өзү бир бирин
Жамандыкка каалашпай,
Кемириптир кедейди,
Жакыр кылып жардыны.
Өз боюна тартыптыр
Өрүш толгон малдууну.

Байга кара санабай,
Жардыны ченеп талабай,
Ойронун чыккан Азимхан,
Оокатынан айрыптыр,
Онолсун деп санабай...

Көпчүлүк әлдин көнүлү оттой жанып, булбул-
дай тилдери сайдады. Жетим бала, жесир катын
жетишпеген алсыз начарлардын баарысы атасы

көрбөгөн, түшүнө кирбеген дүнүйөнү көргөндөн кийин, Кедейканга убадасын эмес, жанын да бергиси бар. Ошондогу Кедейкандын айткан сөзү:

– Жардың менен байындын,
Жаманың менен жакшындын,
Дубана менен бакшындын,
Жашың менен карындын,
Башың ачық баарындын.

Жаман жүрбөй жакшы жүр,
Менин аманымда доорон сүр.
Байып калдым дебестен,
Оокатына мыктап кир.

Алтын, күмүш алгандар,
Силер күчтүү балбандар.
Тоодой болгон Азимди
Томуктай торой чалгандар,
Билеги пилден күчтүүлөр,
Тамыры болот түптүүлөр,
Кайраты жолборс түстүүлөр,
Кындағы болот миздүүлөр,
Убада сөзгө бекемдер,
Тили таттуу чечендер,
Жумушу жок бекерлер,
Кожо, молдо, эшендер,
Кол кармашкан кеперлер,
Ушу турган калың эл,
Бүгүн тарап, эртең кел.
Билсенер менин соопкер.
Соопко жакын мен бир эр.
Эртең Азимхан такты талашат,
Жалпы туруп жооп бер.

Эртең да мындан көп болгун,
Убадага бек болгун.
Абыдан баарың жыйылып,
Азимханга бет болгун.

Кедейкан ордосуна кайтты. Элдер да үйлөрүнө кайтышты. Таң атты. «Кедейдин өлөмүн дегени ушул күн эле» – деп Азимхан ойлонуп, азандан турup «Баягы Кедей өлдү бекен, же өлө әлек бекен» – деп кирип барды. Азимхан барса, өлмөк тургай сасык тумоолобойт. Чыкчырылып тагында отурат. Тагымды бергин деп Кедейканга Азимхандын айткан сөзү:

– Түшкүн алтын тагымдан,
Өлбөптүрсүн Кедейкан.
Өлармандын белгиси –
Бирөөнүн тонун жамынган.

Чечкин таажы, ченимди,
Бузупсун калың әлимди.
Арамдыкты ойлонуп,
Азимхан келбейт дединбى.

Хандыгымды бер, Кедей,
Кайратын бар эр Кедей.
Арамдыкка айланган,
Адалың жок тенгедей.
Арам өскөн экенсин,
Адал иштеп нан жебей.

Казынам оозун ачыпсын,
Карк алтыным чачыпсын.
Калың түркмөн элиnen
Ушул үчүн качыпсын.
Алдантын келет әлимди,
Ойлончу айткан кебинди.
Азимхандын эбин таап,
Качып келген каракчы,
Эл куруткан арапчы.
Нээти бузук уурусун,
Кылган ишиң курусун.
Эми билдим куу Кедей,
Көнүлүнүн буруусун.

Момундарды алдаган,
Акыретин жалмаган
Ниетин бузук эң жаман.
Өлөр жайын мен табам.
Арам санаа каракчы
Жүргөн жерин булгаган.

деп, Азимхан Кедейге жаман айтып турду. Кедей-
кан ачуусу келип, акырая карап, кырк увазирин,
kyрк желдетин, кырк жигитин чакырып, Кедей-
кандын айтып турган сөзү:

— Кырк увазир, кырк желдет,
Кырк жигитим келгиле!
Кызыталак Азимдин
Айткан сөзүн көргүлө.
Алып чыгып эшикке
Азабын колго бергиле.

Үмүт кылат тагымдан,
Сүйрөп чыгып жанымдан,
Куткарғыла кырк желдет,
Так талашкан залымдан.

Кайда кетти дарчылар,
Дарга асчуу жалчылар,
Кара дарды кургула.
Кармап алып Азимди
Камчыга басып ургула.

Азимхандын түшкөнү
Алты күнгө толо элек.
Агай-ини баарына
Алынаар маалым боло элек.
Арбак урган Азимхан
Алдыма барат тебелеп.

Кара дарга асалы,
Көп өттү мунун азабы.
Калын журтка көргөзүп,

Канын жерге чачалы.
Жемекей ханды өлтүрүп,
Бир кумарды жазалы.

Элдин баары чогулуп,
Дар түбүнө топтолсун.
Бул өндөнгөн жемекей
Бир четинен жок болсун.
Эч адамга жедирбей,
Элимдин карды ток болсун.

Эзелден бери эл жеген,
Эч кимге тендик бербеген
Жемекей тартсын жазыгын,
Карга, кузгун таласын
Каапырлардын жашыгын.
Буга окшогон душманды
Жолотпогун астыма,
Тамырын көөлөп казыла.
Калың элге көрсөтүп,
Кара дарга аскыла.

Дагы эле напсин тыя албай,
Тагымды сурайт уялбай.
Алданбагын кырк жигит
Азимдин көөнүн кыя албай.

Кырк желдет чыкты жетелеп,
Кырк увазир желкелеп.
Арасында жалдырап,
Азимхан чыкты темселеп.

Кырк жигит сабап, камчылап,
Азимхан кетип баратат
Тириү үчүн жан чыдап.
Эки жакка жалдырайт
Көзүнүн жашы тамчылап.

Азимхан кырк увазирге, кырк желдетке, кырк
жигитке жана элине жалынып, жалдырап айтып
турган жери:

– Кырк увазир жолдошум,
Кыйналып турат ханыңар.
Кылмышым жок силерге
Кылчайгыла баарыңар!
Кыдырып келген бир шумдан
Кыйналдым кабар алыңар!?
Кылышым чабар желдетим,
Кырк порум сенин келбетин.
Кедейкандан мен өлсөм,
Карып болор кош жетим.

Кырк жигитим – туздашым,
Кыйноодо турат бир башым.
Кылмыши жок кыйнаган
Кедейкан кантип узасын.

Деп зарлады Азимхан.
Кырк увазир, желдетке
Көп таарынды Азимхан.
Кырк жигитке кылчандап,
Бек зарлады Азимхан.

Увазирден урмат жок,
Арманын угуп турмак жок.
Кырк жигиттен ызат жок.
Увазирге таарынып,
Калкына барды зар ыйлап,
Кол куушуруп Азимхан
Ййлап турат жалынып:

«Кагылайын калкым ай!
Кимиңе өткөн дартым ай!
Бир каракчы Кедейге
Кор кылдыңбы, жалпың ай.

Таразалап бөлгөнүм,
Таалайындан көргөнүн
Ал өзүңөр берген Алтынай
Элине барды ээлигип,

Эси кетип демигип,
Жамандыкка кыйбайт – деп,
Дагы эле мени сыйлайт – деп.

Элинен жанган эмгек жок,
Эч бирөө салам берген жок.
Ишин сурап Азимдин
Имерилип келген жок.
Элимден эмгек жанбаса,
Эч ким тилем албаса,
Элүү башы, он башы,
Эл бийлеген корбашы
Эч бири тилем албаса...

Калкымдан эмгек жанбаса,
Калысы тилем албаса,
өзүм менен тен өскөн,
Биргелешип жеп өскөн
Увазир тилем албаса...

Өзүмө өлүм токтолсо,
Өзөгүм күйүп от болсо,
Өлүп кетсем кокустан
Өзөлөнөөр жок болсо...

Жамандык мага токтолсо,
Жалындап ичим чок болсо,
Жаным кетсе аркамдан
Жакшы айтаарым жок болсо...

Алдына барып турайын,
Ажалга сабыр кылайын.
Дөөлөт болот хан деген
Алдына тообо кылайын.

Жооп берсе Кедейкан
Тирүү калар жаным – деп,
Төгүлбөс кызыл каным – деп,
Беттешпесем Кедейге

Кетмек болду алым – деп,
Эки колун куушуруп,
Кедейди карай жөнөдү.
Жалынса да укпады
Жакшылашкан көмөгү.
Жамандык көргөн бирөө жок
Азимхандан бөлөгү.

Азимхан Кедейкандын алдына барып, эки колун бооруна алышп, көз жашын тизилтип, жүрөк, боорун эзилтип, «Калкым қадыр кылбады, кайгыдан көөнүм тынбады» – деп, жалооруп, жан соогалап айтып турган жери:

– Таксыр Кедейканыбыз,
Ачылган сиздин багыныз.
Айла кетип, таксыр хан,
Алдына келген чагыбыз.
Агайындан кайыр жок
Айламды өзүң табыныз!

Таксыр Кедей, жан соога,
Бир кашык кызыл кан соога.
Мунумду билер киши жок,
Кириптер кылба көп жоого.

Аманат биздин жаныбыз,
А дөөлөт Кедейканыбыз,
АЗИРЕТ БАР, АРМАН БАР
Айтайын кулак салыныз!

Душманым көп, тууган аз,
Алымды эч ким сурабас.
Айла кетип алдында
Ағып турат көздөн жаш.

Таксыр Кедей, алдаяр,
Төксөң мына кан даяр.
Эки колум боорумда
Не кылсан да дапдаяр.

Талашпайын тагымды,
Бер дебейин багымды.
Мусаапыр кылбай ар кимге
Катын менен баламды
Тирүү койсон болду жанымды.

Чеч дебеймин ченимди,
Эстебеймин әлимди.
Мусаапыр кылба ар кимге
Муунумду талытпа,
Жаш өмүрдү карытпа!

Угар болсон кебимди
Бер дебейин таажымды.
Аман кой таксыр башымды!
Бечаралық, карыптық
Бешенеме жазылды.

Хан кадырын хан билет,
Таксыр хан билбесе, ким билет?
Кабарың кетти дүнгүрөп,
Кармалып турган үлдүрөп,
Жалынамын алдында
Бир чымындай жан тилеп.

Бек кадырын бек билет,
Бу дагы мендей деп билет.
Кырк увазир, кырк жигит
Кыйнады жаман тепкилеп.

Мен дагы сендей хан элем,
Күнөйүм качан кечилем?
Мен мусаапыр карыпка
Пейлин качан чечилем?

Кадыр кылып эшенди
Тагымды бердим талашпай,
Эч болбосо тирүү кой,
Таксыр, жамандыкка баалашпай!

Азимхан мун-зының айтып, Кедейкандын алдында колун куушуруп, өнү бузулуп, жаны кысылып, өлөрүнө түшүнүп турат. Қөпчүлүк әлдин баары таң калышты. Дарчылары дапдаяр камданышып турду эле, Кедейкан «Мунун жазыксыз экени рас эмеспи» – деп ойлонду. Муну мен астырсам астырып да жиберүүгө күчүм келет. Бирок түбүндө жакшы болбайт. Бул алты атасынан бери хан болуп келе жатса, кантип он кишиси болбосун, чукулунан әлди айлантып алдым деген менен ақыры мени тириүү койбос, бир сапар кое берейин, әлдин түрүн көрөйүн деп, Азимханга: «Бар, оокатыңды қылыш жата бер. Экинчи тагыңды сурасан, тириүү калат экемин деп ойлобогун» – деди да Азимханды боштууп жиберди. Азимхан Ак эшендин алдына барып, ыйлап турган жери:

– Ассалому алейкум,
Азирети эшеним!
Оорусу жок, дарты жок
Башыма түштү кеселин.
Сенден беле эшеним
Өлө турган кезегим.
Экөөбүзгө бет туруп,
Өлөмүн деген Кедейин
Өлтүрмөк болду кайтара
Өнөрүн айтып берейин:
– Өлмөк тургай оору жок,
Азирети эшеним,
Иш қылышың ову жок.
Мен билгемин көргөндө,
Кедейдин душман экенин.
Үч эле күндө өлөт – деп
Айткансың сездүн бекерин.
Арамзаада Кедейдин
Билгемин алдап кетээрин.

Айланайын эшеним,
Бу жорукту билгемин.

Нәэти кара бузукка
Бербеймин десем тилдедин.

Тилдеп жүрүп эшеним,
Тилегимди катырдын.
Түркмөндүн бир куусун
Ажалыма чакырдын.
Алдамчыга туш болуп,
Сөөгүмө тамга батырдын.
Кагылайын эшеним,
Кайратымды кетирдин.
Каарына калтырдын
Калк куруткан кесирдин.
Касиеттүү киши элен,
Каталык өтсө кечиргин!
Кырк желдетим жетелеп,
Кырк увазир желкелеп,
Кыйналдым далай темселеп.

Эстедим таксыр эшеним,
Ошондо жетип келсе – деп.
Жүргүн таксыр барыныз
Шумдан кетти алыбыз.
Мени мынтип азғырган,
Мен турмак сизди жазғырган
Кедейдин ишин тааныныз.
Уят болдум буга – деп,
Менин көөнүм ула – деп.
Кадыр кылып тагынды
Үч күндүк берсен туура – деп.
Төртүнчү күн болгондо
Өзүң келип сура – деп.

Таажы, чен, алтын тагымды
Кедейге алыш бердиниз.
Кесирлүү кууну ээрчитип,
Кастык үчүн келдиниз.
Качан болот жарыктык
Олуялык белгиниз?

Азимхан әшенге барып зар ыйлап, кайгырып турду. Эшen ачуусу келип «Ууруга уят боломун деп Азимдин тагын алып бердим эле, эми Азимханга абийрим кетти» – деп, селдени оронуп, теспени мойнуна салып, колуна таягын алып, Кедейге антаң қалып, Азимханды ээрчитип, ашыга жүгүрүп Кедейкандын алдына келди. Ак эшen «Азимхандын тагын бергин!» – деп, ачууланып айткан сөзу:

– Ассалому алейкум,
Аманбы Кедей жан балам?
Алдына келдим мен бабан.
Ушу турган үчөөбүз –
Кимибиздин ичи арам.
Сооп болуп, кол берип,
Кусул даарат алындын.
Байгамбардын сүннөтү –
Башына селде чалындын.
Беш үбакты намазга
Беш бөлөк даарат алындын.
Азимхандын тактысын
Алып бер деп зарылдын.
Ээрчитип келип жаныма,
Кадыр салдым ханыма.
Мингиздим эле Кедейим,
Азимхандын тагына.
Так үстүндө өлөм – деп,
Тагдырдын жазуун көрөм – деп,
Кедейкан болсун атым – деп,
Арылса менин дартым – деп,
Убадалуу уулмун – деп,
Бир Кудайга қулмун – деп
Бузуктукту көп кылыш,
Мун үчүн элден куулдум – деп,
Алдамчы арам санаадан
Азирет эшen кайттым – деп,
Аз күндүк өмүр қалыштыр
Аллага шүкүр айттым – деп,
Касам ичиp, карганып,

Кайта-кайта зарланып,
Кол бердин эле Кедейим
Кадырыма таң калып.

Үч күндүк калды өмүрүм,
Төртүнчү күндө өлөм – деп.
Уруулу әлдин урматын
Аз күнү байкап көрөм – деп.
Жаназама жарданып,
Жалпы турсун сопу – деп.
Азирети эшеним,
Дооронумду оку – деп,
Бйладың эле буркурап,
Өлтүрдүң эле сыр сурап.

Оюнда бар турбайбы
Арамдык менен иш кылмак.
Үч күндө өлчүү куу Кедей,
Беш күн болду өлбөдүң.
Өлмөк тургай, куу Кедей,
Баш оору болуп көрбөдүң.

Алдамчы Кедей, Азимдин
Таажы, чен, алтын тагын бер!
Убадасын унуткан,
Көрүнгөндү куруткан
Сен алдамчы күнөөкөр.

Уят болдум Азимге,
Угулду ушак жалпы әлге.
Үч күндө тактан өлмөксүң
Азимхан түшүп бергенде.
Ак әшениди баш кылып,
Алдагың келет шерменде.

Ууру Кедей, куу Кедей,
Ыргыгың келет бүргөдөй.
Азимхандын тагынан
Алып таштайм, тур Кедей!

Каргасам кара таш кылам,
Кол, бутунду шал кылам.
Көздөрүнду көр кылам.
Кулагынды кер кылам.
Кууратып сени жер кылам.
Бир жеринде көгү жок,
Күү чөп менен төң кылам.

Кедейкан Ак эшненде чын коркот. Бирок әлге ишенет. Азимхандан айла кетип, эшненди бир карап, Кедейканды бир карап, акылы кетип саргайып турду. Мына ошол убакта Кедейканга бир ой туулду. Ал: «Эгер Ак эшен чын олуя болсо, каргап мени таш кылып көрсүн, же көзүмдү сокур, кулагымды дүлөй кылгандан кийин гана тактысын да, хандыгын да ошондо берейин, ага чейин эшнеге бир каарланып алайын» – деп Кедейкан Ак эшненди акырая карап, ачууланып кыйкырып айтып турган жери:

– Сен ойлойсун калпалык,
Мен ойлоймун канчалык,
Баркыбызды, Ак эшен,
Ажыратып айталык.
Экөбүздүн бирибиз
Уят болуп кайталык.

Сен ойлойсун эшнендик,
Мен ойлоймун чечендин.
Сен экөбүз, эшеним,
Эминеге кекендик?
Баа көрбөй тагыма
Кылгың келет бекемдик.
Касиетин бар болсо,
Хандыгымды талашпа.
Эл ишине катышып,
Чымынындан адашпа.

Хандыгымды бербеймин,
Эшнедигин албаймын.

Кол бермек тургай, Ак эшен,
Корооно басып барбаймын.
Коркутасың каргайм – деп,
Касиетин қайдан чын?

Канакей каргап таш кылчы!
Калпа го деп кол берсем,
Хандыгымды талашат.
Карсылдаган дубана
Сага кантип жарапаш?
Хан боломун деп жүрүп,
Калпалыктан адашат.

Эшен го деп кол берсем,
Эл бийлөөнү талашат.
Элтендеген дубана,
Хандык кантип жарапаш?
Элине баркы жок болуп,
Эшендиктен адашат.

Дааратыма суу дей бер,
Күнү-түнү «үү» дей бер.
Олужа болсон, Ак эшен,
Мага өлүм тилей бер.

Каргап кара таш кылчы,
Касиетин билейин.
Бир колумду шал кылчы
Кайта жардам тилейин.

Каргап жутам деп жүрүп,
Коркутуп элди жеп жүрүп,
Тоодон чон, эшен, күнөйүн
Кырк желдетти чакырып,
Чубатайын селденди.
Оозунаң алайын,
Окумал болсон келменди.
Өтүп кетти кордугун
Алдырайын келденди.

Кырк жигитке урдуруп,
Сакалынды жулдуруп,
Касиетин кетирип,
Калпаңды кошо бұлдуруп,
Кара дарга астырып,
Кызыл өнүн кубултуп,
Кызыл канын чубуртуп,
Кыйнап атып өлтүрөм,
Кыркыратып муунтуп.

Азимден мурун аспасам,
Кумарымды жазбасам.
Душмандын баарын чогултуп,
Анан сурак ачпасам.

Талашып келет тагымды,
Чечкин деп келет ченимди.
Суук тумшук, Ак эшен,
Суратпайт го әлимди.

Элден мурда эшеним,
Табайын сенин эсебин.
Тагдыр жетип мен өлбөй,
Же талашкан эшен сен өлбей,
Кантеп тынат букара
Ак эшен, Азим әми өлбөй.

Кедейкан бурулуп қылышын алганча, эшен жылып, әшикке чыга берди. Азимхан да чыгып баратат эле, Кедейкан «Токто» – деди. Азимхан селт эте түшүп туруп калды. Эшендин чыгып кеткенин Кедейкан билип турған, бирок чыгып кете берсін деп койду. Ал анық олужа болсо, жана мен жаман айтып турғанымда бир шумдук көрсөтпөйт беле, көрсөтө алган жок. Мына ошондуктан анын колунан әч нерсе келбесин билип, мурункусунан да ачууланып, каарын чачып, Азимханга айтып турған жери:

– Бел байладың әшенге,
Эшеммин десе ишенбе.

Эпчил экен Ак эшen
Бек кармatty кишенге.
Кутулуп кеткен Азимхан,
Кайтып келдин ушерге.

Эшenge бардын зар болуп,
Ичине кайты жык толуп.
Эшениндi ээрчитип,
Келиптирсiн ондонуп.

Эшенин кайда, сен кайда,
Эшенден болбoйт эч пайдa.
Эсен-аман тынч жатпай
Эми калдың бейпайга.

Калпаң кайда, сен кайда
Кармап турган мен кайда.
Кара ниет Азим болбосон
Калпаңдан болбoйт эч пайдa.
Хандыгымды талашып,
Кайта түштүн бейпайга.

Эшendi каалап чакырдын,
Сен чакырган эшendi
Көз алдында учурдum.
Эзелден ишим ак экен,
Эпчилдик кылган Азимди
Имерип колго түшүрдүм.

Калпаны каалап чакырдын,
Сен каалаган калпаны
Кайып кылып учурдum.
Кадимден ишим ак экен
Кара ниет сендей бузукту
Кайтадан колго түшүрдүм.

Эшen экөөн тилейсиң
Өз башындын пайдасын.
Эр болсо эшen таap алсын
Өзүнүн кылаар айласын.

Олуж болсо эшенин
Айтканынан тайбасын.
Кырк желдетим кайдасын,
Кырылгыр кайсы жайдасын?
Алып чыгып эшикке,
Кетиргиле айласын.

Хандыгымды талашып,
Тынчымды алды тындыrbай,
Сурагымды кылдыrbай.
Мен камынып чыккыча
Кармап тургун жылдыrbай.

Жолотпо менин жаныма,
Буга окшогон бузукту.
Көргөзүп әлдин баарына
Кыркыратып муунтуп,
Кызыл жүзүн кубултуп
Астырайын дарыма.

Такты, таажым алам – деп
Дагы әле үзбөйт үмүтүн.
Эшен экөө дүбүрөп
Тындырады күнү-түн.

Азимден уят кетиптири.
Ажалы чындал жетиптири.
Өлөрмандык кылам – деп
Өлүмгө башы бекиптири.

Тириү калса Азимхан
Түндө кылат каргаша.
Эшен экөө биригип,
Ээрчишип келет жармаша.
Олуж болсо Ак эшен
Мени жутаар каргаша, –

деп сөзүн айтып бүттү. Кырк жигит дегдендетип
Азимханды алып чыкты. Кырк жигитти чакырып

алып Кедейкан: «Силер бүтүн элдин баарын жыйнагыла. Кары жашынан, катын баласынан әч кимиси калбасын. Бүгүн же Азимхан өлөт, же мен өлөмүн ушу тамашаны көпчүлүк әл көрүп турсун – деп Кедейкан ачуусу келип, буркан-шаркан түшүп, увазир, желдет, жигиттеринин сесин алышп, көзүнүн чаарын чыгарып каарланды. Увазир, жигиттерин туш-тушка чаптырды. Бир убакта кырк увазир келди. «Таксыр, элиниздүң бүтүн жыйналып келишти, барып сөзүнүздү айтып, Азимханды бир жаңсыл кылбайсызыбы» – дешти. Кедейкан ордунан туруп, кериле басып тышка чыкты. Эшик алдында кырк жигит Азимханды кармап турган әкен. Азимхан өзүнүн ичинен: «Хан кадырын хан билет, хан билбесе ким билет» деген макал бар эмеспи, Кедейканга жалынып, жалбарып жакшылыкча карганып, катын, балдарымды тартууга айтып, жансоогалап көрөйүн» – деп Азимхандын Кедейканга зарланып айтып турганы:

– Таксыр Кедейканыбыз,
Кетти кубат-алыбыз.
Кечеги күндө келсөң да
Ачылган сиздин багыныз.
Кол куушуруп алдында
Корголоп турган чагыбыз.

Адөөлөт Кедейканыбыз,
Ачылган сиздин багыныз.
Куттуу болсун тагыныз.
Алдында алтын багыныз.
Өз әлиме кор болуп,
Өлгөнү турган чагыбыз.

Таксыр Кедей, алдаяр,
Төгөмүн десөң кан даяр.
Өзүн билип, өзүн кой
Не кылсан да дапдаяр.

Талашпайын тагымды.
Чеч дебейин ченимди.
Эстебейин элимди.
Урмат кылар бекенсиз
Убайы, кайты кебимди!

Он эки калаа ордолуу
Шаарым тартуу, таксыр хан.
Алган жарым Гүлайым
Жарым тартуу, таксыр хан.

Арбак урган Ак эшen
Арада жүрүп кас кылган.

Он эки шаар кең Хыйба
Калаам тартуу, таксыр хан.
Үч жашарым Медеткан
Балам тартуу, таксыр хан.
Алты жашар Райкан
Уулум тартуу, таксыр хан.
Алдындағы алтын так
Туурум тартуу, таксыр хан.
Түбү бузук Ак эшen
Экөөбүздү кас кылган.
Тирүү кетер бекемин
Таксыр, сенин астынан.

Алдындан кыя баспайын,
Арамдыкты таштайын.
Тирүү койсон, таксыр хан,
Мындан кийин жазбайын.

Пери кызындай мелтиrep,
Акылы толук эң зирек.
Үр кызындай үлбүрөp,
Алган жарым Гүлайым
Адамзаттын сулуусу
Гүлайымды алыңыз.
Күзгүдөй сулуу жарыбыз

Гүлайымды алсаныз
Тирүү калабы жаныбыз.
Төрөлүк қылсан, таксыр хан,
Төгүлбөс бекен каныбыз?

Райкан менен Медеткан
Отун алчуу кул болсун.
Казан асып от жагуу
Менин ишим болсун, хан.
Ушу кайги сөзүмдү
Кабыл алгын, жолборсум!?
Алтын тактын үстүндө
Гүлайым экөөн олтурсан.
Көл куушуруп алдында
Кызмат кылыш мен турсам.
Таксыр, өлбөс бекен жаныбыз,
Төгүлбөс бекен каныбыз?
Бир чымындай жан үчүн
Гүлайымды алышы!

Кедейкан Азимхандын сөзүнө ээрип, Гүлайымга көнүлү бурулду. «Баса! Рас эмеспи, тагымды бергин деп айтасың деп елтүрүп жиберсем жакшы иш болбос, андан көрө мунун катынын алайын да, өзүн тириүү коеюн. Құнөөсүз кан төгүү да кыйын, ошентип темсөлетип таштоо керек. Эли-журту көрсүн» – деди да, Кедейкан Гүлайымга кызыгып, көнүлү бузулуп, Азимханга мындей деди: «Гүлайымды алыш кел да, өзүң никесин кыйып, өз колун менен алыш бериниз да, балдарды ээрчитип кайда барсан анда бар. Балдарынды багып ал.» – деди. Анда Азимхандын Кедейканга айткан сөзү:

– Хан кадырын хан билет.
Кадырымды билдиңиз.
Касиетин бар экен,
Айтканыма көндүнүз.
Албадың таксыр, өлүмгө,
Арзыымды алдың көнүлгө.
Бу жакшылык ишинди
Унутпасмын өмүрдө.

Сиздики болду Гүлайым,
Күттуу болсун жубайын.
Ак эшендин айынан
Айрыды менден кудайым.

Нур кызындай Гүлайым
Үч күндүк жооп сурайын.
Үч күндөн кийин, таксыр хан,
Сен көрөсүн убайын.

Арыз-мунумду айтайын,
Ал бейбакты байкайын.
Асыл экен Кедей – деп,
Алдап-соолап жайкайын.

Үй-мүлкүн бөлүп берейин,
Төртүнчү күн болгондо
Ээрчитип келейин.
Келем деп кооп кечигип,
Кемпиримди жебейин.
Калп айтчу болсом бул сөздү
Каарындан өлөйүн.
Кайтара кордук көрөйүн.
Каарындан корксом ошондо
Качып-бозуп жөнөйүн.

Азимхан сөзүн бүтүрдү. Кедейкан: «өзүндүн сурануун боюнча үч күндө Гүлайымды алыш кел. Менден кутула албасынды өзүн билесин, эми кылтылдасаң тириү калбасынды да өзүн билесин» – деп кекетип, убадасын бекитип, Азимханды бошотту. Элди таратты. Өзү ордосуна кетти. Азимхандан акыл тайып, мәэ чайкалган чанаач болду. Мен тириү туруп Гүлайымды Кедейге берип, балдарымды колунан кармап жетелеп жүргөндөн көрө өлгөнүм туура гол деп, терең ойго батып, үйүнө келди. Гүлайымга көргөн жабыр-жапаасын айтып, ыйламсырап турган жери:

— Антташкан жарым, Гүлайым,
Айрымак болду кудайым.
Азиретмин деп жүрүп,
Ак әшен салды убайым.

Кыз алганым Гүлайым,
Кыйытты ишти кудайым.
Олуюн болом деп жүрүп,
Оңбогур салды убайым.

Алдады Кедей, алдады,
Убадасын жалмады.
Ишенгеним әшенин
Башынан кетти арбагы.

Кырк желдетке карматып,
Кырк жигитке сабатып,
Каралардын алдында
Карышкырдай талатып...

Жансоогалап жалынып,
Бошонуп бардым әшенге.
Эшениң менен жерге кир
Бек кармatty кишенге.

Өкүмүн көрүп Кедейдин
Өзү качып жоголду.
Өларманга так берген
Менин ишим кайдан онолду.

Экинчи дардын түбүнө
Алдырып келди сүйрөтүп.
Астырам деп мен үчүн
Камдал келди аркан жип.

Элимден жангандын эмгек жок,
Калкындан жангандын кайрат жок,
Кырк желдеттен кызмат жок,
Кырк жигиттен ызат жок.

Увазирден уят жок.
Жалдырап турсам Кедейге
Жакындаған мыят жок.
Сен Кедейге тийбесен
Жаңылмак болду жалғыз ок.

Алган жарым Гұлайым,
Ақыл әкен сеники.
Ак әшенге ишенип,
Ақмактық болду меники.

Каракчы Кедей куу әкен,
Казынамды ачыптыр.
Калың әлди алдантып,
Карк алтыным чачыптыр.

Алтыныма қызығып,
Алды-алдынан бузулуп,
Ага-тууган әлимди
Арбак менен туз уруп,
Аралжы болгон киши жок,
Аманат жаным қысылып,

Құмұшүмө қызығып,
Көнүлдөрү бузулуп,
Көпчүлүктүн баарысын
Көрүнөө арбак, туз уруп,
Көнүл алар кишим жок
Көп кайғырдым жалдырап,
Көөдөндөн жаным қысылып.

Кедейканга никелеп,
Бермек болдум, Гұлайым.
Кез-кезекте жүзүңдү
Көрмөк болдум, Гұлайым.
Сен Кедейге тийбесен
Өлмөк болдум, Гұлайым.

Каракчыга никелеп
Бермек болдум, Гұлайым.

Кайгырганда жұзұнду
Көрмөк болдум, Гұлайым.

Алдамчы Кедей жарыныз,
Жарынызга барыныз.
Ал Кедейге тийбесен
Аман калбайт жаныбыз.
Кедейканга маақул – деп,
Ажыратып калыныз!

Айла кетип, ал жетпей
Кедейканга сен тиідин.
Карып болуп мен кургур
Кайсы жакка тентиимин?
Кайгылуу күндө турамын,
Кедейкандын жогунда
Кадырымды сурагын.
Каралдым Рай, Медеттин
Айласын кандай кыламын!?

Азимхан сөзүн бүтүрдү. Гұлайым буркурап ый-
лап, кандай кылар айласын таппай, алаканын шак
коюп, жер тепкилеп, ачуусу тарагандан кийин
Азимханга карап эки баласын эки колу менен кар-
мап туруп, күйөөсүнө айтканы:

– Тирүүлөй азап тарттырбай
Тұңұлтұп ханым, өлбөдүн,
Өлгөнүндү көрбөдүм.
Кара жер боорун кең оюп,
Катын да болсом көмбөдүм.

Сен айтканда билгемин
Алдамчынын алдаарын,
Ажалга сени кармаарын.
Азимхан, сени ошондо
Адаштың деп зарладым.
Эми кантип жан сактайт
Ырысы жок балдарым!

Түйшүк тартып мен бейбак
Тириүлөй жесир болгончо,
Өмүрүм өтөр кайгыда
Райкан менен Медеттин
Томук эти толгончо
Мен Кедейге тийгиче,
Кезигип калсан құйғұчө,
Балдарым кул, сен малай,
Сенделип тириү жүргүчө,

Мен каракчы ханга тийгиче,
Кадырына құйғұчө,
Казан асып сенделип,
Калкында тириү жүргүчө,
Ханым, жүрү кетели!
Качып жүрүп өтөлү.
Аманат жандан кечели,
Алыска тентип кетели.
Темирден чокой кијели,
Тентигенди сүйөлү.
Издеген менен табылбайт
Тетири жолго кирели.

Аргымак менен биз качсак,
Кербен жол менен тұз качсак
Аргымак изин чалдыrap,
Антыкор Кедей, арам кул
Аңдытып кармап алдыrap.
Алып барып орго салдыrap.

Тобурчак минип биз качсак,
Токтоосу жок тұз качсак,
Тобурчак изин чалдыrap,
Тозоку Кедей, арам кул
Тоздуруп кармап алдыrap.
Тириү болсон куу Кедей
Тұртқұлөп орго салдыrap.

Ат минбейли, жөөләйлү,
Азап тартып жөнөйлү.

Тобурчак минбей жөөлөйлү,
Тозок тартып жөнөйлү.

Райканды көтөрүп
Азимхан шордуу жонуна,
Медетканды Гүлайым
Кучактады бооруна.
Түндөп качып чыгышты
Түйшүктүн сапар жолуна.

Карангыда жол жүрүп,
Күндүзүндө бекинип,
Кармап алат Кедей – деп
Карып жандан шекшинип,
Жолго жакын жолобой
Жолсуз жерде баратат.
Карангы түндө кайтырып,
Ачкалык менен таң атат.

Улуу тоого чыгышты,
Улардын үнүн угушту.
Улутунуп ыйлашып,
Шаарын карап турушту.
Азыгы жок, наны жок
Ачка болду балдары,
Атакелеп ыйласа,
Азимдин кетип дарманы.
Убара болуп чыгышты
Ууруларча коо менен.
Убайым тартып баратат
Улар учпас тоо менен.

Азыгы жок качышып,
Абдан карды ачышып.
Кедейкан кармап алат – деп,
Күнү-түнү шашышып.

Улар болуп оттоду,
Улуу тоого токтоду.

Чөптүү жерге токтоду,
Катарлуу мойнок бел ашып,
Кара кум, кара таш басып,
Муунун сары суу алышп,
Мусаапыр болуп өң азып.

Ак топурак жалашып,
Алмадай чөп көрүнсө
Аталап балдар талашып,
Азап менен баратат,
Алтымыш адыр, бел ашып.
Топурак көрсө баарысы
Токтой калышп жалашып.
Топудай чөп көрүнсө
Тобу менен талашып.
Тозок тартып баратат
Токсон адыр, бел ашып.

Көрбөгөнү көр болуп,
Басканы жолсуз жер болуп.
Бүткөн бойдун баарысы
Сасыган кара тер болуп.
Балдары ыйлап наны жок,
Мусаапыр болду багы жок.
Гүлайым менен Азимхан
Мурункудай чагы жок.

Муунун сары суу алышп,
Баса албай бели буралышп,
Ачкалыктан алыш жок
Айнектей көзү тунарып.

Күйүттүү болду Гүлайым,
Азапка түштү Азимхан.
Мээнет тартып Медеткан,
Ыйлап барат Райкан.

Азык-оокат нан албай,
Айласын Азим таба албай,

Качып чыккан бечара
Келетат жанын бага албай.
Райкан, Медет ыйласа,
Тамак деп жанын кыйнаса,
Алдап, соолайт балдарын,
Көзүнүн жашын тыйбаса.

Кырк эки күн жол жүрүп,
Кыйноо тартып мол жүрүп,
Бардык кубат, ал-күчүн
Балдары үчүн бүлдүрүп.

Тоо түгөнүп, түз болуп,
Жер түгөнүп муз болуп,
Жайында качкан Азимхан
Конур салкын күз болуп.
Бут шилтөөгө дарман жок,
Дарманы такыр қалган жок.
Кучактаса Гүлайым
Көзүн ачкан балдар жок.

Балапанча Райкан
Соолуп турган убагы.
Орто жолдо Медеттин
Болуп турган убагы.
Азимхандын тили жок
Жатып қалган убагы.
Ал-абайың кандай – деп,
Гүлайым шордуу сурады.
Балдардын чыккан үнү жок,
Азимхандын тили жок.
Ах, Гүлайым шордуунун
Таштап кетээр күнү жок.

Ошондо Гүлайым эки баласынын жана Азимхандын башын жөлөп, Кермиси деген жерге барып, кыйрап жатып калды. Кырк эки күн жол жүргөндүктөн тамандары тешилип шишиген. Ачкалыктан алы жок, алардан башка кыбыраган как эткен кар-

га, күк эткен кузгун да жок. Ээн талаа, эрме чөл. Гүлайым Азимханга караганда кичине дармандуураак. Гүлайым эки баласынын башынан жөлөп чачтарын жайып ыйлап отура берсин. Эми Кедейкандан кабар алалык.

Кедейкан төртүнчү күнү Азимхан Гүлайымды алыш келет деп, сүйүнчү менен тоюн камдап, корбашыларын, билимдүү бийлерин тойго чакырган. Чакырган элинин баары айткан күнүндө келишти. Азимхан Гүлайымды алыш келбegen сон, Кедейкан издетип эч жерден таба албады. «Эшениди тапкыла. Муну бекитсе эшen бекитти» – деп эшениди издетип, аны да таба албады. Эшенидин калпалары да калбаптыр. Мечити кангырап калган. Мени тирүү болсо ушул эшen менен Азимхан түбүндө соо койбойт деп издең эч дарегин таба албады. Кырк жигит эшенидин эки калпасын таап келишти. Кедейкан, бириңиден элдин сесин алуу үчүн, әкинчиден Азимхан менен Ак эшen дайынсыз жоголсун деген ой менен элдин баарын жыйдышып алыш, калпаларды дарга тарттырды. Жыйылган элдин үрөйү учуп коркуп, үй-үйүнө кайтышты. Ошентип Кедейкандин көнүлү тыныш, душманын жыгып, Ак эшениди, Азимди айдал, эки калпаны жайлап, көнүлү жайнап, сурагын сурап жатып калды. Кедейкан бир күнү өзүнүн жетим убагынан беркини ойлонуп отурup, башынан еткөн жетимдик, карыпчылык турмушунун баары көз алдына келип, баккан энеси Гүлсаана оюна түштү да жашып кетти. Мен эми энемди, төрт жолдошумду алдырайын деп кырк жигитин чакырып жумшап турган жери:

– Кырк жигитим, келгиле,
Келип салам бергиле!
Алыссы жолго жумшаймын,
Кызматынды билгиле!

Кырк жигитим камынгын,
Кылышынды тагынгын.

Кызыл чаар жолборстай
Кыркышар жоого чамынгын.
Такалансын аттарын,
Сүрүндөн корксун жаттарын.
Бир айлык жолго барасын,
Аттарыңды таптагын.
Эринип бир күн жатпагын,
Өзүндү өзүн сактагын.
Өз әлиме жиберем,
Өнөрүмдү мактагын.
Кыркынар эки бөлүнбө,
Залимханга көрүнбө,
Түркмөндөрдүн баарысы
Залимхандын жөнүнде.
Залимханга көрүнсөн
Каласынар өлүмгө.
Ушул сөздү кырк жигит,
Бек сактагын көңүлгө.
Саалы деген сопу бар,
Өзү молдо окумал.
Дабырабай, кырк жигит,
Акырын издең таап ал.
Балапан тууп жетилген,
Пайгамбарга жашы тен,
Кантип кабар албайын
Хан болгондо энемден?
Энемдин аты – Гүлсаана,
Бар тууганы бир бала.
Ошо бала – мен Кедей
Энемди көрөр күн каны?
Төрт жолдошум дагы бар,
Саалыны тапсан табылар,
Энемди эстеп, аларды
Унутуп койсом, таарынар.
Жатындаштан жакыным,
Жашымдан бирге ақылым,
Адал, арам тен жеген,
Ардактаган сырдашым.

Кырк жигит түркмөн элине келди. Саалы сопу-
ну таап алысты. Саалы Кедейдин энесин, төрт жол-
дошун таап берди. Жигиттер Кедейканга алыш ке-
лишти. Кедейкан энеси жана төрт жолдошу менен
көрүшүп, аларга таза кийимден кийгизип, ханды-
гын сүрүп жатып калды.

Кедейкан хандыгын сурап жата турсун, эмки ка-
барды Гүлайым менен Азимхандан алалык.

Азимкан менен Гүлайым арып-талып Кермисин
деген чөлдө жатканда Гүлайымдын Ак эшпенди кар-
гап айтып турган сөзү:

— Мусаапыр кылган Ак эшен
Эч береке таппасын.
Алдамчы Кедей экөө тен
Өлгөндө көргө батпасын.
Алдамчы Кедей арамы
Азимхандай аксасын.
Адаштырган Ак эшен
А дагы биздей какшасын.

Увазирди туз урсун.
Желдеттин иши бузулсун.
Кырылып кеткен кырк жигит
Кылышындын мизи урсун.
Баарынардын ишинер
Бизден жаман бузулсун.

Алганым Азим өлсөчү,
Ардактарым калсачы.
Баарысынын алдынан
Мени Кудай алсачы.
Улугум Азим өлсөчү,
Ушул экөө калсачы.
Убайымын тарттыrbай
Мени Кудай алсачы.
Курдашым Азим сөөгүндү
Кузгун, карга талайбы.
Кудайым кандай кемиттин

Кууратып биздин таалайды.
Ажал жетип өлөрдө
Көрөр киши болсоочу.
Ак кепиндең, таза жууп
Көмөр киши болсоочу.
Түркмән көздөй мен качпай
Төркүн издең әл таппай,
Талаада тентип өлгөнчө
Тууганга барып жан бакпай
Кантемин эки баламды?
Калбайт го мага карапалды.
Баарысынан айрылып
Как талаада каламбы...
Бир мусулман келсечи,
Садага-кайыр берсечи.
Карапалым эки баламды
Өле электе көрсөчу.
Балдарымды алпарып,
Багып алар болсоочу.
Эч болбосо бирөөнүн
Жаны калар болсоочу.

Гүлайым балдарынын, Азимхандын башын жөлөп буркурап ыйлап, көзүнүн жашын жыйнап, кайтара кайраткылып олтурду әле, қырк кербен өтүп бара жатат. Гүлайым көрө коюп, жүгүрүп барып, эки колун бооруна алып, кайыр сурап турган жери:

Айланайын кербендер,
Алыс жерден келгендер,
Акыретти ойлонуп,
Ачкага оокат бергендер,
Алсыздын алын көргөндөр,
Ажал жетип өлгөндү
Ак кепиндең көмгөндөр.
Кагылайын кербендер.
Карыпка кайыр бергендер,
Как талаада өлгөндү
Кайрылышып көмгөндөр!

Дин мусулман болсонор,
Кайрылып бир бас. Қеле кет!
Катары менен кыйраган
Карыпка кайыр бере кет.
Өлгөнү жатат алганым,
Өзөгүп жатат балдарым.
Өзүм да ачка алым жок,
Соопко жакын болсонор,
Садага-кайыр арнағын!
Бир пияла суу барбы?
Биздин көз ачка тунарды.
Ақактай сулуу, айнек бет
Ант ичкендей кубарды.
Ак эшен менен Қедей куу
Ойлободу убалды.
Кайыр берсөң балдарга
Балдарым кирсе дарманга
Тирүү қалат бекенбиз
Кербендер сенин далданда.
Абыдан сооп эмеспи
Акыретке барганды.
Кор болбогон жан элем
Мен да хыйва жеримде.
Ачтан өлдүк қырылып,
Кермисиндин жеринде.
Карыптык күндө жатабыз
Кара жолдун жээгинде.

Айланайын кербендер,
Жол түгөнүп, из болуп,
Тоо түгөнүп, түз болуп,
Топурак жалап, чөп-чар жеп,
Тоюту кеткен биз болуп.

Суу түгөнүп сай болуп,
Койнума кандуу жаш толуп,
Белге чапкан жыландаай
Же бир чымындай жан чыкпай
Балдарым жатат толгонуп.

Жатканыбыз Кермисин
Ээн талаа жер болду.
Бүткөн бойдун баарысы
Сасыган кара тер болду.
Какылдап учкан карга жок,
Мээ кайнаткан чөл болду.
Биз мусаапыр карыптын
Көрбөгөнү гөр болду.

Айланайын кербендер,
Күйүк құлчө нан барбы?
Уктунар менден арманды.
Силерден айла болбосо
Тириү калар ал барбы.
Ала кетип багып ал
Аран жаткан балдарды!
Разымын кудайга
Эки балам тириү калса.
Акыры башта бир өлүм
Ата-энеси бизди алса.
Мынчалық иши бузулган
Биз карыпта күч канча, –

деп, Гүлайымдын колу боорунда, сөөгү зыркырап,
көзүнүн жашы буркурап мунун, арманын, кайгы-
зарын айтып: «Багып алғыла!» – деп, балдарын
тапшырып турду эле... Кербендердин Гүлайымга
жооп берген жери:

– Кундуз, Жылдыз шаарына
Соода кылып барганбыз.
Дүнүйөдө байбиче,
Адамда болбойт армансыз.
Качып чыктык Мисирден
Сексен кербен барганбыз.
Кыркын колго түшүргөн,
Эч бир оокат табылбайт
Оодарсан да, издесен
Тириү турат жаныбыз.
Байбиче, биз да сизге тен

Сооданы мурда алдантып,
Зордукчудан шор катып,
Төөлөрдүн көбүн уурдатып
Качып чыгып Мисирден
Карбаластап түн катып,
Азық албай темселеп,
Келатабыз жол тартып.

Кыркыбыз калды кармалып,
Кылчайып кабар албадык.
Ачка келе жатабыз
Биз да сиздей сандалып.
Биз эмеспиз карды ток
Жолундан каршы чыгыппыз
Жолдошумун жарымы жок.
Нан турмак бизде суу да жок,
Биз дагы качын өзүндөй
Оңой душман кууган жок.
Аз калды шаарга барабыз
Азыр жок сизге, байбиче,
Оокат берер чамабыз.
Биз баксак да ачка өлөт,
Өзүндө турсун баланыз.
Качкынга качын жолукту
Карыптык башка түшкөн соң
Какшанбай турган жорукпү.
Таба албады Гүлайым
Балдарыңа ичер суу.
Күнүндө жок тынчымак
Гүлайым турат буркурап.
Өлсө көөмп коерсун
Өзөгүп жаткан балдарды
Ала кет деп чыркырап.
Боздоп турат бир төөсү
Жолдо өлгөн тууп ботосу.
Желиинине сүт батпай
Баспай келет талтактай.
Өзү семиз чапчактай.
Кербен башы Равшан

Келем шарып тумарчан
Кербендер тура, тур – деди
Мусаапыр келсе ыраактан,
Өлгөнү жатса балдары,
Өзөгүп жатса алганы
Кезерип ачка баарысы
Кетип турса дарманы.
Жакшы эмес го булардын
Жалдырап ыйласп калганы.
Кербендерим, алып кел,
Жүктөн чечип чараны.
Төөнү саап, сүт берип,
Тиргизгин эки баланы.
Дин мусулман көрүнөт
Түбүндө тийбейт залалы.
Сүттөн башка тамак жок,
Бечараны багалы.
Төөнү саап, сүт ичиp,
Өзөктөрү ойгонсун.
Кербен башы Равшан
Кармап берди чараны.
Саап турса Гүлайым
Ийип кетип сүт чыкты
Чара менен толтура.
Сүт чыкты төөдөн мелтириеп
Көтөрүп барды Гүлайым
Балдарына энтелеп.
Жутуп атат балдары
Төөнүн сүтүн кылкылдал.
Тоюп келген кезинде
Жатып калды шылкылдал.
Балдарынан калган соң
Азимхан кирди сүт ичиp
Өзөгүнө сүт түшүп,
Жатып калды бүк түшүп.
Гүлайым шордуу чынырды
Райкан, Медет куласа.
Алган жарым Азимхан
Ажалы жетип суласа.

Сүт болбосо уу болсун
Мен дагы ичип көрөйүн
Үшкүрүк тартпай үчөөнүн
Аркасынан жөнөйүн

Гүлайымдын дагы өзөгүнө сүт түшүп жатып калды. Кербен башы Равшан баш болуп, төртөөнүн тен башынан жөлөп-таяп турушту. Бир аздан кийин Гүлайым дүнүйөгө бир келген сулуу болуп көрүндү. Мурун чөп жеп, топурак жеп, суу ичип мусаапырчылык күнгө түшүп, каны суюлуп, эти качып, өнүтүсүнөн адашып калган эле, сүттү ичип бир аз соолуп жаткандан кийин, Гүлайымдын тамырларына, бетине кызыл кан жүгүрдү. Ағы ак, кызылы кызыл болуп өңүнө чыга келди. Равшандын көнүлү бузулуп, Гүлайымга кызыгып, катын эсепсиз сулуу эжен, бу мусаапырга ылайык эмес, муну түн боюнча алыш кете берели деп, Гүлайымды төөнүн үстүнө жүктөп, кербендер алыш кете берди. Таңга жакын Азимхан эс алыш, көзүн ачып, башын көтөрсө, Гүлайым жок. Элдир-сeldир эстесе, кербендер да жок. Ошондо Азимхан эки баласын кучактап алыш, буркурап ыйлап турган жери:

— Шордуу балдар, карачы,
Кайда кеткен апаңар?
Кайгы менен ичине
Толгон эжен капанаρ.
Как талаада тарп болуп,
Калган окшойт атанар.
Кайгыртып өмүр өткөрөр
Каралдым балдар кападар.
Алган жарым Гүлайым -
Айрыды чындалп кудайым.
Арапчы кербен туш болуп,
Амалсыз кеттин жубайым.
Алданын кылган ишине
Амалым барбы, чыдайын.
Акылым кетсе башыман
Акыл болгон, Гүлайым.

Айтканындын баарысы
Макул болгон, Гүлайым.
Ата менен энеден
Жакын болгон, Гүлайым.
Эсим кетсе башымдан
Эс үйрөткөн, Гүлайым.
Эне-атамдан артыкча
Сөз үйрөткөн, Гүлайым.
Ээн талаада улутуп,
Эмгекке салдың кудайым.
Эч кабарын билинбейт,
Изинди кимден сурайын.

Кетирген менин алымды
Кечинде келген кербенби?
Кербениң менен жерге кир
Кесири тийчүү элденби.
Кермисинге таштаган
Кечинде келген кербенби?
Керексиз кербен улутуп
Кесири тийчүү элденби?
Издесем кайдан табамын?
Райканды эптеп багамын,
Эмчектеги Медеткан
Ишенбейм тириү калаарын.

Как талаада калганым
Каламда жазган шор бекен.
Кадырлашым Гүлайым
Кайда кетти болду экен.

Ээн талаада калганым
Эмгекке жазган шор бекен.
Эки жетим баланын
Энеси кайда болду экен?

Ырысы жок Райкан
Көтөрөйүн жонума.
Мээнэттен тапкан Медерим

Кучактайын боорума.
Гүлайымды издең кирелик
Кербендин кеткен жолунан.

Жөнөдү Азим жол тартып,
Бир баласы жонунда.
Биртике басып дем алат
Бир баласы боорунда.
Баса албай келет бурулуп,
Таягы бар колунда.
Өлүк әмес, тириү әмес
Өн-түсүнөн адашып,
Өлөсөлүү Азимхан
Кара таш, кара күм басып,
Эки күндүк жер экен
Он эки күнү жол тартты.
Кедейкан менен эшенден
Өзү эле алган бул дартты.

Эс алыш ыйлап олтурса,
Караган бир шаар көрүндү.
Өз элине жеткенсип,
Азимхан басты көнүлдү.
Эки айдан бери жол жүрүп,
Эч жерден шаар көрбөдүм.
Эч ойлонор арман жок,
Элге жетип өлгөнүм.

Бел байлады Азимхан
Шаардын көрүп караанын.
Көнүлүн ачты сүйүнтүп,
Райкан, Медет баланын.
«Айланайын балдарым,
Кирди муунум, дарманым.
Көзүндү ачып әкөөн тен
Жакамдан бекем кармагын.
Тетиги турган бир чоң шаар
Өрүк, алма, наны бар.
Амалсыз кеткен Гүлайым
Апаңар эми табылар.

Эркелетип балдарын
Эсин жыйды сүйүнүп.
Шаардын четин караса,
Эл топтолгон үйүлүп.
Шаардын үстүн караса,
Өстөнү жайык – кан арык.
Жаткан экен мелмилдеп
Арык толо суу агып.
Көпүрө жок, кечүү жок.
Азим турду камалып.
Кечүүнү кайдан табам – деп,
Эки жагын каранып.
Арыктын жээги жашандап,
Айбан сындуу оттоду.
Айран ичкен эмедей
Агын сууга токтоду.
Бир азыраак эс алыш,
Жөнөдү Азим камданып,
Көпүрө же кечүү издеп
Келатат Азим жол чалып.
Кечүү чалып келатса,
Арыктын жайык түзү бар.
Абыдан байкап караса,
Араба аттын изи бар.
«Айланайын балдарым,
Экөөнү тен көтөрүп
Кече албаймын кечүүдөн
Кечигемин деп ойлойм
Кийимимди чечүүдөн.
Алым начар, дарман жок.
Агып кетпе экөөн тен.
Айланайын Медерим,
Олтура тур бул жерге.
Райканды алыш барып,
Коюп келем тиерге.
Жетилгиче, балдарым,
Мен кызматкер сilerге.

Райканды көтөрүп,
Сууга кирди кечүүгө.

Эс-акылдан адашкан
Эринди кийимин чечүүгө.
Таякка күч келтирип,
Кечип барат Азимхан.
Каруусу жок тамтандап,
Сууну ортолоп барганда
Артынан чыкты чыңырык.
Ал чыңырган Медеткан
Атаке десе угулуп.

Бир карышкыр Медетти
Тиштей качты сугунуп.
Чочуп кетип жыгылды
Колундагы Райкан
Сууга кетти суурулуп.

Райкан агып жөнөдү
Бир азыраак көрүнүп.
Аздан кийин жок болду
Суу түбүнө чөмүлүп.

Суудан чыгып сүйрөлүп,
Ыйлап турат Азимхан.
Көзүнүн жашы төгүлүп,
Талаада калды Азимхан
Балдарынан бөлүнүп.

Азимкан: «Бу да болсо кудаанын буйругу экен. Так, таажы, ченимди бир алдамчыга өзүм бердим, катынымды кербендер алыш кетти. Балдарымдын бирин карышкырга көтөртүп, бир баламды колум менен сууга агыздым, жалгыз башым калды. Тирүү жүрөр эбим калбады, кудайдан өлүм тилеп жатып өлөйүн» – деди да эки суунун аралына барыш жатып калды. Райкан агып бараткан сууга бир кайырмакчы чал кайрымак салыш отурат эле, кайырмагына бир нерсе илине калганын тартыш алса, алтын жака зоотунун жакасынан илинип бир бала чыкты. Чал байкуш чочуп кетип, кайта сууга таш-

тап жиберейин деп турса балада болор-болбос жан бар сыйактуу. Башын ылдый баштантып кучактап турду. Бала чала жан болуп тирилип келе жатат. Чал көтөрүп алыш үйүнө келип кемпирине кубанган сүйүнүчүн айтып турган жери:

— Кубанды жаным байбиче,
Куурадык эле экөбүз.
Жетимишке келгиче
Кол кармашып тең өстүк
Кудайым тилек бергиче.

Кайрымак салып олтурсам,
Балык келип илинди.
Балык десем чыкканда
Бала экени билинди.
Башын ылдый каратып,
Кучактап турсам тирилди.

Тегин бала көрүнбөйт
Алтын жака зооту бар.
Аман болуп жетилсе
Жүрөгүндө оту бар.

Кайдан чыгып келди экен,
Хандын уулу көрүнөт.
Кор кылбай жакшы багалык
Как жүрөгүм берилет.
Чатырап өсүп жетилсе,
Чалдын уулу дедирет.

Жаман айтып баланын
Жашынан көөнүн калтырба.
Жакшы баксаң байбиче,
Жай күнүндө салкынга.
Тирүү жүрсө киргизет,
Түгөнгүс күмүш, алтынга.
Кыш күнүндө үшүтпө,
Кыйын суук чилдеге

Кызып кетип түгөнгүр
Ата-бабаң ким дебе.
Ойноп кетсе кокустан
Онурандал тилдебе.
Балалуу болуп көрбөгөн
Байкуш эләң көр жеме.
Сен болсо кемпир туубассын,
Мен кейикчел куу башмын.
Санаа тартып кайгыда
өтүп барат бу башым.
Беш әчкиден бирөөнү
Алып келип соелу.
Арманда жүргөн жан элек
Көнүлдүн кирин жоелу.
Аркасы менен баланын
Абыдан мыктап тоелу –

деп, кемпир-чал сүйүнүшүп, беш әчинин бириң союп, баласынын башын қуттуктап, багып алышты. Ачмын десе айланышып, токмун десе толгонушуп багышты. Муну кое туруп, Азимхандан кабар алалы.

Азимхан суунун аралында жатат эле, падышанын бир увазири күш салып жүрүп, Азимхандын үстүнөн чыгып калды. Көрө коюп чакырды. «Сен кимсин? Өлүүсүнбү, тирүүсүнбү?» – деди. Азимхан кыңылдал араң сүйлөп: «Тирүүмүн» деди. Увазир бир жигитин жумшады. Башын жөлөтүп караса, кийген кийими жаман эмес, увазир жигитине: «Биздин үйгө алыш барып тамак бергин да, өзүң жанынан чыкпай тургун» – деди. Өзү күш салууга кызыгып калган эле, күшүн салып артта калды. Жигит алыш келип, Азимханга аз-аздан тамак берди. Ко-кус көп ичиp өлүп кетип жүрбөсүн деп ченеп, сыр алдыrbай, акыл токтолуп олтурду. Бир убакта Азимхандын үстүнө увазир келди. Азимхан тура калам деп жыгылып кетти. Увазир жөлөй калды да олтургузду. Олтургузуп сөз сурай баштады. «Сиз тегин киши әмессиз, кайсы калктан болосуз, кан-

дай болуп келдиниз?» – деди. «Мен да сиздей бир хандын увазири элем, хандын каарына калып, өлүмдөн качып чыктым. Өлбөсөм эгининизди айдал, чөбүнүздү чаап, сиздин кызматыңызды кылыш турсам экен!» – деди Азимхан. Увазир «Жакшы болот» – деп кабыл алды. Азимхан ал бойдон колуна турруп калды.

Эмки сөз Райкандан болсун. Райкан чалдын колунда эки жыл турду. Тезегин терип, от жагып берет. Чал, кемпир баланы жанындай көрөт. Бала кайырмак салып, балык алуучу болду. Райкан бир күнү кайырмак салып олтурса, кайырмагына бир балык түштү. Серпейин десе, кайырмагына түшкөн балыгын кайырмагы менен жаян балык жутуп кетти. Бала үйүнө келип, ата-энесине ыйлап айтып турган жери:

– Айланайын ата, энем,
Ардактуу ботон мен элем.
Агып келген мен кургур
Айрылбайм го жемеден.

Кубат кылган ата, энем,
Кулунунар мен элем.
Куюгуп келген мен кургур
Кутулбас болдум жемеден.

Балалыгым, жаштыгым,
Силерге жок кастыгым.
Билесинер эне-ата,
Күч-кубаттын аздыгын.

Дарыяга кол сунсам.
Кайырмак салып олтурсам,
Бир балык келип илинди
Былкылдабай мен турсам.

Серперимде балыкты
Жаян келип сугунду.

Жаштык кылып колумдан
Кайрымак кошо суурулду.
Кантип барам үйгө – деп,
Заманам жаман куурулду.
Кастыгым жок энеке,
Кабыл кылсан мунумду.

Карыя атам кармаса,
Кан арыктан акканда.
Мен да шүкүр кыламын,
Мынча асырап бакканга.
Мунунар кетпейт оюмдан
Турганда да жатканда.

Кайрымакты жоготуп,
Кайтып келдим мен карып.
Кайгы менен зарымды
Айтып келдим мен карып.
Каарынардан коркомун
Кызыл жүзүм саргарып.

Өлгөн жанды тиргизген,
Өчкөн шамды күйгүзгөн.
Жаш башымды асырап,
Жалганда тириү жүргүзгөн.

Ата, энeme мен жаздым,
Акылымдан эң шаштым.
Кайрымакты жоготуп,
Оокатынды коротуп,
Жүрүшүмдөн адаштым.

Өлтүрсөнөр, сүйсөнөр
Жанымды тириү койсонор,
Атаке, эне өзүн бил
Канымды ичип тойсонор.
Изим бала болсо да
Ишим душман көрүндү.
Энем, атам өзүн бил

Ыраа көрсөн өлүмдү.
Эки жылы мен жүрдүм,
Арам санап бузулбай.
Аны качкан адамдын
Алдырышы ушундай.

Талпынтың әле әне-атам,
Тапка келген күшүндү.
Кемпирى кургур белендер.
Келе жатат серендеп.
Чонойгондо бир жолу
Чокуга чабат белем – деп.
Бала болбой жерге кир
Бааң беш-алты тенгеби.
Мынтип жүрсөн бачагар
Бардык зыян сенденби.
Туубаган сон өзүмдөн
Тутунган бала болобу.
Тумшугу жок мындайды
Балам деген онобу.
Күнүмдүк оокат кайрымак,
Бар оокаттан айрымак
Кайдан келген чунаксын.
Кантип бизге нээтин ак?-
Деп ошерден кемпир-чал.
Тепкиледи баланы.
Карман алып экөөлөп,
Карышкырдай талады.
Тепкилеп кемпир сүйрөдү,
Тепкисин чалы сүйбөдү.
Райканга толгонуп,
Расын чалы сүйлөдү.
Жымылдап ичи кубанат
Баланы багып сүйүгө
Кемпирден коркот байкуш чал
Ажыратып ийүүгө.
«Жаш күнүндөн туубаган
Жатының мүйүздөй кураган.
Жаш байкушту кыйнайсын

Тұбұндө туубас туурадан.
Мусулмандын баласы
Мунайганын карачы!

Өлтүрбө кемпир, баланы,
Базарга бұғұн баралы.
Байлап барып әкебұз
Базарга сатып алалы.
Күтүлбасақ әмитен
Тұбұндө бала болбойт го.
Бул зыянкеч чунакты
Балам деген онбойт го.

Эртенки күндө бу чунак
Әчкінин бириң жоготот.
Әч пайдасы жок туруп,
Оокаттын баарын коротот.
Өлтүрбө, кемпир, баланы
Базарга бұғұн салалы.
Башмабаш өзүн баалашып,
Бир кайырмак алалы».

Кемпир турду кедендең,
Кендир жибин белендең.
Әки колу боорунда
Жалынды бала чебендең.
Жалынса да болбоду,
Жалмандаң кемпир онбоду.
Әки колун баланын
Аркасына байлады.
Байлапсака баланын
Келе албады шайманы.
Алдына кемпир жетелеп,
Абышкасы айдады.
Қандай әме алат – деп,
Баланын көзү жайнады.

Алып жүрөт базарда
Абышқа, кемпир жетелеп.

Байлануу бойdon жалдырап,
Бала жүрөт темселеп.
Багы ачылып байкуштун
Башкага өтүп кете әлек.

Ошондо бала чыркырап,
Эки жагын карады.
Көзүнөн аккан кара жаш
Эки беттен тарады.
Отпөй калса базарга
Өлтүрмөкчү баланы.

Бала боздоп ыйлады:
«Айланайын агалар,
Абалымды караңар!
Мени сатып алууга
Келер бекен чаманар?

Каржысы келген агалар,
Мени сатып алгыла!
Бүгүн барсам өлөмүн
Бир соопко калгыла.

Мени сатып алсанар
Кул болойун өлгөнчө.
Кызматкермин, агалар,
Кудайдан ажал келгенче

Куткарып кал, агалар,
Ушу сапар өлүмдөн?
Бир март чыга калса – деп.
Суранамын көбүндөн.
Мен балапан жаш бала
Бир кайрымак жоготуп,
Мына бул эне-атамдын
Ошончо мүлкүн коротуп,
Ан үчүн калдым өлүмгө.
Бир кайрымак жок беле
Мына ушу турган көбүндө?»

Сатып алчу киши жок,
Базарчылар тарады.
Бала байкүш жалдырап
Туш-түш жагын карады.

Кундуз, Жылдыз элиниң падышасы ошол күнү жупуну кийим кийип, хандық белгилерин үйүнө таштап, базарда жүрөт эле. Бир кемпир, чал чырактай баланы жетелеп жүрүшөт. Муну сурайынчы, сатар бекен деп: «Баланы сатасынарыбы?» – деди. Кемпир, чал: «Бир кайырмакка сатабыз» – дешти. «Жүргүлө!» – деп ээрчитип келип, кемпир, чалга бир кайырмак алып берди да жолго салды. Хан баланы алып калып, таза жасап кийгизди. Балага падыша айтты: «Балам, мен пайгамбар сүннөтү деп төрт катын алдым әле, төртөө тен тууган жок. Аларга сени көргөзбөй, молдого беремин. Кимдин баласысын десе, падышанын баласымын дегин. Башка сөз айтпа. Бирок менин катындарыма падышанын баласымын дебегин. Өзүбүз туубагандан кийин, бирөөнүн баласын балам деп жүргөнчө деп өлтүрүп коет». Бир мударис чоң молдону чакыртып алып, «Мына, бул менин баламды окутасын, эгерде жакшы окутпасан, башынды алдырамын» – деп мектепке берди. Молдо бала үчүн окутпаса да жаны үчүн күндөп-түндөп окута баштады. Дагы бир күнү падышалық белгилерин үйүнө коюп, базарда арап лап тамаша кылыш жүрсө, жети киши бир баланы байлап жетелеп жүргөнүн көрдү. Падыша: «Муну да сатып алайын, ушул экөөнү жакшылап окутуп, молдо кылсам, тарбия көрсө, өз баламдан артык болбойбу» – деген ой менен жетелеп жүргөн жети адамга келип: «Баланы сатасынарыбы?» – деп сурады. Жети киши жети дилдеге сатабыз деди. Падыша ээрчитип келип, жети дилде берип, баланы алып калды. Баштагы балага окшош экен, ошонун кийиминдей кийим кийгизип, баяғы молдого берди. Падыша балдарына: «Мага кез-кез келип көрүнүп туртула» – деди. Балдар окуп жүрүшту. Төрт жылдай

өттү. Балдар шарият билимин окуп бүтүрүштү. Жинди, келесоо, талма – ар түрдүү ооруларды дем салып айыктыра турган болушту. Падышанын бир увазири бар әле. Ал падышадан жоопсуз кеч келип, әрте кетип кала турган болду. Бир күнү падыша чакырып алыш: «Сен ар дайым жоопсуз кетесин, сени дарга тарттырамын!» – деди. Увазир: «Кадырлуу падышам, арзымды угуп, алымды сурап, анан дарга тартыныз!» – деп суранды. Падыша арызын айтууга уруксат берди. «Таксыр, менин бир катыным бар, ал бул дүйнөдө жалгыз жааралган десем калп болбоймун. Оорусунун катуулугунан оозуна кебез менен суу тамызып жатамын, ошон учун токтой албай, кетип жүрөмүн» – деди. Менин эки мударис окуган балдарым бар, же дем салып айыктырат, же дем салып өлтүрөт. Сен мында тур деп кетип, балдарын жиберди. Падышанын балдary барса, катындын бүткөн бою шишип, оозунан көк түтүн чыгып жатат. Эки бала катынды окуй беришти. Түн ортосу болгондо, катын башын көтөрүп, оор үшкүрүп турду. Балдар: «Бу киши болсо айыгып калды, эми экөбүз бирпас чүкө ойноп ала-лы» – деп, чүкө ойноп олтуруп, «Сен кул!», «Мен кул!» – дешип уруша кетишти. Чонураагы кичүүсүнө карата айтканы:

– Мен падышанын уулу элем,
Төрт жылы бирге окудук.
Күпшүндаган күү белем,
Төбөндөн ургур болбосон,
Качан сендей кул элем.
Мен бир хандын баласы,
Асман-жердэй эмеспи
Хан менен кулдун арасы.
Кул кутуруп хан уулун
Коркутканын карачы.
Мен хандын уулу болбосом
Караанымды сүйөбү.
Жашым жетип чоңойсом,

Жамандыгым тиеби.
Заадинде кулдун баласы
Кул дегенге құйөбү.
Атам кайда, мен кайда,
Асман кайда, жер кайда,
Ата-энеден айрылып
Арманда жүрөм бейпайда.
Өз атамдан кем әмес,
Азыркы атам Талипхан.
Балапанча жем берип,
Окуу, илим тааныткан.
Хан атам Талип болбосо,
Тирүү калбайт әле биздин жан.
Менин атам Талипхан
Кармап берди молдого,
Кезегинде көрүнүп
Жүргүн деген ордодо.
Төрт жылдан бери окуудан,
Ак шарият жолунан
Билбегеним калбады.
Пайгамбардын қоомунан
Багып алган Талипхан
Баласының жогунан.
Базарга сени байлатып,
Жетелеп келген әки адам.
Желkelеп айдал беш адам
Ортосунан сатышып,
Олжолош болгон жети адам.
Жетекке келип акмак кул
Жети адамдан сатылған
Сендей акмак болобу,
Кул туруп бекке катылған.
Хан баласын кул дейсин
Өзүндү билбей сатылған.

Кичүсү сүйлөп турду әми,
Озунан сөзүн жулду әми.
Мактанбагын қулум – деп,
Кайтара шылдың қылды әми:

«Апырылтып мактанба
Атам хан деп мактанба.
Кулдугундан акталба.
Сен да мендей бир кулсун
Аста, секин чакчанда.
Жаман кемпир, жармач чал
Талип ханга сатышкан.
Сатканда сенин кунуна
Кайрымак алыш кайтышкан.
Ушул элдин баарысы
Ушак кылып айтышкан.
Сен ошол чалдын кулусун
Убактылуу Талиптин
Сатып алган уулусун.
Сатылып жүрүп ханмын – деп,
Мактанганың курусун.
Сенин баан жалгыз кайрымак
Кул үчүн баандан айрымак.
Күпшүндаган сен өндүү
Кулда болот шер, дымак.
Мен да сендей кул болдум,
Кул болсом да баалашсам
Жети дилде пул болдум.
Ардансан арсыз кайырмак,
Күйүп, өчүп күл болгун.

Улуусу уят болуп, сөзгө сынды. Жок, андай эмес, ата-энэ, эли-журтубузду тапсак кул болбойбуз. Кимибиз ата-тегибизди таба албасак, ошонубуз кул бололу дешти. Кичүүсү макул тапты. Ошондо Райкан ата-энеси тууралуу айткан жери:

– Хыйва болчу шаарыбыз,
Кыдыртып айтып берейин.
Бир башынан тааныңыз,
Эшен менен Кедейден
Кете элек тарткан зарыбыз.
Эки бала, эне-ата
Бөлүнүп кеткен чагыбыз.

Эшенди Кедей алдаган,
Убадасын жалмаган.
Алтын тагын алдырып,
Атакем качкан калаадан.
Атамдын аты – Азимхан
өзүмдүн атым Райкан.
Ажырашып тентиреп
Армандуубуз мунайган.

Энемдин аты Гүлайым,
Эмгекке салды Қудайым.
Ээрчишип өскөн көлөкөм –
Эрмегим Медет жуп жаным.
Эне-атан ким, тегин ким?
Эми сенден сурайын.

Кайрылаарым Медетти
Карышкырга жедирдим.
Кара башым хан эле,
Кайрымак кулсун дедирдим.
Каламы ушул тенирдин.

Бир тууганым Медетти
Бөрүгө жолдо жедирдим.
Бүтүн башым хан эле
Бир кайырмак дедирдим.
Бүтүмү ушул тенирдин.

Кичүсү жаш болуп, эне-атасын, элин билбей калган. Бирок көргөн жамандыктары көнүлүнөн калбаптыр. Карышкыр ала качкандан беркисин унутпаптыр. Агасы Медеткан дегени, инимди карышкыр ала качып кеткен дегени эсине түшүп, ошол мен болуп жүрбөйүн деп ойлонду да, Райкандан жабышып, жалбарып сурай баштады:

– Айланайын тура тур.
Айтайын бир сөз уга тур.
Аталашың болбоюн
Арманыма көнүл бур.

Эстей албайм элимди,
Биле албайм ата тегимди.
Оюма алдым агайым,
Карышкыр жеди дегенди.
Карышкыр каапыр чыңыртып,
Тиштей качкан ийнимден.
Тирилей жаным кыйналып,
Тиши өтпөгөн кийимден.
Отпөсө да ийнимде
Ошондон калган тагым бар.
Ошо сөзүн чын болсо
Мен мусаапыр бечара
Медетин чыгар чагым бар.
Карышкырдын алдынан
Каршы чыккан эки адам.
Жетпей кууп жүргөндө
Алдымдан чыкты беш адам.
Ажыратып алышып,
Сатмак болуп базарга
Жетелеп мени жүргөндө
Сатып алган Талипхан.
Кайгылуу экен начарга
Сен болбогун жатындаш.
Мен дайынсыз жалгыз баш
Эт-жүрөгүм сүйүнүп
Көзүмдөн агат мончок жаш.
Мен дайынсыз жүрөмүн,
Аттай туйлайт жүрөгүм.
Кабыл болот шекилди
Кадиксиз жакшы тилегим.

Райкан айтты: «Жаш боорум,
Жатындаш Медет болбогун.
Баягыдан жакындал
Келе жатат болжолун.
Медетим кичүү бала эле,
Башында белги бар эле.
Тагына чыккан чачтары
Алакандай ак эле.

Тагың болсо көргөзгүн,
Медетимдин өзүсүн.
Ағың болсо тааныткын
Анық кара көзүсүн.
Ачса кудай багынды
Тааныйын көрүп тагынды.
Медетканым сен болсон
Мен садага кылайын
Бир чымындай жанымды.

Мынакей айткан белгин – деп,
Бир боорум туушар келдин – деп.
Ала койду топусун
Иниси Медет делбиреп.
Жатындашы Райкан
Тагын көрүп талыды.
Эс алып кайта кучактап,
Көрүшүп турат калыбы.
Көргөнүн баарысын
Көнүлгө салып тааныды.
Айланайын Медетим,
Арылар бекен мәэнетин
Кайта колго тийдинби
Качкан бакты, дөөлөтүм.
Жалганбы, чынбы Медетим,
Жаныма келип турганы.
Жаркыраттың маңдайды
Жатындашым, жыргалым.
Аталашым ардагым,
Айрылган күндө зарладым.
Энелешим – эрмегим,
Эсен-аман әкенсин
Эми көрүп дегдедим.
Бир жатында тебишкен,
Биригип әмчек әмишкен,
Бир атадан туулуп,
Бу дүйнөгө келишкен.
Алты жылы ажырап,
Бүгүн зорго көрүшкөн,

Аман үчүн өбүшкөн.
Ардагым Медет наристем
Тар курсакта тебишкен,
Талашып әмчек әмишкен.
Тагдыр жалгап дүйнөгө
Бир жатындаш келишкен.
Далай жылы жоголуп,
Бүгүнкү күндө көрүшкөн.
Тирүү үчүн көрүштүк
Түнүлгөн медет периштем.

Коюн-колтук алышып,
Кое бербей карышып,
Кучакташып турушат,
Кубангандан талышып.
Эт жүрөгү эзилип,
Ичинен муңу чечилип,
Күйүттө жүргөн шордуулар
Көңүлү өстү жетилип.
Райкан ыйлайт эстетип,
Атабыз кайда Азимхан?
Ар кайсы жакка бириндеп
Адашып жүргөн кайғы жан.
Ак эшен асти онбосун
Азапка бизди түш кылган.
Апабыз кайда Гүлайым?
Азапка салды кудайым.
Ар кимибиз тентиреп,
Ар жерден тарттык убайым.
Ардагым сени көргөндө
Аллага шүгүр кылайын.
Мен кайрымак салганда
Сен жүрдүн Медет арманда.
Өлүп кетсем арман жок,
Сени таап алганга.
Кор кылбасын бөлөккө,
Сен элең жалгыз көлөкө.
Бүгүн колум жетишти
Бир боорум Медет бөбөккө.

Он экиге мен келдим,
Тогуз жашка сен келдин.
Ата-энем жок, сен да жок
Алты жылы сенделдим.
Ата-энем – Азим, Гүлайым
Бириң бири тапкандай.
Алтын балдақ тактада,
Алты сабам пахтада
Айкалышып жаткандай.
Өрөпкүдү жүрөгүм
Орундады тилегим.
Оюмдагы кайғыны
Чыгардың Медет сергегим.
Ширетип аткан темирдей,
Кучакташып бөлүнбей.
Ажырашкан алты жыл
Бириңе бири көрүнбей.
Жууруп койгон камырдай,
Жалбырттап өрттүү жалындай.
Алты жылы адашкан
Бириңе бири табылбай,
Өзөгү биргэ болгон соң
Кантип чыдайт сагынбай.
Сагынышкан балдардың
Өрттөнөт ичи жалындай.

Жатканы жайсыз керебет,
Ойлонгону керемет.
Олутунан чынырып,
Керебеттен кулады.
Бир чынырып буралып,
Кейиши бар бул бейбак
Жатып калды суналып.
Амалсыз бейбак болучу
Алты жылы ооруган.
Ардактарын көргөндө
Алы кетип соолуган.
Кармай калды колунан,
Аран жүргөн Гүлайым,
Амалынын жогунан.

Баш көтөрүп Гүлайым
Балдарына жабышты.
Амалсыздан айрылган
Аман-эсен таанышты.

Айланайын балдарым,
Азимхан болчу атаңар.
Мен сilerди көргөндө¹
Кирди кубат, дарманым.
Атаңар болчу Азимхан
Апаңар менмин Гүлайым.
Азапка салды кудайым.
Ардактарым сен үчүн
Алты жыл тарттым убайым.
Алты жашар кезинде
Айрылдым эле Райым.
Эми көрдүм жүзүндү
Эмчекте калган Медетим.
Кагылайын балдарым,
Как талаада сен калдың.
Кайда кетти болду экен
Кайраным Азим зардалым.
Кетти эле мени башында
Кербен башы карт алыш.
Кейидим, балдар, сен үчүн,
Көкүрөгүм дарт алыш.
Күйдүргүм Медет, Райкан,
Күйүтүн өттү канчалык.
Каяша берди сөзүнө
Кайрат менен катуу сөз
Айтып турат өзүнө.
Кандай курган катынсын
Кармаганы жатырсын.
Калп эле бизди балам – деп,
Алдаганы жатырсын.
Арам санаа катынсын
Алдаганы жатырсын.
Алдап-соолап калп эле
Кармаганы жатырсын.

Сен эмес биздин энебиз,
Калп эле балам дебениз.
Анык болсо айтканың
Эмчегинди эмебиз.
Чын энебиз сен болсон
Алтымыш эки тамырын
Ийип кетер зыркырап.
Сүйүнгөндөн токтобой,
Сүтүн агар шыркырап.
Сен энебиз болбосон
Эмчегинден кан чыгар.
Кан чыккан жерден жан чыгар.
Анда бизди балам – деп
Айткан сөзүн калп чыгар.
Кадырлашкан байыңыз
Кара сакал сарт чыгар.
Гүлайым бейбак чынырып,
Райкандын айтканы
Абдан жаман угулуп,
Алсырады, балдарын
Кучактай калып жыгылып.
Алты жылы адашып,
Бөлүнүшкөн балам а
Ар шумдукка саласын
Алсыратып санаама.
Апаңар менден айрылып,
Калдыңар эле талаада.
Ақылыңа, эсиңе
Аманат жаным садага.
Мынажей эмсөң маман – деп,
Бир, эки балам – деп,
Энекенди сыйздатып,
Эзилген ичти муздатып,
Энебиз го деп ойлоп,
Эркелешип жойлонуп,
Эки эмчегин балдары
Эмиши калды толгонуп.
Алтымыш эки тамыры
Ийип кетти зыркырап.

Ак әмчеги булактап,
Ағып турат шыркырап.
Ана ошондо ишенип
Балдары ыйлап чыркырап.
Кучакташып үчөө тен
Ажырашпай буркурап.

Бир катын батпай жаткан керебетке үчөө батып жатышты. Гүлайым эки баласын эки жагына кучактап жатып уктап калышты. Равшан хандан суралып үйүнө келди. Келсе катын айыккан, эки баланы эки жагына кучактап жатып алган. Равшандын жаны күйүп, кылышын сууруп алып: «Мен алты жылдан бери жандан кечип, тынчтан кетип, айыгар бекен деп бардык тилегимди Гүлайым үчүн берсем, жашабагырлар айыктырышып алышып, жатып калганын карачы!» – деп, балдарды чаап таштамак болду да шыбыр кылды. «Балдар падышанын балдары болсо, мен ачуум менен чаап койсом, падыша мени тириүү койбойт. Кайта барайын да падышага айтып, же өзүм алыш келейин, же башка калыс киши алыш келип, үстүнөн чыгарайын» – деп Равшан кайта падышага келип айтып турган сөзү:

Таксыр Талип ханыбыз,
Арзыма көнүл салыңыз!
Бир жамандык иш көрүп
Алдына келген чагыбыз.
Айттым эле түшүнтүп,
Өлөсөлүү зайдымды.
Алты жылдан бер жакка
Ооруп аткан айыбын.
Барган жокмун күйөөлөп,
Колуна колум тиелек.
Коюндашып бир жатып,
Колуктудай сүйө элек.
Адамда мындай жок эле.
Алгандан бери оору эле.
Алты жылдан бер жакка
Арылбаган шор эле.

Таксыр сизден суранып,
Уруксат алдым көрмөккө.
Таксыр, чыдап тура албайм
Балдарындын ишине.
Бу кордукту тартканча
Бычак керек ичиме.
Шарият урган балдарын
Экөө жатат койнунда.
Эзилишип жатышат
Эки колу мойнунда.
Өлөсөлүү жарыбыз
Экөөнүн кылган ишине
Оолукту биздин жаныбыз.
Ишенбесен, таксыр хан,
Өзүнүз бирге барыңыз.
Өзүнүзгө увазир
Букара элдин бегибиз.
Мурунтан жок, таксыр хан,
Экөөбүздүн кегибиз.
Угуп алып ушактап
Уят кылат элиниز.
Өзүнүз барып бир көрүп,
Уулуна алып бериниз.

«Андай бала күткүчө
Абдан жакшы куу башым
Кайтадан бирди алсам да
Катындын тилейм туубасын.
Балам каапыр болгуча
Кангырап өтсүн бу башым».

Ыйлап турат Равшан
Хан алдында ушинтип.
Жалган сөздү чын кылып,
Талип ханга түшүнтүп.

Талип хан бир жедетин чакырып, ачуусу келип, акырая карады да: «Баргын, менин балдарым увазирдин оору катынынын койнунда жатканы

ырас болсо, экөөнүн тең башын алып ташта. Бирөөнүн ак никелүү өлгөнү жаткан оору катынына кордук көрсөткөн эмелер кимге жакшылык кылмак эле. Өзүлөрү анын үстүнө дарс окуган молдо болсо, шариятты бузгандыктары үчүн баштарын алып ташта!» – деди.

Равшан балдардын өлгөнүн угуп кетейин деп падышанын жанында калды. Желдет барса, катындын эки эмчегин эки бала эмген бойдон уктап, эмчектин сүтү ооздорунан чубуруп агып жатат. Желдет: «Бу кандай шумдук, өлгөнү жатат деген катын таза жана Равшанга ылайык катын эмес экенин ойлоду. Бу бойдон чаап жибербестен, буларды ойготуп алып, кылышты жалмандастып, омуроолоп көрөйүн деди да ойготуп ачууланып, кылышты тап берип, балдарды коркутуп айтып турган жери:

Шарият урган бачагар,
Шайтандан бузук санааңар.
Азыркы кылган ишинер
Азезилге барабар.
Бирөөнүн ак никелүү катынын
Кучактап алып жатасын.
Билесинби бачагар,
Ишиндердин катасын.
Бир кудайдын алдында
Кантип жооп айтасын.
Молдосунар экөөн тең
Дарс китебин окуган.
Кудай деген азамат
Арамдыктан чочуган.
Даарат алып үлпүлдөп
Мечитте селде, топучан.
Ыйлап турат Равшан
Атанардын алдында.
Башын алып сал деди
Өзүнөрдүн дамбылда.
Билиндиби арамын,
Башыңарды аламын.

Кылыштын канын чубуртуп
Атанарага барамын.
Төшөгүнөн чырылдап
Тура калды Гүлайым.

«Айланайын тура тур
Арманым өткөн убайым.
Бу экөө менин балдарым
Азимхан болчу алганым.
Алты жылдан бер жакка
Ан үчүн ооруп зарладым.
Балдарым тириү табылып,
Ичимден чыкты арманым.
Айланайын желдетим,
Айбатына карасам
Ак жолборстай келбетин
Андай жоорук ойлонбо
Төгүлүп кайта табылды
Райкан, Медет берметим.
Кермисинде жатканда
Кырк кербен келген шарактап,
Кыйноолуу бейбак өзүмдү
Алып кеткен карактап.
Чыңыртып төөгө жүктөгөн
Кербен башы Равшан.
Арманым көп ичимде
Адилдик менен сөз уксан.
Азимхан, Медет, Райкан
үчөө тен қалган талаада.
Бүгүн зорго көрүндүм,
Мына бул эки балама.
Мунумду жакшы байкасан
Мен болоюн садага.
Райкан турат жалынып,
Айланайын желдетим,
Ата, энемден айрылып,
Сатылып журдүм мен жетим.
Эки колу боорунда
Энем ушул Гүлайым.

Жатындашым Медеткан
Жанымда турган жубайым.
Өзүмдүн атым Райкан
Атамдын аты – Азимхан
Ар кимибиз ар жакка
Ажырашкан шордуу жан.
Көрбөгөн кордук калган жок,
Биз шордууда абыдан.
Энем менен инимди
Бүгүн көрдүм жаныдан.
Туулбасам да туулгандай
Айдал бар Талип атама.
Алты жыл көрбөй тентиреп
Кошулдум бүгүн апама.
Сенин энен әмес деп
Каракчыга әэлетип
Кайта да салба капага.
Менин да атам хан болчу
Кырк желдети шарактап,
Ак эшнеге алдатып,
Ан үчүн качкан сыймык, бак.
Ал каракчы Кедейдин
Колунда калган алтын так.
Казынаны элине
Бөлүп берген табактап.
Менин атам Азимден
Элдин баарын жадатмак.
Качып чыккан ошондо
Ата, энемди шор каптап.
Качып чыгып буруулуп,
Кара тер ағып чуурулуп,
Токтой албай күнү-түн
Тоо, суу, ташка урунуп.
Эки айлык элден ыраактап,
Ээн талаада жатканда
Үстүнөн чыккан кырк акмак.
Алып кеткен болуучу
Апакемди карактап.
Ар кимибиз ар жакка

Тентип кеттик тозулуп.
Мына, бұғұн жаңыдан
Баш кошуштуқ кошулуп.
Райым қылсаң жан ага,
Айдап бар бизди канына.
Биз дагы кошо баралық
Апабыздын жаңына.

Ангыча таң атып, күн чыга жаздал калды. Желдет: «Булардын баштарын чаап таштасам болбос, андан көрө буларды падышанын алдына айдап байрын»-деп, айдап падышанын алдына барды. Барса Равшан увазир хандын жаңында олтурат. Гұлайым әки баласын колунан кармап, буркурап ыйлап турду. Падыша Гұлайымга: «Эмнеге ыйлайсын, айт сөзүндү!» – деди. Гұлайым: «Таксыр падышам, мен да сиздей падышанын зайыбы әлем, кудайдын жазуусу ушундай әкен, ханым, так, таажыдан ажырап, өзү өлүмгө буйрулган әле. Ошондо кол кармашып качып чыктык. Эки ай ичинде Қермисин деңен жерге келип, ачка алсыздыктан жатып калдык. Ошол учурда қырк кербен келди. Мен балдарга жайыр-садаганар болсо бергиле деп сурадым. Сура-сам әч тамагы жок әкен. Ботосу өлүп, желини ооруп келе жаткан бир төөсүн саап ал деди. Саап, сүттү ичер менен өзөгүбүзгө түшүп кетип, жатып калыптырыбыз. Мени кербендер төөгө жүктөп, алып келе бериптири. Балдарым атасы менен ошол талаада калған. Мына бұғұн табышып олтурабыз.» – деди. «Кандай болуп табыштыңар?» – деди Талипхан. «Таксыр, мен оору әлем, оорум күйүттүн оорусу получу. Балдар барып окуптур. Мен балдардын келгенин билбеймин, таксыр. Бир убакта эс ала баштадым. Булбулдун үнүндөй муунумду эәриткен әки үн чыгат. Көзүмдү ачсам ушул балдар окуп жатышыптыр. Бир аздан кийин жаным сүйүп, көңүлүм ачылып, баш көтөрүп олтурдум. Эки бала ойноп отурушуп «Сен кулсун, сени кайрымакка хан сатып алган. Сени да жети кишиден сатып алган.» – деп

уруша кетиши. Улуу уулум Райкан билет экен, «Атам Азимхан, энем Гүлайым, иним Медеткан эле, мен кайырмакка сатылдым, Медетимди карышкыр жеп кетти.» – деди. Кичүү балам уч жашар кезинде калган. Бу балам Райканды кучактай калып, мени карышкыр ала качып баратканда жети киши ажыратып алыш келип, падышага саткан.» – деди. «Ти-рюү көрөмүн деген оюмда жок эле, таксыр, балдарым кучакташып ыйлаганда, чыңырып барып, мен да кучактап калдым. Оорум эле балдарым болчу. Балдарымды таанып, дарттан айыгып, уктап калсак, желдет барып чаап саламын, болбосо падышага айдал барамын деп айдал келди деди» – Гүлайым. Падыша Гүлайымдан: «Сени алыш келген кербендерден ушул убакта барбы? Эгер болсо, тааныйсыны?» – деди Талип хан. Гүлайым «Тааныймын.» – деди да Равшанды көрсөттү. Падышанын сакалы сербендей, өңү саргайып шашып калды. Падыша: «Бул аялга кайдан жолуктур?» – деди Равшанга. «Базардан сатып алгамын, таксыр.» – деди. «Равшан туура айттыбы? – деди Талипхан Гүлайымга. «Таксыр, Равшандан коркомун. Себеби сиздин увазириңиз болсо, кантып айтамын. Биз ар жерде сатылып, тентиреп, төөгө жүктөлүп жүрсөк, мага айттуу кыйын. Эгер сиз адилеттик кылсаныз, мен айттар элем.» – деди Гүлайым. «Коркпой эле айтыныз!» – деди падыша. Гүлайым башынан өткөргөндөрдүн баарын айтты. Падыша: «Ушу бечаранын айткан сөзү распы, Равшан?» – деди. «Жок таксыр, базардан сатып алгамын» – деди Равшан. «Жалган айтпаныз, мен төөнү сааганда, чараны сиз тозуп турбадыңызыбы» – деди Гүлайым. Равшан тана баштады. Талипхан: «Ошондо мындан башка кербендерден бар беле? Эгер болсо, билесизби?» – деди Гүлайымга. «Бирөө бар. Атын билбеймин, мантуучу, кез-кезде көрүшүп, мени менен амандашып калат» – деди Гүлайым. «Табамын, таксыр! Мага киши кошсонуз таап келемин. Бирок Равшанга көрсөтпөй сурасаныз калыстыгын айттар деп ойлоймун» – деди

Гүлайым. Падыша Равшанды каматып койду. Гүлайымга киши кошуп берип, мантучуну айдатып келди. Хан суракка алды: «Атын ким?» Коркуп калтырап атып, «Атым Жоробек, мындан беш-алты жыл мурда Мисирге соода кылып барып, бир канча кербендер кармалып калды. Биз качып чыктык дәэр менен, падыша сөзүн бөлүп, «Равшан кербен башы болуп келе жатканыңарда, жолдон катын алып келдинер беле?» – деди. Кермисинде эки балалуу эрди-катынга жолуктук. Катыны эпсиз сулуу киши экен. Баарысынын да былк этерге шайы жок, мусаапыр адамдар эле. Мусаапыр адамдар экен десек болбостон катынын Равшан алып келген» – деди Жоробек. «Ошо катынды эми көрсөн тааныр белен?» – деди Талипхан. «Тааныймын, андан кийин да бир-эки жерден көрдүм» – деди Жоробек. Желдет катынды чакырып кирди. Гүлайым кирер менен эле Жоробек: «Тааныймын таксыр, Равшан алып келген катын ушул получу» – деди. Равшанды алдырып келди. Жоробекти, катынды, Равшанды Талипхан беттештиргенде, Гүлайымдын сөзү чын чыкты. Равшанды орго салдырды. Жоробек кутулуп, өз ишине кетти. Чындыгын айтканы учун Гүлайымды эки баласы менен Талипхан өзүнүн колуна алып турду. Ар кайсы падышалардан, башка элдерден келген абиирдүү коноктордун колдоруна гана суу куйдургандан башка эч иш кылдыrbайт. Балдары колунда, көнүлдөрү ачык. Гүлайым балдарын тириүү көрүп баш кошконуна кубанат. Бирок, Азимхандын же өлгөнүн, же тириүсүн билсем деп ойлонгондон башка капасы жок жүрө берди.

Эми Азимхандан кабар алалык. Азимхан баягы увазир тапшырган байдын чөбүн чаап, эгинин оруп, малын багып, жумушту жакшы иштегени учун жакшы көрүнүп, ишенчиликтуу бүлөсү катарында болуп кетти. Качып келбедим беле жана Азимханмын десем, бирө бу кандай эме деп айтпасын деп атып, Качкынбай кооп алган. Бир күнү байдын ат

байлаган сарайында кайгылуу үн чыгат. Кожоюну тыншап туруп, артынан сарайдан шыкаалады. Качкынбай ый аралаш ырдап отурганын көрдү.

— Карып башым хан эле,
Каралдым эки бала эле.
Кадырлашым Гүлайым
Акыл болгон жар эле.
Бир убакта мен кургур
Ханы болдум Хыйванын.
Хандыгы менен курусун
Каарына калдым кыйланын.
Тагынды уч күн бер десе,
Эшендин көөнүн сыйладым.
Ээн талаада буркурап,
Көзүмдүн жашы дыркырап,
Эки балам чыркырап,
Өрттөнбей сөөгүм зыркырап,
Кермисинде ыйладым.

Акыреттик Гүлайым
Алганым кайда болду экен?
Райкан менен Медеткан
Балдарым кайда болду экен.
Баарысынан айрылып,
Байкуш башым шордо экен.

Карып болдум, хан элем.
Кандай күнү мен шордуу
Кайгыга туулган жан элем.
Эгин айдал, чөп чаап,
Кайтарарым мал белен.

Каралды уруп жумшадым,
Кайгы-зарын тыншадым.
Хан болуп турган күнүмдө
Калбаптыр менин ынсабым.
Кайта берип жатамын
Ошо күндүн кысабын.

Жалчыны тилдеп жумшадым,
Жанына батып иштеген
Жабырын далай тыңшадым.
Падышамын деп жүрүп,
Башыма жетти кылганым.
Билбепмин элдин увалын,
Мынчалық кудай урарын.
Малайымдын ордуна
Малчы болгон убагым.
Отту жагып, отунун
Алчу болгон убагым.
Өткөн күнкү заманым
Эске түшкөн убагым.
Башыма түштү баштагым,
Бала кезги жаш чагым.
Жалган дүйнө курусун,
Бутум таза аксадым.
Жан тынбай иштеп чечинип,
Жайында терге эзилип,
Чөп чабамын, мал багып,
Чогойго бутум кесилип.
Онолор күнүм бар бекен,
Күнөйүм болсо кечилип.
Сарайда жатам зарланып,
Жакамды бекем карманып.
Мынтип тириү жүргөнчө
Өлгүм келет арданып.
Кыя албаймын жанымды,
Кетирди санаа алымды.
Акысы күйүп кеткенсип,
Жакшылар бак дейт малымды.

Суусаса малын сугардым,
Жумшаса сөзүн угамын.
Кызыл жүзүм саргайып,
Кызмат менен кубардым.
Ажал жетип өлгөнчө
Азап менен кууармын.
Бир сураган киши жок,

Ким элең деп сырымды.
Угалбады эч адам
Убайым, мундуу чынымды.
Чынар да болсо кайран баш
Чырпыгы куурап жыгылды.
Тамагына алданам
Кышында тамда мал багам.
Эч адам билбейт сырымды
Ичимден сыздап зарланам.

Малай болдум, акы албайм.
Акы бер десем, бата албайм.
Балдарымды эстесем
Түнкүсүн тынчып жата албайм.
Аттанса атын токуймун,
Бошонсом намаз окуймун.
Акымды бергин деп айтсам
Өлтүрөт деп чочуймун.
Малайдын баркын мал билбейт,
Байбичеси көп тилдейт.
Каяша айтсам сөзүнө
«Качкынбай кулум, көптүн!»-дейт.
Өрттөнүп сөөгүм чок болот,
Жалындап ичим от болот.
Жалдырап жаман тил уккан
Жалчылык качан жок болот.
Арылбас болду азап шор,
Адамда болбос менден кор.
Бактысы жок әкемин
Башыма түшкөн мээнет зор.

Малын багып бир байдын
Сарайында жатамын.
Жаным тириү болсо да
Санаа тартып капамын.

Мал баксам да мейли эле
Баламдын бири табылса.
Максатыма жетермин

Башыман шорум арылса.
Кайгырсам мунду ким угат?
Айтпасам ичим думугат.
Айтканымдын белгиси
Ичимден кайнап буу чыгат.

Качкынбай ыйлап зарланып, кайта кайрат кылды. «Кудайдын жазуусу эмеспи. Мен ыйлай берсем башымды жөлөр, кайрат айттар кишим барбы? Өзүмө өзүм кайрат берейин да, байдын кызматын жакшылап, кара санабай, ак дилим менен иштей берсем, бай билээр, акы бербеген менен кардымды ачырган, кийимимди тоздурган жок. Дагы колумдан келгенинче күчүмдү аябай, кызматын кыла берейин» – деп, Качкынбай жатып алды. Бай тыншап угуп, шыкаалап көрүп, Качкынбайдын кайгызарына өзү жашыды да, бул тегин киши эмес экен го, муну жакшылап күтөйүн, мынтип малайлык менен асырабайын деген ойго келди. Таң атты. Эртен менен бай намаз окуп болгондон кийин сарайна келди. Качкынбайды жүргүн деп ээрчитип үйүнө алыш келип, асыл баа кийим берди. Жакшылап конок кылып, сыр сурады. «Мен Хыйбанын ханы элем, атым Качкынбай эмес, Азимхан эле. Бир каргаша болуп хандыктан ажырап калдым. Өзүмдү дарга тарттырганы жатканда өлүмдөн качып чыгып, качкын болдум. Ошондуктан атымды Качкынбай деп жүрөмүн» – деди Азимхан. – Мынчалык урмат кылдыныз, бай, менин сизден сураарым: – Ушу Қундуз, Жылдыздын падышасынын жүзүн көрүп, даам татышып бир сүйлөшсөм деген оюм бар – деди Азимхан.

Бай: «Жакшы болот, менин бир жакшы санаалаш увазирим бар, тапшырайын» – деди. Бай ханга ылайыктуу кийим, чай дасторкон камдады. Бай увазирге сүйлөшүп, Азимханды кошуп берди.


Увазир Азимханды ээрчитип хандын алдына барды. Увазир хандын үстүнө барып: «Таксыр сизге бир адам кийим, чай, дасторкон камдап келип-

тир, сиз менен азыраак сүйлөшүүгө уруксат болобу деп суранып турат» – деди. «Конок үйгө киргизгин, мен өзүм барамын» – деди хан. Увазир Азимханды конок үйгө киргизди. Бир аздан кийин Талипхан келди. Азимхан салам айтып көрүшүп, сүйлөшүп олтурушту. Бир кезде чүмбөт салынган бир катын бир кумган, бир чылапчын алышп, колго суу куйгана келди. Азимхан колун жууий берип, чылапчын толуп кетти. Азимхан колун ошондо тартып алды. Тамак жеп болушту. Болгондон кийин «Сиз бир кумган суу түгөнгүчө кол жуудунуз?» – деди Талипхан. «Таксыр, эгер сиз уксаңыз мен сизге сырымды айтайын. Бир кезде мен да сиздей падыша элем. Ак эшен деген эшенибиз так, таажымды бир куу Кедейге «үч әле күндө өлөт, тагынды бере тургун, үч күн болсо да өмүр сүрүп калсын» – деп алыш берди. Ал куу үч күндүн ичинде казынанын баарын элге чачып, элди айлантып алды. Өзүмдү өлүмгө кармады. Өлүмдөн катынным жана эки балам болуп качып чыктык. Кермисиндин талаасында ачкадан өлгөнү жатканыбызда кырк кербен келди да, зайдыбымды тартып кетишкен. Бир баламды карышкыр ала качкан, бир баламды начарлыгымдан сууга түшүрүп жибердим. Өзүм сенделип бир байдын колунда жети жылдан бери малайлык кылып турдum. Бай аз күндөн бери малайлыктan бошотуп, жакшылап кийим кийгизди. Мен сизге саламдашып, алыш дартымды айтууга келдим. Жанагы суу куйгани аялдын колундагы шакек менин аялымдын шакеги эле. Беш мин сомдук алтын менен буткөн шакек эле. Ошону көрүп эсим ооп кеткен экен, таксыр» – деди. Азимхан: «Чакыр, жанагы катынды!» – деди. Катын келээр менен «Ач чүмбөтүндү! Мына бу кишини тааныйсынбы?» – деди. Чүмбөтүн ачаар менен Гүлайым менен Азимхан – экөө эки жактан чыңырып, кучакташып калышты. «Балдарды чакыр!» – деди. Балдар келээр менен: «Тааныйсынбары, мына бу кишини?» – деди Талипхан. «Тааныбайбыз» – дешти балдар. «Атанар Азимхан

булуп жүрбөсүн» дээр менен балдарын көрүп сүйүнү-
чүнө чыдабай, эси ооп, чалкасынан кетти. Гүлайым
башын жөлөп олтуруп эс алдырды. Талипхан ан-
тан калды. Төртөөнүн кошулгандагы сүйүнүчтүү му-
нун көрүп олтурду да: «Мунун балдары бардыгы-
нан табышып атат. Менин балам жок, өлсөм ар-
тымда каларым жок. Эгер башыма жаман күн түш-
сө, мен ким менен көрүшүп, ким менен ыйлаша-
мын» – деп канырыгы түтөп, жашып кетти. Бирөө-
нүн балдары болсо да, балдарым деп үйүр алышып
калдым эле, Азимханды колуман чыгарбай увазир
кылышып балдардын караанын көрө жүрөйүн деп Та-
липхан Азимханды увазирликке алды. Гүлайымды
карактап алып келген Равшанды калкынын баа-
рын чакырып алып, кимде ким ууру, каракчылык
кылса, калкка тынчсыз болсо, ушул Равшандай
болсун деп жар чакыртып туруп, Равшанды дарга-
га тарттырды.









ШЫРДАКБЕК ЧЫГАРМАСЫНЫН ФОЛЬКЛОРДУК ЖАНА ТАРЫХЫЙ НЕГИЗИ

Шырдакбектин Боз жоргосу жана анын сулуу аяллы тууралуу айтылган уламыш, аныз-ангемелерди Кыргызстандын бардык булун-бурчунан, Кытай республикасында жашаган кыргыздардын арасынан да учуратууга болот. Калкка кенири тараап, түндүк, түштүк аймагынан кара сөз жана ыр түрүндө да катталган. «Боз жорго» аталган ырдуу күү да белгилүү. Күү «хандар сурап бербеген хан Шырдактын Боз жорго, бектер сурап бербеген бек Шырдактын Боз жорго» делип, ыр менен коштолуп чертилет. Чыгарма варианттуулукка өтүп, көбүн эсे кара сөз түрүндө баяндалат. Бирок сөз чектелген гана окуянын тегерегинде жүрөт. Катталган уламыш, аныз-ангемелердин, поэмалык варианттардын мазмуну негизинен бири-бирине окшош. Чыгарманын мазмундук нугун Анжыян, Коконду жердеген Шырдакбек аттуу кыргыз ханынын атагы алыска угулган Боз жоргосу, анын калмак хандары менен болгон согушу, бөтөнчө ардактаган сулуу аялнын чыккынчылыгы менен курган чебинин сыры ачылып, душман коргонун талкалап, ишенимдүү тулпарынан ажырап, женишке учурагандыгы түзөт. Мыйзамдуу түрдө окуянын жүрүшүндө, башталыш, аякталышында, каарман, персонаждарында айырмачылык орун алат. Алсак, бириnde Шырдакбек

тируү калса, экинчисинде калмак колдуу болуп каза табат. Бириnde Боз жорго калмак колуна өтсө, экинчи айтылышында Шырдакбекке же баласына кайтарылып берилет. Айрым нускаларда окуя Шырдакбектин Боз жоргосун колго түшүрүү максатында калмак хандарынын жасаган айла-амалдары алдыңкы катарга чыгат. Бирок окуя кандуу кармашууга жетпей аяктайт. Лейлек районунун Маргун айлынан катталган Шырдакбек уламышында жана Балыктын санжырасында¹ окуя калмак ханы эмес, кыргыз хандарынын ортосунда жүрөт. Дагы бир материалда Боз жорго калмак ханы Жайсан-дыкы болуп, Шырдакбек Тасма деген жигитин жиберип, уурдатып алат². Бирок уламыштын мындай мазмунда айтылышы эл арасында жана башка материалдардан учурabayт. Бардыгында Боз жорго Шырдакбектиki делип, ага көзү түшкөн калмак хандары кандай жагдайды болсо да атка ээлик кыллуу аракетин жасашат. Жогоркудай айырмачылыктарына карабастан, бардык нускаларга таандык жалпылык өзүнө ченемсиз урмат-сый көрсөткөн ай жаркын жарына чыккынчылык кылган аялдын адамкерчиликсиздиги калмак ханынын да кыжырын кайнатып, ит көрбөгөн ызакордукту көрүп, ажал табышы болуп саналат.

Азыр биздин кольдо уламыштын төрт варианты, вариантык дөнгөлгө көтөрүлбөгөндөр да бар. Эл оозунда чакан аңыз сөздөр да бир топ. «Шырдакбектин Боз жоргосундай» деген ылакап сөз, мактоо ырлары алиге эл арасында сакталган. Ошон-

¹ Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Манастаануу жана көркөм улуттук маданияттын кол жазмалар кору, инв. № 1165 (Мындан ары борбордук кору же фондусу делип кыскартылып, инвентарь номери көрсөтүлөт).

² Борбордук кору, инв. № 564.

дой эле жер-жерлердеги эски чеп, коргондун уранды чалдыбарлары, жер-сүү аттары «Шырдақбек» уламышынын окуясына байланыштуу айтылат. Кыскасы, эл Шырдақбекти тарыхый адам катарында баяндайт. Анын өмүр сүргөн доорун, бийлик жүргүзгөн мезгилин, жашаган аймагын тарыхый реалдуулук катарында мунөздөштөт. Бул белгилүү дараҗада уламыштык чыгармаларга да чагылышкан.

Буга А. Вышнегорский тарабынан алгач жазылып алынып, «Предания из калмыцкого времени у современных кара киргизов Аулиеатинского уезда» деген ат менен жыйнакка¹ кирген «Шырдақбек» уламышы ачык мисал боло алат. Бул уламыш тарыхый реалдуулукка көбүрөөк жакын. Элдик кыялдануудан, ой жүгүртүүдөн келип чыккан кошумчалар аз өлчөмдө орун алат. Жалпысынан ошол доордогу кыргыз жана калмак хандарынын ортосунда жүргөн кандуу согуштун ачык картинасы түзүлөт. Уламышта Шырдақбек Кокондун беги делип, согуштун жүрүшү, согуш өткөн географиялык аймак тууралуу реалдуу маалымат берилет. Шырдақбектин аялнынын, баласынын, бир туугандарынын аттарынын конкреттүү аталышы менен башка нускалардан айырмаланып турат. Уламышты А.Вышнегорский Эшкожо аттуу болуштан жазып алыш, ага «Кокондун беги Шырдақбектин калмактар менен согушу» деген тема коюп жарыялайт. Бул уламыш боюнча да Шырдақбек менен калмак ханынын чатагы Боз жоргодон башталат. Кокондо өткөн бир чоң жыйында Боз жорго байгеден чыгып келет. Ошондо калмак ханы «Жакшылык менен Боз жор-

¹ Труды Сыр-Дарынского областного статистического комитета в 1887–1888 гг. Ташкент 1888. Чыгарманы алгач кагазга түшүрүлгөн нускасы болгондуктан, мазмунуна кененирээк токтолдук.

гону бер, антпесе, уруша турган жеринди айт» – деп элчи жиберет. Шырдакбек анын айтканын кабыл алыш, согуш өтө турган жерди болжоп, женилсе күлүктү бермекке макул болот. Шырдакбектин жөн жай тулпарды бере салбаганына кыжырланган калмак ханы кыргыздарга катуу бүлгүн салат. Алар жашаган шаарды камоого алыш, согуш он эки айга созулат. Курал жарактуу, анын үстүнө сан жагынан басымдуу калмактарга туруштук бере албай, мусулмандардын айласы куруп турганда калмак ханы «согуш талаасын Анжыян менен Оштун ортосундагы кең түздүккө көчүрөлү» – деп элчи жиберет. Эки тарап макулдукка келип, калын кол Ош менен Анжыяндын ортосуна топтошкон мезгилде «согушуудан мурун ат жарыштыралы» – деген бүтүмгө келишет. Ошондо байгеге кошулган аттардын катары Жармазардан (Маргаланга жакын жерде орун алган кыштак) Ошко чейин жеткен имиш. Дагы да байгеге чабылган аттардын ичинен Боз жорго чыгып келет. Калмак ханынын «Алтымыш капкаллуу шаарга атынды сатасынбы?» дегенине Шырдакбек болбой, жөнөп кетет. Калмактар артынан кууп келип, шаарды камоого алыш, жene турган болгондо, Шырдакбектин Сулдуу бийке аттуу аялы Боз жоргону минип, калмак ханына качып барат. Шырдакбек женилип, өзү, эки иниси Муратбек менен Чоробек душман колунан каза табат. Шырдакбектен Кабылбек аттуу бешикте бала калгандыгын билген калмак ханы «Наристенин мал-мүлкүн ээлеп алуу кечирилгис күнөө болор» – деп, Боз жоргону кайтрып берет да, «өз эрине жакшылык кылбаган катын мага жакшылык кылар беле?» – деп, Сулдуу бийкени өлтүртүп, кайрадан жол тартат.

Уламыштын әкинчи вариантында да Шырдакбектин уруусу – кыргыз-кыпчак. Бул нуска боюн-

ча Курманбектин замандашы. Мында да Шырдакбектин калмак ханы менен урушуп тургандыгы ба-яндалып, эки хандыктын ортосундагы карама-каршылыктын күчөшүнө Боз жорго да себепчи болот. Атты тартып алууга күчү жетпесе майып қылуу учун калмак ханы ар кандай айла-амалды колдоноң. Бирок Боз жорго жолду тоздуруп койгон 60 кабат жибек торду үзүп, 60 кез орду аттап өтүп, ат чабышта баш байгени ээлейт. Ушундай жагдайда ат жөнүндө мактоо ыры жаралып, аны түзгөн ырчы Зыяд¹ аталат. Кабарчынын айттуусунда алгач аттын жорголугу, көркүлүгү, тулпарлыгы бир топ узак жана көркөм ырдалчу экен. Ал үзүндүсүн гана эсинде сактап калгандыгын эскерет².

Үчүнчү уламышта Шырдакбектин турган жери Төрт-Көл аталаپ, анда калмактардан коргонуш үчүн бекем чеп курулат. Бул мезгилде Бел-Өрүктө – калмактар, Көк-Бел, Төрт-Көл, Ай-Көлдө казактар жашап, кыргыз менен калмактардын ортосунда кагыштушуулар үзбөй жүрүп турат. Мында да Шырдакбектин әрке аялнын чыккынчылыгы менен коргон-чепти алуунун жашыруун сыры калмактарга билинип, душман ордону ээлеп, Шырдакбектин өзү колго түшөт. Аял калмак ханы тарабынан өлтүрүлөт³.

Ы. Абыракманов тарабынан катталган уламышта окуя Кокон аймагында эмес, Нарын тараапта өтүп, ага Шырдакбектин таржымалынын салыштырмалуу кийинки мезгили чагылышкан өндүү. Шырдакбек кыпчак Уруусунан чыгып, ордосу Ак-Талаанын Чолок-Кайын деген жеринен орун алат.

¹ Топтолгон материалда ырчынын ысмы Зыядат (Сыядат) болуп, эки түрдүү аталат.

² Борбордун кору, инв. № 516.6.

³ Борбордун кору, инв. № 644 (5282), 3-дептер., 14–18-бб.

Уламыш калмактардын кыргыздарга үстөмдүк жүртүп турғандыгы жөнүндө ачык маалымат берет. Калмак төбөлдөрүнүн чабуулунда Кочкорду бийлеп турган тарыхый Амурсан окуяга катышат. Бул нуска боюнча да Шырдакбектин аялнынын чыккынчылыгы, Боз жоргону минип калмактарга качып барып, хан колунан каза табышы туруктуу клишени түзөт. Бирок Абдыракманов боюнча Амурсандын азыткы тилине кирип, Шырдакбекти аялы өлтүрөт. Коргону талкаланып, башчысынан ажырап, чабылып-чачылып тукулжураган әл жер каторуп, Анжыян, Бухара тарапка качууга аргасыз болот¹.

Боз жоргого карата айтылган мактоо ырлары айрым учурда чыгарманын мазмундук тутумуна кирсе, өз алдынча мактоо ырынын жанрдык чегинде түзүлгөндөрү да катталган. Буга Алай районунда жашаган Карамергенов Мулла аттуу кыякчы – ырчыдан жазылып алынган ыр² ачык мисал. Мактоо ырынын узак, көлөмдүү ырдалышын, алгач ырды жараткан ырчынын Сыядат аталышын башка кабарчылар да маалымдашат. Дегеле кабарчылардын маалыматына жана колдогу азыноолак материалдарга көз жүгүрткөндө эле башатында чыгарманын ары көлөмдүү, ары көркөм ырдалып, бизге үзүндү түрүндө келип жеткендигин байкоого болот. Кантсе да Боз жоргонун макталышы көчмөн турмушта жашап, ошого карата баамдоо, кабыл алуу жана көркөм табити калыптанган угуучулардын күпүлүна толгон өндүү. Колдогу чакан материалдан эле ырдын мактоо ырынын салтында түзүлүп, муундан-муунга, ооздон-оозго өтүп, ой жагынан терен-деп, көркөмдүгү артып, мактоонун классикалык үл-

¹ Абдыракманов І. Кыргыздар. Борбордун кору, инв. № 116 (319), 159–161-б.б.

² Борбордун кору, инв. № 164 (377), 48–50-б.б. (48 сап).

гүсүнө көтөрүлгөндүгү аныктала түшөт. Сөзүбүз кур-
гак болбос үчүн Карамергенов Мулла айткан мак-
тоонун текстин узагыраак келтирүүнү туура көрдүк:

Бек сураса бербеген,
Безип келген Боз жорго,
Кан сураса бербеген,
Каный келген Боз жорго.
Көк түтүндөй чубалган,
Көпчүлүктөн дуба алган,
Ак түтүндөй чубалган,
Неше дандай дува алган,
Ушу кимдин жоргосу?
Хан Шырдактын жоргосу,
Бөктөргөндө дорбосу*.
Токум салса жарашкан,
Топтошуп адам карашкан,
Тоо белгиси шонда бар,
Жабдык койсо жарашкан,
Жарданып адам карашкан,
Жар белгиси шонда бар.
Кулагында сырғасы*,
Куйругунда гынасы*,
Жаагында омогу*,
Жабдыны пайкай карабы,
Жалаң бир дилде күмпасы*,
Аркардай арым таштаган,
Алты мин күлүк баштаган,
Жейрендей арым таштаган,
Жети мин күлүк баштаган,
Жүгүргөндө жулгү* алган,
Жүздөн тандап бирди алган.

Натыйжада чыгарманын поэма болуп түзүлүшүн-
дө, Боз жоргонун окуясы, аны мактоо ыры негиз
болгон өндүү. Бара-бара анын айланасына башка

окуялар топтолуп, «калмак доору» аталган тарыхый кырдаал, калмак төбөлдөрү менен кыргыздардын урушу, чабылып-чачылып, кыргын-сүргүндү баштарынан өткөрүп турган калктын ал-абалы, мун-зары, азаттык жолунда жүргүзгөн баатырдык күрөшү, ой-мүдөөсү чагылышып, эпикалык чыгарманын дөңгөлине көтөрүлгөн.

«Шырдақбек» чыгармасы кара сөз түрүндө гана эмес, ырдык формада да айтылып жүрчү экен. «Хан Шырдақты ырга салып, Балык акын айтуучу дешет»¹ Балыктын айтуусунда бизге жеткен жок. Санжыра боюнча анын айтымында Боз жоргонун окуясы кыргыздардын өз аймагында, эки хандыктын ортосунда эле жүрөт. «Шырдақбекти» өз учурунда К. Акиев да айтып жүрүүчү экен. Бирок әмнегедир өз кол жазмаларында бул жөнүндө маалымат жок. Чыгарманын тексти да өз оозунан жазылып алынбаган. Аны 1974-ж. Жанжигит Казакбаев өмүккеев Абдыдан жазып алыш (ал 1948-ж. Калыктын өзүнөн уккан экен), Академиянын кол жазмалар фондусуна тапшырат. Окуясы чакан, Шырдақбектин атабабасынын санжырасы толугураак баяндалганына карабастан, негизги окуя анын тулпары, сулуу аялынын тегерегинде жүрүп, уламыш-поэманин жандык законуна көбүрөөк баш иет. Бирок чыгарманин чоң акын тарабынан айтылып, баатырдык эпосторду аткарып жүргөндүгүнө күбө болгон жерлери арбын. Бул Боз жоргонун турпатын, тулпарлыгын сыппаттоодо, кыргыздын өткөндөгү баатырларын данктоодо жана аттын оозун жыя албай колдору карышып, Шыгай хан каздырып койгон алтымыш кез анга түшүп кетип ажал таап, «Карыган жалгыз энемди кайрылып көрбөй каламбы?» – деп зар как-

¹ Борбордун кору, инв. № 1165, 241–242-б.б.

шаган жетим баланын армандуу ыйын берүүдө ачык көрүнөт. Чыгарманын көп жеринде окуя кара сөз түрүндө баяндалат. Мунун себеби кабарчы түйүндүү жерлерин гана эсинде сактап калган өндүү.

К. Акиев боюнча Тейитбектен – Курманбек, андан – Сейитбек, Сейитбектен – Шырдақбек. Курманбек калмактын ханы Дөлөн менен урушуп жүрүп, каза табат. Алты жашар Сейитбек Аккандын колунда чоноюп эрезеге жетип, он сегиз жашында атасынын баш жигити Зайырбекти ээрчип элине келип, хан болот. Ал Кашкардын кербен башчысынын кызы Мөлгө үйлөнүп, андан Шырдақбек төрөлөт. Сейитбек атасынын кунун кууп, калмак ханы Дөлөндү өлтүрөт. Акыры өзү да жоо колунан каза таап, анын да уулу жаштайынан жетим калат. Боз жорго Шырдақбекке кайыптан табылат. Түшүндө аксакал кишинин айтуусу боюнча, Кебез-Тоодогу Ала-Көлгө барып, кулунду кармап келип, кишиге көрсөтпөй төрт жылы багып, кырк жигит курап, кыргыз кыпчакты сурап бийлик жүргүзөт¹. Окуянын андан аркы жүрүшү башка уламыштык материалдардан айырмалуу. Мында Боз жорго үчүн Шырдақбек менен Шыгайдын ортосунда карамакаршылыктын башат алышына калмак ханынын аялышы Шиктүркүн түрткү болот. Атты мактай берип, эринин көнүлүнө бүлүк түшүрөт. Ошондо жоргону сурап ала албасына көзү жеткен калмак ханы тулпарды эптеп колго түшүрүү максатында чон той берип, Шырдақбекти да чакырат. Шырдақбек анын арам оюн түшүнүп, Боз жоргого тору ала аттын кебин кийгизип минип келгенде аял тааный албай коёт. Ошондо жети жашар кезинде калмактын ко-

¹ Шырдақбек. К. Акиевдин айтуусунда. Борбордун кору, инв. № 645 (52183), 41-47-6.6.

луна түшүп кеткен 107 жаштагы кемпир (теги – кыргыз) аттын жайын айта келип, ээсинин тегин жиктейт:

Тұпқу атасы – Тейитбек,
Тейитбектен – Курманбек,
Курманбектен – Сейитбек,
Телегейи тегиз бек,
Тору жоргону ээлеген,
Топ әлге намыс бербеген,
Өзүнүн аты – Шырдакбек,
Бул – Сейитбектин ардагы.

К. Акиев айткан нусканын окуясы жогорку уламыштардан айырмаланып турғандыгына карабастан, жалпысынан уламыштық чыгарманын эле чегинде. Чыгарманын айтылыш, аткарыш манерасынан, баяндоо ыкмасынан эпикалық чоң арымдагы айтуучунун өнөрканасынан жаралгандыгын байкоо анчалық кыйын әмес. Бул болсо Қалыктын әпосторду ийине жеткире аткарып жүргөн эпикалық багыттагы акын әкендиги менен түшүндүрүлөт. Ал айрыкча айтуучунун уламыштық же тарыхый негизи бар турмуштук теманы баатырдық әпостун денгээлине көтөрүүгө жасаган аракетинен көрүнөт. Буга андан орун алган бир деталь ачык күбө. Мисалга Боз жоргону чапкан чабандес баланын жасаган ишин, акыл сезимин эле алалы. Чабышка түшкөн 600 аттын ичинен Боз жорго бөлүнүп чыга бергенде үстүндөгү чабандес бала дүрбү салып, 60 кез ан казып, 40 кулач керме жайып тосуп турган калың калмакты көрүп, тулпардын жалына жармашып, «кыргыздын намысын алдырба, жаныбарым» – деп жалынып ыйлайт. Каргадай бала Боз жоргонун аман-әсен байгеден чыгып келиши калктын намысын коргой турғандыгын түшүнүп:

Кара тоо башы бел көрдүм,
Капталдан чыккан сел көрдүм,
60 кез чон, ордо,
Казып жаткан эл көрдүм,
Кагылайын Боз жорго,
Сен көрбөсөң мен көрдүм.
Кайрылып кайта көрөмбү,
Картайган жалгыз энемди,
Ак калпак кыргыз калк үчүн
Алтындай жанды беремби,
Карга, кузгун талайбы,
Как талаада денемди,
Күлүктүгүн чын болсо,
Көргөзө көргүн өнөрдү –

деп, дембе-дем тулпарга камчы салып, бар далалатын жасап, жан алакетке түшөт. Этине камчы тийгендө жаны ачыган Боз жорго 60 кез ордон, секирип өтүп баш байгени ээлеп, «ак калпак кыргыз калкынын туусу көккө илинет».

Калыктагы дагы бир маанилүү деталь жети жашар кезинде калмактарга туткундалып кеткен кыргыз кызынын элине, жерине карата тунук сүйүсүнүн 107 жашка чыгып кемпир болгондо да өчпөгөндүгү угуучуларга зор таасир калтырат. Кемпир Боз жоргонун тулпарлыгын, ээсинин «топ элге на-мыс бербеген» баатырлык өнөрүн, ата-тегин сыймыктануу менен айта келип, жалпы кыргыз элин данкташ өтөт:

Кабылан Манас айкөлдөй,
Баатыр чыгат кыргыздан,
Бакай баштап сөз тапкан,
Акыл чыгат кыргыздан,
Баатырга күмбөз салдырган,
Турпандан турпак алдырган,
Катын чыгат кыргыздан.

Жогорку ыр жолдорунан көрүнүп турғандай, чыгармага Қалыктын чыгармачылық өнерканасынын жекечилдик өзгөчөлүгү, стилдик курулмалары чагыштырдың байкоо анчалык кыйын әмес. Анткени «Жаныш, Байыш», айрыкча «Курманбек» эпосу Қалыктын бирден-бир сүйүктүү репертуарынан болуп, анда баатырдык Ата-Жүрт, Ата-Мекен темасы алдыңкы катарга чыгып, қалктын патриоттук сезими курч көтөрүлөт. Дегеле Қалыктын жогорку эпосторду айтуу манерасы, аткаруу чеберчилиги башкалардан өзгөчө айырмаланып турат. Шурудай куюлушкан уйқаштыркка көтөрүңкү баяндалган патриоттук тон, комуз менен коштолгон мундуу ыргак шайкеш келип, угуучулардын ички сезимине булук түшүргөн. Қалыктын эпикалык багыттагы акын экендиги, «Курманбек» эпосу анын өмүрүнүн аягына чейин сүйүктүү репертуарынан болуп келгендиги белгилүү даражада «Шырдақбек-тен» да байкалып турат. Биринчиден, Қалыктын айтуусунда «Шырдақбектин» окуясы Курманбектин уландысы катарында баяндалып, анын ата-тегинин санжырасы камтылат. Экинчиден, баяндоо ыкмасы боюнча уламыштын жанрдык рамкасынан четке чыгып, качандыр бир өткөн окуяны жөн жай баяндоо менен чектелбестен, аны эпикалык денгээлге көтөрүүгө аракеттениши менен айырмаланат. Қалык айткан нускада жогоркудай ири эпикалык чыгарманын белгилеринин сакталышы ал акындын чыгармачылык жекечилдигинин «Шырдақбекке» чагыштышы, же баатырдык эпосторду аткарып жүрүшүнүн натыйжасы болуп саналат. Негизинен Қалыктын айтуусунда чыгарма уламыш – поэмалын гана нугунда калган. Бул окуянын андан аркы уланышында көзгө түшөт. Чыгарманын аякталышы да айырмалуу. Боз жоргосу баш байгени ээлеп, на-

мысы колуна тийген Шырдакбек көнүлү жай кырк жигити менен элине кайтат. Ошондо сулуу аялнын көнүлү бузулуп, Шыгайга тиймекке тулпарды минип качып кетет. Калмактын ханы сурап, аялды эринин кандайча сөөлөт менен бакканын угуп, сулуунун адамкерчиликсиздигине катуу иренжип, 40 байталга сүйрөтүп өлтүрүп, атты кайрадан 40 жигитке жетелетип жиберет. Шыгайга ыраазы болгон Шырдакбек Боз жоргону ага өзү алып барып берет. Калмак ханы аны кызына үйлөнтүп, эки эл ынтымакташып жашап калат.

«Хан Шырдактын Боз жоргосун» акын Токtosун Тыныбеков көзүнүн тириүсүндө газетага сунуш кылган экен. Кийин кыскарган түрүндө жарык көргөн¹. Ал 1997-ж. басылып чыккан акындын чыгармалар жыйнагына да кирет². Окуясы, каарман – персонаждары, баяндоо ыкмасы, стилдик курулмалары Калыктыкына етө жакын. Т. Тыныбеков бирге эмгектенип жүргөн кезинде кулак төшөп угуп, өнөрлөш устатынан таасир-таалим алса керек. Ириде окуя жагынан жалпылык ачык байкалат. Анын айтуусунда да калмак ханы Шыгай суратып да, уурдатып да атты колуна тийгизе албаганда той бермек болуп, алты хандын элине кабар айттырат. Шырдакбек анын амалын алдын ала туюп, Боз жоргону үч ай суутуп, алты тору аттын терисинен кеп жасатып тойго минип барганда Шыптыркул баштаган калмактар тааный албай коюшат. Мында да Шырдакбектин минип келгени тору ат эмес, Боз жорго экендигин бала кезинде калмак менен кыргыздардын чабышында колго түшүп кеткен Кенезек-кемпир тааныйт.

¹ Кан Шырдактын Боз жоргосу. Токтосун Тыныбеков. Кыргызстан маданияты, № 48 (1035), 27-ноябрь, 1986-ж.

² Токтосун Тыныбеков Чыгармаларынын жыйнагы. Түзүүчүлөр: А. Акматалиев, А. Жусупбеков. Бишкек, 1997-ж.

Шырдақбектин мингени Боз жорго әкенин билбей, баш байгеге мин кул, мин күн, көп мал сайган калмак ханынын айласы кетип, Шыптыркулдун айтуусу менен ат келе турган жолго ор каздырып, тулпарды мерт қылууга камданып калат. Муну Қенезек-кемпир угуп калып, Шырдақбекке айтып көёт. Алдын ала кабар алган Шырдақбек ат кошчусу Урманбетти, чабандеси Үйманбекти чакырып, Боз жоргонун жөн жайын баяндап:

«Куурайдын башын чалдырба,

Курсагын сууга алдырба» – деп сарууркап турушу менен окуя аяктайт. Үзүндү түрүндө бизге келип жеткенби, же болгон окуясы ушул элеби, аны так айтуу кыйын. Байкоого караганда сез Боз жоргонун тегерегинде эле жүргөн сыйктуу.

Тоголок Молдонун айтуусунда «Шырдақбек» жогоркулардан кескин айырмаланып турат. Уламыштык окуя поэманин денгээлине көтөрүлүп, он каармандын төрөлүшү, баатырдык кыймыл-аракети белгилүү даражада эпикалык чыгарманын эле жанрдык чегинде. Идеяллык багыты да негизинен баатырдык темага баш ийип, эл азаттыгын, эркиндигин коргоого багытталат. Эгерде уламыштык окуядада жанрдын мыйзамына ылайык кандайдыр бир болумуш жөн жай баяндалса, Тоголок Молдонун вариантында ошол доордогу тарыхый катаал кырдаал жана ички, сырткы карама-каршылыктары реалдуу мүнөздөмөгө ээ болгон. Ушул өзгөчелүгү менен эпикалык чыгарманын жүгүн көтөрүп турат. Кыскасы, колдогу фактыларды талдоого алганда «Шырдақбектин» эпикалык поэма катарында түзүлүшүнө уламыштык материалдардын негиз болгондугу талашсыз. Баатырдын тулпарына калмак ханынын көз артыши, сулуу аялнын чыкынчылыгы менен Боз жоргодон ажыраган Шыр-

дакбектин душманга алдырышы поэмада да түйүндүү окуядан болуп саналат.

Айрым окуялар уламышта да, поэмада да турктуу окуяны түзөт. Бардык айтылыштарында аял калмак ханынын колунан каза табат. Көпчүлүк учурда калмактар менен болгон согушта Шырдакбек өлүп, коргону талка-ланып, башчысынан ажыраган калктын башына каттуу мүшкүл түшөт. Ы.Абдыракмановдун маалыматында кыргыздардын түштүк тарапка агылып, жер которушу ушундан кийин болот. Натыйжада чыгарманын мазмуну «калмак доору» аталган мезгилдеги калктын башынан өткөрүп турган тарыхый кырдаалга шайкеш. Айрым нускаларда калмак ханынын Боз жоргону Шырдакбекке кайтарып берип достошуусунда, же Шыгайдын кыргыз баатырына кызын берип туугандашуусунда окуянын аякташы алгачкы салттуу мотивдерден болбостон, жумшартылып кийин кирген кошумчалардан болушу ыктымал.

Чыгарманын тарыхый негизи, Шырдакбектин жашаган доору, тарыхый реалдуулугу жөөүндө сөз болгондо эки маалыматка: санжыра, аныз-ангеме, уламыштык материалдарга жана тарыхый булактарга таянбыз. Санжыра, уламыш боюнча Шырдакбек XVII–XVIII кылымдардын аралыгында жашаган тарыхый инсан катарында баяндалат. Айтуучулар анын өмүр сүргөн мезгилиин, жашаган ордун мүмкүн болушунча так көрсөтүүгө аракеттенишет. Шырдакбектин сепилинин жайланаышкан ордун, ал эмес Боз жоргонун зоругуп өлгөн жери, анын ат байлаган мамысына чейин иликтөө далалаты бар. Көпчүлүк кабарчылар, анын ичинде Тоголок Молдо да Шырдакбектин түпкү тегин Курманбектен чыгарат. Шырдакбек Сейитбектен төрөлөт. Бир маалыматта замандашы, экинчи кабарда

ага-ини делет. Ал эми Курманбектин XVI–XVII кылымдардын аралыгында жашап, калмак төбөлдөрү менен согушуп өткөн тарыхый инсан экендиги азыркы мезгилде анчалык күнөм туудурбайт. Фольклордогу жана тарыхый булактардагы фактылардын негизинде аныкталган деп айтууга негиз бар. Шырдакбектин жашаган мезгилини XVII–XVIII кылымдардын аралыгы деп эсептөө да бекеринен эмес. Тарыхый жана фольклордук фактыларга негизделип чыккан пикир. Тоголок Молдо айткан поэмалынын окуясы да уламыш, аныз-ангемелерден орун алган маалыматтар менен шайкеш. Чыгарманын түзүлүшүнө XVII–XVIII кылымдардын аралыгындағы тарыхый кырдаал калмак-жунгар төбөлдөрүнүн баскынчылык согушуна карата кыргыздардын көз каранды эмстигин, эгемендүүлүгүн коргоп, жүргүзгөн баатырдык күрөшү негиз болгондугу анык. Аны айрым тарыхый окуялардын жана тарыхый адамдардын чагылышы менен аныктоого болот. Поэмада эскертилген Калдан (Галдан Башокту – хан) – тарыхый адам. Ал – калмактын түпкү ханы. Батур-хан тайчжинин алтынчы баласы болуп, 164–1697¹-жылдардын аралыгында жашап, Батыш Монголиядагы Ачаатумай деген жерде каза табат. Галдандын бийлиги Цин өкмөтү менен салгылашуулардан катуу алсырап, өмүрүнүн акыркы күндөрүн качып-тосуп, жакырчылыкта өткөрөт². Дегеле тарыхый булактарда жана әмгектерде калмактардын кыргыздарга жасаган жортуулдары жөнүндө бир топ толук маалыматтар берилип, эл оозеки чыгар-

¹ В.В.Бартольд. Очерк истории Семиречья. – Ф., 1943, с. 85. Е. И. Кычанов. Повествование об ойротском Галдане Башоктухане. – Новосибирск, 1980, стр. 6, 7, 8.

² Е.И.Кычанов. Повествование об ойротском Галдане Башоктухане, стр. 164–176.

мачылыгындагы фактыларга шайкеш келип турғандыгы менен кызыктуу. Алсак, 1652-жылы хошоуттардын (калмак уруусунун аталышы) башчысы Цецен хан Тянь-Шань кыргыздарына жортуул жасаган учурунда 17 жаштагы уулу Галдаманын катышкандыгы¹ тууралуу маалымат бар.

Галдама 1671-ж. бийликтеги келет да, ата-бабаларынын жолун жолдоп, кыргыз, казактарды каратаң алду аракетинде баскынчылык саясатты күчөтөт. 1680-ж. Тянь-шандык кыргыздар², 1683-1684-жылы Сайрам, 1683, 1684, 1685-жылдары кыргыздар жана ферганалыктар менен согушат³. 1683-жылы Анжиянга жана казак талааларына катуу чабуул жасап, ногойлордун жерине чейин жетет⁴. Галдан калмак хандарынын ичинен биринчилерден болуп, Иле өрөөнүн жайлап, кээде Иртыш боюна кыштап да калат. Жогорку тарыхый окуялар белгилүү даражада «Шырдакбек» поэмасына да чагылыштып, ошол доордун, тарыхый кырдаалдын картинасын ачык элестетет. Дегеле «Шырдакбек» поэмасында калмак хандарынын бийлигинин таралыш аймагы бир топ реалдуу берилген. Башы Ысык-Көлдөн тартып, Талас, Кызыл-Кыя, Анжиянга чейин алардын кол астына өтөт. Алты Шаар Каашкарды бүтүндөй калмактардын башкы ханы Чагай бийлейт. Амурзап (туурасы – Амурсан) Ат-Башыны башкарат. Калмак төбөлдөрүнүн арасында да биринчилик үчүн күрөш жүрүп, Контаажыны Чা-

¹ В. А. Моисеев. Джунгарское ханство и казахи (XVII–XVIII вв.) – Алма-Ата, 1991, стр. 57.

² В. В. Бартольд. Киргизы (Исторический очерк). – Фрунзе, 1943, с. 62.

³ В. В. Бартольд. Очерк истории Семиречья. с. 85.

⁴ Е. И. Кычанов. Повествование об ойротском Галдане – Бошокту-хане. с. 83.

гай хан Ала-Тоо тарапка сүрөт. Ал келип Кеминге жайлышып, Иле, Ысык-Көлдү сурайт. Калдама деген уулу Анжыяанды, Ажааны Сары өзөн Чүй, Kochkor, Жумгал, Нарынды бийлейт¹. Калмактардын кыргыздарды каратышы жергиликтүү қалк тара-бынан катуу каршылыкка учурал турат².

Аларга кыргыздар толугу менен баш ийип бербейт. Галдан «Буруттарды жана анжыяндыктарды» башкарып турганы менен негизинен алар өз көз каранды эместигин сактап калган. Көпчүлүк кыргыздар Чыгыш Тянь-Шандан түштүк жакка ооп, Фергана, Памир-Алай жана Чыгыш Түркстанга көчүп кеткен. Бул жөнүндө да санжыра, тарыхый ыр, уламыштарда жана «Шырдакбек» поэма-сында да ачык маалыматтар орун алат, Түндүк кыргыздарынын ойрот – калмак төбөлдөрүнүн кысымынын жабыркап, түштүк тарапка агылыши массалык түрдө өтөт. Тарыхый маалыматка караганда, ойрот-калмак хандары үстөмдүк жүргүзгөн XVII–XVIII кылымдардын аралыгында кыргыздардын Тянь-Шандан кетип, же кайра кайтып туруулары токтолбогон өндүү. Анжыян, Алай тарапка Чүй, Ысык-Көлдөгү бугу, солто, сарыбагыш уруулары да сүрүлөт. Черикин көбү Какшаалга качып кетет. Калмак чабуулунда түштүккө сүрүлгөн кыргыздардын бир тобу Гиссар (Ысар), Куляб, Памир, Караг-Тегинге чейин жетет³. П. П. Иванов XVII–XVIII кылымда кыргыздардын Ферганага эки жолу көчкөн-дүгүн маалымдайт⁴. Тарыхчынын пикирин фольк-

¹ Шырдакбек. Тоголок Молдонун айттуусунда. Борбордун коруу, инв. № 1014.

² История Киргизской ССР, Фрунзе, 1963, с. 258.

³ Ошондо, с. 269.

⁴ П. П. Иванов. Очерки по истории Средней Азии. – Москва, 1958, с. 96.

лордук материалдар да бекемдеп турат. Түндүк кыргыздарынын түштүккө оодарылыши да согушсуз ёткөн эмес. Катуу каршылык, куугун-сүргүн менен коштолгон. Тарыхчы Б. Солтоноевдин айтуусунда калмактар экинчи жолу Жети-Суу аймагын басып киргендө казак, кыргыздардын биргелешкен колу катуу женилет. Чубатай, Семетей аттуу баатырлар каза табат. Алардын жээни Кетмен-төбөлүк Карагул баатыр таякелеринин кунун кууп, жоо артынан кубалай чыгып, калмактардын калың колуна тен келе албай, кошуну кыргынга учурал, өзү өлөт. Бир туугандарын жана баласын жоктогон эненин мундуу кошогу эл эсинде сакталып калган¹. Калмактар каптап келе жатканда сол кыргызынан Коожожаш, саяк уруусунан Табылды баштаган бир топ азаматтар душмандын жолун тосуп катуу каршылык көрсөтүшөт. Күчтүн тенсиздигинен көбү согуш талаасында каза табат².

Б. Солтоноевдин кол жазмасында ойрот-калмактардын кысымы аркасында түндүк кыргыздарынын Анжыян тарапка сүрүлүшү, алардын жолдо тарткан азап-тозогу бир топ таасын маалымдалат. Анжыян, Бухара жерине барган кыргыздар Ата-Журт жергесин, Ала-Тоосун сагынып, азып-тозот, жан сактоонун айынан өзбек, тажиктерге синип кеткендер да болгон дешет³. Дегеле Ата-Конушун таштап, жер оодаруу калк учун катуу кайги болгон. Тарыхтын бул кезеци эл оозунда «Казак кайың саап, кыргыз Ысарга кирген» катаал мезгил катарында мүнөздөлөт. Бул жөнүндө Ы. Абдыракманов төмөн-

¹ Солтоноев Б. Кыргыз, казак тарыхы (кол жазма). Борбордун кору, инв. № 167 (1054), 118–119-б.б.

² Ошондо, 120-б,

³ Ошондо, 122-б.

күчө маалымат берет: «Эл оозунда – дейт Ы. Абдыракманов – кыргыздар калмактарга туруштук бере албай, Анжыян багытына түшүп, андан Бухара, Ысар (Гиссар) жерине барат. Шырдак ушул козголондо өлөт. Ала-Тоо кыргыздары душмандын колунда калат. Калмактардын жортуулунда казактар да катуу зыянга учурайт»¹ Жер оодарып барганда да согуш токтобойт. Анжыяндын чыгыш жәэгине токтогон калмактар менен кыргыздардын ортосунда катуу кармашуулар кайталанып турат². Акыры душман мурунку күчүн жоготуп, чегинип кетүүгө аргасыз болот. Кыргыздар калмактардын артынан сүрө түшүп кубалап, малы – башын олжолойт³. «Шырдақбекте» жогорку тарыхый кырдаалдын изи жатат. Поэма боюнча да кайра качкан калмактын колун кыргыздар катуу зыянга учуратат. Тарыхый булактардагы, санжыра, аныз-аңгемедеги маалыматтар боюнча түндүк кыргыздары Анжыян багытына XVII кылымдын аяк ченинде ооп, бир кылымдан ашык ал жерде туруп, 1758-жылы Ойрот державасынын Цин (Кытай) империясы тарабынан талкаланып, калмактардын кыргыз жергесинен кетиши менен мурунку аймагына көчүп кетишет⁴. Кийин да Анжыян менен Ат-Башылык кыргыздардын байланышы үзүлбөйт. Карыя адамдар: «Биздин киндик каныбыз төгүлгөн жер жана бешигибиз Анжыян деген сөздөрдү жомоктотуп айтышчу экен»⁵. Айрым атактуу, кадырлуу адамдардын сөө-

¹ Абдыракманов Ы. Казак кайын саап, кыргыздын Ысарга кириши. Борбордун кору, инв. № 201 (413), 7-б; 116 (319), 153-б.

² Ошондо, инв. № 201, 21-б: инв. 116, 153-б.

³ Ошондо, инв. № 116 (319), 155-б.

⁴ В. В. Бартольд. Киргизы (Исторический очерк). – Фрунзе. 1943, с. 62.

⁵ Борбордун кору, инв. № 116 (319), 157-б.

гүн Ош, Анжыян, Арстанбапка жүктөп барып көмүү кыргыздардын Россияга кошуулушунан кийин гана токтолот¹. Кыскасы, ойрот хандарынын жортуулу мезгилинде элдин тарыхы, тарткан азап-тозогу, түштүк тарапка качышы, кайрадан көчуп келиши, калмак-кыргыз согушу калк эсинде таң каларлык тактык менен сакталып калган. Калмак хандарынын аттары, ата-тегинин санжырасы да негизинен конкреттүү прототибине ээ. Алсак, «Шырдакбекте» Анжыянга качкан кыргыздардын артынан кубалай барып уруш ачкан калмак ханы Калдан же Калдама делип эки түрдүү аталат. Тарыхый булактарда Галдама, Галдан эки башка адамды түзөт. Галдама – Галдандын жээни. Ал он жети жашында Тяньшандык кыргыздарды катуу талкалашы менен бүтүн Жүнгаријага атагы чыгат. Галдама кыргыздын Янгир (Жамгыр) деген баатырын жекеме-жекеде женип, жортуулдун ийгиликтүү аякташына шарт түзөт. Галдан Башкыту-хан жээнин өтө кадырлап, аны мактаган ырларды кунт коюп угуучу дешет².

Калмактардын тарыхындагы айрым фактылардын кыргыз фольклорунда сакталып калышы жана эпикалык чыгарманын табиятына ылайык интерпретацияланышы кызыктуу көрүнүш. Алсак, Баттур-хун тайчжи өлгөндөн кийин бийлик үчүн балдарынын ортосунда катуу күрөш жүрүп, Цэцэн аталаш бир тууганы Сэнгэни өлтүрүп, такка отурат. Цэцэн ханды Галдандын өлтүрүшү менен бийлик ага өтөт.

Кыргыздын санжыра сөздөрүндө³, же «Шырдакбек» поэмасында Галдандын иниси Ажаан катаал

¹ Ошондо, 157-б.

² Е.И.Кычанов. Повествование об ойротском Галдане Башкытухане, с. 28.

³ Борбордун кору, инв. № 116 (319), 162-б.

чыгып, калкка кысым көрсөткөндүгү үчүн элдин кыжыры кайнап өлтүрүп коюшат. «Шырдақбек» боюнча Галдан (Калдан) көчкү астында калып, мерт болот. Мындан көрүнүп тургандай, калмак хандарынын өмүр баянына таандык реалдуу окуя эл оозеки чыгармачылыгында башкacha талкууланат. Чыныгы чындыгын өзгөртүп, эл мүдөөсүнө, кызыкчылыгына баш иет. Бул идея зордукчул Калданды көчкү алып, каардуу хан Ажаандын кыжыры кайнаган калк тарабынан өлтүрүлүшүндө жүзөгө ашат. Кыскасы, поэмалын түзүлүшүнө XVII–XVIII кылымдардагы кыргыз элиниң башынан еткөн кыйын кезен негиз болгондугу анын өзүндөгү фактылар менен да аныкталат. Алсак, чыгармада ар башка мезгилде бийлик жүргүзгөн ойрот-калмак хандары Галдан-Бошоктудан (1671–1697)¹ тартып, Цэван Рабдан (1697–1727), Галдан Цэрэн (1727–1745) жана XVIII кылымдын аяк ченинде (1757)² каза болгон Амурсандын же алардын прототиби катарында әсептелген адамдардын аты аталат. Бирок эпикалык чыгарма да өз жолу менен өнүгөт. Ошондуктан эл әсинде же поэмада мурунку кийинки окуялардын орун алмашып, өйдө-төмөн айтылышы, калмак хандарынын бийликтөө келүү хроникасынын так сакталбай калышы, же ат жагынан айырмаланышы, тарыхый окуялардын же адамдардын интерпретацияланышы жана бул же тигил чыгарманын эпикалык жанрдын салттуу мотивдерин, окуяларын өз боюна синире өсүп-өнүгүп калыптанышы табигый көрүнүш. «Шырдақбекте» да эл оозеки чыгармачылыгындын табиятындагы жо-

¹ Кашаанын ичине калмак хандарынын бийлик жүргүзгөн жылдары көрсөтүлдү.

² В.В.Бартольд. Очерки истории Семиречья. с. 88.

горку өзгөчөлүк сакталган. Кыскасы, уламыштык жана тарыхый негизи бар окуядан поэма өсүп чыккан. Бирок анын поэма катарында түзүлүшү, толук мазмундуу эпикалык чыгармага өсүп жетиши эки аймакта эки башка жагдайда өткөн. Колдогу материалдарга караганда, Кыргызстандын түштүгүндө уламыш же ангеме түрүндө, көбүн эсе кара сөз түрүндө кезигет. Боз жоргонун макталышы гана ырдык формада айтылат. Кыргызстандын түндүк өрөөнүндө уламыш-ангеме, уламыш-поэма жана белгилүү даражада эпоско таандык салттуулукту (мазмун, образ куруу системасында, идеялык баятында, баяндоо ыкмасында) сактаган эпикалык чыгарманын денгээлине көтөрүлгөн.

Жогоруда сөз кылгандардын ичинен бараандусу, – Тоголок Молдо айткан вариант. Бул нуска алгач акындын чыгармалар жыйнагынын I томунда басылган¹. 1973-жылы әкинчи жолу жарык көрүп, «Элдик поэмалар» аталган жыйнакка кирет². Алгач кагазга түшүрүлгөн кол жазма Борбордун курунда сакталууда.

«Шырдакбектин окуясында» же жеке өмүр баянында тарыхый чындыктын изи жатканы менен негизи көркөм чыгарма анан айланасына башка окуялар топтоло берип, аймагы кенейип кеткен. Чыгарманын негизги кейипкери катарында эсептелген Шырдакбектин өмүр баяны да варианттуулукка өтүп, ар түрдүү баяндалат. Боз жоргонун тагдыры да ар башка түшүндүрүлөт. Айтор Шырдакбектин окуясы әлдин учкул кыялышында, чыгармачылык өнөр-

¹ Тоголок Молдонун чыгармалар жыйнагынын 1-томдугу. – Фрунзе, 1970-ж. Баш сөзүн жазып, жыйнакты түзгөн – Жаки Таштемиров.

² Элдик поэмалар. Кириш сөз жазған жана түзгөн – С. Закиров. – Фрунзе, 1973.

канасында иштелип чыгып, алымча-кошумчага учурган. Бирок анын ойрот-калмак хандарынын мезгилинде жашап, алар менен согушуп тургандыгы, аяллынын чыккынчылыгы менен ордосу талкаланып, Боз жорго душмандын колуна өтүп, кыргыздардын чабылып-чачылыши сыйктуу окуянын туруктуу схемасы жана тарыхыйлуулук сакталып калган.

Шырдақбекти тарыхый инсан катарында кароо бүгүн эле көтөрүлө койгон маселе эмес. Жарыяланбаган кол жазмаларда, поэмага жазылган баш сөздө, информациялык кабарларда анын тарыхый адам экендиги айтылып эле келе жатат. Бирок фольклордук жана тарыхый материалдардын бирдигинде карап, Шырдақбектин тарыхый инсан экендигин илимий негизде аныктоо үн тартибинен түшө элек. Ошон үчүн айрым тарыхый ангеме, санжыра, уламыштарга жана тарыхый булактардан орун алган маалыматтарга көз жүгүртүп көрөлү: Тоголок Молдо боюнча Шырдақбектин уруусу кыпчак, Курманбектин небереси. С.М.Абрамзондун 1955-ж. Баткендөн жазып алган материалында Шырдақбек кыпчактын кожом-шүкүр уругунан чыгат. Кыпчак уруусун бүтүндөй Көк-Дөбө, Каркара деген жерлерден кан Шырдақ баштап, азыркы жашап турган аймакка көчүрүп келгендиги тууралуу эл арасында уламыш, аныз-ангемелер айтылат¹. Санжырада да Шырдақбек жөнүндө баалуу маалыматтар кездешет. Айрыкча кытай тарыхчысы, санжырачы Усөйүн ажынын маалыматы толугураак да, чындыкка жакыныраак да. «Шырдақбек – деп жазат – Усөйүн ажы – XVII қылымдын аягында өткөн кыпчак элинин баатыры жана акылман башкаруучусу

¹ С.М.Абрамзон. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Ленинград, 1971.

болуп, зор атакка ээ болгон. Өзү Аңжыяндын Пайтык деген жеринен болуп, кийиичерәэк Нарындын Куртка деген жеринде турган. Сарыбагыштардын үчүкө, Түлкү деген баатырлары баатыр кыз Жаныл Мырзанын колунан өлгөндө, алар баатырларынын кунун кууп алуу үчүн кол курап, жүрүш кылууга даярданганда, Шырдакбекти чакырып келип, кол баштоону өтүнүч кылган. Шырдакбектин масилети, акыл көрсөтүшү боюнча иш жүргүзүшүп, Жаныл Мырзаны колго түшүргөн.

Шырдакбек кийинчөрәэк Шинжанга келип, Жаркенге аким болуп турган экен. Андан кийин азыркы Ак-Тоо ооданы курулган жерге сепил соктуруп, ошондо турган. Ал акыркы өмүрүндө кыргыз элиниң эзелки тарыхтан берки жоосу болгон калмактар менен кармашып келген. Чыккынчы катындын қастыгы себепчи болуп өлөт экен. Анын урпагы аким Шерип Таш-Коргон көнтөрүшүнө баштык болгон»¹. Үсөйүн-ажынын Шырдакбектин туулган жери, жашаган аймагы, анын Жаркенде акимдик кылышы, кийинки мезгилдерде курдурган сепили, ажал табышынын себеби, анын тукуму Аким Шерип жөнүндө алгач кабар бериши өтө баалуу, табылгыс маалыматтардан. Шырдакбектин Жаркен, Кашкар тарапта аким болуп тургандыгы тууралуу маалымат тарыхый булактардан да кездешт. Алсак, Ш.Б. Чимитдоржиевдин төмөндөгү китебинин² акырында «Ислам-намеден» (1756-ж. ыр түрүндө жазылган эски уйгур тилиндеги хроника) үзүндү келтирилген. Хрониканын «Жолборс хандын

¹ Үсөйүн ажы. Кыргыз санжырасы. «Кыргыздар» аттуу жыйнактын 2-тому. Түзгөн – К. Жусупов. – Бишкек. 1993-ж., 112-б.

² Ш.Б. Чимитдоржиев. Взаимоотношения Монголии и Средней Азии в XVII?XVIII в.в. – М. 1979. с. 75.

калмактарга качышы тууралуу ангеме» деген же-ринде төмөнкүдөй маалымат орун алат. Атасын ызалап качкан Жолборстун артынан кеткен куугунчунун Жаркенге кайрылып келиши менен хан өзүнүн эмирлерине кечиридүүлүк менен мамиле жасайт. Бирок Кашкарлык эмирлерди жана өзүнүн бектеринен ичинен Шах-Бакыны балдары менен, мырза Шырдак шигавулду жана да айрымдарын зынданга салдырат. Бир канча күндөн кийин зынданга түшкөндөрдүн көбүнүн теги сайд болгондуктан бошотулуп, калган эмирлер калмактарга өткөрүлүп берилип, Бай-Дөбөгө жакын жерде калмак колунан азаптуу ажал табышат.

Шах Махмуд Чоростун хроникасында дал жо-горкудай эле маалымат кездешет. Хроника боюнча Халил-шах жана Шах-Бакыбек балдары менен сейид тукумунан болгондугу кошумча маалымдалат¹. Калганы башынан аягына чейин эки тарыхый булакта тен сөзмө-сөз кайталанып, бири-бирине шайкеш келип турат. Экөөндө тен Шырдакбек сейит же саиддердин катарына киргизилбейт. Натыйжада бул маалыматтар Шырдакбектин Жаркен хандыгында кызматта болгондугу, анын эмне себептен калмактардын колунан Бай-Дөбө деген жерде ажал тапкандыгын, негизгиси XVII кылымда жашагандыгын ачык кабардап турат. Эн кызыктуусу «Ислам-намедеги», Шах Махмуд Чоростун хроникасынdagы жана Үсөйүн ажынын санжырасындағы маалыматтардын бири-бирине шайкеш келгендиги.

Ата менен баланын бийлик талашып, бири-бирине душман болуп каршылашкандыгы жөнүндөгү маалыматтар башка эмгектерден да кездешет. Мисалы, О. В. Зотов Шах Махмуд Чоростун хроника-

¹ Шах Махмуд Чорос. Хроника. – М., 1976, с. 237.

сына таянып, төмөнкүчө маалымат берет: «Абдаллах-хан өзүнүн духовный насаатчысы менен биригип, мураскору Жолборсту Жунгарияга качууга аргасыз кылат. Ал кийинчөрөк Ак-тоолук кожолордун жана ойрот башкаруучусу Сенгенин жардамы менен бийликтөө келет». Бирок анын бийлиги көпкө созулбастан, Кара-тоолуктардын ич ара сүйлөшүүсү жана Элдан-тайчиынын тобунун каршылыгы менен ажал таап, хандык Исмаил-ханга өтөт¹.

Абдаллах-хан 1639-1668-жылдары, баласы Жолборс-хан 1668-1670-жылдардын аралыгында бийликтөө жүргүзүп турган тарыхый инсан экендигин эске алсак², жана «Ислам-намедеги» маалыматка таяна турган болсок, анда Шырдакбек XVII кылымдын экинчи жарымында Жаркен, Кашкар тарапта хан кызматында эмир же аким болуп тургандыгы чындык болуп чыга келет. Ошондой эле так талашкан ата-баланын чыр чатагына аралашып каза тапкан көрүнөт. XVII-XVIII кылымдарда Кашкар, Жаркен хандыктарынын тарыхында кыргыз уруулары жана бийлери чон роль ойногон, ээлеген орду болгон. Бул тууралуу Ш. Б. Чимитдоржиев төмөнкүчө маалымат берет: «XVII кылымдын жарымынан баштап, кыргыз феодалдары Чыгыш Түркстандагы маанилүү маселелерди чечүүгө жана саясий иштерге катыша баштайт. Алар мамлекеттик жана согуштук ири кызматтарды ээлеп турушкандыктан, өлкөнүн саясий турмушунда таасири болбой койгон өмөс»³. Абдаллах-хан айланасына өз жоокерлери менен кызмат өтөөгө келген кыргыз бийлерин

¹ О.В.Зотов. Китай и Восточный Туркестан в XV?XVIII в. в. Межгосударственные отношения. – М. 1991. с. 108.

² Ошондо, с. 150.

³ Чимитдоржиев Ш.Б. Взаимоотношения Монголии и Средней Азии в XVII–XVIII вв. – М., 1979, с. 7.

топтот турган. Натыйжада XVII кылымдын орто-
сунан тартып, кыргыздар Чыгыш Түркстандын со-
гуштуқ жана саясий турмушунда активдүү роль
ойнойт¹. М.А.Салахетдинова «Хидаят-намедеги»
маалыматка таянып, XVII кылымдын аягы XVIII
башында кыргыздардын Кашкардын саясий тары-
хында чоң роль ойногондугун белгилей келип: «Кыр-
гыз бийлери уруу башында туруп, бири-бири менен
каршылашкандардын бул же тигил жагын колдоо-
го алыш турган. Шарты келгенде өздөрүнүн саясий
үстөмдүгүн жүргүзүү аракетинде болушкан»² – деп
жазат.

Сөз нугун Шырдақбек өмүр сүргөн мезгилде жа-
шап өткөн тарыхта орду такталган Учукө, Тұлкү,
Жаңыл Мырза өндүү инсандарга бурсак эле анын
жашаган кылымы аныктала түшөт. Жөгоруда аты
аталған адамдар Үсөйүн-ажынын санжырасында
Шырдақбектин замандаштары катарында саналып
өтсө, Ы. Абдыракмановдун материалдарында тө-
мөнкүчө маалымдалат:

Ала-Тоонун жеринде,
Учукө, Тұлкү, Шырдақбек,
Бул өндөнгөн эрлер бар,
Кара кулак шерлер бар³.

Же:

Жаңыл кыздын колунан
Учукө, Тұлкү әр өлүп,
Ажалы жетип, күн бүтүп,
Хан Шырдақтай бөрү өлүп⁴.

¹ Ошондо, с. 9.

² Салахетдинова М. А. Сообщение о киргизах в «Хидайат-наме» Мир-Халь ад-дина. Известия АН Кирг. ССР (серия общественных наук). Вып. 2. – Фрунзе, 1961, с. 136.

³ Борбордун кору, инв. № 201 (413).

⁴ Ошондо.

Ал әми үчүкө, Тұлқұ, Жаңыл Мырзанын реалдуу тарыхый инсан экендиги далилдөөнү талап кылбайт. Белек Солтоноевдин тарыхында Шырдакбектин замандаштары эсептелген Аккочкор, Каңкынын (багыш кыргызынан) калмактар менен болгон тендешсиз кармашууда өлгөндүгү, дегеле көптөгөн азаматтардын кырчылдашкан согуш майданында ажал тапкандыгы баяндалат¹.

Музыковед А. В. Затаевич тарабынан «Боз жорго» күүсүнө жазылган комментарийде Аккочкор, Каңкы кыргыз, калмак кармашууларында каза болгон Шырдакбек менен бир мезгилде жашаган тарыхый реалдуу адамдар катарында маалымдалат². Ы. Абыракмановдун материалдарында, айрым оозеки маалыматтарда Шырдакбек казак ханы Тоокенин замандашы катарында айтылат, Тооке-хан 1680-1715-жылдары бийлик жүргүзгөн реалдуу тарыхый инсан³. Демек, эл оозунда, аныздык ангемелерде, санжыра материалында Шырдакбектии замандаштары эсептелген үчүкө, Тұлқұ, Жаңыл Мырза, Аккочкор, Каңкы, Тооке хан жана башкалардын тарыхый реалдуу инсан экендиктерин көнүлгө тутсак, Шырдакбекти тарыхый болгон адам катарында кароого толук негиз бар. Жогоруда белгилегендей, Шырдакбектин туулган жери жөнүндө да Үсөйүн ажынын санжырасында, Тоголок Молдонун материалдарында ишенимдүү маалыматтар орун алат. Үсөйүн ажы аны Анжыяндын Пайтык деген жеринде туулду десе, ушул эле маалымат Тоголок

¹ Белек Солтоноев. Кыргыз, казак тарыхы. Борбордун кол жазмалар. фондусу, инв. № 167.

² А. В. Затаевич. Киргизские инструментальные пьесы и напевы. – М., 1971, с. 377.

³ В. А. Мусеев. Джунгарское ханство и казахи XVII–XVIII в.в. – Алма-Ата, 1991, с. 55.

Молдо тарабынан да бекемделип, Анжыянда туулган делет. Демек, Шырдакбекти туулган жери Анжыяндын эле айланасы болуп чыгат.

Фольклордук маалыматтар Шырдакбектин жашаган жери, бийлик жүргүзгөн аймактары жөнүндө реалдуу маалымат берет. Алсак, жогоруда белгилегендей Үсөйүн ажынын санжырасында Шырдакбектин Фергана өрөөнүндө, Нарын, Жаркен, Ак-Тоо ооданында бек, аким болуп тургандыгы маалымдалса, Тоголок Молдонум материалы боюнча Ош, Анжыян, Маргалан, Кокон, Наманган, аягы Кожонт, Ташкентти сурап, Жети шаар Паргананы жергеси менен каратып тургандыгы баяндалат. А.Вышнегорскийде Коқондун беги делет.

Жогорку маалыматтарды жыйынтыктай келгенде Шырдакбек Анжыян аймагында туулуп эр жетип, бүт Фергана өрөөнүн сурап турган. Мунун далили катарында Шырдакбектин турагы эсептелген чеп, коргондорду, Ош шаарындагы Хан-Дөбө, Лейлек аймагына караштуу Маргун айлынын түштүгүнөн орун алган Коргон-Төбө, Жалал-Абаддагы Түйө-Төбө (Чекө-Дебө) сыйктуу жер аттарын, Ак-Талаадагы Шырдактын чебин жана ага байланыштуу айтылган уламыштарды келтирсек орундуу болот.

Кийинчөрээк Шырдакбек Нарындын Ак-Талаа аймагына чеп салдырып, ошондо турат. Муну азыркыга чейин сепилдин урандысынын, карападан жасалган суу түтүкчөлөрүнүн сыйкытарынын сакталып калышы ачык аныктайт. Андан кийин Кащкар, Жаркен тарапка барып, ал жерде аким болот. өмүрүнүн акырында Абдаллах-хан менен жоолашып калгандыктан, Ак-Тоо ооданына келип, чеп соктурup, коргонуунун камын көрүп, анда калмактар тарабынан өлгөнгө чейин өмүр сүрөт.

Жогоруда келтирилген фактыларды жыйынтыктап келгенде Шырдакбектин генеалогиясы тактал-

ган, тарыхта аты калган үзөнгүлөш замандаштары бар, XVII кылымда жашаган реалдуу тарыхый инсан экендиги аныкталат. Чыгармада тарыхый негизи бар Калдама, Амурсан сыйктуу калмак хандарынын аты аталат. «Шырдакбекте» эл оозеки чыгармачылыгынын жанрдык табиятына, тарыхый окуяны, болумушту чагылыш-тыруу өзгөчөлүгүнө ылайык негизинен эпикалык көркөм чыгарманын жүгүн аркалап, калмак төбөлдөрүнүн жорттуулу мезгилиnde калктын чабылып-чачылуусун, азап-тозогун, өздөрүнүн азаттыгын, көз каранды эместигин сактап калуу үчүн жүргүзгөн баатырдык күрөшүнүн реалдуу картинасы түзүлүп, доордун тарыхый кырдаалы жөнүндө ачык маалымат берилет. Буга республиканын булун-бурчунда «Шырдакбектин чеби», «Кам Шырдакбек ордосу», «Кам Шырдакбектин жери» деген жер аттарынын сакталып калышына ачык күбө. Эл арасында анын даңазалуу тулпары тууралуу аңыз-ангемелердин, мактоо ырларынын айтылышы, жана «Боз жорго» күүсүнүн чертилиши да бекеринен эмес чыгар. Жогорку маалыматтардан көрүнүп тургандай, Шырдакбектин тарыхый инсан экендигин аныктай турган даректер жетишерлик. Ошол тарыхый негизи бар окуялар же тарыхый инсан эпикалык чыгармада кандай чагылышкан. Бул фольклордук чыгармалардын түзүлүш, өсүп-өнүгүш, айтылыш өзгөчөлүгүн көнүлгө тута иликтене турган маселе.

Албетте, тарых менен фольклор бири-бирине эриш-аркак. Бирок фольклор тарыхтын көчүрмөсү эмес. Тарыхый инсандын же тарыхый окуянын көркөм чыгармада чагылышынын өз мыйзамы, өз жолу бар. Тоголок Молдонун айтуусунда «Шырдакбектин» окуясы эпикалык багытта баяндалып, белгилүү даражада баатырдык эпостун салтын өз боюна синире алган.

«Шырдакбек» – жанрдык жагынан татаал, башынан аягына чейин бир беткейлүүлүк сакталыш, бир жанрдын чегинде окуя өнүкпейт. Анда уламыштын, тарыхый-поэмалынын, эпостун да жанрдык белгилери бар. Айрыкча чыгарманын экинчи бөлүмүндө окуя куюлушкан жорго сөздөр менен баяндалып, кара сөз түрүндөгү баяндоо ыкмасы кенири колдонулат.

Жыйынтыктаганда поэмалын башында курч көтөрүлгөн айрым салттуу эпикалык мотивдердин аягына жеткириле иштелип чыкпагандыгына кара-бастан, жалпысынан чыгарманын мазмуну, образдык системасы, идеялык багыты, көркөм ыкма, кражаттары эпикалык чыгарманын жүгүн аркалап турат. Ата-Жүртту, Ата-Конушту сүйүү, калк кызыкчылыгын ыйык тутуу, өлкөнү сырткы, ички душмандан коргоо маселеси курч коюлуп, эл мүдөөсү, тилеги менен айкалышат. Чыгарма ушунусу менен калк эсинде, көркөм кыялында алиге жашоосун улантып келе жатат.

Филология илимдеринин кандидаты:

БАТМА КЕВЕКОВА

Илимий кызматкер:
ОРУНБАЙ АХМЕДОВ





ШЫРДАКБЕК

Жазы деген жерде, кыпчак деген элде Тейитбек деген хан болгон. Тейитбектен Курманбек туулат. Курманбек калмактын ханы Дөлөн менен урушуп жүрүп өлөт. Курманбектен алты жашар Сейитбек деген бала калат. Сейитбекти Курманбектин досу Кашкардын ханы Аккан багып чоңойtot. Сейитбекти он сегиз жашка чыкканды Аккандан Курманбектин башкы жигити Заирбек ээрчитип элине алып келет. Сейитбекти эл хан көтөрөт. Сейитбек калмакка чабуул кооп, Дөлөн ханды өлтүрөт. Сейитбек Кашкардын кербен башчысы Камилжандын Мөл деген кызына үйлөнөт. Сейитбек калмактар менен дагы урушуп калмактардын колунан каза табат. Ошондо Сейитбектин баласы Шырдак жаш калат, энеси Мөл да өлөт. Шырдакбек жетим калып көрүнгөндүн колунда жүрөт. Ошол күндөрдө Шырдакбектин түшүнө аян берет. Түшүндө: «Кебез тоо менен кең Кашкардын ортосунда АлА-Көл деген көл бар, бир жылкыны союп, анын канына бөлөнүп алып, адамдык жытынды кетирип, жылкы жыттанып алып, жапа колуна укурук алып, АлА-Көлдүп жээгинде көрүнбөй жашырынып жатсан, бир боз бәэ боз кулун ээрчитип келип суу ичет. Ошондо боз кулундун энесин кармап алгын. Боз кулун энесинен ажырагандан кийин ойго бир урунуп, тоого бир урунуп олтуруп кайра энесинин жанына келет. Ошондо боз кулунду кармап алып, энесин коё бер-

гин. Боз кулунду үйгө алып келип төрт жашка чыкканга чейин адамга көрсөтпей баккын. Төрт жашка чыкканда боз кулундун үстүнө ээр салып минип. Ошондон баштап ишин, онолот, кырсык-курсугун жоголот. Ал жөн жылкы әмес, анын атасы да, энеси да кайып» – деп, аян берүүчү көздөн кайым болот. Шырдақбек ойгонот, ойгонсо түшү. Шырдақбек ошол түшүндөгү кишинин айткандарын орундастып, боз кулунду үйүнө алып келет. Боз кулунду төрт жашка чыкканча адамга көрсөтпей жашыруун багат, боз кулун төрт жашка чыккандан кийин Шырдақбек анын башына жүгөн катып, үстүнө ээр токуп минет. Боз кулунду минген күндөн баштап Шырдақбектин иши онолот, башындагы кырсыгы жоголот. Кырк жигит курап, кыпчакты сурап хан болот. Ошондо Боз жоргонун атагы чыгып, кыргыз менен калмакка белгилүү болот. Ошол кезде калмактын Шыгай деген ханы болот. Шыгай хандын кырк катыны болот, алардын ичинде акылдуу жана аяр Шиктуркүн деген катыны болот. Шыгай хандын күлүк кара бәэси болот, ошол бәэни мактап Шыгай хан менин кара бәэмдин алдына дүйнөдө эч кандай жылкы чыга албайт деп сөз кылат. Анда Шиктуркүн: «Сиздин кара бәэнизден дагы кыпчактын ханы Шырдақбектин Боз жоргосу мыктылык кылат» – дейт. Шыгай хан ачуусу келип сен ошентип айтасын деп, Шиктуркүндү чачын кыркып, бир колунун беш манжасын кесип туруп: «Бар Шырдақбегине» – деп, кууп жиберет. Жапа чегип, кордук көргөн Шиктуркүн Шырдақбекке келет. Шырдақбек Шиктуркүндү багып алат. Арадан эки жыл өтөт. Эки жыл өткөндөн баштап Шиктуркүндүн көнүлү бузулуп: «Боз жоргону алып барсам Шыгай хан күнөөмдү кечирер бекен» – деп, боз жоргону акырдан чечип жатканда Шырдақбектин жигитте-

ри көрүп коюп, Шиктуркүндү кармап, Шырдақбекке алып барат. Шырдақбек: «Шыгайдан көрсөн, зордукту, эми менден көргүн кордукту» – деп, соо колунун беш манжасын кесип туруп: «Бар Шыгайына» – деп, Шиктуркүндү айдал жиберет. Эки колдон ажырап кордук көргөн катын күйөөсү Шыгайга келет. Шиктуркүн Шыгайга Боз жоргону ого бетер мактайт. Ошондо Шыгай хан Боз жоргого кызыгып, жанына бир киши кошуп, алдына ат мингизип: «Сен әлчисин, әлчиге өлүм жок, Боз жоргону сатат бекен, же сатпайт бекен? Шырдақбекке барып сүйлөшүп келгин» – деп, Шиктуркүндү кайра жиберет. Бечара Шиктуркүн Шырдақбекке келет да: «Таксыр, мен әлчимин, әлчиге өлүм жок» – дейт. «Әлчи болсон, жумушунду айт» – дейт Шырдақбек. – Ханым боз жоргону сатат бекен же сатпайт бекен? Барып сурап кел деп, кайра сизге жиберди» – дейт Шиктуркүн. Хан Шырдақбек: «Менин Боз жоргомдун баасына жалан сиздин күйөөнүз эмес, жалпы калмактын баасы жетпейт» – дейт. Шиктуркүн: «Баасын айтып көрүнүз, күчү жетсе да, жетпесе да мен ханыма айтып барайын» – дейт. «Әмесе угуп турунуз, жаны шаар салдырысын, шаардын дарбазалары бүт алтын, күмүштөн болсун, шаар етө кооздолсун, ал шаар үч жылда бүтсүн, шаардын үстүнө алты мин әк козу байлансын, алардын өңү-түсү окшоп болсун, биринен-бири чон-кичине болбосун. Ошондо гана менин Боз жоргомо баасы жетет, ханына ушундай деп айтып баргып» дейт хан Шырдақбек. Шиктуркүн Шырдақбектин айткандарын төкпөй-чачпай Шыгай ханга айтып келет. Шыгай хан: «Болуптур шаар салдырайын, шаар салдыруу колумдан келет, бирок өндөш алты мин козу табуу кыйын, аны қантып табамын» – дейт. Анда Шиктуркүн: «Сиз шаарды салдырып бүтүнүз,

шаарга арнап той берисиз, ал тоюнузга калмак, кыргызды бүт чакырыңыз, сиздин тоюнузга Шырдакбек Боз жоргосу менен келет, ошондо мен акылын таап Боз жоргону колго түшүрүп беремин» – дейт. Шыгай хан айтылгандардын баарын орундаат, үч жылда баарын так кылат. Той берет, тоюна калмакты, кыргызды бүт чакырат. Шырдакбекти да чакырат. Ошондо Шырдакбек бир тору атты союп, терисин сыйрып алып Боз жоргого капитап, Боз жоргону боёп, бардык келбетин оноп, ошол тойго алып келет. Той көнүлдүү өтөт. Шыгай хан: «Сен Боз жорго дебедин беле, бул тору жорго турбайбы» – деп, Шиктуркүндү кыйнайт, Боз жоргону тапкын дейт. Ошондо Шиктуркүндүн айтканы:

Кайдан келди бул күлүк,
Таанылып калды он, солго,
Үстүндөгү жаш бала,
Камчыланат он колго,
Жал, куйругу жаркылдан,
Жагып калды чондорго,
Дүбүртүнө жетпеди,
Төрт жүз элүү чон жорго.
Күндө чапса байгени,
Күндө алат тору жорго.
Жана чапса байгени,
Жана алат тору жорго.
Айда чапса байгени,
Айда алат тору жорго.
Жал, куйругу жаркылдан,
Жагып калды чондорго,
Төрт жүз элүү күлүккө,
Алдыrbайт го болжолдо.
Чапкап сайын байге алган,
Бул кайдан келген чон жорго?

Күндө чапса тору жорго,
Күндө байге бербеди.
Айда чапса тору жорго,
Айда байге бербеди.
Тору жоргону ээлеген,
Топ элге намыс бербegen,
Кайсыл әлдин әрмеги?
Калмак болду айттылып,
Жарыктыктын өрнөгү.
Ачык болду күлүктүн
Алыс жерге чуркаары,
Тору жоргону таптаган,
Күлүк деп толук мактаган,
Кайсыл әлдин шумкары?
Тору жорго минип гүлдөгөн,
Бузуктук жакка жүрбөгөн,
Кайсыл әлдин султаны?
Үч жылдык жерге салдырган,
Алыстан уста алдырган,
Хан Шыгайдын ордосу,
Чапкан сайын байге алган,
Кайсыл әлдин жоргосу?
Кандай баатыр болду экен,
Эәлеп жүргөн жолдошу?
Кызыл-тазыл Шыгай хандын калаасы,
Суктандырат көргөндү
Сурмалуу көздүн карасы,
Караган пенде тан калат,
Кандай бәэнин баласы?
Чапкан сайын байге алып,
Тилекке жетти карабы!
Чыккан жүнү макмалдай,
Арка жагын карасан,
Кийими менен чогулуп,
Алты киши баткандай.

Алтымыш кез аң келсе,
Ыргып кетет жазганбай,
Ушундай күлүк качабы,
Алдына келген намыстан.
Кайраттанып чуркаса,
Кара терин ағызган,
Ыргып кетет бут салбай,
Алдында терең арыктан.
Жылкыда мындай жок чыгаар,
Жаралса керек кайыптан.
Адамдын көзүн уялтып,
Жал, куйругу жаркылдайт.
Дүбүртү катуу угулуп,
Төрт таягы тарсылдайт.
Кызыганда ооздук,
Кесе тиштеп карсылдайт.
Төбөсүндө көкүлү,
Ай тийгендей жалтылдайт.
Төрт жүз элүү чоң жорго,
Байге алалбай салпылдайт.
Чаап келип байге алышп,
Саяпкерден салкындайт.
Чаап жүргөн баланын,
Түк көнүлүн калтыrbайт.
Алтымыш кез аң келсе,
Секириштен тартынбайт.
Тору жоргонун кабарын,
Укмайынча жан тынбайт.
Кайкаланган күлүктүн,
Кабары элге таркады.
Төрт жүз элүү чоң жорго,
Байге алалбай чарчады.
Таасын күлүк тору жорго,
Тан, калтырды канчаны,
Кадим күлүк әкен деп,

Караган сынчы байкады.
Хандын кара бээси
Жете албай башын чайкады.
Чапкан сайын байге алган,
Кайсыл элдин байталы?
Тору жоргону ээлеген,
Топ элге намыс бербеген,
Кайсыл элдин залкарь?

Мындан көп жыл мурун жети жашар кыргыз
кызы калмактын колуна түшүп кетет. Ошол кыз
ушул кезде 107 жашка чыгып кемпир болот. Ошол
кемпир: «Бул жоргонун дайынын мен айтып бе-
рейин» – деп айтып турган сөзү:

Кыргыздык менин айыбым,
Калмак болот кайыным,
Толугу менен айтайын,
Тору жоргонун дайынын.
Баатыр болот башынан,
Кыргыздын баккан балдары.
Күлүк болот башынан,
Кыргыздын баккан малдары.
Кызыл-тазыл гүлдөгөн,
Шыгай хандын чарбагы.
Мага окшогон апандын
Ичинде жатат арманы.
Түпкү атасы Тейитбек,
Тейитбектен Курманбек»
Курманбектен Сейитбек,
Телегейи тегиз бек.
Тору жоргону ээлеген,
Топ элге намыс бербеген,
Өзүнүн аты Шырдақбек,
Бул Сейитбектин ардагы.
Ошол күндүн баарысы,

Дагы эле менин эсимде.
Туткун болгом калмакка,
Жети жашар кезимде.
Ишенет дейт кыргыз эл,
Кудай менен арбакка.
Жети жашар кезимде,
Түшүп кеткем калмакка.
Алышсан да кол жетпейт,
Асмандағы жылдызга,
Атасы башка калмактар,
Эрегишипе кыргызга.
Кабылан Манас айкөлдөй,
Баатыр чыгат кыргыздан,
Бакай баштап сөз тапкан,
Ақыл чыгат кыргыздан.
Баатырга күмбөз салдырган,
Турпандан турпак алдырган,
Каныкей сындуу кеменгер,
Катын чыгат кыргыздан,
Шырдакбектей зыңкыйган,
Асыл чыгат кыргыздан.
Эрегишип буларга
Бактынды бекер ыргытпа.
Атасы бөлөк калмактар,
Эрегишипе кыргызга,
Касташкан жоосун кантарып,
Жыккан чыгат кыргыздан.
Жаңыл менен Сайкалдай,
Кыздар чыгат кыргыздан.
Атам Кошой баатырдай,
Балбан чыгат кыргыздан.
Ақбалта менен Бакайдай,
Чалдар чыгат кыргыздан.
Касташкан жоосун кыйраткан,
Шумкар чыгат кыргыздан.

Аккула менен Буурулдай,
Тулпар чыгат кыргыздан.
Батасы элди байыткан,
Душмандын жолун тарыткан,
Каныкей сыйдуу кең бейил,
Апа чыгат кыргыздан.
Боз жоргону тору кылып,
Боёп келген Шырдақбек,
Кеп кийгизип сыртына
Оноп келген Шырдақбек.
Чогулган жалпы калмактар,
Биздики деп ойлонбо.
Акылсыз калмак билбейсин,
Бул тору жорго әмес, Боз жорго.
Толугу менен билемин,
Калмак, кыргыз әлдерин.
Түшүнбөй турсун калмактар
Шырдактын боёп келгенин.
Шаңына чыккан жаңырып,
Шыгай хандын ордосу,
Курманбек деп угамын,
Кыргыз әлдин жолборсу.
Жылкылыгы болбосо,
Кайып мунун бормосу*.
Небереси Шырдақбек,
Таптап жүргөн жолдошу.

Ошондо: «Эми Боз жорго әкенин таанып койду» – деп Шырдақбек Боз жоргонун кебин сыйрып жиберет. Ошондо Боз жорго жаркылдал бардык әлге таанымал болот. Шыгай хан: «Алты жүз жоргону алты айлык жолго чабабыз» – дейт. Шырдақбек: «Мен Боз жоргомду алты айлык жолго чаппаймын» – деп, макул болбайт, бирок көпчүлүктүн кысымы менен Шырдақбек айласыздан макул бо-

лот. Ошондо Шырдакбек Боз жоргону чапкан балага: «Сен Боз жоргону чаап келе жатканда камчы урбагын, башыңа бир иш түшкөндө гана камчы ургун» – деп, Боз жоргону алты жүз жоргого кошуп жиберет. Алты айлық жорго барганча алты жүз күлүк бүт кырылат. Шыгай хандын кара бәэси менен Шырдакбектин Боз жоргосу калат. Бирде кара бәэ, бирде Боз жорго чыгып келе берет. Боз жоргону чаап келе жаткан бала дүрбү менен караса, Боз жоргону түшүрүп алуу үчүн алтымыш кез аң казып, кырк кулачтуу жибектен керме коюп, калмактар аракет кылып жатканын көрөт. Ошондо баланын Боз жоргого арман кылып айтканы:

Кара тоо башы бел көрдүм,
Капталдан соккон жел көрдүм.
Алтымыш кез чоң оро,
Казып жаткан эл көрдүм,
Кагылайын боз жорго,
Сен көрбөсөң, мен көрдүм.
Боз жорго сени чабам деп,
Жаш кезимден ээлендим.
Ата-энем жок, сен да жок,
Алты жылы сенделдим.
Ойлосо боло Шырдакбек,
Оюна келген тарыхты,
Кырсыктан қудай кош колдоп,
Сактаса мендей карыпты.
Үстүнө чыгып күлүктүн
Ак мейизден жем бердим.
Көрүнө эсен барамбы,
Көркүн ачып эл – жердин.
Кыргызды эсен көрөмбү,
Эске алдым ушул өнөрдү.
Айланып кыргыз калкыма,

Ачылып салам беремби.
Кайрылып кайта көрөмбү,
Картайган жалгыз энемди
Ак калпак кыргыз эл үчүн,
Алтындай жанды беремби.
Карга, кузгун талайбы,
Как талаада денемди.
Күлүктүгүн чын болсо,
Көргөзө көргүн өнөрдү.
Биригип кайта көрөмбү,
Бир боорум кыргыз көп әлди.
Багыма толук табылып,
Боз жорго тулпар сен келдин.
Актайбы деп тузумду,
Ак мейизден жем бердим.
Боз жорго тыңша кебимди
Калмак, кытай аралаш,
Бөлөйүн орто чегимди,
Актасаң болду жарыктык,
Мейизден берген жемимди.
Ойдолоп бир пас чуркасан,
Он эки мүчөң келишкен.
Аттап кеттин бут салбай,
Алдыдагы денизден.
Алты жүз буудан кырылып,
Алдыга чыккан окшоду.
Хандын кара бәсси,
Боз жорго экөө токтоду.
Калмактардын Шыгай хан,
Кадимкидей той берди.
Кара бәэ менен Боз жорго,
Кадимкидей кой берди.
Агала тоонун боорунан,
Ак түйгүн учат закымдал,
Үстүндөгү баланын,

Жүрөгү туйлап лакылдап.
Алтымыш кез зынданан,
Аттап кетти Боз жорго,
Кырк кулачтуу кермеден,
Чаттап кетти Боз жорго.
Этине камчы тийгенде,
Кызып кетти Боз жорго,
Үстүнөн толук айланып,
Сызып кетти Боз жорго.
Алтымыш кез зынданы,
Бузуп кетти Боз жорго.
Кармайм деген калмактан,
Үркүп кетти Боз жорго.
Бир канчасын зынданга,
Түртүп кетти Боз жорго.
Төрт жүз элүү жоргону,
Жыгып кетти Боз жорго.
Хандын кара бәэсинен,
Чыгып кетти Боз жорго.
Төрт аягы тарсылдап,
Ооздугу карсылдап,
Төбөсүндө көкүлү,
Ай тийгендей жаркылдап.
Үстүндөгү жаш бала,
Келе жатат салкындан.
Кайраты менен таанылып,
Күүлөнүп күлүк чамынып.
Келе жатат Боз жорго,
Шырдақбекке табылып.
Хан Шырдақбек мыкты экен.
Касташкан жоосун жыкчу экен.
Боз жоргонун дүбүртүн,
Үч күндүк жерден укчу экен.

Шырдақбек Боз жоргосу чыгып келгенден ки-
йин Сыядат деген ырчысын: «Калмактарды кордо-

гун, әгерде кордой албасан, сенин башынды ала-
мын, әгерде калмактар качырса, калмактардын
башын аламын» – дейт. Ошондо Сыядаттын кал-
мактарды кордоп турган жери:

Кулак салғын калмактар,
Күрчутуп айткан кебиме
Эрегишие ар качан,
Ак калпак кыргыз элиме.
Каалаган ишке жете албай,
Капалуу болуп кейибе.
Кан эткен кытай, калмакты
Кыргыз эл албайт төнине.
Чаап алып кыргызды,
Коркпойсун калмак кудайдан.
Шырдақбектин Боз жорго,
Алга чыкты жүгүрүп,
Казак, кыргыз, өзүбек,
Кабаты менен сүйүнүп.
Хандын кара бәэси,
Өзүнүн казган оруна,
Өзү түштү күйүгүп.
Калын, калмак жалпысы,
Байгеден калды түнүлүп.
Боз жоргодой тулпардын,
Күлүктүгү билинип.
Ак калпак кыргыз элимдин,
Туусу көккө илинип.

Шыгай хандын катыны Шиктуркүндүн айтканы:

Алдыма келген Сыядат,
Айткан сөзүн жалгандыр,
Хандын кара бәэси
Биринчи мөөрөй алгандыр.
Шырдақбектин Боз жорго,
Алтымыш кез оруна,

Күп этип түшүп калгандыр.
Эч нерсе алба оюна,
Калмактын ырдал барам тоюна.
Кара бәэси чыгып байге алып,
Намысың тиет колуңа.
Сыядаттын айткан сөзү:
Башынан бери карата,
Баатырлыкка бет бурдум.
Болбогон сөздү сүйлөбө,
Баләэ баскан Шиктуркүн.
Калмак менен кыргыздын,
Кимиси женәэр экен деп,
Көпчүлүккө кеп кылдын.
Эми эле келет Боз жорго,
Эсинди жый Шиктуркүн.

Боз жорго чыгып келет, Шырдақбек байгени алат. Кийин Шырдақбек кырк жигитине: «Мен үйгө барып келейин» – дейт. Кырк жигити Шырдақбекти Боз жоргого мингизип үйүнө жөнөтөт. Шырдақбек үйүнө барат, катыны тосуп алат. Шырдақбек үйгө жатып уктап эс алайын дейт. Катыны төшөк салып берет. Шырдақбек төшөккө жатып уктап калат. Шырдақбектин катыны: Бүт дүйнө боюнча биздин бек кыйын десем, биздин бектен да кыйын бек бар турбайбы, мен ошол бекке барып тийишим керек» – деп, Шыгай ханга көнүлү бурулуп, нәэти бузулат да, Боз жоргону минип качмакчы болот. Ал катындын кетәэрин билип калып, Шырдақбектин Саалы деген сопусунун айтып турганы:

Мен сопу Саалымын,
Жашымдан бери карата,
Көп ишти көрбөй чаалыдым.
Тетиги турган катынды,
Кетет го деп наалыдым.

Мен Саалы сопумун,
Арбакка куран окудум.
Кете турган катынды,
Качат го деп чочудум.
Ойсоктогон куу катын,
Жоргонун терин төгөт го,
Катының жаман деп айтсан,
Шырдақбек жаман көрөт го.
Боз жоргодон айрылса,
Кыргызды калмак женет го.
Кара нээт куу катын,
Муну калмакка барып берет го.
Берекелүү Шырдақбек,
Сөзүмө кулак салсачы,
Кете электе куу катын,
Жигиттер кармап алсачы
Катының качып кетти деп,
Шырдақбекке барсачы.

Катын Боз жоргону дарбазадан алыш чыгат, Боз жоргого минип туруп, Шырдақбек менен коштошуп турган жери:

Кадырлаш카 кадырлаш,
Кайрылбаган заман бул.
Бөлүнүп кеттим кашындан,
Кайыр кош, Шырдақ, аман бол.
Ак калпак кыргыз боюнча,
Алтындей куйрук жечү әлем.
Бүткүл дүйнө боюнча,
Биздин бек кыйын дечү әлем.
Сенден да кыйын бек чыкты
Шыгай хандын кабары,
Кулак, мәэни жеп чыкты.
Сизге окшогон падыша,
Кыргыздардан көп чыкты.

Шыгай ханга барамын,
Шыгайга тийип аламын.
Шыгай ханга жолуксам,
Орундайт жаштык талабым.
Шыгай ханга тиейин,
Күнүгө көйнөк киейин.
Кош, аман бол, Шырдақбек,
Оозуна сиейин.
Бир өзүнө коштошуп,
Жоргонун терин төгөйүн.
Кудай мага жол берсин,
Жолугушуп жөнөйүн.
Кайыр, Шырдак, эсен бол,
Сенин өлүгүндү көрөйүн.
Шыбырлашып шыңкылдал,
Шыгай ханга тиейин.
Күнде жыргал, күнде той,
Шапар тәэп жүрөйүн.
Түркүн гүлдөй түрлөнүп,
Түрлүү шайы киейин.
Кош, эсен бол, Шырдақбек,
Шыгай болот түгөйүм.
Калмак ханы Шыгайга,
Кадырлашып жүрөйүн. –

деп, Шырдақбектин катыны Шыгай хандын шаарына жөнөп кетет, барып Шыгайдын ордосуна кирет. «Боз жоргону жетелеп бир сулуу катын келди» – деп, Шыгай хандын жигиттери ханга кабар берет. Шыгай хан: «Катынды бир үйгө, Боз жоргону бир үйгө камап кой» – деп, жигиттерине буйрук берет. Жигиттер катынды бир үйгө киргизип, Боз жоргону бир үйгө киргизип коюшат. Шыгай хандын Шырдақбектин катынына түндө келип учуралышып турган жери:

Шыгай хандын калаасын,
Кайдан келдин аралап.
Айнектей сулуу жаш келин,
Жүрөсүзбү саламат.
Түз эле окшойт пейлиниز.
Түнкүсүн салам бердиниз.
Шыгай хандын калаасын,
Кай жумуш менен көрдүнүз.
Кайсы жер болот мекенин,
Кайсы жактан келдиниз.
Жүрөктүн тапчы дарысын,
Сырындын айтчы барысын.
Алыстан келип көрүнгөн,
Өз айлындан бөлүнгөн.
Кайсы бектиң жарысын?
Агала моюн соносун,
Аралап бакка коносун.
Алыстап өмүр кеткенде,
Ағылган гүлдөй соолосун.
Ак балыктай кылт эткен,
Айнектей бетин жылт эткен,
Акырын құлұп шыңқ эткен,
Көргөндө жүрөк зырп эткен,
Кимдин жары болосун?
Көк ала моюн соносун
Көрүнбөй талга коносун.
Мезгилиң өтүп кеткенде,
Қуураган гүлдөй соолосун.
Көгүчкөндөй кубулган,
Бендеден башка туулган,
Үнүнүз ичке шыңқ этип,
Жылаажындай угулган.
Кимдин жары болосун?
Айтчы толук сырынды,
Жашырбастан чынынды.

Таппай турам жаш келин,
Сыр чыгарар ыгынды.

Шырдакбектин катынынын сөзү:

Аманбы, Шыгай ханыбыз,
Ачылган сиздин багыныз.
Амандашып турсак деп,
Алыстан келген чагыбыз.
Калтырбай айтсам сырымды,
Кабар алсан биз жактан.
Унутпай айтам сырымды,
Уругубуз кыпчактан,
Калың кыпчак элибиз,
Хан Шырдакбек бегибиз.
Жашырбай айтсам сырымды,
Жазылыш калаар чериниз.
Тумчугуп келдим сиз жакка,
Кутула албай кайгыдан,
Калаанызга мен келдим,
Хан Шырдактын айынан.
Эсиме түштү кадырын.
Жүрөктүн басчы жалынын.
Сырымды уксан дал ушул,
Шырдакбектин жарымын.
Мен боломун Шырдактын,
Акыреттик жолдошу.
Мамынызга байланды,
Шырдакбектин жоргосу.
Кыраан эле Шырдакбек,
Кыргыз элдин жолборсу.
Казыр мага көрүндү,
Хан Шыгайдын ордосу.
Шырдакбектин колунан
Түрдүү оокат жечү элем.
Бүткүл дүйнө боюнча,

Биздин бек кыйын дечү элем.
Мындан да кыйын бек чыкты,
Шыгай хан сенин кабарын,
Кулак, мээни жеп чыкты.
Жолдошунан ажырап,
Жалгыз барды Шырдақбек.
Жигити жок ээрчиткен,
Алсыз барды Шырдақбек.
Адыр-адыр белести,
Ашып барды Шырдақбек.
Жоргонун күлүктүгүнөн
Качып барды Шырдақбек
Өкүнсөм келбейт кайрылыш
Өмүрдүн өтсө мезгили.
Чыныңды айтчы Шыгай хан,
Чын эле качып кеттиби?
Ак, карасын бул иштин,
Билейин деп мен келдим.
Качып кетсе Шырдақбек,
Шыгай хан сендей падышага,
Тиейин деп мен келдим.
Боз жоргодой тулпарды,
Таң ашырам деп келдим.
Жайынча кетсе Шырдақбек,
Экөөнөрдү дос кылып,
Жараштырам деп келдим.
Минип алыш жоргону,
Шыгай хан сизге кез келдим.
Аласыңбы же жокпу,
Жүрөгүндү текшергин.

Шыгай хандын катындан сыр сурап турган жери:

Жүрөгүм турат басылбай,
Кабагым турат ачылбай.
Көнүлүн менде бар болсо,
Сырыңды айтчы жашыrbай.

Жашымдан бери эл бийлеп,
Мингеним алтын так эле.
Сенин күйөөн, Шырдактын,
Канча зайды бар эле?
Кантеп камчы чапчу эле?
Канча күндө жатчу эле?
Кадырлашың Шырдақбек,
Кандай кылышп бакчу эле?
Көрсөтүп айтчы сырынды,
Кимди сүйөм дечү элен?
Шырдақбектин колунан,
Кандай оокат жечү элен?
Шырдакты кандай сүйчү элен?
Кандай болуп жүрчү элен?
Калтыrbай айтчы иреттеп,
Кандай көйнөк кийчү элен?
Калаамда канча мончо бар,
Кайрылып түшчү кирдесен.
Кантеп алам мен сени
Каткан сырын, билбесем.

Катындын Шыгай ханга айтканы:

Сырымды айтсам иреттеп,
Баш аягын сүрөттөп,
Кайрылып келдим мен сизге,
Кадыримды билет деп.
Мени күйөөм Шырдақбек,
Үстүмө камчы чапчу эмес,
Ошондо да ал кургур,
Көнүлүмө жакчу эмес.
Айтылган сөздүн чыны ушул,
Шырдақбек жакшы бакчу эмес.
Күндө бир шайы көйнөктөн,
Хан Шырдақбек кийизчү.

Кырк жигити, кырк келин,
Көтөрүп барып сийгизчү.
Элим бүтүн баш ийчү.
Эки дебей сөзүмдү.
Керебеттен келиндер,
Колтуктап турчу өзүмдү,
Ойготуп оокат берээрде,
Жоолуктарын желпишип,
Аарчып турчу бетимди.
Кырк жигити, кырк келин,
Алдыма басып келчү эле.
Кырк койдун байбелегине,
Палоо басып берчү эле.
Алыстан издеп келемби,
Сырымды сизден жашырсам
Катындыкка кааларсын,
Шырдақбектен ашырсан.
Качып келдим ушинтип,
Шырдақбектей жубайдан.
Шырдақбектен ашпасан,
Кумарымды жазбасан,
Жорго минген сулуудан,
Кур каласың Шыгай хан.

Шыгай хандын айтканы:

Мен падыша болгону,
Далай жерге той болгон.
Чыдай албайм мунуна,
Колунда турсун Боз жоргон.
Башыма конгон бак эле,
Мингеним алтын так эле.
Шиктуркүн менен туптуура,
Кырк катыным бар эле.
Түшүнгүн айткан сөзүмө,
Көрүнбөгүн көзүмө.

Кырк биринчи түнүндө,
Кезек келет өзүнө.
Балакетке каласын,
Башкаларын сынасан.
Арткы токол болосун,
Антым ушул чыдасан.
Кордугуна чыдабайм.
Колунда турат Боз жоргон.
Жұмасына соёмун,
Кырк катынга бир койдон.
Кыркында бар кырк малай,
Жиликтерин чагышат.
Тоюша албай сорпого,
Так-тук болуп калышат.
Ошондо да кырк байкүш,
Мага жат деп жабышат.
Эч кандай эстен чыгарбайм,
Элден калган өрнөктү,
Бир жылда алып беремин,
Жамаачылуу көйнөктү.
Ушул ишти көрөсүн,
Издеп келсен өзүмдү.
Кош, аман бол, ит уксун,
Ушул айткан сөзүндү –

деп, Шыгай хан эшикке чыгып кетет. Эртеси Шыгай хан бүт элин чогултуп, кырк азоо байтал алдырып: «Ким текеберлүү иш кылса, антын бузуп, ак никелүү күйөөсүн чанса, ушундай өлүм менен жазалансын» – деп, катынды кырк байталдын куйругуна байланап сүйрөтүп өлтүртөт. «Шырдақбекти саяштуруп, же элин чаап туруп, Боз жоргону алсам болот эле, бир катын алыш келди деп, алыш алышым туура әмес» – деп, баягы Шырдақбек менен кетпей калган Шырдақбектин кырк жигитин чакыртып алыш, «Боз жоргону жетелеп кеткиле,

ханынарга болгон ишти айта баргыла» – дейт. Боз жоргону алып кырк жигит кетет. Шырдақбек: «Мен Боз жоргодон ажырадым, эми мени Шыгай чаап алат» – деп, жол-жолго сакчы койдуруп, дүрбү салып карап турат. Шырдақбекке бир убакта Боз жоргону жетелеп келе Жаткан кырк жигити көрүнөт. Аларды көрүп Шырдақбек мен кырк жигит бақбай эле кырк жолборс бақкан турбаймыныбы деп ойлоноңт. Кырк жигит келип, Шырдақбекке салам айтышып көрүшөт, Боз жорго кайра колго тийип, Шырдақбек жүрөгү жарылганча сүйүнөт да, жерге сыйбай толкундап, кырк жигитинен сыр сурайт. Кырк жигит болгон окуяны толук айтышат. Шырдақбек толук угуп, Шыгай ханга ыраазы болот да: «Ушундай жақшылық иш кылган Шыгай ханга Боз жоргону бербей аяган мен курууюн» – деп, Боз жоргону жетелеп алыш өзү барат. Шыгай хан Шырдақбектин бул сыйына ыраазы болуп, өз кызын Шырдақбекке берет, Шырдақбекти өзүнө күйөө бала кылышп алат. Ошентип эки әл тынчып, тынч жашап жатып калышат.





ШЫРДАКБЕК

(Тоголок Молдонун
айтуусунда)



Шырдақбек кыпчак уруусунан Эшимкандын тұкуму. Тейитбек, Курманбек, Сейитбек, Шырдақбек болуп, бұтқұл Анжиян арканы каратып, калмак менен беттешип турған. Бул кезде калмактын ханы Чагай болуп, бұтун Алты шаар Қашкарды бийлеп турған. Амурсан деген Ат-Башыда туруп, бул арада Контаажы менен Чагай хандық талашып, калмактар да калаба* салып, Чагайга келет. Буга Чагай орун бербей, Контаажыны Ала-Тоого айдал жиберген.

Контаажы ээн жер, ээн әлге келип, Құйдүн башы Кеминден орун алған. Башы Ысық-Көл, Қызыл-Кыяга чейин, аяғы Талас, тұн тарабы Иле, күн жүрүш тарабы Анжиянға чейин хандық қылып калқын сурап турған. Калдама деген уулун Анжиянды суратып койғон. Ажаан деген уул Сары өзөн Құй, Кочкор, Жумгал, Нарынды сурап турған. Контаажы өзү Иле, Ысық-Көлдү сураган. Ал әми кан Шырдақтын өмүр баяны, тарыхы мындей:

Сөзгө кулак салыңыз,
Баатыр Шырдақ ханыңан,
Кандай түрлүү иш қылған,
Кабарын угуп алыңыз.
Анжиянда туулған,
Ааламга салған чуулған.
Туйгун Шырдақ баатырдай,

Туулбайт адам уулдан.
Хан Шырдактын энеси
Боюна Шырдак болгондо,
Үч айга бүтүн толгондо,
Талгак болду энеси,
Кабылан жолборс этине.
Жан чыдабай бетине,
Тамак ичпей талыгып,
Жолборстун эти табылбай,
Жаман болду зарыгып.
Жалаң жолборс эти әмес,
Талгак болгон жүрөгү,
Толуп жатат дүмөгү.
Катыны жатып калган соң,
Капа болуп талыгып,
Карап туруп Сейитбек,
Капа болуп жүдөдү.
Айтып сөзүн шар кылды,
Калкын жыйып жар кылды.
Эртен ууга барам – деп,
Жолборс атып беринер,
Бурулбастан калың журт,
Буйругума көнүнөр,
Эртенден калбай уу кылып,
Жолборс атып келинер,
Жоругума көнүнөр.
Береги менин байбичем,
Жөнүн айтып билгизем,
Кош бойлуу болгон кезеги,
Жүрөгүнө жолборстун
Талгак болду дешеди.
Тамак ичпей талыгып,
Талыкшып жатат күн-түнү,
Уккан, көргөн бар бекен,
Мындай кызык үлгүнү?

Байбичем талгак болгону –
Кабыландын жүрөгү,
Саргарып жатып алган сон,
Каныма батты дүмөгү.
Боюнdagы баласы
Тегин бала болбойт го,
Тендигинен ажырап,
Темтейип бекер жүрбөйт го.
Ичимде жүрөм сүйүнүп,
Кабыл болсо тилегим,
Баатыр бала болот го,
Баркын байқап билемин.
Хан Сейитбек калк баштап,
Жолборско чыкты камынып,
Байбичеси үйүндө
Жолборстун этин сагынып.
Тоого чыгып уу кылып,
Алда канча дуу кылып,
Калаба салды калкына
Канча түрлүү чуу кылып.
Мергендерин келтирип,
Добул кагып карсылдал,
Мылтык атып тарсылдал.
Айдап чыгып токайдон
Ак жолборстон үчтү атты.
Үчөн бирдей сойдуруп
Жүрөгүн алышп койдуруп,
Хан Сейитбек шаттанып,
Байбиченин алдына
Барып түштү мактанып.
Тамак ичсем кусам – деп,
Жайын байқап байбиче
Жаткан экен сактанып.
Жолборстун этин сагынып,
Жатуучу эле сабылып,

Жүрөгү келди дегенде,
Ыргып турду камынып,
Можуча келген жез казан,
Сууну арбын қуюптур,
Таза жууп жүрөктү,
Жез казанга салыптыр.
Үч жолборстун жүрөгүн
Бүт бышырып алыптыр.
Жан адамга бербестен,
Жанына адам келбестен,
Жалғыз жеп тоюп алыптыр.
Талгагы канып калыптыр.
Талгагы анык канган соң
Әч нерсени ойлонбой,
Үч күн уктап калыптыр.
Тұрлұң нерсе ойлонуп,
Тұлқұдәй болуп жойлонуп,
Арасынан жай өтүп,
Тогуз толук ай өтүп,
Онунчу айга барғанда
Он күн өтүп калғанда,
Толгоосу келди баланын,
Ангемени козгоду,
Чыдай албай толгоого
Байбиче жаман боздоду,
Балакеттү бала бейм,
Бала мени алат бейм?
Баркымды билген Сейитбек,
Байым жесир қалат бейм?
Ушу бала онбойт го,
Он, жакшылық болбойт го?
Эмчи, домчу кемпирден,
Бир нечени келтирген,
Бұбұ менен бакшыдан,
Алып келди далайды,

Чыдай албай байбиче
Эки көзү алайды.
Жаным чыгып барат – деп,
Эстен танып алайды.
Тартынар деп бакырды,
Табыптан канча чакырды,
Тогуз күнү толготту,
Сай сөөгүн какшатып,
Байбичени боздотту.
Сейитбек жүрөт эндиrep,
Этек-жени делбиреп,
Баласы куруп калсын – деп,
Байбичем аман калса экен,
Аман-эсен көз жарып,
Тилегим кабыл болсо экен.
Ак боз бәэ алдырып,
Түлөө кылышп чалдырып,
Сары улактан тарттырып,
Садаганы чаптырып.
Тогуз күн толук толгондо,
Толгоосу бышып болгондо,
Каканагы шар этип,
Баланын үнү бар этип
Он колуна кан уучтап,
Сол колуна дагы уучтап,
Бала түштү баркырап.
Мандайы ысык жаркырап.
Эркек экен бала – деп,
Эми тынды санаа – деп,
Алты эркек, үч катын,
Сүйүнчүгө жүгүрүп,
Калктын баары сүйүнүп. –
Кан Сейитбегим сүйүнчү,
Байбичен эркек тапты – деп,
Абийиринді жапты деп,

Калматка жолдош деп,
Мындаи сонун болбос деп.
Сейитбек анда кеп айтат:
Сүйүнгөндөн деп айтат:
Байбичем аман калдыбы?
Бала болсо табылды.
Бактыма келип кабылды.
Сүйүнчүсүн мол берди.
Эр башына тогуздан
Сарпай кымкап тон берди.
Жан башына экиден
Жарамдуу жакшы ат берди,
Сүйүнүп турган Сейитбек
Ат бергенде бат берди.
Сүйүчүлөп келген тогузун
Сүйкүмдүү кылыш жөнөттү.
Баланы барып көрмөккө,
Табылды мага эрмек – деп.
Той камына киришти,
Атадан калган өрнөк – деп.
Басып кирди Сейитбек
Байбиче айым үстүнө: –
Бешик боон бек болсун,
Өмүрүн узун болсун деп,
Байбичеси балкайып,
Баласын алыш чалкайып,
Аябай тердеп нымыгып,
Кашында турат бир катын
Этек-женин кымырып.
Бул баланын калабасы
Аябай арбын көп болду.
Баланын жүзүн көрөйүн,
Мен көрүүгө эп болду,
Айта жүрчү кеп болду.
Баланы алыш колуна,

Карап туруп Сейитбек,
Бешенеси жарық деп,
Белгилүү болор сонума.
Баланы берип айымга,
Басып чыкты айлына.
Аман турса бул балам,
Кез болдум деп кешикке,
Эч кимге сырын айтпастан,
Айткан сөздөн кайтпастан,
Жети бәэ сойду жәэнтекке,
Катындын баарын тойдурду.
Аңгемени болтурду.
Акыл ойлооп олтурду.
Төөден тогуз мал союп,
Жылкыдан токсон бәэ союп,
Аябай арбын той союп,
Алды канча кой союп,
Калкын жыйып эт берип,
Тоюн берип өткөрүп,
Атын койду Шырдак деп,
Атагы дайын Шырдакбек.
Дөөлөтү каркап толсун деп,
Жөө бөрүсү болсун деп.
Баланын түрү башкача,
Баатырлык атак алсын деп,
Башташып келген душманды
Айдал жолго салсын деп,
Айтылуу Шырдак баланын
Артына даңкы калсын деп,
Эли бата беришип,
Эгилип баары келишип,
Той тараап калкы кайтышты,
Саламат болсун бала деп
Жалпы журту айтышты.
Кылымдан көрдүк зордукту,

Калмактан көрдүк кордукту.
Калчадан көрдүк зордукту,
Калмактан көрдүк кордукту.
Аяк асты болгондо,
Айрып алчу бала деп,
Кордук көрүп жүргөндө,
Коргоп алчу бала деп,
Сынчылар сынап олтурду,
Шырдакты сынга толтурду.
Сейитбек калды сүйүнүп,
Сынчынын айткан бул сөзүн
Көңүлүнө түйүнүп.
Баласын Сейит жактырып,
Бапестеп жакшы бактырып.
Сегиз жашка келгенде,
Сейитбек өлүп, жаш калды.
Жетим калган хан Шырдак,
Жетилерге аз калды.
Атасы бардай дуулабай,
Акылынан адашып,
Кимден да болсо жазғанды.
Арасынан күн өтүп,
Алты, жети жыл өтүп,
Кедейликтин өзүнөн
Көңүк болду Шырдақбек.
Кеп сураса укпаган
Жөнүк болду Шырдақбек.
Элдин баары кеп айтат,
Кеп айтканда көп айтат,
Сейитбектин баласы
Зөөкүр болду деп айтат.
Аны да Шырдак андабайт,
Илгери басып умтулуп,
Аракет кылып чамдабайт.
Он бешке жашы келгенде,

Оён Шырдак оолукту,
Баштагыдан демденип,
Баш көтөрүп толукту.
Үктап жатып түшүндө,
Ак сакал чалга жолукту.
Ак сакал чал кеп айтат:
Кеп айтканда деп айтат.
Шырдак мындај жатпа – дейт,
Жатып шорун катпа – дейт.
Баштагыдай затың жок,
Алдында минген атың жок.
Аттан башка дартың жок,
Эртең турбай жөнөгүн,
Эске албагын бөлөгүн.
Беш күн тынбай жол жүрсөн,
Күндөп-түндөп сен жүрсөн,
Кайнаган ысық чөл келет,
Чөлдүн баары кум болот.
Сенин кылар ишиң бул болот:
Чөлдүн орто ченинде,
Кайнаган кара қудук бар,
Кашкайып суудан тунук бар,
Қудуктан ағып көл болгон
Токтогон суу өзөн бар,
Көлдө сонун кеби бар,
Ушу көлгө барганын,
Балам Шырдак эби бар,
Көрүнбөйт сенин көзүнө,
Көлдү баккан ээси бар.
Ушу сөзүм угуп ал,
Ушул көлдөн суу ичкен,
Кулундуу боз бээси бар.
Кай жерден барып, от оттоп
Келгенин адам билбеген,
Кайсы жерди туруктап

Жүргөнүн адам билбеген,
Өзү – кайып тукуму,
Үч күндө келет булакка,
Өзү кетет узакка,
Түк илинбей тузакка.
Бул кулунду боз бээ
Тууганына көп болгон,
Башынан бери макталган,
Сен учүн Шырдак сакталган.
Алты ай сапар жол жүрсөн,
Арыбаган мал болот,
Алтымыш азый жүргөнчө,
Карыбаган мал болот,
Кулун тийсе колуна
Бактыңды кудай бергени,
Дөө болосун Шырдақбек,
Дөөлөттүн сага келгени.
Энеси боз бээ адамга
Өмүрүнчө карматпайт,
Кайыптан бүткөн жан ошо,
Касиеттүү мал ошо.
Боз бәэден туулган боз кулун
Айтайын сага түп сырын:
Өзү жорго басаган,
Майда жашын жашаган.
Колуна тийсе ат болот,
Колкосун берип алам – деп,
Көп адам сенден жат болот.
Касиеттүү ат болот,
Кандар сурап жат болот.
Периштелүү ат болот,
Бектер сурап жат болот.
Боз жоргонун үстүнө
Минсен бала, өлбөйсүн.
Эрегишкен душмандан

Эч жамандык көрбәйсүн.
Айтып берип Шырдакка,
Ақ сакал түштү жолуна,
Бактысы артык Шырдактын
Байканар сөздүн соңуна.
Ойгонуп кетсе Шырдактын
Кайрат айткан өзүнө,
Кашында турган чалы жок,
Түшүнө түлөө кылганга,
Кембагал Шырдак малы жок.
Акыры кудай берер деп,
Алынча дөөлөт келер деп,
Айран болуп түшүнө,
Алланын кылган ишине,
Түпәйүл болуп ишине,
Түшүн айтпай кишиге,
Санаа тартып саргарып,
Жаратканга жалбарып,
Бала Шырдак бел байлап,
Жөнөп калды сандалып.
Кыбыланы бетке алышп,
Боз жоргону нәэтке алышп,
Аз гана әмес, мол жүрдү,
Саналуу он күн жол жүрдү,
Алы куруп алсырап,
Эси кетип эндирип,
Чөлдүн келди четине,
Кумдун келди бетине.
Байканар Шырдак сөзүнө,
Кайрат келди өзүнө.
Анча-мынча жол басып,
Кудуктун келди өзүнө.
Келсе кудук таш экен,
Ташып суусу көл болгон,
Айланасы кызыл кум,

Адам жүргүс чөл болгон,
Кудукту көрүп қубанып,
Сууну көрүп сүйүнүп,
Издеген жогум таптым деп,
Бул дагы менин бактым деп,
Суудан ичип тоюнуп,
Көңүлү қалды коюлуп.
Эки жагын караса,
Ажайып қызык тамаша.
Өзүнүн көргөн түшү бар,
Тегин кудук бул әмес,
Эәлеп жүргөн киши бар,
Көңүлгө алар иши бар,
Бир чоң жылкы, бир кулун,
Эки малдын изи бар.
Камгак-сайгак куурайдан,
Жардам тилем кудайдан,
Көлөкө қылып кудукка,
Жатып алды Шырдақбек.
Кулунду кудай бергин деп,
Кудугун азыр көрдүм деп,
Тамашага бир жолу
Батып алды Шырдақбек.
Үч күн удаа өткөн соң,
Кулуну менен бээ келди,
Өзү түшүп адырдан,
Кулун тийсе колума,
Калбасмын деп қадырдан,
Кутулармын башымда
Толуп жаткан жабырдан.
Андып жаткан кезинде,
Ар түрлүү сөз эсинде,
Суусап келген боз бээ
Көзүнчө салды қөлүнө,
Адам чыдап тургусуз,

Айласыз ысык чөлүнө,
Сууну ичип болгон сон,
Ысыган ичи толгон сон,
Жыгылды боз бәэ кырынан,
Эми кабар алынар
Боз жоргонун чырынан.
Азар болгон Шырдақбек,
Апыл-тапыл жұғуруп,
Ач арстандай бұғұлұп,
Басып калды кулунду,
Арстандығы билинип.
Нокто салып төндүрүп,
Сылап-сыйап көндүрүп,
Тилемек қудай берди деп,
Тиктеген ишим келди деп.
Жұғен салып башына,
Кулунду алып кашына,
Сүйүнүп жүргөн кезинде,
Боз бәэ мунун эсинде.
Жыгылды калган боз бәэ
Көздөн кайып болуптур,
Небак кетип калыптыр.
Бул алда кандай жорук деп
Ажап айран калыптыр.
Сылап-сыйап көндүрүп,
Боз кулунду жетелеп,
Бактыма кулун келди деп,
Бачым басып әнтелеп,
Он күн барган жолуна
Алты күндө келиптири,
Кайра басып темселеп.
Әч кимге сырын айтпастан,
Ак сакал айткан кебинен,
Айныбаптыр шегинен.
Аман болсо кулунду,

Ат кылып минем деп айтып,
Ангемелүү кеп айтып.
Базардан сатып алдым деп,
Максатка жетип калдым деп.
Жетелеп барып өндүрүп,
Жем берип бага көндүрүп.
Ардактап багып өстүрүп,
Арпа берип көндүрүп,
Асыл жабуу жаптырып,
Азем менен бактырып,
Мойнуна тумар тактырып,
Болжолсуз муну бактырып.
Үкүнүн жүнүн тактырып,
Урматтап жакшы бактырып,
Ар сөз бар Шырдак эсинде,
Асый болгон кезинде,
Боз жорго колго тийгенде,
Арааны мыкты жүргөндө,
Асыл Сейит Бегимдин
Баласы жакшы болду деп,
Өзүнүн ордун жоктотпой,
Олутуна конду деп,
Шырдактын көөнү кош болду,
Минген аты боз болду.
Ат жетелеп кой союп,
Адамдын баары дос болду.
Ал кезде Шырдакка
Тенелер бенде жок болду.
Айдап чыккан калмакты,
Айтпай делет журтунан,
Ашкере болгон арбактуу
Карып кылган кандарды,
Калмактан келген жандарды,
Анжыяндан айдады.
Контаажы уулу Қалданды,

Күйгөн отун өчүрдү,
Малдан-жандан кечирди,
Калдан тентек төрөнү
Кышында айдал көчүрдү.
Аралбай деген жигити.
Коркконунан чыдабай,
А да көчтү туралбай.
Сыпатын карап корккондон,
Шырдакка кайрат кыла албай.
Ажырап барган туугандан,
Иниси Ажаан буудандан,
Чилдеде көчтү чыркырап,
Баатыр Шырдак куугандан.
Хан Шырдактын кайраты,
Калмактын көбүн жайлады.
Карга камап какшатып,
Калганын сүрүп айдады.
Аңгемеси мына бул,
Асыл кыпчак уругу
Ак калпак кыргыз кулуну,
Анжыянды бүт сурап,
Ала-Тоодо туругу.
Жети шаар Анжыян
Жергеси менен караткан,
Карабайм деген хан болсо,
Каршылык кылган жан болсо,
Калк ичинде бар болсо,
Калтыrbай айдал караткан.
Адылдык менен журт сурап,
Калктын көөнүн жайлаган,
Урушам деген душманды
Убада сөзгө байлаган.
Сурагы адыл мунаыйм,
Жакшы, жаман дебестен,
Адамдын акын жебеген,

Адөөлөт болуп жудайын*.
Анжыяндын бетинен
Жакындал белге келгенде,
Туман болуп бургактап,
Жер көрүнбөй чырмады,
Каргашалуу калмактын
Абыдан иши ырбады.
Адашып кетти Көк-Арттан,
Арылбас болду чон дарттан,
Чон Атайдын башынан
Чубуруп кирди туралбай,
Катуу шамал бороонго,
Калдама кайрат кыла албай.
Жакын дабан ушу деп,
Чон – Атайдын тушу деп,
Көч чубуруп келгенде,
Көчкү жүрдү куркурап,
Көчкү менен аралаш,
Көп калмак кетти чуркурап.
Эки тоо кабышып,
Көчкү басты Калданды.
Капчыгайдын алдында,
Канча калмак зарланды
Кармаган ажал ушу деп,
Калмактар көрдү катарды,
Калдама баатыр өлгөн бел,
Ошо күндөн ушу күн,
Калдама болуп аталды.
Аралбай менен Салбасар,
Көк-Артка салды көчтөрүн,
Тобун бузбай кыргыздын,
Токтотуп алып сөздөрүн.
Бул Аралбай мырзанын
Конкул жоор деген аты бар,
Акылы терен, билимдүү,

Адамдан артык заты бар.
Бетке алганды сулаткан,
Мергендиги белгилүү,
Беттешкен жоону кыйратып,
Жөңгендиги белгилүү.
Күрөшкөнгө билектүү,
Балбандыгы белгилүү,
Күм-жам кылышп душманды
Алгандыгы белгилүү.
Эл алдына чуратып,
Конкул жоор буудандын
Оозунан көбүк чубалтып,
Көк-Арттын ашып белинен,
Салынып тумшук кырданып,
Түшүп келген жеринен.
Эр азamat Аралбай,
Түбү менен арчаны
Кайрып жулуп алыптыр.
Эр отту мыктап жагыптыр,
Үшүп келген балдарды,
Абышка-кемпир чалдарды,
Тамак берип тойгузуп,
Аман алышп калыптыр.
Бул сөздө жок чатагы,
Аралбай мырза от жагып,
Эл жылтыккан ошол жер
Аралбай болду атагы,
Өзү кыргыз уругу,
Тогуз-Торо болуптур,
Ошол күндө туругу.
Аралбай, Шырдак бирлеши,
Убада сөзүн чийлешип,
Сөөлөтү башка баатырлар,
Сөзгө кирди түрлөшүп.
Хан болду кабылан Шырдагы,

Катарга кирди бу дагы.
Айтканын кылып бүтүрөт,
Аралбай мырза чыйрагы.
Толук бекен эрдиги,
Токтогул айткан сындагы.
Шырдақбектин кеби бар,
Сыпатын айтар эби бар,
Кыргыз, кыпчак эли бар,
Кызыгын айтар жери бар,
Ош, Анжиян, Маргалан,
Ордосу Кокон, Наманган.
Аягы Кожонт, чон, Ташкен,
Сурап турду Шырдақбек.
Үзүлгөндү чыйратып,
Кетилгенди кемитпей,
Курап турду Шырдақбек.
Жети шаар Паргана,
Жердеп турду Шырдақбек,
Жергесинде көп кыргыз,
Эрдеп турду Шырдақбек,
Эки кайыш, бир тизгин,
Тилип турду Шырдақбек.
Анжиян менен Арканы,
Баш коштуруп баарысын,
Билип турду Шырдақбек.
Ачуусу келген адамга,
Анык сырын алдыrbай,
Күлүп турду Шырдақбек.
Жети шаар Паргана,
Жергеси менен караттым,
Жерсинип калган калмақты
Кырып-жоюп тараттым
Ысык-Көл менен Кочкорду,
Ат-Башы менен Нарынды,
Кабарчыдан кеп угам,

Калмак басты деп угам,
Амурсан деген бир калмак,
Аңгеме сөздү көп угам,
Хан Кошойдун ордосу
Ат-Башыда деп угам,
Ажаан деген бир калмак,
Чүйдө турат деп угам,
Казак менен кыргызга
Бүлүк кылат деп угам,
Казактардын хан Тооке
Алман берет деп угам,
Алмандын арты түгөнбөй,
Азап тартып заркырап,
Чандан бөгөт деп угам.
Контаажы деген бир калмак
Көлдө турат деп угам,
Кышынкысын болгондо,
Кара кыштак, кош Кемин,
Жердеп турат деп угам.
Кыргызды кудай каргаптыр,
Аялуу жери калбаптыр,
Адиден ашып бул калмак,
Ак калпак кыргыз элине,
Ченемдүү жабыр салбаптыр.
Атым Шырдакбек мен болсом,
Айтканым калкка эп болсом,
Тууганым көрсө кордукту,
Шырдакбек кайдан боломун,
Унчукпай буга тек болсом?
Бул кабарды укканда,
Муунум кетти шалдырап,
Эч айламды таба албай,
Эсимден тандым алдырап.
Жети сууну аралап,
Жерине калмак туруптур,

Жерге тартып аралап,
Жер жуткан калмак конуптур.
Азамат эрлер бел байлап,
Аттанар кезек болуптур.
Ала-Тоону аралап,
Ант урган калмак толуптур,
Адам дебей кыргызды!
Аралап кирип конуптур,
Ак калпак кыргыз уулунун
Азабы кыйын болуптур.
Ала-Тоону аралап,
Чалгынды мыкташ чалбасам,
Казак, кыргыз балдары
Калкымдан кабар албасам,
Келген калмак бетине,
Келтирип ордо салбасам,
Коломолуу кол баштап,
Кошунум менен барбасам,
Аттай журттун убалы,
Анда менин мойнумда
Шертим турса ордумда,
Кошунум турса колумда,
Турбас деп калмак жолумда.
Баатыр Шырдак көч баштап,
Жөнөп калды турбастан,
Боло турган ишимди,
Кыламын деп бир баштан.
Устадан тандап минди алды,
Урумдан ылган бирди алды.
Кесиптен тандап минди алды.
Келтирип ылган бирди алды.
Көк-Артты ашып шартылдал,
Азаматы кийгени
Ак бадана жаркылдал,
Айтылуу Шырдак кол баштап,

Астынан түштү шартылдал.
Калкынын баарын дарбытып,
Аңгемесин арбытып,
Сыр сураган адамга
Сыртан Шырдак оёнун
Сырын айтпай шыбырап,
Келип конду хан Шырдак
Чолок-Кайың чатына.
Бу да калмак төрөсү,
Шалтаң деген калмактын
Баса конду кашына.
Санжыргалуу хан Шырдак
Адамга кабар бербестен,
Атаң-апаң дебестен,
Сырын айтпай кишиге,
Келе замат киришти,
Кыла турган ишине.
Бир жылда ишим бүтөт деп,
Казынам арбын бүтөт деп,
Усталарым аянбай,
Кызматынды күчөт деп,
Хан Шырдак ишин курдурду,
Күлбагын калын урдурду.
Күлбагын калың чеп кылды,
Дарбазасын бек кылды.
Хан Шырдакта зордук жок,
Калкына сөзүн эп кылды.
Кашында калмак Шалтаны,
Шалтандын жайын айталы.
Хан Шырдактан корккондон,
Качып кетип калыптыр.
Ат-Башыны жердеген,
Амурсанга барыптыр.
Шырдакбек деген чоң келип,

Кылган иши он келип,
Чолок-Кайың жерине,
Солондор жатчу чебине.
Жаныртып ордо салды деп,
Жайдын баарын алды деп,
Мунун кылган ишине
Ақылым айран калды деп.
Оной-олтоң әме әмес,
Ондурууучу әме әмес,
Каары катуу, өңү саз,
Каптабай койчу сел әмес.
Анын каарын көргөндө,
Качпай турчу мен әмес.
Чымындай жандан түнүлүп,
Чындал качтым тура албай.
Эсим чыгып эндирап,
Не кыларым биле албай,
Он жети төрө башчысы,
Ойлонбой уктап жатчусу,
Ысык-Көлдө Контаажы,
Кабар айткын анына
Кара, төрө баарына,
Камынган душман соо койбойт,
Катылсак бизди жоо койбойт.
Авал – мурун жоготуп,
Каргашалуу Шырдақбек
Канча ханды ыйлатты,
Солондорду сойлотту,
Онолтмок болду Ойротту.
Эмки салган ордосу.
Күлбагын калың чеп кылды,
Күн жүрүшкө каратып,
Дарбазасын бек кылды.
Арыгын чоюн ноо кылды,
Күлбагын бийик тоо кылды,

Калмак үчүн даярдап,
Хан Шырдак деген жоо кылды.
Солондорум кашымда,
Шалтаң төрө башында.
Кутулуп келдим Шырдактан,
Кутуруп көпкөн чыйрактан,
Мен кысылып жатканда,
Келбеди кабар бул жактан.
Хан Шырдак аман турганда,
Кыйбай койбойт багынды,
Кыйратпай койбойт ханынды,
Албай койбойт тагынды,
Аман койбойт жанынды.
Деп Шалтаң айтып токтолду,
Ал жыйындын ичинде,
Амурсандын алдында,
Айтып келген Шалтанга
Балан деген жок болду,
Чочугандан Амурсан,
Жүрөгү чочуп козголду,
Катчыга катын жаздырып,
Аягына келтирип,
Алтын мөөрүн бастырып,
Он жети төрө башчысы,
Контаажыга жиберди.
Кабарын угуп Амурсан,
Жанынан үздү күдөрүн,
Бара турсун канына,
Амурсандын чабары,
Эр Шырдакбек баатырдын
Әлге дайын кабары.
Кайраты кабат таш журөк,
Калмакка салып көп дүмөк,
Качпай жоого баары,
Каарданып хан Шырдак,

Калмакты женип алары,
Калган-каткан калмакты,
Алтайга барып жайлайм деп,
Айдап жолто салары,
Урматы ашык Шырдактын
Ушул иш эле талабы.
Бир жылы Шырдак күтүндү,
Ордосун салып бүтүрдү,
Күлбагын бийик тоо кылды,
Айланасын Күлбактын,
Аркан бою коо кылды.
Арыктын баары карапа,
Агызып сууну ноо кылды.
Жетиктигин билгизип,
Жерге пайда тийгизди.
Жер алдына көмдүрүп,
Ноо менен суу жүргүздү.
Ордосу бийик тоо болду,
Жер алдынан агызып,
Арыгы терең коо болду.
Камынып чыгып кармашар,
Касташары Шырдактын
Кара калмак жоо болду.
Шырдактын дагы кеби бар,
Канаттуу күштай Боз жорго,
Кастарлап айттар эби бар.
Атасы тоонун тобурчак,
Энеси чөлдүн муз бурчак,
Кара байыр казанат,
Калбыр өпкө жез канат.
Кадимден айткан сөзүндө,
Канаты бар өзүндө,
Шарапаттуу буудандын
Шам күйөт эки көзүндө.
Бар мүчесү келишкен,

Марал шыйрак кен соору,
Бар мүчөсүн жаратып,
Сынчылар келип көрүшкөн.
Буюрсун деп ээсине,
Бууданга бата беришкен.
Аземдүү тулпар бууданды
Ардактатып бактырган,
Абайы менен үртүгүн
Кымкаптан кылып жаптырган.
Көз тиет деп бууданга
Үкүнүн жүнүн тактырган,
Жыгачтан ақыр сырдатып,
Сынчыларга сындаркан,
Ақыры кандай болду деп,
Аңгемесин ырбаткан.
Күрүчтөн, кишиши жем берип,
Боз жоргону жыргаткан,
Боз жоргонун жоругун
Боз балдарга ырдаткан.
Өркөчү бийик, зәэри пас,
Өөдөгө салса чарчабас,
Аркасы бийик зәэри пас,
Адырга салса чарчабас.
Тайкы жал келген чара баш,
Мындай жылкы жааралбас.
Жаралса да көбөйүп,
Калк ичинде таралбас.
Жото жилик жонгондой,
Кар жилиги каккандай,
Казанат буудан Боз жорго,
Жүнү тайкы макмалдай,
Жорголотуп кеткени
Чоң байгеге чапкандай,
Касиетин ойлогон,
Кадырлап жакшы баккандай.

Кулагы тип-тик куйгандай,
Куюндан бүтүп туулгандай,
Аябай минсе алты күн,
Сыртына тартып қындыйып,
Чарчоо менен иши жок,
Анык бүгүн суугандай.
Алты ай сапар жол жүрсө,
Арыбаган боз жорго,
Алтымыш асый болгончо,
Карыбаган боз жорго.
Кашка тиши капкандай,
Кызыл тили бүлөөдөй,
Жолго салып кеткенде,
Жоругу башка сүрөөдөй,
Күмүш куйрук, сом түяк,
Ак кула жалгыз болбосо,
Айбанда болбойт бул сыйак.
Айтылуу буудан боз жорго,
Буудандыгын мындан бил,
Анык куюн шамалдан
Туулгандыгын мындан бил.
Жебелеп кетсе жел жетпейт,
Жебеден аткан ок жетпейт.
Алты шаар Кашкарды,
Арстан Шырдак башкарды,
Алты шаар уйгуру
Айбатыңан жазганды.
Лоптун суусун бойлоду,
Алты шаарды тойлоду.
Эриккенде эр Шырдак,
Боз жоргосун салдырып,
Күнүн барып ойноду.
Эрте чыгып ордодон,
Кумары канып жоргодон,
Кен Кашкарга баруучу,

Сурагын кылып бүтүрүп,
Бешимде чыгып Қашкардан,
Кайрылып үйгө баруучу,
Кайта жатып калуучу.
Эриккенде бир кезде,
Әрте чыгып үйнөн
Анжыянга баруучу,
Хан Шырдак келип калды деп,
Калкына кабар салуучу.
Өзүбек, қыргыз, тажикти,
Өз жанына алуучу.
Ар шайманын бутүрүп,
Кечки салкын бешимде,
Боз жоргону минүүчү,
Күн батар маал өзүндөй,
Боз жоргосун каргытып,
Чолок-Кайың ордого
Кайта келип кирүүчү.
Конбой күнүн келгени
Шырдакты катын женгени.
Аттанаарда катыны
Арып менен кеп айтат,
Сагынып кетем байым – деп,
Даңқың журтка дайын – деп,
Бүгүн келгин – деп айтат.
Катынынын жоругун
Хан Шырдак да жактырган,
Алкылдатып катынды,
Аземин артык бактырган,
Тердирип-кебез чигитин
Кырк кызды салып қызматка,
Ак пактага жаткырган,
Айымга суук болот – деп,
Кырк кара кой сойдуруп,
Шыйбылчагын чактырган,

Шыйрактын чучук майына
Келтирип күрүч бастьырган.
Жатканы кебез ак пакта,
Жегени күрүч женил – деп,
Ичкени бээниң кымызы,
Онолбогон катындын
Ушундай сөөлөт турушу.
Чыканактап чырм алса,
Хан Шырдак анын жастыгы,
Аягында айтылат,
Катындын кылган кастыгы,
Шырдакбек муну ойлобой,
Хандыкка болгон мастыгы.
Өзү баатыр, өзү хан,
Дөөлөр, шаалар көрүшүп,
Дөөлөтүнө болгон тан.
Кошууну болгон нечен сан,
Каяша айттар адам жок,
Карк дөөлөтү келгенде.
Катынга башын бийлеткен
Хан Шырдак өзү кандай жан.

Бир күнү Шырдакбек тамашага чыгып отурганда, катыны тайрандап кашына келет да айтат: «Бегим, бүгүн тамашага чыгып, ушул өз көчөнө Боз жоргону салдырып ойноймун», – деди. Шырдакбек сөзүн эки дебеген, Боз жоргону токутуп, эрке катынга мингизип, өзү карап отурду. Катын каркыратып Боз жоргону салдырып, өөдө-төмөн өттү. Сууп калган Боз жоргосуна жан жетпейт. Жан турсун тозон чан жетпейт. Ошондо хан Шырдак байбичесине кошомат кылышпайтканы:

– Кызыл тоонун эңилчек,
Кызыл тору келинчек,
Кара тоонун эңилчек,

Кара тору келинчек.
Капкалуу сарай дарбаза,
Кайсы хандын ордосу?
Көчөгө салган Боз жорго
Кайсы хандын жоргосу?
Салдырып жүргөн жоргону
Кайсы хандын айымы?
Жалтыраган жан экен,
Хандын сүйгөн зайыбы.
Кылтылдаган келинчек
Мындан кийин көчөгө
Жоргосун каттуу салбасын,
Кубанып жүрүп жоргого,
Куйругу ооруп калбасын.
Анда катын кеп айтат,
Аянбастан бек айтат:
— Тааныбасаң айтайын,
Хан Шырдактын Боз жорго,
Таанып алгын — деп, айтат.
Сен билбесен Шиктүркүл,
Боз жорго деген мал ушул,
Алтын капка дарбаза,
Хан Шырдактын ордосу,
Алтын така кактырган,
Как Шырдактын жоргосу.
Хандар сурап бербegen,
Каран калган Боз жорго.
Бектер сурап бербegen,
Берен калган Боз жорго.
Кызыл тору келинчек —
Хан Шырдактын айымы,
Эрки менен өстүргөн —
Эркелеткен зайыбы.
Билезелүү Шырдакка
Билинип калды майыбы.

Катындан каршы сөз угуп, Шырдак өз башын өзү муштайт. Ошондо да хан Шырдакты кара калмак жене алган әмес. Калмактын колуна хан Шырдак келе алган әмес.

КАТЫНДЫН АҢГЕМЕСИ

Каттаган әлчиден, әл чендеңү ченчиден Шырдакбектин катынына Чагай хан өз сыпатын чын, жалган, сөз аралаштырып «жакшылап жайлап айт» – деп, катынга атайы бир адам жиберет. «Мени мактап айт, биздин Чагайдын ар түрдүү кызматы бар айтып бүтүргүс, кайсынысын айтайын, бир түндө аткан андын этине айылы бүтүндөй тоёт» деп. Бул сөздү Шырдактын әрке катыны угуп, ышкысы ташып, Чагайды арзып калды. «Эбин таап, эр Чагайга тийиш керек экен» – деп, бул кабарды угуп, Шырдакбекке «Кандай жакшы турасызыбы?» – деп, кат жазып, катындан кабар алуунун амалын кылды, чындал бейли бузулуп: «Шырдакбектин чын сырын катындан барып угуп кел, акыры әркени мен албай койбойм, хан Шырдактын канын ичпей койбойм. Эрке әркелик кылыш, мени алат экен деп, ичинен тынып, капка-сынын бегин, кармаган элин, калтыrbай сырын айтып берсин, угуп кел» – деп, бир арачы адам жиберди. Жиберген арачы калмак келди, хан Шырдакты көрдү. Бөкчүйүп кирип, Чагайдын катын хан Шырдакка берди. Окуса катта башка сөз жок. «Аман-эсен турасыңарбы?», – «Элизиз менен жайланып турасызыбы?» деген эле сөз.

Эми катынга Чагай төмөнкү мазмунда кат жазат: «Дүйнөдө, әрке, сендей катын болбойт, сени сыйлап бакпаган хан Шырдак онбойт. Мен сени

самап, жолунду карап, делебем козуп, ашык болуп, арзып калдым. Аял да болсон, акылың бар. Айткан сөзүн шар адам экенсин. Алдына адам жибердим, хан Шырдакты кантип женем, әрке катын, сени мен кантип алам? Ушунун акыл-айласын анык айтып жибер». Катын жооп айтат:

«Сен, Чагай төрө,
Өзүң төрө туруп,
Көзүң көрө туруп,
Бекер жатпа.
Хан Шырдак өзү аяр,
Акыл – амалы даяр.
Амалына амал салбасан,
Амал менен албасан
Атышып огун жетпейт,
Күрөшүп күчүн жетпейт.
Алар жөнүн ушу,
Жыгар жерин суусу.

Сууну жердин алдынан жүргүзүп, карападан кылган ноо менен алыш келип, ордонун ичинен чыгарган. Бул ноону жерге көмгөндү жан адам билген эмес, әч адам көргөн эмес. Хандан Шырдак билет, катындан мен билем, Салган усталар билет. Булардан башка жан билбейт. Чагай төрөндө акыл болсо, ушуну менен келсе, Шырдақбекти женсе, мен Чагайдын катынымын,

Келгенде бекер келбесин, Чолок Кайындын суусунун башын алсын. Сууга ағызып саман салсын. Саман ағып, карапа ноого тыгылат. Суу акпай калган сон, анан Шырдак жыгылат» – деп, бардык сыр-сыпатын айтып берип, Чагайдан келген адамды жөнөттү. Келген адам катындын кебин төкпөй-чачпай айтып берди.

Чагай угуп, ичи ысып, сөөгү кызып, «акмак эркени акмак кылат экемин» деп кубанып калды. «Кой эми тим турбайлы, башка кепти урбайлы. Солондон тандап беш жүздү алалы. Элине кабар салдыrbай, Шырдакты тегеректеп калалы. Арзып калган эркени, амал менен алалы» – деп, хан Чагай катын сөзүнөн башка сөзгө көнбөй, ашып-шашып ашууларды ашып, түн катып, тусу качып, суунун башына келип жатып калды. Самандан арбын алды, аябай сууга салды. Бир күн ичинде ноого саман тыгылып суу акпай калды. Жыргап ырын ырдап жаткан хан Шырдак суудан калды кургап, ордонун сыртын калмак алды чырмап. Уч күнү чыдап турду, суусап чөлдөп, суудан куруду. Ойлонбой жатып, онтобой ооруга калды. Кас болуп, Шырдакты катыны кайгыга салды. Коргонун камап, калмактар тегеректеп калды. Адамы Шырдактын чуркурап, колу буркурап, калмак курдап, каны кургап, өлөр алга калганда, хан Шырдак калмак Амурсанга карап баш ийдим деп, элчи жиберди.

Хан Шырдакты каратып алды, башка сөзгө салды: «Кел алдым, обозгер Доргону, сөзгө жетик жоргону, менин талабым башка, тартип болсун жашка. Хан Шырдактын айымы, эрке акмакты алмақмын, эркеге берген убадам бар, кандай кылыш алсам болот, ақылын таап бериңер, бизге караган менен, жакшы санаган менен, катынын тартып алууга колубуздан келбейт. Өзү баатыр, өлбөй туруп, Шырдакбек катынын бизге бербейт. Шырдакбекке батына кирип алыш керек. Ийменбестен барыш керек.

Шырдакбекти өлтүрүп, акмак айымын алыш, ит көрбөгөн ыза менен жок кылыш салыш керек. Катындын убадасы бек, кандай айтсак көнөт, биздин сөзүбүз эп. Бул Шырдакбек катын колдуу болуп

өлөт. Эми эл өзүндүкү, убаданы кылдык, урушуп тындык деп, жайкап, жакшы жардык кылсак, көпкөн бурут көнө калат, катынга кабар салмак, кабарын анык алмак. Канжар менен жайлап, хан Шырдакты союп салмак. Энкейген жоодон эсибиз чыгып турганы биз дагы элбизби калмак?» – деп, чоң хан Чагай кеп таштап, хан Шырдакты оюна койду. Чагай үч Турпанда туруп, Амурсаң ошого башиет. Чагай Шиктиркул. деген жигитин Шырдакбекке дайым жиберип кабар алдырып турду. «Жоргону салдырып ойногондо мени карай качып журө берсин» – деп айттырат.

Бир күнү катын жоргону сейилдикке минип салдырып туруп, жылт коюп Ат-Башыны көздөй жолго салып, каркыратып Боз жоргону минип, Ат-Башыдагы Амурсанга салган бойдон барды. «Хан Шырдакты таштадым, жоргону сабап айдадым» – деп, мактанып барды. Барып кабар салды. Амурсан тез катынды Чагайга карай жолго салды. «Бул кандай жорук?» – деп, Чагай оттой жанды. Чоң ойду ойлонуп калды. «Чиркин Шырдак, балакет чырмал, бул катынга жамандыкты көп кылып, жабырды көп көрсөткөн экен го? Бул катындан толук сөз сурайын» – деп, катынды сөзгө алды.

«Хан Шырдакты таштап, мага келип айым болдуң, башка катындей эмес, даңқың журтка дайын болдуң, өрттөнүп жүрүп өлгөнүңе кайыл болдуң. Кана, катын, хан Шырдак сага кандай жабыр, жаза көрсөттү? Мага бир баштан калтыrbай айтып берчи» – деп, сурал калды. Анда катын:

«Хан Шырдактан катуу жабыр көргөнүм жок, мени жакшылап бакты, пактаны алдырып, кырк келинге сабатып, этиме өтүп калат деп, кырк кызыга кебездин чигитин тердирип, пактанын үстүнө жатчумун. Түндө жатып, эртеси эскирип калды деп,

талатып жиберип жана жаны пактага жаткырчу эле, Тамак жесем ар күнү қырк кара кой соголуу, шыйбылчактын чучугуна палоо бастырып берүүчү эле. Шекер, шербет, кымыз андай суусун ачкыл аштан кызматчы кыз-келиндер бири кооп, бири сунуп, кашымда карап туруучу эле. Күндүз ар дайым уктасам, мейли үйдө, мейли сураккана ордодо болсун, хан Шырдактын тизесине башымды кооп уктачу элем. Айымдын уйкусу арам болот деп, мен ойгонгончо күтүп, былк этпей отурчу эле. Менин сизге арзып келгеним кабарынды уктум.

Чагайдын арстандыгы ашык деп. Бир түндө жолборско да бет алса тартынбай ок атат деп. Мына ошонунузга арзып келдим. Эми сен мени баксан, Шырдакбектин бакканын уктун, андан артык кылышп бак. Шырдакбек пакта төшөсө, сен жибек була төшө. Шырдак қырк кара кой союп, чучугуна палоо басып берсе, сен ар күнү қырк аркар атып тилин бер. Суусунума ичерим – кытайдын кызыл араты болсун» – деди.

Чагай сөзүн тыңшап турган сон, абдан капа болуп, ачуусу келди. «Кайран Шырдак кадыры катын түбүнө жеткен экен. Жердин жүзүндө мындай залим акмак болобу? Муну адам деген онобу? Жайлап жакшы багайын, эми эсебин жакшы табайын, кутурган жинин кагайын, менин кылган санатым: катындарга кабар берилсин, эркектерге ұлгү болсун, төрөлөргө төлгө болсун, бектерге белги болсун, Бул шерменденин данкы далайга калсын, Атагы акыр замандын журтуна айтылып калсын – деп, Чагай дароо катынга кара кементайды кийгизет, бетин тилдирип, эрдигин билдирип, үстүнөн койду чубатып, 40 уйду колуна берет, «бат саа» деп. Карап туруу үчүн кашына күзөтчү коёт. Катын отурап жерди билбей, уй саардын эбин билбей койсо,

аркасынан барып отуруп, бооруна уйдун тезегин толтуруп, уй бетке тәэп, сүтү төгүлүп, тизеси менен жерге, катын кыкка башы көмүлүп, бүткөн бою кара терге чөмүлүп, шайманы кетип, өлөр алга жетип, кырк күнү уй саай албай турду. Алсырап көзү бозала болуп турду. Бети-башы кан болуп, кесепет басып, кементайы чаң болуп, кесири журтка даң болуп, күнү куруганда, темселең турганда атагы дайын айтылуу Боз жоргону, Шиктиркул минип алыш келип көрсөттү. Шиктиркулга мингизип, асылдыгын билдирип, Боз жоргону көпчүлүктүн алдында көчөгө салдырыды. Көргөндөрдү айран калтырыды. «Сабыры көп жаман, жамандыкты каалап алдырыдым, Боз жоргосу – мынакей, Боз жоргонун ээси менин хан Шырдагым канакей? «Боз жорго сууп, табына келди жарап, кадырын билбей кор кылдын, көзүндү ачып, тааныйсыңбы жоргону?» – деп, Шиктир сурап турду, анда катын айтат:

«Биздин, биздин, биздин бектин, тааныбайсын, Шиктиркул Шырдакбектин жоргосу» – дейт. Калтырап туруп, күнү куруп, арандан зорго айтат. Анда Амурсан айтат:

«Бул сылыхынган жаман эрин өзү кор кылып, эми биз дегенин карачы. Кайран Шырдактын көргөн кордугун куудум, кара бетти какшатып эми суудум. Аман койбой өлтүрүш керек» деп, жан калтыrbай чакырып калкын алыш, «калк тартип алсын» деп, көпчүлүктүн ортосуна салып, бул бети кара катынды эки бутунан байлан, аркандын учун эки төөнүн мойнуна байлан, эки төөнү эки жакка айдал, чатынан айрып таштады. Хан Шырдактын кегин алды, көргөн жан баары кубанып калды.

«Бул бетбактын эти да калбасын» деп, этин кескилетип итке салды. «Бирдики мингэ, миндики түмөнгө» деп, кыргызда ошондон кийин элде ыла-

кап сөз калган экен. «Катынды әрке санаган, хан Шырдак сенден кезесин, үйүнө балалуу жолборс бактырган, Тооке хан, сенден кезесин» – деп, бул ма-
кал, ылакап ошол күндөн ушу күн айтылып калды.

Айтылуу берен Чагай хан,
Алдымда турган нечен жан,
Катынды жайлап өлтүрүп,
Жанына жабыр келтирип,
Байкап көрдүм сыртынан,
Жүрөгү майлдуу курчунан,
Өткүр экен Шырдакбек
Жалпы бурут журтунан.
Каргашалуу бул катын,
Жашырып минип качкандыр,
Атынан Шырдак айрылып,
Азыр жөө жаткандыр,
Атын алыш баргын деп,
Өз колуна салгын деп,
Өлтүрдүм жайлап катынды,
Не деп алыш жүрдү экен,
Кесепеттүү капырды?
Боз жоргону коштотуп,
Эки дорго* жиберди,
Катын бекер кор кылган,
Баатыр Шырдак бул эрди.
Экөөбүз әлдин ханы деп,
Эсен жүрсүн жаны деп.
Катындан өткөн душман жок болот,
Эсинди жыйып, хан Шырдак,
Душманынды тааны деп
Эки дорго жөнөдү,
Боз жоргону коштотуп,
Сыртынан Чагай Шырдактын
Көөнүң сүйүп достошуп,

Хан Чагайдын алдынан,
Капкалуу Кашкар шаарынан,
Келе жатат дрголор
Хан Шырдактын кашына,
Чагай болду сыртынан
Хан Шырдакка ашына,
Дрголор келди Шырдакка,
Жандан сезбес чыйракка.
Ал ангыча болбоду
Көрө салды дргону,
Боз жоргону көргөндө
Баатыр Шырдак сүйүнүп,
Ордунан турду түйүлүп,
Салам айтты калмактар:
Ханым, хоома-хоома – деп,
Жаза кылып өлтүрдү,
Убал барбы жоого – деп,
Боз жорго келди болду – деп,
Иштин болор орду – деп,
Хан Чагай досум сындалтыр,
Чендуу кызмат кылбаптыр.
Боз жоргону байлатып,
Шырдак алды колуна,
Сыйлап жакшы кондуруп,
Дргону салды жолуна.
Чагай менен Шырдактын
Жакын болду арасы,
Эрте чыгып ордодон
Кашкарга барат салдырып,
Көргөндүн көзүн талдырып,
Чагай менен кенешип,
Бешимде кайтат үйүнө.
Душман менен эгешип,
Болор иштин баарысын
Бүтүрөт хандар кенешип.

Келер ишти ойлонуп,
Башынан ойлоп күтүнөт.
Ошого чейин хан Шырдак,
Адамга сөзүн салбады,
Аялдан чочуп калган эр,
Арданып катын албады.
Көөнү келсе Шырдақбек
Боз жоргону салдырып,
Салып кумар кандырып,
Көгарт ашып, таш басып,
Күнүн барат өзгөнгө,
Сурагын кылып бүтүрүп,
Душманга сырын алдыrbай,
Жоо-жарагын күтүнүп
Кайтып келет ордого,
Тарсылатып салдырып,
Кубаныч кылып жоргого,
Бир жыл тамам болгончо,
Шырдақбек катын алган жок,
Алмак турсун катындын
Жанына жакын барган жок.
Бир жыл бүтүн бүтүптур,
Катын албай койгону,
Досум катын алса деп,
Хан Чагай муну ойлоду.
Анжиянда Алыпбек
Баары журтка қалыс бек,
Анын кызы Мыскалды
Айым кылып алтын деп,
Баатыр Шырдак баргын деп,
Кадыр салып кеп айтып,
Хан Төлөк мындай кеп айтып.
Айтып сөзүн төндүрүп,
Хан Шырдакты көндүрүп.
Оёк Төлөк өбөктү,

Оюна албай бөлөктү.
Жуучу кылып эр Шырдак,
Хан Төлөктү жөнөттү.
Төлөк барды шаттанып,
Өзгөндөн чыгып аттанып.
Анжияндын шаарына,
Калбайын деп Шырдактын
Капа болгон каарына.
Алышбектин үйүнө,
Кабар салып хан Төлөк,
Кара төрө, бийине.
– Анжиянда ага-ини,
Өзүм келдим алыштан,
Келгенде тегин келбедим,
Жуучу келдим калыштан.
Алышбектин өзүндө,
Айтылып уккан сөзүндө.
Мыскал деген кыз бар – дейт,
Хан Шырдакка туш бар – дейт.
Эби келсе сүйлөшүп,
Убада сөздү чийлешип,
Алышбекке билдирибей,
Тууганчылык жөнүнөн
Баарыбыз туруп бийлешип,
Ушуну алыш берели,
Ынтымакка келели.
Кылалык жакшы кенеш деп,
Кыз атасы Алышбек,
Кызын бербейм дебес деп.
Чондордун баары кошуулуп,
Алышбектин алдына
Баары барды озунуп.
Сөздүн жөнүн байкаган,
Чечендөр кирди жарышка,
Биз келдик деп калыска,

Хан Шырдак кабар алыштыр,
Алыпбектин баласы
Кыз Мыскалды алышка,
Алыпбек кызын бербейм деп,
Кетпесин түпкү намыска.
Мал алар болсоң анынды айт,
Балаңа толук калынды айт,
Сөз бүтүрүп кетебиз,
Көпкө олтуруп нетебиз,
Алыпбек сенин алдыңа
Жүүчү келди кетебиз,
Хан Төлөк айтып токтолду,
Шырдактын сөзүн акыл – деп,
Төлөктүн сөзүн макул – деп,
Кыз Мыскалды берүүгө,
Баштан аяк кенешип,
Максатына токтолду.
Кенешке келген бийлерден,
Чечендик кылып сүйлөрдөн,
Калындан кабар кеп баштап,
Калк нускасы деп баштап,
Төөдөн жүздү берсин – деп,
Ынтымакка келсин – деп,
Жылкыдан жүздү берсин – деп,
Хан Төлөк буга көнсүн – деп,
Оёндон минди берсин – деп,
Коротпой алыш келсин – деп,
Кенешке чыккан бийлери,
Келтирип сөзүн сүйлөдү.
Бул малың мага кеп эмес,
Тартынганым эп эмес,
Менин эп болбой турган ишим бар,
Башы бошоп бул жерге
Келбей турган кишим бар.
Өзүм камдап бүтүрөм,

Бул ишине күтүнөм.
Өзгөндөй малын аласын,
Мыскалды берип колума,
Мени жолго саласын.
Бейли-куюң оң болсо,
Анжияндын Алыпбек
Азыр берсин баласын.
Өпкө кылса Алыпбек,
Өзүм табам чарасын.
Төлөктүн сөзү эп болуп,
Ылайыктуу кеп болуп,
Алыпбектин алдында
Кенеш кеби токтолуп.
Хан Төлөктүн бул сөзүн,
Бекер деген жок болуп.
Алыпбектин Мыскалды
Бар шайманын келтирип,
Төлөктүн берди колуна,
Төлөктү салды жолуна.
Хан Шырдакка барамын,
Ханымдан кабар аламын,
Аманатын тапшырып,
Алып барып берген сон,
Мыскалды Шырдак көргөн сон,
Хан Шырдакка кенешип,
Кайрылып үйгө келген сон.
Кабар берем өзүнө,
Кабардар болгун сөзүме.
Өзгөнүмө баrasын.
Калыңга айткан малымды
Колумдан санап аласын.
Менин сөзүм эки эмес,
Төлөктүн сөзү чеки эмес.
Эр Төлөктүн өнөгү,
Мыскалды алып жөнөдү.

Эр Азamat жигиттин
Нечени кошо барыптыр.
Каада билген келинден
Канчаны кошуп алыптыр.
Санжыргалуу эр Төлөк,
Хан Шырдактын алдына
Салтанат менен барыптыр.
Мыскалды алыш берген соң,
Мына баатыр Төлөк – деп,
Төлөк мага Жөлөк – деп,
Төлөктөн башка жарабайт,
Төлөктөн башка бөлөк – деп,
Хан Шырдак калды шаттанып,
Катын алыш кубанып,
Кадырлуу Төлөк баатыр – деп,
Хан Төлөккө ынанып.





АЙРЫМ СӨЗДӘРДҮН ТҰШУНДҮРМӨЛӨРҮ

БОРМОСУ – формасы.

ГЫНА – боék.

ДОРБО – жем иле турган кичине баштык.

ДОРГО – башчы, аксакал.

ЖУДАЙЫН – аябай, абдан.

ЖҮЛ – клем.

КАЛАБА – жаңжал, уруш.

КУМПА (көрпөчө) - ат жабдығы.

МОЖУЧА – чөңкө казан.

ОМОҚ – күч.

СЫРГА – аттын кулагына салынган тамга (ән, белги).



ТАЙЛАК БААТЫР

(А. Чоробаевдин
варианттында)



БАШ СӨЗ

Тайлак баатыр тууралуу маалыматтар кытайдын жазууларында¹, эмгектерде², макаларада³ көңири кездешет. Анын образы фольклордо⁴ жана көркөм чыгармаларда⁵ иштелип чыккан. Ш.Бейшеналиевдин маалыматы боюнча Тоголок Молдо шакирти Нурдин молдого насааттан баатыр тууралуу дастан жаздырган экен.

Тайлак сыйктуу баатырлардын жарык дүйнөгө келиши эпикалык «Манас» ж.б. чыгармадагыдай мунөзгө ээ болуп, уламыш-санжыраларда айтылгандаи анын энеси илбристин журөгүнө талгак болот. Баса, Тайлактын замандаши Балбай баатырдын энеси да жолборстун журөгүн эңсейт эмеспи! Эки энеден тең келечекте баатырлар төрөлө тургандыгынын эң баштапкы белгиси. Балбайдын энесине жолборс табылбай, Кегетиден аткан карышкырдын журөгүн алып барып беришкен дешет. Ал буга да талгагы канбай – карышкырдын көк жалынын журөгүн жеген экен. Ушул сыңары Тайлактын энесине да илбирс таптай, анын терисин жабышып, короого түшкөн көк жал карышкырды карман алган койчудан сатып алышыптыр. Замандаш баатырлар «бир колуна кан аралаш затты» кармай төрөлүшөт. Мындай көрүнүш эл оозеки чыгармачылыгында көңири айтылат. Уламыш-легендалар боюнча Чыңгызхандын, эпосто Манастын жарыкка келиши салты да ушул көрүнүштү далилдейт.

Ал мезгилде кокондуктар элди эзип, тарыхчылар Б.Жамгырчинов, К.Усөнбаев, С.Аттокуров ж.б. жазгандарына караганда 18ден ашуун салыктын

түрүн жыйнап турушкан экен. Алардан сuluу кыз-келиндерди, мал-мулктөрдү олжолоп, хан ордосуна алышы аны өз көзү менен көрүп турган он үч жаштагы Тайлактын журөгүн сыйзаткан. Ылбабрахмановдун кол жазмасында кичинекей Тайлактын эл аралап журғөн кокондуктарды жактырбагандыгы айтылат. Ушул көрүнүштөн тартып Тайлактын ар-намысы ойгонуп, эл-жерин душмандардан коргоону өмүрүнүн башкы максаты катары эсептейт.

Акын А.Чоробаевдин казалында Тайлактын биринчи эрдиги ошол сuluу кыз-келиндерди, жаш уландарды кокондуктарга айдал бара жаткан жерден сүрөттөөдөн көрүнөт. Тайлак ичинен жактырып сүйүп журғөн Барпыжан (Барпыгүл) да хан ордого кетүүчүлөрдүн ичинде. Акын кыздын сuluулугун, акылдуулугун эргүү менен ырга салат. Зордук-зомбулуктун айынан он төрт жаштагы кыз үмүтү очуп, арман кошокко көз жашын төгөт:

«— Мен – деди – ордо кызга барганымча,
Тирүүлөй тендигимден калганымча,
Канетип ай желдеттер тириү журөм.
Жүрөккө болот канжар саймайынча!..
— Эр Тайлак айдачыдан ажыратар,
Күн барбы шоола бизге чачыратар.
Үйүндө башкалкалап жатып калса,
Ким деген шордуулардын башын ачар?»

Барпыжан (Барпыгүл) демекчи, С.Аттоукоровдун маалыматы боюнча кыз менен баатыр аң уулоодон кездешип, «шыралга» сураган кыздын сuluулугуна сүктанып, айылына тие кеткен. Атасы Калматайга жуучу жибергенде «журт атасынын көзү түшсө мейли, калыңын төлөй берсин» деген. Никеге камылга жүрүп жатканда чабарман келип, Барпыжандын сыйзаганын-боздогонун сүйгөнү Тайлакка жеткирип жатпайбы!..

Барпыжандын кошогу Тайлакты да шердентип, кырк жигити менен душмандын алдын тосот. Тайлак кокондук сарбаздардан «кыргыз жерин экинчи

баспайбыз» деп айт алып, жөө-жалаң Коконго айдал, Мадали ханга кысым көрсөтүүсүн токтотсун деген шарт коёт.

Акын бул кагылышууну өтө кыска сүрөттөгөн. Анын үстүнө автор баяндоо ыкмасын тандап алгандыктан, конфликт, кыймыл-аракет көрүнбөйт, образга ачык-айкын мунөз тартуулайт, ал эми каармандын ички дүйнөсү түүралуу сөз кылууга болбайт. А.Чоробаев окуянын сюжетин кууп, сырткы көрүнүштөргө басым кылган. Ал окуяларды ирээттүү түрдө баяндаган. А.Чоробаевдин поэмасына караганда окумуштуу С.Аттоукоровдун илимий изилдөөсү нағыз илимий принципте жазылбастан, өтө көркөмдөштүрүлүп кеткен.

Ооба, Тайлак менен Атантай Куртка чебинин күрүлүшүна өздөрү катышып, жигиттери менен жардам берип эмгек сициришкен. Бирок алар дини, дили, тили жакын кокондуктардан зордук-зомбуктук көрөбүз деген ойго кептелишкен эмес. Кокондуктардын көрсөткөн кордуктары жанга батканда гана чептин элдин канын соруп, басып алуу үчүн Куртканын бегине кол сала тургандыгы жөнүндө кеңешет:

*Жашым өтүп жетилдим,
Жатып неге бекиндим?
Кокондуктун кордугун,
Ойлогондо өкүндүм.*

Акын ата менен баланын ортосундагы карама-карши пикирлеринин, көз караштарынын кагылышын жандуу чагылдырган. Атасы уулунун жасаган эрдигин айыпташ, «Кокондун колу кыйын кол, Кол тийбеген ыйык жол» деп жолун тосуп, душмандардан кечирим сурал барууга көндерүүгө аракет кылат. Бирок Тайлак жигиттери менен кол салып, Курткадагы чептин күлүн көккө сапырып, Атантай баштаган ордодо камалгандарды эркиндикке чыгарат. А.Чоробаев көрсөткөндөй анын баатырдыгы менен адамкерчилиги, кең пейилдиги шайкеш ке-

лип, чептеги мал-мүлкту талап-тоноп албай элге таратып берет. Дегеле көркөм чыгармаларда болобу, же жазма булактарда болобу Тайлактын башкалардан өзгөчө мүнөзү – бирөөнүн дүйнөсүнө көз артпаган, адал эмгек менен оокат кылган, кызыкчылык көздөбөгөн, акыйкат, эркиндик учун гана жеке керт башын өлүмгө сайып койгон баатыр катары көрсөтүлөт. Тайлак замандаштары Балай, Төрөкелди (алардын баатырдыгын эч ким танбайт) ж.б. окшон бирөөнүн жылкыларына тийген эмес, барымтага алуу кан буугандай токтогон, ууруларга каршы элдешкис күрөш жүргүзгөн.

Ууру карман бергенгө,
Ушул менин убадам.
Желпилдеген төө берем,
Же болбосо уккула.
Желини карыш бээ берем!

Тайлактын дагы бир акыл бөтөнчөлүгү – кыргыз эли бири-биринин малын олжолоп, кыз-келинин зордуктап ич ара тытышип турса, биримдик болбосо сырткы душмандар менен күрөшүү кыйын болорун, ар ким «өз көмөчүнө күл тарттай», «бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып» кокондуктар менен ачык күрөшүүгө чакырат. Тарыхый булактарга караганда Тайлактын сырткы душмандар менен гана күрөшүүсү – кыргыз элиниң көз карандысыздык учун күрөшүүнүн жаңы этабы болуп саналат. Баатырдын тайманбас идеясын колдошпой көпчүлүгү тарап кетишет:

Бирээри айтат кокондук,
Түбүнөн бери күчтүү дейт.
Бирээри айтат Чоронун,
Тукумун эми уздү дейт.
Лашкери келет, эл чабат,
Мадали кан түптүү дейт.

Тайлак башка бирөөлөргө ишенгенден көрө өз күч-кубатына, жигиттерине ишенүүнү эп көрүп, жума

сайын Атантай менен бирге согуштук көнүгүүлөрдүү үйрөнүүнү улантат.

А.Чоробаевдин казалында Тайлак Кокон хандыгына элчи жиберип, ордого кеткен кыз-келиндерди кайрып алат, өлгөндөрөгө күн төлөттөт.

Аччусу кайнаган Мадали хан жазалоо учун кол башчыларынын бири Арапка катуу буйрук берип жоокерлери менен жиберет. А.Чоробаев Араптын кыргыз жерине жол тартуусун, арак-шарап ичиp, кыз-келиндер менен ойноп келе жатышын элестүү берген. Ошону менен бирге Арапка «кошоматчы кылып, кой сойгон» кожо-моддолордун образдары да ийкемдүү шителген. «Дамбылданын түшүү» деген бөлүмчөдө түш көрүп, аян билдириp, «Он бир күндүн ичинде, Башын кестиң Тайлактын» деп Арапты мактاشып, көп олжо аlyшат.

Тайлак менен Араптын согушу – А.Чоробаевде эң негизги эпизоддордодон. Акын казалда көркөм кыялданууда отө ашкере нукка түшүп кеткени дароо байкалат. Фольклордук чыгармаларда баатырлар капысынан жолугушуп, кийинки кагылышуунун эрежелерин иштеп чыгышып, «сөзгө» келишиp, антшерт бершип, эч нерсе болбогондой тарап кетишет. А.Чоробаев да чалғынга өзү чыккан Тайлакты эки айрылган жолдо уктап жаткан Арапка жолуктурат, аны шаштай ойготуп наспай тартышип, жекеге чыгууга убадалашып кайтышат. Акын болсо Тайлактын тарыхый инсан экендигин унутуп калган, реалдуу шартта мындаи окуя болгон да эмес. Ал эми А.Чоробаев эпикалык чыгармалардын таасиринен улам отө гиперболалаштырып, абстракташтырып жиберген да, баатырлар жомоктук каармандарга айланып калышкан. Эмне учун Тайлак жалгыз чалғынга чыгат?! Арап эмне учун уктап калат?! Араптын жанындаагы кайтаруучу жигиттери кайда?! Элдешпес душман болуп турup эмне учун чабышып кетишпейт?! Акын Тайлактын адамкерчилигин, боорукердигин, баатырдык айкөлдүг

гүн көрсөтөм деп жатып, аны турмуштук-реалдык белгиден ажыратып салган.

Экөөнүн айкашы – жекеме-жеке сайышууларын окумуштуу С.Аттокуров минтип жазат: «*Арап ак боз аргымак минип, он чакты сыпайдын алдында чалкалап келе жатат. Чалғынчылар эртең менен жакын жерде тириү жан жок деп аны тынчыткан. Күн тоо башынын аркан бою көтөрүлгөн. Дал ушул учурда бута атымдай жерден чоң тору минген Тайлак 10 жигити менен жерден өсүп чыга калды. Байыркы салтты сактап Арапты жекеге чакырды. Арап 100дөй сыпайы менен колдон бөлүнүп качып берди... Тайлак өзүнүн жигиттери менен кууп жөнөдү. Бир чай кайнамда Арап белге жакындалап калды. Тайлак жигиттеринен бөлүнүп чыгып, аны жекеге чакырды. Арап тоқтоду. Тобокелге салууну чечти. Тайлак экинчи беттешүүдө эле Араптын найзасын кагып сындырды. Бирок өзүнүн найзасын ыргытып жиберип, кылышын кындан сууруп алып Арапты качырды. Бир-эки айкаштан кийин Араптын кылышы колунан ыргып кетти. Тайлак аны иири кылышы менен бөлө чапты»⁶.*

Тарыхчы окумуштуунун пикири көркөм чыгармаларда кандайча эске алынды? – деген суроо туулбай койбайт. Жогоруда көргөндөй казалдагы жолугушуу негизсиз болуп чыга келет. Ал эми салгылашуунун жүрүшү А. Чоробаевдин сүрөттөөсүндө, албетте, элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүсүндө тартылып, көркөм сөз каражаттар мол пайдаланылган.

Жардан турган эл ачuu кыйкырык менен эки баатырды күүлөп турушкан. Жоо бөрүсү Бөбөтөйдүн белгиси менен Тайлак Арапты сайып өттөт:

*Найзанын учу так этти,
Бир мертем Арап бак этти,
Кекиртектен тепчиген
Кежигеден короюп,*

*Найзанын учу карыштай,
Чыга түштү сороюп.
Азирет кандын Арабы,
Жыгылды аттан тороюп⁷.*

Бардык материалдарда Тайлактын жеңиши – бул факт, тарыхый чындык. Бирок көркөм обьектиге түшкөндө түпкү булактан айырмаландыбы, же жокпу – башкы маселе ушунда. А. Чоробаевдин казалында каармандар кыймыл-аракетке келип, майдан талаасынын картинасы чагылып, кантсе да жалпы согуштук панorama түзүлгөн.

Тарыхый булактар боянча 1820-жылы Жангир кожонун желдемтери менен Тайлактын кырк чоросу кытай чек арасын бузуп, Кашкарга кирип барышат. Тайлак жана башкалар Жангирдин Кашкарга «ата-бабаларынын мурасын» кайруу, мусулмандарды капырлардан «бошоттуу» учун болгон күрөшүнө катышууга макулдук беришкен. Кашкардан да кыргыздар, өзбектер көтөрүлүш чыгарышып, бирок ал чаржайыт болуп калып, Жангир менен Тайлак чегинүүгө аргасыз болушкан. «Ата-баба мурасы» демекчи, К. Османалиевдин романында Ормонхан Кашкар тараптагы нойгут элин чабууну, учукө, Түлкү учун күн алууну ойлоп олужа Калыгулга кенешкенде «Качанкы, соөгү сөпөт болгон ата-бабаларды коюп, колунда тиругү турган кочуш элиңди асырап алсаңчы» – деп кагып коёт эмеспи! Ушул идеяны ишке ашируу учун Тайлак да Кашкарга жөнөгөн. Ч.Валихановдун жазғанына ишенсек, Атантай менен Тайлак кожонун ишенимдүү колдоочуларынан болгон: «После этой неудачи Джангир странствовал в горных владениях Болора и в киргизских улусах, пока не попал к киргизам рода саяк. Значительные вожди этого племени Атантай и Тайлак сделались ревностными его сподвижниками»⁸. «Обосновавшись в верховьях р. Нарын, Джангирходжа при поддержке киргизских народных предводителей

Атантая и Тайлака начал готовиться к новому походу в Кашгар, совершая при этом время от времени налеты на цинские пограничные пикеты»⁹ деп оюбузду бекемдейт аталган эмгегинде Б. Гуревич.

Кашкар акими Юн Цин Тайлак менен Жангирди карман келүү үчүн 1825-жылы генерал Баянбатуны Б. Солтоноевдин билдириүүсүнө караганда 600 аскер менен жиберет¹⁰.

Акын А. Чоробаевдин казалында окуя таптакыр башкача сүрөттөлөт. Кашкардан качып келген Жангир элдин ишенимине кирип, Тайлактын айылына токтоп, эч нерседен капары жок кожолору менен жыргап жатып калат.

Жангир кожом келди деп,
Жалпы Чоро кой союп,
Колдо барын белгилеп,
Изаат кылып турушту,
Келгенин жалпы эл угушту,
Кашкардагы жоругун
Айткан эмес Тайлакка,
Артынан куугун келбесе,
Билдириmek эмес жайлата.

Акын кыргыз элинин мейманостуругун, ак пейилин, жаратылышын таамай көркөмдөп берген. Ушундай «жомок» сымал жай турмушту бузуп, «Жангир кожо кайда» деп, «Тилин адам билбеген, Тиртишип үйгө кирбекен» кытайлар суудай киптап, катын-бала, жаш-карыга карабай аябай кыргын салып, Ак-Чийге өлүк толтурган. Тарыхый маалыматы боюнча 1000ден ашуун адам муздалган.

Казалдагы окуянын жүрүшүндө душман түн келгендиктен, Тайлак уктап жаткан болот. Чыгармаларда анын өмүрүн сактап калган кара буудан жөнүндө эң жакиши салыштыруулар бар. Дегеле кайсы баатырларды албайлы аттары өздөрүнө шайкеш келип турат. «Манас» жана кенже эпостордо

да аттар баатырлардын «канаты» болуп сүрөттөлөт. Аттан айрылган баатырды душман оңой эле жеңип алат. Тарыхый инсандардын аттары да реалдуу. Алалы, Балбайдын Сур айгыры эле аны кандаи гана кыйынчылыктан күткарып кетпейт дейсиз! Ошондуктан, Балбайды Алматыга кармап кеткенде Сур айгырга мингизишпейт эмеспи! Ушул сыйяктуу эле үй ичинде ар дайым багылчу баатырдын аты Буурул ат менен качып чыгып, жигиттерин жыйнап, душмандын колун кыйраттууга бел байлайт.

«... Ноорузбай деген жигити үйүнө киргизип койгон Тайлактын Буурул ат деген күлүк атын жетелеп чыгып минип, жөө калган Тайлакты аттын куйругун карматып, сүзөр качып, калың кытайды жара качып күтүлгөн...»¹¹ деп белгилейт Б. Солтоноев.

А. Чоробаевде Тайлактын кытайлар менен калыши сурөттөлөйт, колго түшкөн адамдан сураштырышса «Тайлак менен эч иштери жок экени, Жангирди туткундоо максаттары экени» билинет. Ошондо Тайлактын өкүнүп турган жерин акын мындайча көрсөтөт:

*«Мындайын эгер билгенде,
Чалк – өйдөгө жеткирип,
Жоболондуду Жангирди
Торугарттан ары өткөрүп,
Толгон кытай алдына
Токтудан союп эт берип,
Бербейт белем Анбалга
Залалы тийди балдарга.
Кыргыздардын кыйласы
өлүп кетти арманда,
Кызталакты кармагын,
Кытайга тириү арнағын!» –*

деп, Жабыкеге буйрук берип карматат да кытайларга өткөрөт. Жабыкеге кытайлар ат мингизип,

сыйлык тартуулашып, Тайлакка салам айтып тарап кетишет.

Акында чыгарманын сюжети тарыхый материалдардан башкача нукка кеткенин көрдүк. А. Чоробаев эмне тарыхты билбей калдыбы?! Бул окуяларды сүрөттөбөсө казалдын көркөмдүк мааниси тайкы болуп каларын түшүнбөйбү? Тайлак менен кытайлардын таптақыр эле конфликтке барбашы эмнени түшүндүрөт? ж.б.у.с. суроолор келип чыгат. Менин пикиримче, А. Чоробаев окуяны бөтөнчө сүрөттөшүнүн сырры – акынга советтик идеология таасир этип, чектеш турган кытайларды таарынтып албоо, совет эли менен кытай элинин орто-сундагы ынтымакка доо кетирбөө үчүн жасалма аракет менен чагылдырылганы көрунүп турат. Ошондуктан, акындын поэмасы (ал кол жазмада ушундай деп жазган) тарых менен дал келбей «асман менен жердей» ажырымда тургандыктан, азыркы окурмандар үчүн (совет окурмандары эмес) өзүнүн актуалдуулугун жоготуп койгондугу байкалт. Акындын ой жүгүрттүсү идеологиянын туткунунда калышы Тайлактын баатырдыгын айкын ачып берүүгө тоскоол болгон.

Санжыраларда да Тайлак генерал Баянбатунун артынан түшүп, жекеге чакырып, башын кыя чабат, негизги колун Туюк деген капчыгайга камап, алар ачкалыктан бири-бирин өлтүрүшкөн.

*Тайлак минди Буурулду
Тамандары туурулду.
Таталаган кытайлар
Баары буткүл кырылды –*

деген эл арасында ыр калган.

Генерал Баян Батунун кыйраши, Атантай менен Тайлак элдик коргонуу кыймыллынын жетекчилири катары таанылганы «Против Маоистских фальсификаций истории Киргизии» (авторлору М.Сушанло, Б. Гуревич, В. Плоских, Г. Супруненко

ж.б.), «Из истории антицинской борьбы» (Н. Мадеюев) ж.б. эмгектерде көрсөтүлгөн.

Императордун атайын бүйргүү менен Тайлакты карман берген, же өлтүргөн адамга көп алтынкүмүш сыйлык жарыялаган. Бирок кийинчөрөөк айрым арам айла менен жергиликтүү көрсөтүүчүлөрдү басуу үчүн кытай императору Хүн Ли манифестте: «Баянбату Тайлак бийдин үй-бүлөсүн мууздал ақылсыздык кылган, ошол себептүү улуу император Тайлактын күнөөсүн кечирет» – деп жарыялаган. Тарыхтагы маалыматтар белгилегендей Тайлактын кытайлардын үстүнөн жеңишке жетиши, биринчиiden, чек араны таанууга түртүп, императорду тынчсыздандырып, чек араны чыңдоого көңүлүн бурган, экинчиiden, эл аралык маанигэ ээ болуп, баатырдын даңкы Кокон, Хива, Бухара, Ооганстан, орус, казак жерлерине жеткен, үчүнчүдөн, кичинекей уруулардан турган отряддарды дагы чыңдоого түрткөн, кыргыз эли да күчтүү куралданган аскерге карши тура аларын далилдеген, төртүнчүдөн, убактылуу болсо да элдин бейкутчулукта жашаганына мумкүндүк түзгөн.

Айрым материалдар боюнча Тайлак Кашкарды урушсуз алып, хандык кылып, Бегимай чүрөккө үйлөнгөн, уулу Осмон ушул айымдан төрөлгөн.

Тайлактын даңкы таши жарып бара жатканынан корккон Кокон хандыгы казак баатыры Эдиге төрөнү далыга таптап, эрегиштирип, аскер камдал берип Тайлакка карши үндөйт.

А. Чоробаев Эдигенин кыргыз жерине келип, сарыбагыш Ныязбекти Тайлакты карман бер деп кыйнашы, акыл менен аргасыз күтулушу тууралуу баяндарды кара сөз түрүндө берген. Тайлак менен Эдигенин сайышын акын берилүү менен сүрөттөйт: найза менен сайышып, кылыч менен чабышып, айбалта менен салышып, жеңден алып эңишип, чынжыр сооттор жыртылып, чопкуттары кырчылып...

Чапчаңдык кылып эр Тайлак
Чапчып карман жонунан,
Ак канқыга басты бейм,
Көкбөрү тартып качты бейм!
Тегеретип чапкылап,
Туу түбүнө таштады.

Тарыхчы С. Аттокуровдун изилдөөсү жогоруда айткандай жалаң гана илимий мунөзгө ээ болбогон-дуктан, анын үлгүсү катары төмөнкү көркөм картинаны кошуп кетсек ашыкча болбос: «Биринчи жолу, Тайлак найзасын сунуп келатып, жолугушаарда оң жакка ооп кетти да Эдиге өтүп кетери менен кайра ээрge отуруп калды. Казактар дуу дей түштү. Алар Эдиге Тайлакты ыргыта сайды деп түшүнүштү... Бул жолу Тайлак сол тарапка оой берди. Эдигенин ачуусу эми аябай келди. «Ээ кызыңды... кыргыз сайыска чыктыңбы, же жасынмак ойноого чыктыңбы?! – деп бакырды». Ачууга жеңдерген алл Эдигенин колун кыя чаап, чокмор менен башка уруп, аттан кулатат. С. Аттокуровдун эмгегин көркөм чыгарманын катарына койсо деле болчудай...»

Автордун билдириүүсүнө таянсак Тайлакка ушундан кийин «эки тизгин, бир чылбырды» бата кылыш беришет. Акын туура түшүндүрүп кеткендей, Тайлак кошун баштаган аскер башчылык укугун биротоло алган. Ал эми жайчылык турмушта баатыр да башкалардай оокатын кылат, үй-бүлөсүн багат. Өзгөчө, А. Чоробаев поэмасында Тайлактын эки максатына кеңири токтолгон. Биринчиси, соодага шарт түзүп, «Улуу жибек жолун» каракчылардан тартипке келтирсе, урууларга тыюу, карышкырга капкан салса, экинчиси, арык казып, суу жүргүзүп, дыйканчылык кылуу. Бул деген эң башкысы элдин камын ойлоо болуп саналат, өзү болсо аңчылык, мал багуу менен кесиптенген, алптыгына карабай жоомарт, боорукер болгон. Согушта окко учкан жигиттердин үй-бүлөсүнө энчиден көбүн бе-

рип, көңүл айтып жубатып турган, душмандын кол-го түшкөн аскерлерине гумандуулук кылып, эркиндикке чыгарган. Ақындын ийгилиги – Тайлактын күндөлүк турмуш-тиричиликтеги жасаган иштерин, кеп-кенештерин, жөнөкөйлүгүн ынанымдуу түрдө ырга салган. Замандаш баатырлардын ичинен Тайлак гана окумуштуу С. Аттокуров белгилегендай «өз заманынын мыкты саясатчысы» болгон.

Каармандын өлүмү жөнүндө даректер дээрлик бардык эмгектерде негизинен бирдей эле чагылдырылган. Кокон хандыгы Тайлакка күчү келбекендиктен, өлтүрүп келүү жөнүндө домчуну жиберет. Ақын А. Чоробаевде ордо оюнунан кийин башы ооруп чыдабай дарыгер кожону алдыртат. Айласын таппай жүргөн дарыгер келип, «Башыңызга кан чогулган тура, мурдунуздан кан алайын» деп, ууланган аспап менен кан чыгарат. Ақын бул көрүнүштүү мындаicha сүрөттөгөн:

Күрөө тамыр болкулдан,
Чыдай албай солкулдан,
Чыйрыга түшүп алдастан,
Которулуп жамбаштан,
Мурдунан кан шорголоп,
Атып турат дирилден,
Алкымы шишип үн бүтүп,
Айтальбай сөзүн кирилден...

Тайлак менен Балбай – эки баатырдын өлүмүндө жалпылыктар бар, биринчиси – уудан каза табышат, экинчиси – кокондук жана орус төбөлдөрү «бирөөнүн колу менен чок кармоо», «табыгый өлүм» саясатын жүргүзүштү, учүнчүсү – каармандардын армандары бар – кармашип казатта окко учушпады. Экөө тен бийлиkti, үстөмдүктүү жакшы көрушкөн эмес.

Кайсы баатырды албайлы – аты менен курал-жарагы негизги ролду ойнойт. Курал-жарагы башка баатырлардан өзгөчөлөнүп турат. «Манас» жана

кенже эпостордо каармандардын ар бирине жара-ша эрдик кылуучу шаймандары бар. Айтуучулар тарабынан эпикалык чыгарма болгондон кийин ашкере гиперболаштырып жиберилген көрунүштөр көп. Ал эми тарыхый инсандардын курал-жарактары апартылганы менен кантсе да реалдуулукка жакын. Балбай баатырдын сыр найзасы, айбалтасы, кылышы, кара келтеси атайды өзүнө уста тара-бынан жасалып, тартуу кылышынам. Ал эми Тайлак баатыр «темир таштан атайын жасалган көк ал-барс аттуу кылышы» менен бир шилтөөдөн нечен-деген душмандардын башын кыя чабат эмеспи. Баатырлар туулуп-өскөн жерлеринин коён жатагынан бери жакшы билишкендиктен ийгиликтерге жетип турушкан. Алар «опуза», «үшүн алуу», «үрөйүн учу-руу», «ыңгайдан пайдалануу», «сыйыртмак», «кан-кан», сияктуу көчмөндүү турмушка ылайыктуу атамзамандан бери колдонулуп келе жаткан так-тиканы билгичтик менен колдонушкан.

Тайлак баатырдын эрдиги, намыскөйлүгү, жал-танбастыгы, адамгерчилиги, жупунулугу, ишеними ж.б. сапат-касиеттери даана ачык көрүнөт.

Залкар акындар Арстанбек, Чондуунун табыш-мактуу айтышиныда – эки бир туугандын баатыр-лыгы даңазаланат эмеспи:

Ч о н д у:

Ат ойнотпос сары жон
Ат ойнотту билдиңби?
Алтындан казык кактырып,
Бек байлатты билдиңби?

А р с т а н б е к :

Күртканын чебин бекиткен,
Күпшүңдаган сарттарды
Күлдарындаи кекеткен
Кыргыздардын кегин кайтарган
Кытайдын мизин майтарган,
Атантай, Тайлак болбосун.

«Жапайы тоо арстаны» аталган Тайлак түүралуу көптөгөн легендалар, санжыралар бар, аларда да баатырдын элеси жаркын элестейт. Ал эми кытай архивиндеги материалдар – көркөм мурасыбыздын көөнөрбөс булагы, негизги милдет – аларды кыргыз тилине жарыялоо, ошондо калемгерлерибиздин арасынан Тайлак баатырдын дагы жаңы сапаттарын ачкан чыгармалар жааралып калышы мүмкүн.

Абдылдајсан АКМАТАЛИЕВ





ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР

¹ *Караңыз*: Кузнецов В. С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1983.

² *Солтоноев Б.* Кызыл кыргыз тарыхы. – Бишкек, 1993. – 1-китеп; Аттокуров С. Тайлак баатыр. – Бишкек, 1994; Закиров С. Кыргыз санжырасы. – Бишкек, 1996; Тоголок Молдо. Тарых. Түпкү аталар – Китепте: Кыргыздар. – Б., 1993. 2-том; Валиханов Ч. Собр. соч. в пяти томах Т. 3. – Алма-Ата. 1986.

³ *Асанов Т.* Тайлак баатыр // Мурас. – 1991. – № 1; Сатыбалдиева // Ленинчил жаш. – 1990. – 13-март ж. б.

⁴ *Абдырахманов Ы.* Тайлак баатыр. Кол жазмалар фондусу. Инв. № 120 (323); Чоробаев А. Тайлак баатыр. Кол жазмалар фондусу. Инв. № 28 (221), № 32 (225).

⁵ *Чоробаев А.* Тайлак баатыр. – Фрунзе, 1959; Осмоналиев К. Көчмөндөр кагылышы. – Бишкек, 1993; Бейшеналиев Ш. Тайлак баатыр. – Бишкек, 1998.

⁶ *Аттокуров С.* Тайлак баатыр. – 59–60-беттер.

⁷ *Аттокуров С.* Тайлак баатыр. – 32-бет.

⁸ *Валиханов Ч.* Собр. соч. в пяти томах.

⁹ *Гуревич Б.* Международные отношения в Центральной Азии.

¹⁰ *Солтоноев Б.* Кызыл кыргыз тарыхы. – 1-китеп. – 191-бет.

¹¹ *Солтоноев Б.* Кызыл кыргыз тарыхы. – 1-китеп. – 191-бет.





ТАЙЛАК БААТЫР

Атантай, Тайлак деген баатыр болгон,
Алардын жердегени Какыр-Коргон.
Ал жерде Кокон ханы сурак кылып,
Кыргыздын кыйласынын канын соргон.

Ар түрдүү чыгым үчүн алым алган,
Түтүнгө олпон кап* деп салык алган.
Үшүр, зекет, шарият буйругу бар,
Төрт түтүндөн багып турган малын алган.

Кулагы карышынан тишин ачып,
Койлордун семизинен жонун басып.
Коконго айдай берген нечен минде,
Козголбой хан тагында орун басып.

Кыздардан чырайлуусун тандап алыш,
Оро кызга чогултуп камдап алыш.
Бейли түшсө кыздарга бекзаадалар,
Белгилешип бир-бирден арнап алыш.

Курткага коргон салгандарды кууруп,
Кыйыктап, кылычтарын кындан сууруп.
Керип, матап жаткызып орго салыш,
Кекетип байлар салат келген улук.

Далайын чаап салган шейит кылып,
Калайыкка коркунучтуу кейиш кылып,
Өлгөндөрдү жыйнап барып бир өндүргө.
Катарлатып көмгөн экен бейит кылып.

Күртканын куйганында салган чеби,
Күнөөсүз канды төккөн Кокон беги.
Кыздарын қыңышылатып алып кеткен,
Эң эле көп мал, дүнүйө жегендери.

Кожолор топ-топ болуп селделүүлөр,
Кой жыйнап ала берген келмелүүлөр.
Мурут деп мусулмандык динге үндөп,
Мал берген ал кезде жок тенгелүүлөр.

Коюндон улам-улам келе берген,
Кожолор бирден бычак бере берген.
Аркан жип, ала кийиз, айтыр - атты,
Ар кайсы айылдардан тере берген.

Хан заадалар ор казып каада курган,
Камчылап каршы-терши сабап урган.
Каш кайтарар адам жок каарынан,
Кантсе да эл багынып карап турган.

Атантай жыйырмага барып калган,
Атасы Рыскул бий карып калган,
Тайлактын так он сегиз курагы эжен.
Кошун чайкап колго найза алып калган.

Коюндин ыдыктары өткөн үчүн,
Эсирип бек заадалар көпкөн үчүн.
Кетириүгө Күрткадан Анжиянга.
Ниеттенди кыйла канды төккөнү үчүн.

Кайраттуу баатырлардан тандап алып,
Найзакеч деп кырк киши камдап алып.
Күрткадагы Коюндин аскерине,
Чабуул жасап бектерин байланап алып.

Хан төккүч муршаптарын^{*} көбүн кырып,
Калганын байлаштырып колун бууп.

Кыз балдар, мал дүнүйөнү ажыратып,
Өздөрүн айдамакчы элден кууп.

Ошентип Тайлак баатыр атак алмак,
Душманга бели ийилбей ката калмак.
Эки тизгин, бир чылбыр алуу үчүн,
Эл журттан колун жыйнап батаны алмак.

ТАЙЛАКТЫН СӨЗҮ

Атасынан сөз сурап,
Айтып калган жери ошо.
Атагы чыккан жашынан,
Айтылуу Тайлак эр ошо,
«Жашым толуп жетилдим.
Жатып үйгө бекиндим,
Кокондуктун зордугун.
Ойлогондо өкүндүм.
Алтын жабдык куюшкан,
Атка салсам жарашкан.
Аркалыхтын көп малын,
Анжиянга талашкан,
Ай чырайлуу кыз балдар,
Ата-энеден адашкан.
Көмөлдүрүк – куюшкан,
Көркөм үчүн жарашкан,
Көк чапанчан кокондук,
Чыгып келди каяктан,
Келтек менен чочмордон,
Ким кутулат таяктан,
Артыкчараак жедирди,
Аз ата уулу саяктан,
Бир-биринен айрылтып,
Бириндетип тараткан,
Жылда келет айланып,
Канжар, кылыш байланып,
Кожолору мындан көп,

Койлор кетет айдалып,
Желеден кармап чогултуп,
Жылкылардан тандалып,
Айдаң кетет сурак жок,
Айгыр аттар кармалып,
Мен минүүгө бир жакшы ат,
Калбайт белем арналып,
Түтүнгө берип баштыкты
Алып жатат аштыкты,
Кыянатты көп ойлоп,
Кыргызга кылат кастыкты,
Каяша айтар күн жокпу,
Ханы бизден артыкпы,
Кокону кандай хан эле,
Кожосу кандай жан эле,
Ордо кыз деп чогултуп,
Алды сулуу кыздарды,
Ата-энеси ыйласа,
Эзилип боору сыйздады,
Элден кошун көп жыйнап,
Барсак боло биз дагы,
Кыздарды, малды кайтарып,
Алсак боло колунан,
Тынчып үйдө жата албай,
Оюм кетти таралып,
Баштараактан камынбай,
Байкабаган балалык,
Кулагы карыш кой алган,
Кокондукка барадык,
Кан төгүлсүн урушуп,
Кайтарып малды алалык,
Колу, бутун кыйратып,
Кожолорун ыйлатып,
Кордук кылып келели,
Алган малды жыйнатып,
Эр көкүрөк мыктыдан,
Өкүм өскөн ыктуудан,
Айланайын атаке,

Найзакерден тандап бер,
Алысцы жолго жарабуу,
Ат жакшысын камдап бер,
Булчуну толук балбандан,
Буттан торой чалгандан,
Таш тамырчак каласын,
Талкалантып салгандан,
Коломолуу* кошун бер,
Коркпой барып сайгандан,
Коконго жибер баланды,
Кожого кылам таланды,
Бармайынча тына албайм,
Балаң болду алагды,
Самаркан жибер баланды,
Салайын акыр заманды,
Кыздардан абдан тандашып,
Кыргызын малын аларбы,
Он сегизде жашымда,
Табайын ата амалды,
Жер сонунун ээлетип,
Тууганымды жыяйын,
Тим журбөгөн сыпаанын,
Тизгинин ата, кыяйын,
Элдин баарын чогултуп,
Эрте кабар кылайын,
Көк чапандуу кокондук,
Көөдөнүнө чыгайын,
Бектер менен желдеттин,
Бейбаштыгын тыяйын».
Деди, Тайлак муну айтып,
Атасын каттуу муңайтып,
Алдына тура калгана,
Аксакалдар муну айтып:
«Айланайын Тайлагым,
Атансын сөзүн кармагын,
Алысцы жерден эл жыйып,
Андай кабар салбагын.
Азирети Айып* мазар бар,

Анжиянга барбагын,
Кокон деген кыйын жол,
Кол тийбegen ыйык жол,
Бадышалуу калың журт,
Баш-аягы туюк жол,
Аскер башчы Арабы,
Айбаттуу катуу жоо деген,
Оңой-олтоң эме эмес,
Омурулбас тоо деген,
АЗирети эшени,
Пири азыр зоо деген.
Залим Эмир бадыша,
Такка минген хан деген.
Мин дөбөдө эшen бар,
Шаары сайын нечен бар,
АЗирети арстан бар,
Чарбак ата тиryү бар,
Алардын бирөө жолукса,
Алда кандай күн болот,
Атан кары, тууган аз,
Ачык көөнүм дүм болот,
Тилимди алсан тура тур,
Беш-алты жыл өткүчө,
Эсен-аман эр жетип,
Жашың толук жеткиче».
Дегенине болбоду,
Атасы нечен торгоду,
Кокондук келип жай кылган,
Курткадагы коргону,
Коргонду бузуп алууга,
Тайлак баатыр ойлоду,
Атанын тилин албастан,
Ар тараapка жойлоду,
Ат минишип жыйылды,
Аран турган бойдогу,
Кырк-элүүдөй эр жигит,
Кыйындардан куралды,
Кеп-кенеши бүткөн сон,

Кимдер тыят буларды,
Кожоберди, Байбагыш,
Козголонду баштады,
Атантайы алдында,
Асаба туусун аштады,
Аламандап ат қоюп,
Ак барап аткан таштары,
Айбалталар талкалап,
Дарбазасын ачканы,
Дүпүлдөтүп бектерди,
Түп көтөрө басканы,
Тим жүрбөгөн бектерге,
Тигилди минтип кастаны,
Дар ойнотуп кыргыздан,
Далайды байлан асканы,
Так эсинен чыгарбайт,
Тайлак баатыр дастаны,
Кысас менен елтүрүп,
Кылыштап чаап таштады,
Мойнунан бөлөк алында,
Муршаптардын баштары,
Тымтыракай чыгарып,
Жылас кылды жыйганын,
Кызыл канды ағызып,
Желдет, муршап кыйналып,
Тириүлэй нечен тепкилеп,
Өлтүрүп башын кескилеп,
Кыздардын баарын таратып,
Кызматын эли жаратып,
Талкалады коргонун,
Тамам кылды орлорун,
Өз билгенин бербестен,
Өлтүрүп салды чондорун,
Айдал ииди майдасын,
Кетирди минтип айласын,
Бел ашырды кыйласын,
Ханына салды арачы,
Кетти залим эмирge,

Келе турган чамасы,
Көргөн билген сөздөрдү,
«Ханынарга айт деди,
Эптеп жөөлөп-жаландап,
Элинерге кайт деди.
Элет кыргыз уругун,
Эрки менен койсун де,
Күнөөсү жокту өлтурбөй,
Топуктуу хан болсун де,
Ордо кызды таратып,
Кайта колго берсин де.
Кыргыз деген кыйын де,
Кыянат иштен тыйыл де,
Кыздар үчүн кыргыздын,
Кылганы күндө жыйын де,
Таратпасаң тезирээк,
Тайлак келет быйыл де,
Кыргызды ханым кор көрсөн,
Кудайга жетет ыйын де,
Кокондогу тактасын,
Которсун де Бухарга,
Өзүбекти сұрсұн де,
Самаркандан Ызарга,
Анжиян менен Алайды,
Адигине, Тагайды,
Жай-жайына койсун де.
Көчмөндүү эл далайды,
Кокондук кылган өкүмдөн,
Корккондон көзү алайды.
Кыпчак менен тейит бар,
Тейитте нече кейиш бар,
Кызыл аяк кандынын,
Чегин бөлүп бериш бар.
Кыдыша менен Мунмуш бар,
Кылымга толгон кыргыз бар.
Курама журтум бир канча,
Кутчу, саруу, мундуз бар.
Ак калпактуу биздин эл,

Анты, шерттен жылгыз бар.
Тийбесин де аларга,
Каалабасын залалга,
Тийиши жок эсирип,
Тийбей жүрсүн адамга.
Акыр заман салармын,
Ал өндөнгөн каманга.
Тандап алган аттарды,
Айры өркөчтүү төөлөрдү,
Кармап кеткен болуучу,
Карды салык бээлерди.
Калаадагы сен үчүн,
Касапка союп ээленди.
Ханың, бегин эсирип,
Кара күчкө ээленди,
Миндеп алган койлорду
Күшканага сойгонду,
Баарын төлөп берсин де,
Аркалыхты әлсингбай.
Төлөп малды бербесе,
Урушар болсо келсин де.
Ушу быйыл калбасын,
Убадасын берсин де,
Кыздарды кайра бербесе,
Көргүлүктү көрдүн де.
Кыяматты бет алыш,
Кылычтан өтүп өлдүн де.
Аркага барып урушуп,
Алың келсе жендин де.
Атантай менен Тайлактан
Алып келген белгим де.
Кулактардан айрылып,
Мулук болуп келдим де».
Кырк жигиттин кулагын
Сырга салып тилдирдип,
Кыргыздан Тайлак десин деп,
Ханга дайнын билдирип,
Кыйдамына келгенде

Кыла берди жиндилик,
Кармалган касап желдетте
Калбады эч бир билгилик.
Ошентип Кокон ханына,
Бири эмес баарына,
Кастарымды тигем деп,
Хандын минген тагына,
Канчалык азап көрсөтүп,
Караган жок алына.
Ээ кылбадың кысталак,
Эллеттин күткөн малына.
Ошонусун жоём деп,
Өздөрү курган дарына,
Айдал барып желдетин,
Кыл чылбыр салып санына,
Башчыларын өлтүрүп,
Ажалды салды жанына.
Орго салды далайды,
Ойротко болуп таанымал,
Майдасына муну айтат:
«Байкуш жанын муңайтат,
Өзөккө түшүп өрт болду,
Өттү жалын табынар,
Малдан мин сан алдынар,
Кайтарып берсен жан тынар,
Ала-тоолук кыргыздын
Атадан калган салты бар.
Айыгышкан жоосуна,
Асыла берчү анты бар.
Курткага салдын коргонду,
Туюктадың жолдорду,
Түбүнөн бери кырамын,
Түтүктөй канды соргонду.
Кылымга толгон кыргыздын,
Далайлары сомдолду.
Олпон деп алат эгинден,
Очоюп бектер семирген,
Казанчы кылды, күн кылыш,

Келекер чачпак келинден.
Отунчу қылды әркекти,
Көрбөдүм мындаі тентекти.
Чочмор менен сыйланып,
Чокуга жедик келтекти.
Желдетинен жети адам,
Өлтүрдүм кунун кууп ал,
Калганың баарың башынды,
Жоолук менен бууп ал.
Ханга айтчу сөздөрдү,
Төкпөй чачпай угуп ал.
Колундан келсе Курткага,
Кокондуқ келип туруп ал.
Көк чапандар сен үчүн,
Жаз алды менен барамын,
Кокондогу тагынды,
Кордук қылып алармын.
Таш тамырчақ калааны,
Талкалатып салармын.
Табак-табак дилденди,
Тамтыгын койбой талаармын,
Кылчайып кайра жутунба,
Кыргызды көрүп кутурба,
Кайра мында келем деп,
Кармалып колго тутулба.
Калганың аман-соо барғын,
Ханындан бачым жооп алғын,
Калаадагы сыпаалар,
Караанын көрбө тоолордун.
Желдеттер келип жыйнаган,
Жетимиш ордо қызым бар,
Жеткирип берсін аркага,
Жез жагоолу күшум бар,
Айдал кетип жыйнаган,
Алтымыш ордо қызым бар.
Аларды албай жан тынбайт,
Алтын жагоо күшум бар.
Көөнүнө салып байқап ал,

Көргөнүндү айта бар». Деп жөнөттү калганын, Кары-картан чалдарын, Эми алардан эшитин, Хан алдына барганын. Ашуу дабан бел ашып, Азаптуу болгон арманын, Тамам* барып сүйлөдү, Тайлактын жаңжал салганын: «Ассалоому алейкум, Алдаяр таксыр ханыбыз, Алты шаар Анжыян, Аманбы Кокон шаарыныз? Азирети эшеним, Казы-каландарыныз, Сак-саламат жатабы, Сагынгандын эл баарыныз? Эмгекке туулган биз болдук, Эшитип кабар алыныз? Кут болбоду кыйрады, Курткадагы дарыныз. Талкаланды Тайлактан, Такта турган тамыныз. Келтек жедик, таландык, Келалбады алышыз, Желдетти кырды, елтүрдү, Жетип кыргын салыныз. Дарманыбыз калбады, Талаада жүрүп баарыбыз, Жорттуулчуну жиберип, Жолду мурун чалыныз. Тайлак деген жаш экен, Найза алууга маш экен, Камынштыр билбеппиз, Ханым сизге кас экен. Жердегени алардын Зоокалуу тоо, таш экен, Кайдан келди билбедин,

Кыргызды көзгө илбедин,
Түн ортосу болгондо,
Кыйкырыктар угулду,
Кыбыла жактан кылкылда,
Кыйгактуу найза сунулду.
Кызыл жаян кан болуп,
Кыйрап бектер жыгылды.
Желдеттерден жети адам,
Бектен бешөө кырылды.
Корбашы өлүп кокуйлап,
Муршантар өңү бузулду,
Кыбырага дарман жок,
Заманыбыз куурулду,
Алтымыш адам жөө басып,
Кулактар минтип шылышы.
Көркүбүздөн айрылып,
Мулук болуп биз келдик,
Чокубузда кулак жок,
Чулук болуп биз келдик.
Хан заададан айрылып,
Карып болуп биз келдик.
Атты-тонду олжолоп,
Талап алды аркалых,
Аркадагы Тайлактын
Амалдарын байкадык.
Сурак бербей Коконго,
Өтө турган сыйагы.
Ошон үчүн оо таксыр,
Баатырларды жыялы,
Тим жүрбөгөн Тайлактын,
Тизгинин барып кыялы.
Адам уккус кеп айтат,
Айтып баргын деп айтат.
Алган малды берсин дейт,
Атышамын келсин дейт,
Ордо кызды тарат дейт,
Ата-энесин табат дейт.
Адигине, Тагайды,

Бөлүп мага карат дейт.
Орчун Кокон шаарды,
Ордосу менен бошот дейт,
Көк селделүү кожолор,
Кантип менден озот дейт.
Алты шаар Анжыян,
Жер багынса Коконго,
Ошол жерди жердеген,
Эл багынса Коконго,
Кыпчак менен сарт, ногой,
Тен багынса Коконго,
Баладан кордук көргөн сон,
Бул ишибиз осол го.
Тайлак неге багынбайт,
Таазим кылыш жалынбайт.
Азиret каным тезирээк,
Бара турган чагынды айт».
Анда ханы мындай деп:
«Жалпы журтум тында деп,
Ак сакалдуу сыпаалар,
Айтканымды сында деп.
Арап баатыр кайдасын?
Аянбагын, чында деп».
Такка минген эмири,
Сыпааларын жыйнаган,
Казы, калан, муфтусун,
Мейман кылыш сыйлаган.
Өлгөн желдет бектерге,
Обөктөп далай ыйлаган.
Желдеттери, бектери,
Женилгөн эмес кыйладан,
Аркадагы Тайлактын,
Айбаты кыйын угулган,
Ал себептен кыпчактар,
Качууга нәэти бурулган.
Анткен менен Коконго,
Тактасы небак курулган,
Талап алам деп айтып,

Тайлактан болуп чуулган,
Кадимки кайрат жок болуп,
Хан тагында козголуп,
«Арачы салып сүйлөшүп,
Тартуу-тартмаң кылсак деп,
Хан ордосу алдында,
Ким барат» – деп чалгынга
Кеп кенеши бүткөнчө,
Келип калды дамбылда.
Сүйүнчүлөп мындай дейт:
Алып көнгөн камбыл да
Жерге сайып таягын,
Түш көргөндөгү аянын,
Хан азиреттин алдына,
Айтты билген баянын.
«Азиретим угуп тур,
Ачылыптыр талабын,
Аны-муну ойлобой,
Аркалыкты самагын.
Аянымда билинди,
Тайлакты тез аларын.
Кыз-келинин ыйлатып,
Кыргыз элин таладын,
Ак байгамбар жар болуп,
Аркырады араанын.
Атайы келип мен сизге,
Айткан ушул кабарым.
Он бир күндүн ичинде,
Талап кылсан Тайлактын,
Таза чаап көчүрүп,
Талаалатып, сайдаттын,
Короосунан койлорун,
Кокондукка айдаттын,
Колго түшкөн эрлерин,
Колу, бутун байлаттын.
Асман менен учupsун,
Тоо башынан сыйыпсын,
Туу көтөргөн Тайлактын

Туурун барып бузупсун.
Урунарга тоо таппай,
Урушарга жоо таппай,
Бирден сизге жыгылды,
Беттегени соо таппай.
Кызыр Ильяс, Кырк чилтен,
Кыдырата жар болду.
Кеттесинген Тайлагы,
Кечүү таппай зар болду.
Сандаган арка кошууну,
Заманаасы тар болду.
Он эки имам олуя,
Оң ийининде бар болду.
Кожо, кыдыр пирлерим.
Колмо-колдоп алыптыр,
Казаат жолун ачыл деп,
Оомийин деп калыптыр.
Думана пирим Машырап,
Азиretим артыман,
Атыңызды жылоолоп,
Аралап арка калкынан,
Аркага барып ачылып,
Ак жолунуз жаркыган,
Арстанбаптын жолуна,
Атайы көргүн алдынан.
Бер пабедин* биз үчүн,
Жети тенге таштай көр,
Жер майышкан колунду,
Жеке өзүн баштай көр.
Хасил Асам* колдо деп,
Коркунчулук жолдо деп,
Он бир тенге багышта,
Тайлакты тез алышка,
Тар көпүрө, тар жолду,
Талкалатып салышка.
Машайыкка төрт тенге,
Мага бергин көп тенге,
Шайхи, Бургу пир үчүн,

Талап кылам өзүндөн,
Түшүм ката болчу әмес,
Түн уйкулуу көзүмдөн,
Азыретим сиз колдуу,
Душман тили кесилди.
Таза чаап кыргызы,
Тайлак атын өчүргөн,
Бул түшүмдү жоорунар,
Ачылыптыр жолунар,
Думанага берүүчү,
Пул камында, болунар».
Дегенинде думана,
Арап турду кубана,
Думана жайыр айдайын,
Өзгөндөгү мунара,
Өз билгенин жалбарып,
Мунажат кылыш кудага.
Түн терметип ар качан,
Түнүндө болгон убара.
Так Сулайман байгамбар,
Даарат алган дайра бар.
Оштун айланасында,
Терек чыккан жай да бар.
Бутагы сайын илинип,
Башына маалам* байлаган,
Мал сойдуруп этин жеп,
Мазар кылыш байлаган.
Динге байлар жол чапкан,
Мурунку өткөн байгамбар,
Тилегине жеткин деп,
Карангы элди алдаган.
Тиги дүйнө болгончо,
Тилеймин деп алладан,
Ага ишенип далай жан,
Түн терметип зарлаган.
Ошолордун ичинен,
Омийинчи кишиден,
Олужа чалыш десин деп,

От чыгарып тишинен,
Сажыда* кылып кандардын,
Басып кеткен ичинен.
Он чактысы бир келип,
Ичинен бирөө иргелип,
Ак деп алда урушкан,
Аса таяк суурушкан,
Азиretин жалынып,
Алакан жайып турушкан.
Көк кочкордун мүйүзү,
Көл боору* бар белинде,
Көпчүлүгү булардын,
Өзгөн, Жазы жеринде.
Кан баатыры араптан,
Дуваналык талаптан
Үмүт кылып алмакка,
Жаа Алдалап* бараткан,
Кошоматчы, алдамчы,
Кобураган жалганчы,
Алдатып канча бүлүнгөн,
Ал кездеги хандарчы.
Ал ангыча әшени,
Аят билген чечени,
Кошоматын көп айтып,
Кызыл тилин безеди.
Түш жоруган мыктуулар,
Казы, калан, муптуулар,
Кыяматта бейишке
Жолду баштап чыкчуулар.
Алакан жайып кол ачып,
Ак селдесин орошуп,
Азиretин мындей дейт:
«Аркага барса жол ачык,
Айналайын Арабым,
Дувана көргөн түшүнүз,
Олут басып ар качан,
Он болуптур ишиңиз,
Башылуу журт болуп,

Барбай койсок болобу.
Башыбызга кудайын,
Таажы селде ороду,
Такбаалардын алдында,
Дасторконду коёлу,
Даарат алыш баарыбыз,
Тамак ичип төйлу,
Бейшембини өткөрүп,
Намаз жума окуйлу,
Алакан жайып, кол ачып,
Аттын баарын токуйлу,
Аллам өзү ондоптур,
Азиретим ишинди,
Аскер курап жөнөткүн,
Баатыр Арап кишинди,
Байбачалар баарысы,
Баары алдында тизилди,
Кудай сизге бериптири,
Дуванам аян көрүптүр,
Аркадагы Тайлакты,
Аларын булар билиптири,
Асман менен учсаныз,
Ааламды жеке сураарын,
Ордонуз кут болуптур,
Орчун Кокон турагын,
Тоо башынан сыйганын,
Туруштук бербей душманын,
Бет алдынан качары,
Берип бизге кыздарын,
Тартуу тартмак кылары,
Тайлагын чаап тыналы,
Казат баштап чыгалы,
Кайраттуусун кыралы,
Калың аскер куралы,
Каала кудай, каала деп,
Калкын тилеп туралы».
Дешип баары чуркурап,
Колун жайып буркурап,

Түш көргөнгө арнашып.
Жакшысынан тандашып,
Сарпайы тон бухарке,
Чапандардан кармашып.
Топу, бычак, селдени,
Дувана сайын бергени,
Колуна алыш тенгени,
Толушуптур ченгели,
Жоруганга жоолукка,
Түйүп берди дилдени,
Кара күчкө түш айтып,
Казанага киргени,
Ханды, бекти азгырып,
Кара көзүн тирнеди.
Калп жеринин эл алдап,
Кана бейиш киргени?

ХАН ӨКҮМУ БОЮНЧА АРАП БААТАРДЫН ЖӨНӨГӨНҮ

Хан тагында олтуруп,
Кабар кылды бегине,
Калк чогулуп ордого,
Кулак салды кебине.
Арап баатыр камынып,
Жөнөдү арка жерине,
Аргымактан ат тандап,
Чабандестер чапчандап,
Торкосунан тон алыш,
Тобурчак минип, жол алыш,
Тополон түшүп, топ түшүп,
Түп көтөрө кол алыш,
Чатырларын бүктөтүп,
Жетек атка жүктөтүп,
Кош колонун арттырып.
Кебез аркан тарттырып,
Анжияндын ак канкы*.

Аттарына токутуп,
Азирети эшен, кожого,
Аятал күрсү* окутуп,
Нээти казат ушу деп,
Напил намаз окушуп,
Молдолору селделүү,
Оозунда шарип келмелүү,
Чаалыкканда ичүүгө,
Чайнекте чайы демделүү.
Жез кумганын байланган,
Желдеттери шайланган,
Эмири буйрук кылганда,
Азуусунда чайналган.
Бөрк ал десе, баш кескен,
Кор башылар жыйналган,
Колго түшсө бир адам,
Коркпойт жанды кыйгандан.
Кан ичиp, адам этин жеп,
Муршаптары сыйланган.
Көгала селде чалынып,
Күмүш канжар байланган.
Аспандуу* кылычын
Кыстарышып белине:
«Акыр заман салам деп,
Аркалыктын элине,
Таш талканын чыгарып,
Такыр кырып салалы,
Кызы талак кыргыздын,
Кызын тандап алалы.
Ордо кызга чогултуп
Олжо кылып берели,
Бириң калбай жыйналып,
Баарың тегиз кел эми.
Алтын айчык туу менен,
Аркага барып келели,
Барбай калып ким-кимин,
Укпагыла жемени.
Жайыттагы малды алып,

Жатып ичер чалды алыш,
Короосунан кой койбай,
Бордооку кылып сойгондой.
Айдал мында келтирсек,
Анжыян эли тойгондой,
Аркадагы кыргыздын,
Алты канат үйү бар,
Жасалгалуу ичинде,
Жарашыктуу түрү бар
Аны сүйсөң аскерим,
Аялын алыш кирип ал,
Жумشاарына кул алгын,
Жубанын кошуп кыз алгын,
Кара кашка ныпча* бар,
Кабат-кабат пул алгын,
Олжо алууга кыргыздан,
Орчун кокон кур алгын,
Олужа заада пирлерден,
Баарың тегиз дуба алгын,
Хан казатын кылууга,
Аяты бар курандан.
Тайлак быйыл кач болуп,
Бербеди кыйла чыгымды,
Бекзаадалар сыпаалар,
Бир кыйласы кырылды,
Ан үчүн аскер барууга,
Нээти казат кылынды.
Олпон калды алышнбай,
Эгинге үшүр салышнбай,
Зекет калды жыйылбай,
Калтыrbайлы кымындай.
Короодон коюн сүрөлү,
Козголон салыш жүрөлү,
Жылкысын четтен айдайлы,
Жигитин тууну кандайлы,
Кеттесиген Тайлактын
Келдесин кесип жайлайлы,
Ээрдинен тешип өткөрүп,

Канжыгага байлайлы,
Качканын сүрүп Кашкарга,
Катындарын тандайлы.
Кайраттуусун өлтүрсөк,
Ханым намыс албайбы,
Шишеге куйсак канынан,
Шорубуз ичсек канбайбы».
Дегенде аскер куралып,
Баш аягы уланып,
Арканы көздөй жол алыш,
Азық-түлүк мол алыш,
Алты аскер, кырк желдет,
Алтын туулу кол алыш,
Каптап кетчү әмедей,
Калкылдаган туу алыш,
Әүрүк менен мейизди,
Ак куржунга жык алыш,
Сакалдарын тарашип,
Сагызгандай сыланыш.
Тайлакты жаттап көңүлгө,
Даярланып, чыңалыш,
Таазим кылыш канына,
Такбаалардан дуба алыш,
Сарала туусун көтөрүп,
Сап-сап болуп чубалыш,
Канжа, чылым тартышса,
Түтүнү көккө буралыш,
Чилмерденин* кактырып,
Жыйналышып бастырып,
Аргымактар, чалыштар,
Чапчыш жерди каздырып,
Аламын деп Тайлакты,
Арап баатыр ант кылыш,
Башын кесип келмекке,
Убадалуу кат кылыш,
Аягына баашанын,
Алтын мөөрүн бастырып,
Аркы-терки чубатыш,

Аскерлерин маш кылып,
Атырылтып түйүлтүп,
Аттын изин жазгырып,
Ак селдени оротуп,
Анжыян элин колотуп,
Эр Тайлакты кандай деп,
Эсине албайт тоготуп.
Аскерин бир аз токтолуп,
Арканын жолун соктошуп
Бата берип калганы,
Баса түшүп токтошуп,
Жар болсун деп бар кудай,
Жалпы аламан тоштошуп,
Сапар жолун ачыл деп,
Зайып, балдар боздошуп,
Туруп калды канчасы,
Кол кармашып коштошуп.
Көчөдөн чыгып бөлүнүп,
Көккө чаңы көрүнүп,
Көпчүлүгү туралбай,
Көзүнүн жашы төгүлүп.
Хан баатыры Араптын
Аскери жолго чубады,
Алда таала жар бол деп,
Жат кылышып кудааны.
Чаң асманга созулуп,
Чандан бааты* кошулуп.
Аттары туйлап жулунат,
Бир-биринен озунуп,
Баарысы сындуу тапталган,
Баашалыкка арналган,
Азуллары арсайган,
Жалына тизген кыл сайган,
Жумуру моюн, каз таман,
Соорусу тегиз тырсайган.
Каңылжаары челектей,
Карышкырдын сүрүндөй,
Куйругу ничке чубалган,

Күймұлчагы жұлұндәй,
Алты бакса дубалдан,
Аттап өтөт бұгұлбәй.
Көкүрөгү дубалдай,
Көчүк жагы куландай,
Кемегедей жер чапчып,
Тыбырчылап туралбай,
Чондугу тоонун нарындай,
Өркөчү сайдын жарындай,
Азынашат айғыры,
Ағытып бәэге салынбай.
Ооздугун кемирген,
Жұгөрү жесе семирген,
Чөлдүү жерге багылып,
Жоо көргөндө элирген.
Үртүк* жапса жарашкан,
Кимдин аты дедирген.
Аны минсе кекейтип,
Кепичин бутка тепейтип,
Көгала селде оронсо,
Жарашканы бир порум.
Жал-куйругун самындал,
Тарашканы бир порум.
Атырылтып жулкунтуп,
Ак колодон ооздук
Тизгин кагып булкунтуп.
Букары қызыл қымқапты,
Буластатып кулпунтуп.
Этек-женин жайылтып,
Эр сайгандай жулкунтуп.
Желпилдеген желеңтер,
Жел тийгенде дыркырап,
Кыйкырыгы таш жарып,
Қызыл-тазыл қылқылдал.
Арканы көздәй жөнөдү
Аргымакchan шылқылдал,
Ат үстүнөн қынқылдал,
Ашулда* айтып зынқылдал.

Чаар топу төрт булун
Чакчарылтып чекеге
Чакан болуп баатырып,
Чыгуучудай жекеге.
Шайы жоолук курчанган,
Бекзаадалар белине,
Беш алтыдан байланып,
Бет алды кыргыз элине.
Бет болору белгилүү
Берен Тайлак элине.
Кокондон чыгып жол жүрүп,
Күнү-түнү мол жүрүп,
Азирет деп сыйынып,
Арамдык иштен тыйылып.
Кааласа кудай чынында
Калды деп кыргыз кырылып.
Башында түштү жоруган,
Алакан жайып колунан,
Дубасын алыш пул берип,
Дубананын чонунан.
Алдаган түшкө шер байлап,
Ого бетер дем байлап.
Атап берген пулуна,
Алда канча бел байлап.
Амыр хандын Арабы,
Алар жоосу эр Тайлак.
Аскерлерин дүргүтүп,
Жөнөп калды жер чайлап.

АРАПТЫН КОЛУ КЕЛЕ ЖАТАТ ДЕП УГУП ТАЙЛАКТЫН ЖОЛ ТОСКОНУ

Базарчыдан кеп угуп,
Баргандардан көп угуп,
Баатыр Арап кол баштап,
Бармак болду деп угуп,
Атантай, Тайлак әгиз эр,
Алдына түштү сегиз эр,

Ай балта, найза колго алып,
Арапка булар кезигер,
Алты жолдун оозунда.
Аскер келе жатат дейт
Башчысы баатыр чон Арап,
Алма баш мынтык атат дейт.
Найзакерден мыктуу дейт,
Кызыл баштуу Оогандын
Кыйынын сайып жыкты дейт.
Тажик менен Бухардан
Баатырлыкка чыкты дейт.
Кабарын угуп камынып,
Карышкырдай чамынып,
Олчун баатыр солтодон
Эр Тайлактын жээни эле
Кадимки кара Бөбөтөй
Жоого тийген бөрү эле,
Менменсинген душманга
Жеке татыйм дээр эле.
Эл чогулган жерлери
Уу талаанын өөнү эле.
Чыбылдай менен Токочор,
Чыдай албай барышты.
Эр башына элүүдөн
Жолдош белүп алышты,
Жон-жон ылдый туруктап,
Бычандан* баары табышты.
Четиндинин оюна
Милтекечтер калышты.
Үч күнү мыктап жол тосуп,
Алты жүз аскер кол тосуп,
Төртүнчү күн түнүндө
Тандын үрүл-бүрүлдө,
Ач кайкылуу мойноктон,
Аттарын суутуп ойноткон,
Азан маалы болгондо
Ач кыйкырык кур сүрөөн,
Азирет деп чуу чыкты,

Алтын айчык тuu чыкты,
Арапмын деген үн чыкты,
Ал ангыча күн чыкты.
Жекеге деп чакырып,
Ат ойнотуп бакырып,
Ошо түнү бел ашып,
Келген экен сүрүлүп,
Беттешүүгө Тайлактын
Элиниң жарымы түнүлүп.
Сүрү кыйын Араптын,
Соот кылыш жарактын
Туулгалуу калканын,
Тутамдаган найзанын,
Ак канкыда илинүү,
Ак алтын саптуу балтанын.
Жоонун бешин* алгандай,
Жоо жарагы шайманы.
Камынып турат буурулга
Камбыл баатыр Тайлагы.
Карагай найза колго алыш,
Качыра турган түрү бар,
Кан баатыры Араптын
Канчалык катуу сүрү бар.
Капчыгайды жанырткан
Адамдан ачуу үнү бар.
Астындагы аргымак
Ала качма жиги бар.
Арапты тозуп коомайлап,
Атамын деп таамайлап,
Атантайдын Жаркымбай,
Ак баарандуу Чолпонбай,
Алдына түшүп ээлигип,
Турган кезде демигип,
Жоо бөрүсү Бөбөтөй
Ат ойнотуп теминип,
Мандай тескей турушту,
Мурун булар көрө элек,
Бул өндөнгөн урушту.

Чыгууга киши чыдабай,
Акыл, кенеш курушту.
Жекеге Тайлак барам деп,
Жез айнектүү кылычты
Колуна жарак байланып,
Уңгусу болот найза алыш,
Амыркандын Арабы
Чакырган соң жекеге.
Чарайнасын кийинип,
Ээринин кашына
Айбалтасын илинип,
Ак калпактуу кыргыздын
Арбагына сыйынып.
Буурул атын имерип,
Боркуйлатып нидерип,
Болот темир курчанып,
Карасур өңү нур чалыш,
Жогортодон жер чалыш,
Жоонун мизин кайтарып.
Найза кармап тутамдал,
Нары-бери бултандап,
Жылдыз өң деп качырып,
Алдыйтсан Арап бакырып,
Азиретим колдо деп,
Шаймергенин* чакырып.
Шатектеп жезди чырмаган,
Найзасын сары сырдаган.
Тарамыш желим чаптаган,
Кош бүлдүргө саптаган,
Кокон найза кололуу
Колго тутам толору.
Тайлакка карай сундуруп,
Кыйкырып кулак тундуруп,
Карап турган көп элдин
Караган көзүн жумдуруп.
Кан баатыры Араптын
Качырганы түтүндөй.
Атты санга камчылайт,

Үстү-үстүнө үзүлбөй.
Качырышкан эрлердин,
Кайратына тан калат,
Мелтириетип сунушуп,
Салышты найза аллалап.
Арап сайды алдыртан,
Чарайнага* чак этти,
Чопкут кийген Тайлакка
Такалып найза так этти.
Ат үстүнөн тирешип,
Аш бышымга кеткени,
Кыска болуп Тайлактын,
Найзасы таамай жетпеди.
Ээриндеги илилүү
Ай балтасын эстеди.
Чыгарып алыш колуна
Арапты карай кезеди.
Тирелип турган найзаны
Ыргыта чаап тайгырды,
Талкаланып колунда
Найзадан Арап айрылды.
Алты жүз аскер кырк желдет,
Жаа аллалап кайгырды.
Жамдал барып желкеге
Кол кабасын кандырды.
Кайта айланып ондонуп,
Карагай найза кан кылды,
Тоодой болгон чон Арап
Тоголонуп сайдырды.
Аргымактан кулады,
Арап баатыр сулады,
Баатыр Тайлак жагынын
Үстүм болду урааны.
Ойноп чыгып аргымак
Туура карай чурады,
Качкан аттын артынан
Тайлак кууп жетти эле,
Кандын калың аскери

Кайра качып кетти эле.
Олчун баатыр Араптын
Башын тенден кести эле,
Канжыгага байланып,
Ээрдинен тешти эле
Жоо качтылап кыйкырып,
Жалпы аламан качырган,
Чаар-Таштын белинен
Кууп жүрүп ашырган,
Аттан-тондон айрылып,
Далайы ташка жашынган.
Качкан жоонун артынан
Сайып кирди эр Тайлак,
Аты-тонун олжолоп,
Алып кирди эр Тайлак.
Ортосуна аскердин
Барып кирди эр Тайлак,
Жээни Олчун баатырдын
Минген аты кер жайдак.
Капталынан кан болуп,
Казаатына бел байлап,
Добулбасын карс уруп,
Дөржү бийдин бай калмак
Колго түшкөн кокондук,
Колу, буту байланмак.
Корбашылар, муршаптар,
Кордук көрүп айдалмак,
Адырларда аргымак
Чуркай албай бардыгат.
Үстүндөгү адамдар
Эси кетип алдырап,
Эңкейип колун қуушуруп,
Эки көзү жалдырап,
Ак куржунун көтөрүп,
Алы кетип жөтөлүп,
Шашып жүргөн дагы бар,
Жан талашып чункурга
Жатып жүргөн дагы бар.

Ак баран менен болжолдоп
Атып жүргөн дагы бар.
Караанын бөлүп кайрылбай
Качып жүргөн дагы бар,
Дұпұлдөтүп кернейин
Тартып жүргөн дагы бар,
Чатырларын кош атка
Артып жүргөн дагы бар.
Арап баштап ал жерде
Алты жұз аскер өлгөнү,
Жердин аты урушкан
Бычандын өөнү төрдөгү.
Арап өлгөн мойнок деп,
Айтылып калды өрнөгү.
Тайлакты таза чабам деп,
Момундай ишти көргөнү.
Андан түшкөн олжону
Камчыга ченеп бөлгөнү.
Үч жұзғы колго тутулған,
Уясы минтип бузулған,
Үркөрдөй болуп калганы,
Үйүнө качып күтулған.
Тополонун тоз қылып,
Алды Тайлак душманын,
Боёп қызыл кандатып,
Найзалардын учтарын.
Элин кайра көчүрүп,
Араптын атын өчүрүп,
Кенери жайлап көчмөн эл,
Кереге жайған көшүлүп.
Карып калған кокондуқ,
Кол сала албай шекинип,
Алты жылы шаардан
Аскер чыкпай бекинип.
Кан өкүмү аркага
Байлагандай буулған,
Падышалуу аскердин
Башына салды чуулған.

Баатыр Тайлак, Атантай
Ырыскулдан туулган,
Кыргыз элин куткарған,
Кылышы қандуу зулумдан.
Далай жерге Тайлактын
Даңкы кетип угулган.
Кокондуктун күчтүүсүн,
Колго түшкөн үч жүзүн,
Кордук кылыш турганда,
Кокуйлатып урганда,
Алган ордо қыздарды
Жеткизип берген аркага.
Бала-чака жыргаган,
Башайы менен барчага.
Қыздар кайра келген сон,
Қызык болгон канчага.
Туткундагы аскерди
Бошотуп берген кайтара.
Ошол Арап өлгөндө,
Өлүктүү сүйрөп көмгөндө,
Аркадагы калың әл
Батаны мыкташ бергенде,
Ак сакалдар, карылар,
Алыстан келген баары бар,
Соога салам алам деп,
Жүзгө чыккан чалы бар.
Ай туягын чалышып,
Ак боз бәэ союшуп,
Түштө түлөө кылышып,
Эт жасашып тоюшуп,
Бата берип калың әл
Баатыр атак коюшуп.
Эки тизгин, бир чылбыр,
Эли берди Тайлакка,
Кашкардан кара туу келди,
Түпөк* байланап байракка.
Майыстан, Терек жери бар,
Басыла жүргөн эли бар.

Чачылып журту кор болуп,
Кандын өткөн кәэри бар.
Качырып жоого кирүүчү,
Кайрат берип туруучу,
Баатырлары деги бар.
Балта, мылтык, найзалуу
Балбандардын деми бар.
Кетмен-Төбө, Жумгалда,
Кенештеш болгон туганы
Кадым жоого минүүчү
Кара буурул бууданы,
Аса байлап кермеге.
Күндө буурул сууганы
Алыскы тууган ызатка
Келип жаткан андан көп.
Баш куттуктап малдарын
Берип жаткан андан көп,
Тизгин куттуу болсун деп,
Айтып жаткан андан көп,
Келгендери олжо алыш,
Кайтып жаткан андан көп.
Жыйырмадан ашканда,
Жигиттик шаңы ташканда
Кокон шаарын алсам деп,
Козголуп жүрдү күүлөнүп,
Кенеш берип ар кимге,
Кебин айтса сүйлөнүп,
Кадыр таап жашында,
Карыга тентүш болуп,
Атасынан бөлүнүп,
Алган зайды уз болуп,
Жаштар менен жаш болуп,
Жалпы журтка баш болуп,
Мынтык андес*, найзакер,
Жаа тартууга маш болуп.
Жыргап турган кезинде
Кол баштап Кокон барам деп,
Чындал турган кезинде,

Ат кара тил болсо деп,
Күтүп турган кезинде,
Бар сарамжал иштери
Бүтүп турган кезинде,
Кара суунун өөнүнө
Көчүп барды бешимде.
Ошо күнү көп мейман
Келип калды кечинде.
Агала чапан, ак селде,
Түгөнгөн каны бетинде
Так ошолор аркылуу
Учурайт далай кесирге.

ЖААНГИР КОЖОНУН КАШКАРДАН КЕЛИШИ, АРТЫНАН КЫТАЙДЫН АСКЕРЛЕРИНИН КЕЛИШИ

Илгерки өткөн имамдар,
Асан менен Үсейин
Алардын уруктарынын
Аңгемесин түзэйүн.
Зайнел, Абдин уулу дейт,
Жүргөн жери чуулу дейт.
Атасын жезит өлтүрсө,
Анын өчүн кууду дейт,
Бул себептен казатка
Камынып белин бууду дейт.
Уругун бөлүп кожно дейт,
Жүргөнү кандуу жошо дейт,
Урушуп булар динсизге
Уруш кылат кошо дейт.
Ат жеткен жерге кыдышып,
Сүрмө топ болуп жүрүшкөн.
Дин жолуна түшкүн деп,
Далайларды бүлүнткөн.
Кызыл баш менен негирге
Кыйла салган урушту.

Каалаган әмес башынан
Туруктар жерге турушту.
Анжыян менен Кашкардан
Арадагы элди башкарған,
Ошентип жүрүп ар жерде
Кала берген бириңдеп,
Мурут* кылып кыйланы
Шарыят жолун билиң – деп,
Мусулман динге үндөгөн.
Кол берип буга сыйынып,
Эчендер өткөн дүйнөдөн.
Ошолордун чондору
Кашкарга барған болжолу.
Қытайга казат кылышып,
Кармашкан экен зорлору.
Жаан кезип жүргөндөр,
Жаангир кожо деп койгон,
Урумдан бери көп жерде
Урушту катуу бек койгон.
Турактуу журту уйгур,
Турпандан бери ийрем – деп,
Дүнкананы башкарып,
Қытайды динге кийрем – деп.
Казы, калан, муптуну
Үюштурган кожолор,
Кашкардагы қытайга
Ок атышкан ошолор.
Ал себептен калың кол,
Кабар угуп кағаздан,
Үч айчылык жол басып,
Үрүмчү менен Манастан
Үйүлүп аскер күч алышп,
Үч Турпан, Бээжин аяктап,
Калың аскер күч алышп,
Кашкарды көздөй келаткан.
Жаангир кожо калпасын
Жалпы тегиз алмакта.
Түшүрүп колго кордуктап,

Мойнуна зоолу салмакка.
Түп Бээжинден көп кытай,
Келе жатат деп угуп,
Жаан кезген кожолор,
Жалпы эшндер кеп угуп.
Алтымыш калпа, кырк эшен
Анын баары козголуп,
Качты жапырт аламан,
Кызыл өндөр козголуп.
Кызыр Илияс, чилтенге
Кыяматтык дос болуп.
Динге катуу жол чапкан,
Мурунку өткөн байгамбар,
Ошон учун кожолор
Кытайга бүлүк салгандар.
Мурут кылып кыйланы
Өзүнө тартып алгандар,
Баарысы аппак казандай
Башына селде чалгандар.
Үркүп чыкты Кашкардан,
Үгүтүн элге жайгандар.
Качып келип кыргызга
Калпа болгон жайлата,
Кашкардагы жоругун
Айткан эмес Тайлакка.
Чатыр тигип саяттап,
Жата берген кожолор,
Мал жетелеп келгенге
Бата берген кожолор.
Мата чепкен парчаны
Ката берген кожолор.
Артыкбашын асталап,
Сата берген кожолор,
Уругу «сейит азиз» – деп,
Мейман болгон кожолор.
Кийгени меке көйнөгү
«Эрам» болгон кожолор,
Оронгону башына

Селде болгон кожолор,
Сүйлөгөнү оозунда
Келме болгон кожолор,
Адал менен арамды
Бөлүп турат кожолор,
Акырет десе көз жашын
Төгүп турат кожолор.
Аксакалдар не айтса
Көнүп турат кожолор,
О дүйнөнү күзгүдэй
Көрүп турат кожолор,
Кыяматты ойлосо
Кызыл өнү бозорор.
Түн ичинде уктабай
Зикир чалат кожолор,
Коркунчулуу курсакка
Пикир салат кожолор.
Беш намазда беш убак
Теспе тартат кожолор,
Жұма күнү дайыма
Кечке тартат кожолор.
Түн терметип уктабай,
Эрте тартат кожолор.
Мойсопу экен Байбагыш
Моюн алышат ошого,
Угуту бар арам деп,
Уруксат бербейт бозого.
Коконго кол салба – деп,
Тыйып койгон Тайлакты,
Тиги дүйнө кыйын деп,
Динге берип кайратты.
Жата турсун кожолор,
Жыргап-куунап, жан багып,
Кытайдын калың солдаты
Жөнөгөндөн айталык.
Түп Бәэжиндин улугу,
Мен айтайын Дуудуну.
Шитай менен Амбалы

Кара шаар туругу,
Жер жаанга толтура
Кара кытай уругу.
Аскерге толду жыкылдал,
Астын артыш булуну.
Жаангир кожо кайда – деп,
Калпалар кайсы жайда – деп,
Капкалуу шаар Кашкарды
Канчалык кыстап башкарды.
Билүү үчүн аттанып,
Жан жабыла бөлүндү,
Ким билет чынбы, төгүнбү,
Эркеч-Тамды жердеген,
Тейит, кыпчак, мундуздан
Далай күнү издешип,
Таппаптыр нойгут кыргыздан.
Ала жууку, Алайкуу,
Аларга салды далай чуу.
Андан издең таба албай,
Анжыяңга баралбай,
Аргасы кетип туралбай,
Аныктап кабар уга албай,
Андан-мындан жер чалып,
Аскери жүргөн эл чалып,
Чарчаганда Бээжинге
Кайта турган болгондо,
Жардык сөзүн Кашкарга
Айта турган болгондо.
Ырысменде чыккынчы,
Дербиш экөө барышкан,
Келген кытай улугун
Кебинен абдан таанышкан.
Тымызын элге билинбей,
Жансыз болуп бир келген,
Кожону Тайлак бакты – деп,
Чагым менен тил берген.
Туугандык кастьик кимде жок,
Дуудуга булар даттанат,

Дүркүрөп андан көп аскер
Түп көтөрө аттанат.
Караке кашка уруктан
Мыкты чыккан Дербиши,
Ырысмендеге кошуулуп,
Жолдош болгон бул киши.
Кыйдамы* келсе турабы
Кыяннаттуу эр киши.
Ырысменде Тайлактын
Аталаш жакын тууганы,
Ушактап барып мындай дейт,
Ич тарлыгы тууралуу:
«Туткуй, Терек жердеген,
Туйгун Тайлак эр деген,
Туулгандан туу кандал,
Душманга намыс бербegen.
Майыстан Терек жердеген,
Баатыр Тайлак эр деген,
Бараң аткан найзакер,
Бас келип эч ким женбegen.
Коркунчулуу болгондон
Кокон ханы козголгон,
Коркконунан Жаангир
Кожолор барып дос болгон.
Бата куран кылышты,
Байланып белге кылышты,
Ак бараңын камдады,
Ат жакшысын тандады,
Асабалуу тууларын
Ак бээ союп кандады.
Анжыянданд Арапты,
Көрсөттү гана газапты,
Хандын ордо кыздарын,
Кайтарып элге таратты.
Казаттын камын белендер,
Кашкарга Тайлак келем – деп,
Камынып жатат серендер,
Жазасын барып берем – деп,

Алтымыш калпа, қырк эшен,
Кожолор бар үйүндө,
Кайгуулга киши чыгарып,
Кароол кылат түнүндө,
Баар болсон дуудулар,
Өрттөй жанып дүрүлдө,
Былк этпей жатып Тайлактан
Тамтыгын чыгып бүлүнбө.
Кетмен-Төбө, Таластан,
Кең Чүй ата тарараптап,
Анжыян, Арка дубанды
Барып Тайлак караткан,
Алардан кошун көп сурап,
Жазып наама тараткан,
Кызыл нарын алам – деп,
Кытайды эңсеп самашкан.
Кожо менен антташып,
Кылыч мизин жалашкан,
Кашкар эмес Бәәжинди
Алмак үчүн каалашкан,
Калабаны силерге
Салмак үчүн каалашкан.
Жаангир кожо, калпанын
Жардамынан камынды,
Айыл үстүнө барбасан,
Алдырасың тагынды».
Издеп жүргөн кожолор
Дал ошондон табылды,
Деп айтышып баргандар
Алда канча зарылды,
Тайлакты кармап бермекке
Даярмын деп жалынды.
Сөзүн угуп кытайлар,
Соот кийген доотайлар,
Чаң тополон дүрбөшүп,
Чаң-чундашып сүйлөшүп,
Көгөртүп көзүн ирмешип,
Көпчүлүгү бирлешип.

Кабар угуп сүйүнүп,
Кат-кат кийим кийинип,
Топ-топ болуп үйүлүп,
Тобурчагы түйүлүп,
Кашкар ичи кыжылдап,
Кара курттай түрүлүп,
Астын-үстүн Артыштан
Каптап чыкты сүйүнүп.
Жаанын огун асынып,
Качырларга артынып,
Калкандарын тартынып,
Шалпан кулак жөөкөрүн
Оозун төмөн сундурган,
Өлчөгөндө кароолун,
Атса кулак тундурган.
Жер канчасын бураткан,
Желке чачын чубаткан,
Сокудай сүйрү башы бар,
Сок билектей чачы бар,
Кармасак деп Тайлакты
Кашайып жаны ачынар.
Алты атары «шашмала»
Эки атары «ду мала».
Парси тилде мылтыктын,
Бир атары «йак мала».
Кийгени соот тордогон,
Ак калпагын бордогон,
Темир найза каргылуу.
Темингисин ондогон,
Тилин адам билбegen,
Тирмийип үйгө кирбegen,
Тикирейип караса
Тиктебей көзүн тирнеген.
Жакасы жок, жени бар,
Чапаны чолок эни бар,
Улам тышкы кийими
Төрт элиден кеми бар.
Баарысынан көйнөгү

Узунураак чени бар,
Улук мансап кармаган
Урмат кылчуу беги бар.
Нары-бери тенселип,
Наша чеккен кээри бар,
Качырына токуган
Капталы темир ээри бар.
Карысында найза бар,
Кылычын салган кыны бар,
Кыргын кылып кыйратып,
Кыргызды алар ыгы бар.
Качыры көп, калкы көп,
Канча аскер жалпы көп,
Кара төрө аралаш,
Канжа тарткан салты көп.
Алтын аркыт* кумара
Арак куйган идиши,
Ачуу жыңжун* ичкенде
Адамдын келет сийгиси,
Балдырашып турганда
Тилин билбейт бир киши.
Дүнүйөнү толкутуп,
Туш келгендей коркутуп,
Түнөгөн жерин жаржытып,
Түмөн колду самсытып,
Кемегени ойдуруп,
Кез келгенин сойдуруп,
Атын суутуп койдуруп,
Керме байлап чойдуруп.
Керней үнүн боздотуп,
Жетекке качыр коштотуп,
Жез най тартып топтошуп,
Жер майышкан көп кытай
Жетип келди Торгартка,
Бир мини анда калды эле,
Бир мини түштү Чойжапка.
Ичкерки чон шаарынан

Эки мини бир келген,
Чойжаптагы бир минден
Тандалып үч жүз иргелген.
Тайлакты байлап алууга
Ырысменде өзү бар,
Тар жолдорун чалууга
Кашкалардын Дербиши
Ойлоду түндө барууга.
Жакын калды деп айтып,
Жандай түшүп кеп айтып,
Ойнок-Жарда күн батып,
Отурган элдер жуп жатып,
Орто-Сырттын өзүнөн
Ууга жүрдү түн катып.
Кара-Суунун Майыстан
Өзөнү ылдый жарышкан,
Жазы-Кечүү ичинен
Тайлактын айлын табышкан.
Тегеректеп үч курчап,
Таң атсын деп турушкан.
Тарсылдатып та дешип,
Далай элди куруткан.
Карсылдатып токмоктоп,
Камак салды атылды,
Жүн сабаган талпактай
Сабап салды атылды.
Найза менен боз үйдү
Нары-бери тешкилеп,
Кыдырата кырчоону
Кылыш менен кескилеп,
Эшикке чыккан кишини
Энтендетип тепкилеп.
Эчки-кайду короодон
Этин кесип жонгулап,
Чурулдатып иттерди
Сүрүп чыкты кубалап.
Барсылдатып камчылап,
Баса калып булалап,

Уктагандар ойгонду,
Ыйлаган балдар сооронду.
Акыр заман күнбү – деп,
Абышкалар ойлонду.
Эси чыгып төшөккө
Жатам деген дагы бар,
Эшикке чыгып кутулуп,
Качам деген дагы бар.
Айласын минтип түгөтүп,
Айылды курчап калыптыр,
Кезеги келген күн экен,
Токолунун үйүнө
Тайлак жатып алыптыр.
Ал үйдө минер аты жок,
Заманасы тарыптыр.
Байбичеси ыкчамдаپ
Барып кабар бериптирип,
Бүргөдөй ыргып түйүлүп,
Бөбөтөй чуркап келиптирип.
Кара буурул бууданы
Чон үйүндө байдалуу,
Түпөктүү найза чоюнбаш
Жарактары шайлалуу.
Кармай чыгып колуна
Босогону көтөрүп,
Буурул атты чыгарып,
Токочордун торусун
Токуп минип чыңалып.
Энтелетип бастырып
Ак балбанды шаштырып.
Тайлак баккан башынан
Жоо жарууга маш кылыш.
Ак балбанды кыпчактан
Алып келген болуучу,
Алты жылдан бер жакка
Багып келген болуучу.
Асый чыкма бээлерди
Жарып келген болуучу.

Жатаканага бозону
Салып берген болуучу.
Алдаяр менен аралаш,
Чомон менен жоролош,
Чыбылдый менен короолош,
Бөбөтөй менен танапташ,
Токочор менен тарапташ.
Башкаларын тоготпойт,
Тайлак менен табакташ.
Ошон үчүн үйлөрүн
Жакын тиккен канатташ.
Жайы кышы бипбирдей
Буудай майлап жечү эле.
Муштаганда кишинин
Мойнун үзөм дечү эле.
Алачыктай Ак балбан,
Атан төөгө чак балбан.
Ашқа, тойго барганда
Тандап минчү аттардан.
Күрөшкөндү жыгуучу
Көөдөнүнөн сыгуучу.
Көтөрө албай бир киши
(Көтүнөн богу чыгуучу).
Отурганы очоктой,
Муштаганы өлгөндөй,
Өлбөсө да өзөрүп,
Көргүлүктү көргөндөй.
Курсагы чон чапчактай,
Шаадалары каскактай.
Тим отурса жууруулуп,
Тердегени баткактай.
Сакалы турган келептей,
Бою узун теректей.
Ичи чыгып саландап,
Жарма куйган челектей.
Жайдак турган буурулга
Секиргенде Ак балбан
Семизинен булт этип,

Алыс кетти шашкандан.
Ээлиkkени курусун,
Жыгылып жерге тапталган.
Чуркап жетип эр Тайлак,
Жайдак ыргып аттанган.
Айкырып жоого бет алып,
Качырып чыкты капиталдан.
Как алдынан экини
Каттап сайды катмардан.
Жарыла берди бир жагы,
Жаа тартуучу жактардан.
Темингенде жетти эле,
Темирлүү найза нетти эле,
Тебетей сайган эмедей,
Тегеретип кетти эле.
Бөбөтөй өзү букта эле,
Бөрү тил найза сунду эле.
Кыжылдашып кыйкырган
Кытайдын үнүн укту эле.
Кыжыры келип сайганда,
Кый сүбөдөн чыкты эле.
Эки-экиден төртөөнү
Дүр эттире жыкты эле.
Дүбүртүнөн бир жагы,
Бир жагына ыкты эле.
Алдыңкы жол ачылып,
Аман тышка чыкты эле.
Таң сөгүлүп атарда,
Тараап жылдыз батарда,
Табага чыкты каргытып,
Аттарын катуу багытып,
Ач кыйкырык жаңыртып,
Асманга үндү чаныртып,
Андан-мындан эл жыйнап,
Мылтык, андес, эр жыйнап,
Адырдан жылкы чаңдатып,
Алда канча шандатып,
Кандай заман болду деп,

Калыктын баарын таңдатып.
Кабар берип дүрбөтүп,
Бирин бири жүр дешип,
Камына берсин эр Тайлак,
Калкын жыйып бирлешип.
Айбалыдай көп кытай
Айылды баскан тұндөтүп.
Качып чыккан Тайлакты,
Карангыда ким дешип,
Калпа, кожо баарысы,
Карман уруп сүйрөтүп,
Кыдырата арканды,
Мойнунаң байлаап күрмөтүп.
Тандын кулан өөгүндө
Байкаштырып кожону,
«Таа» деген ур деген,
Кытай тилдин осолу.
Бала-чака, қыз-қыркын,
Бакырып ыйлап чуркурап,
Көздөн жашы бурчактап,
Көпчүлүгү буркурап,
Кырды жанды кытайлар
Кылыш менен ургулап.
Кыл арканда байдалуу,
Кыйнап бутун сундурат,
Кырып жоюп қубанып,
Кыбасы канат кулдурап.
Кожолорду койкайтуп,
Чөк түшүрүп чокчайтуп,
Короздой мойнун чапкылап,
Колун бууп жаткырат.
Кылыш мизин жалатып,
Кыйма-чийме чапкылап.
Кой сойгондой көрүнүп,
Коркурап каны төгүлүп.
Жан талашкан курусун,
Жалдырашып дабдырап.
Катын, бала баарысын,

Жашап калган карысын,
Канжар менен бишкектеп,
Кабыргасын, далысын.
Кожолорго корс этти,
«Таа» дегенде тарс этти.
Боконо жүрөк болк этти,
Бой денеси солк этти.
Желкеден кылыш шоп этти,
Жерге башы топ этти.
Шаркырап ағып кан чыкты,
Кыбырай түшүп жан чыкты.
Аягы өйдө кылыштап,
Кетирип ийди тамтыкты.
Ал ангыча күн чыгып,
Майыстан ылдый чан чыкты.
Чанды көрүп ыкчамдал,
Кырып салды кожону.
Алтымыш калпа, кырк эшпен,
Айылга жапты жошону.
Айылдан кырды канчаны,
Аябай кумар таркады.
Абышкалар бүк түштү,
Жан соогалап чөк түштү.
Бийин ырай кылган жок,
Ыбаа кылып турган жок.
Баш-аягы жүз әлүү
Киши болду өлгөнү,
Алмак-салмак чабышып,
Денесин баштан бөлгөнү.
Дүнүйө кыргын болгонду,
Туулуп өсүп көрбөдү,
Эсен киши калган жок,
Эшиктеги, төрдөгү.
Баласы эле Тайлактын
Байбичеси жөндөдү.
Балтыр бешик Осмонду
Бардык кытай көрбөдү.
Көйнөгүнүн ичине

Салып тышын жөрмөдү.
Башымды чапса бала аман
Калсын деген өрнөгү
Алда канча амалдар,
Байлан жашын көлдөдү.
Байлаганга болобу,
Кытайлардын эрлери,
Ачынып калган эмедей,
Айылды кырып сендеди.
Ак балбанды кылыштап,
Ағызып каны селдеди.
Ангыча желек булгаган,
Адырдан чанды көргөнү.
Улугу тиктеп таңыркап,
Жакыптын зайбы Моймолду,
Сулуу эле, суктанып,
Өлтүрбөскө ойлонду.
Кашкарга алыш кетүүгө,
Карап калды танданып,
Өйдөкү чанды көрбесө,
Алып кетмек камданып,
Ал ангыча эр Тайлак,
Кирип келди шаңданып.
Баш-аягы жүз киши
Жыйналыптыр жамдалып.
Беш жүз жылкы үркүтүп,
Бәэниң баарын мөнкүтүп,
Чаң-тополон түшүрүп,
Айылды карай жөнкүтүп.
Алар жакын келгенде,
Кытайлар атка миништи,
Бүткөн бойго толтуруп,
Жарактарын илишти.
Чыга берди айылдан,
Тоону карай бет алыш.
Тайлактын зайбы, келини,
Сулуу Моймол, Кул аман.
Көйнөккө катып бекиткен,

Балтыр бешик уул аман.
Айылды таман кыйратып,
Абдан салды күйттү.
Ортоктун тоосун бет алыш,
Паана кылды бийикти.
Эл кыйкырып, жер чандап,
Боз мұнарық болуптур,
Көрсө дагы көрө албай,
Көз тұнарық болуптур.
Жол тосушуп түш-түштән,
Букма болуп бурч-бурчтан,
Кан менен чаң аралаш
Кытайларга жуткузган.
Алдын тосуп аламан,
Кылан-Күйрук талаадан,
Бет ачық жерде беттешип,
Кыйласын сайып шалаган.
Кыйкырыктан чыдабай,
Кытайдын баары жадаган.
Анда-мында топтошуп,
Айлана калып токтошуп,
Ажалы жеткен аскерлер,
Аттан түшөт топ дешип.
Аламан атып жатканда,
Амбалдын киймин оқ тешип,
Анықтап көрө калганда,
Кийген сооту жок дешип.
Чыбылдый минип сары атты,
Чилдей баарын таратты.
Тополонун тоз кылып,
Чомон минди чоң атты.
Очогор менен он атты,
Токочор минди тор атты.
Тосуп туруп бир атты.
Тоодай болгон Амбалды,
Тобурчактай кулатты.
Топ аралап сайданда,
Тогузду катар сулатты.

Желке чачын кыя атты,
Жез айнекти сыя атты.
Жетип кирип Бөбөтөй
Бута атымдай чуратты.
Туулгасын талкалап,
Тундуруптур кулакты.
Үнү ачуу эр неме,
Бая минген сур атты.
Бараң мылтык тутунуп,
Барган сайын булатты.
Тогуз жолду торошуп,
Тоону көздөй чубатты.
Туюк жерге камашып,
Туш-тушунан марашып,
Дууду баштап көп кытай,
Туруштук кылбай жадашып,
Кадимки жолго түшө албай,
Калды булар адашып.
Айыл-апаны кырдырып,
Баатырлардын жаны ачып,
Барган сайын жалындап,
Тандап найза талашып.
Такыр колтук, өпкөгө
Өлчөп сайып мадашып,
Колго түшкөн кытайды
Кордук кылышып сабашып.
Доотайды жыгып түшүрүп,
Тургузбай ишин бүтүрүп.
Жоо бөрүсү Бөбөтөй,
Жоругун айтсам Семетей.
Жоортулга чыгып Тайлактын
Жолдош болгон сырдашын,
Жоодон кууп кек алган,
Жоругун адам тындасын.
Көргөн, уккан ыраазы,
Көй кашканын кылдатын.
Каскак менен жааралап,
Камап алды Доотайды,

Түйүштүрүп чачынан,
Байлап алды Доотайды.
«Таа» деп айткан сенби – деп,
Тарсылдатат Доотайды.
Кайдан чыга калдың – деп,
Карсылдатат Доотайды.
Шыйрагынан байлатып,
Сүйрөтүптур Доотайды.
Балдыратып кытайча,
Сүйлөтүптур Доотайды.
Кыргызча тил айтчы – деп,
Кыйнатыптыр Доотайды.
Кыжыры келип кыйыктап,
Ыйлатыптыр Доотайды.
Так сүйлөбөй койгон сон,
Кескилептири Доотайды.
Денден жаны чыкканча
Тепкилептири Доотайды.
Ат каторуп уламдан
Аскан сайын куланганды.
Бөбөтөй алдын тоскондо,
Тайлак чыкты кумардан.
Боркоқтуу Адыл, Бердибек,
Кылычын канга сугарган.
Үрайдын баатыр Жаманак,
Жоосу мындан жадамак.
Ошо күнү кечкирип,
Уруштан чыкты саламат.
Тегеректеп Ортоқтун
Тоосун тегиз курчаган,
Таң атканча буурул ат
Так секирип чуркаган.
Кытайды беттеп камалап,
Тайлак кирди аралап,
Эртеси болду чон уруш,
Кыяматтай алаамат.
Ант урган жоо, душманын,
Алууга кылды далалат.

Тайлак минди буурулду,
Тамандары туурулду.
Тар колтуктан терлери
Такымына чуурулду.
Капчыгайды жаныртып,
Мылтык үнү угулду.
Милтекечтер дүрүлдөп,
Түтүнү көккө бурулду.
Кылыштынан суурулду,
Караган көздөр жумулду.
Кылкылдаган көп кытай
Заманаасы куурулду.
Туурасынан качырып,
Дуудуга найза сунулду.
Тепчий сайып өткөндө,
Териси карыш жырылды.
Темингиси кан болуп,
Тегеренип жыгылды.
Анын арка жагынан,
Айбалталар шилтеди,
Оттук чагып дүрмөттөп,
От жандырып милтени,
Очогорун октоду,
Орчун жерин соктоду.
Отура калып бир атса,
Жайыла качты топтору.
Жайдак минип буурулга,
Чаап алдын тоскону,
Чаткаякка кыстарган,
Кош бүлдүргө, чочмору.
Чарайнага чак этип,
Тийип жатат октору.
Ок тийгенде жалтанбай,
Оён Тайлак коркподу.
Туулганын сыртынан,
Баса кийген калканды
Жарагы бут камында,
Колуна чочмор, балта алды.

Жаанын огун тоготпой,
Жадабай кумар таркалды.
Айтмайынча болобу,
Тайлак өндүү залкарды.
Айбатынан душманы
Алдына чыкпай жалтанды.
Бир да бири бет албай,
Бириңдеп качып кете албай,
Бир жагы туюк коогалуу,
Жолу жок жерден өтө албай.
Кирген сайын кулатат,
Кечке Тайлак эс албай.
Соот кийген үстүнө,
Олпогун ок теше албай.
Беттешкенин найзалаап,
Алыстары аткылаап,
Арбак, кудай колдо – деп,
Атты санга камчылаап,
Атырылтып буурулду,
Агып тери тамчылаап.
Куйрукка кулач жеткенде
Куймулчагын талкалайт.
Бакыртып аттан оодарып,
Башын чаап балталайт,
Өжөрлүгүн карматып,
Өлтүрбөй кумар таркабайт.
Удаасы менен үч күнү
Уипалады кытайды.
Шишке сайып баштарын,
Куйкалады кытайды.
Айбалталап талкалап,
Чагып салды тиштерин,
Отургузуп отузун,
Жарып салды ичтерин.
Көз байланып, күн батып,
Калган кезде бирди атып.
Жер чайлатып ал түнү,
Баатырларды курчатаип.

Айланасын күзөтүп,
Амалдарын күчөтүп.
Айбалыдай кытайлар,
Алдырмак болду мунетип.
Тынымы жок урушка,
Арадан алты күн өтүп,
Ачкалыштан эңгиреп,
Алы кетип кенгиреп,
Мылтык атар алы жок,
Кол куушуруп телмирет.
Калгандардын башчысы,
Кара сакал титайы,
Карды ачкандан айласыз,
Капаланып шитайы,
Эки кытай жиберди.
Ичүүгө суу суратып.
Башы урунуп алыстан,
Багынганын ынатып.
Алтын аркыт кумара
Аркасына көтөртүп.
Апийимдин зары өтүп,
Алмак-салмак жөтөлтүп.
Көз тунарып чикийип,
Суусагандан ич күйүп,
Арачыга бир кытай,
Аран турду тиншийип.
Өйдө карап термелип,
Көзү кеткен тиртийип.
Ағын сууга келгенде,
Көмөлөндү бир тийип.
Көпчүлүктү көргөн жок,
Көөнүн әлге бөлгөн жок.
Алты күнү урушуп,
Суусагандан өлгөн жок.
Шаркыраган булакка
Келип башын малды эле.
Карап турган көпчүлүк,
Каткырышып калды эле.

Жата калып жутканда,
Жакасынан алды әле.
Тартса башын көтөрбөй,
Жалап тилин салды әле.
Тайлакты карай бет алып,
Таазым қылып турушту.
Көтөрүп келген кумара,
Алып жерге коюшту.
Адамдын баарын күлдүрүп,
Суудан ичип турушту.
Жандап айтып көрсөтүп,
Кумараны кучактап,
Сууну карап сумсайып,
Көздөн жашы бурчактап,
Улам-улам аркасын
Карай салып кылчактап.
Карды ачкандан чыдабай,
Ачып оозун ырсактап.
Айткан сөзү билинбейт,
Анда-санда кинилдейт.
Сууга колду сунса дейт,
Кумарага куйса дейт.
Кытай тилде жандашат,
Кыйнабай эле турса дейт.
Айтайын десе тил билбейт,
Бусурманча дин билбейт.
Кырылгандан калганы,
Кырк-элүүдөй кытай бар,
Ошолордун башчысы,
Карасакал Шитай бар.
Шитайга алып баргын деп,
Кумарага суу берди.
Сууну алып барганда,
Талашып баары дуу берди.
Чөлдөп, анкап тургандар,
Он чактысы дунгандар,
Кумараны талашып,
Кудай минтип ургандар.

Бөлүшүп тегиз иче албай,
Ағын сууга жете албай,
Биринен бири талашып,
Башына кылыч марашып,
Барсылдашып сабашып,
Өздөрүнчө кан кечип,
Өлтүрүшүп жан кечип,
Бирин бири атқылап,
Айбалталап чалкылап.
Аты-тонун өрттөшүп,
Олжо бербей ой менен
Өжөрлөнүп кырылды,
Өлгөн өзү шор менен.
Түтүн чыкты асманга,
Жол табалбай качканга.
Кырылышты кыжылдап,
Өрттөнүп ич быжылдап.
Как жарып элди бир кытай
Качып чыкты тызылдап.
Балдактуу кула сары атчан,
Бакылдатып сабаткан.
Дуулдашып кубалап,
Тура тур деп бараткан.
Тосконуна карматпай,
Толорсукка камчы уруп,
Артынан кууп жеткенди,
Как чокуга тарс уруп.
Чымын куюн түйүлтүп,
Чыңк ылдыйда жүгүртүп,
Карбаласты көбейтүп,
Калын әлди бүлүнтүп,
Салкар жолго салыптыр,
Чөйжаптагы аскерге
Сабап жетип барыптыр.
Алардын баарын дүрбүтүп,
Ат-Башы ылдый үркүтүп,
Кыргыз колу арбын – деп,
Кырылбай аман калгыш – деп,

Балдактуу кула сур атты,
Барган сайын чуратты.
Масейилден бел ашып,
Кабар берди бир кытай,
Толгобой жөнөп калды ошо,
Торгарттагы мин кытай.
Тополону тоз болуп
Кабар угуп козголуп,
Сураганда көргөнүн,
Айтты кебин токтолуп.
Араңардан ылгалып,
Үч жүз кытай биз барып,
Кыргыз колдуу кырылдык
Көрдүк далай кыйындык.
Кол келатат артынан,
Турбагыла кет – деди.
Түп көтөрө барынар,
Түп Бәэжинге жет – деди.
Кашкарды караан кылар дейт,
Кан төгүлүп турар дейт.
Каражүз ылдый Бәэжинге,
Бет алышсын булар дейт.
Мен Кашкарга барам дейт,
Барып кабар салам дейт.
Карангыда көрүнбөй,
Качып келдим араң дейт.
Кажылдатып каткыртып,
Мин кытайдан айрылтып,
Баарыбызды сойду – деп,
Башты кыйнап койду – деп.
Калпы-чынды аралаш,
Айткан жери нак ошо,
Кашкардагы көп кытай,
Качкан жери нак ошо.
Ынанышып кебинен,
Үркту кытай жеринен.
Талааладык ошентип,
Тайлактын катуу деминен.

Качып барып сары атчан,
Кашкарга барды түн жетип,
Андағы тургун кытайды,
Ого бетер дұрбөтүп.
Жандын баарын чочутуп,
Ат, качырын токутуп.
Кытай болгон уруктан,
Бирди койбай сұруптыр,
Шаар ичине тургузбай,
Бәәжинди көздөй жүрүптыр.
Бусулмандар, уйгурлар
Казы, мұпту, тургундар,
Алда кандай болду – деп,
Алар да коркups кургурлар.
Азирет аппак мазарга,
Жата берди сыйынып
Жалпы момун мусулман,
Жаа алла деп жыйылып.
Сары атчан кытай артынан
Айылды қырган дартынан,
Атантай, Тайлак әгиз әр,
Алтымыш баатыр сегиз әр.
Акылы мол айбаттуу,
Ар кимиси кеменгер.
Жоо бәрүсү Бәбөтөй,
Жортуулчусу Токочор.
Жол салганда качырып,
Душман мизин мокотор.
Солтодон Олчун әр чыккан,
Тайлак менен тен чыккан.
Боркоктуу Адыл, Бердібек
Жолборс жүрөк шер чыккан.
Кожоберди, Байбагыш,
Кемпир бала, Чомайду
Арка кылып ар качан,
Алдаяр менен Чомонду.
Баарын жыйинап чогултуп,
Асаба туулар ашташып,

Санагы бир мин кол менен,
Кытай менен башташып.
Кызыл айчык туу алыш,
Кашкарды көздөй жөнөлгөн,
Калпа, кожо канчалык,
Катын, бала көп өлгөн,
Атактуудан кадимки,
Ак балбандай эр өлгөн.
Чарайналар чапталуу,
Ар шайманы баары бүт,
Аттары семиз тапталуу
Ак боз бәэ алдырып,
Ай таягын чалдырып,
Алты күнү жол басып,
Жүргөнүн элге шаң кылыш,
Барса Кашкар чон экен,
Мусулмандар толу экен.
Кытайлардын аскери
Бирде бири жок экен.
Калпа менен эшпендин
Кайнап турган жери экен.
Кара курттай кашкарлык,
Жайнап турган жер экен.
Казы, калан, муптулар
Сайрап турган жер экен.
Тайлак баатыр келсе – деп,
Каалап турган эл экен.
Кытайды такыр кырды – деп,
Угуп турган кеп экен.
Аруу шаар Кашкардын,
Айланасы чеп экен.
Алты жерде дарбаза,
Ачылбаган бек экен.
Ал шаардын ичинде
Адамы кумдан көп экен.
Кызыл кайкы чепкенчен,
Кыргыздан түрү таанымал,
Куранды бүтүн жат билген,

Кудай деген кары бар.
Кебез матта маширөө,
Кепичинде наалы бар.
Өтүгүн кыял ойдурган,
Өкчөсүндө шаалы бар.
Эсеп жеткис баары окшош,
Эшек, качыр малы бар.
Кызыктырган адамды
Кызыл куйрук нарды бар.
Сап-сабы менен тизилген
Сары сөгөт талы бар.
Жер жемиши көп чыккан,
Мөмөлөгөн багы бар.
Жүгүнүп башы ыргалган,
Жүгөрү деген даны бар.
Алакандай ак зээр
Ак жамбы күмүш зары бар.
Телегейи тептегиз,
Бары жоктун баары бар.
Баатыр Тайлак барганда,
Бадышадай шаңы бар.
Дасторконун көтөрүп,
Даазун* кылган чагы бар.
Кошоматка кой союп,
Тартуусуна тай союп,
Урмат кылып багынып,
Учан тениз* мал союп,
Мейман кылып күтүптур,
Мин кошуунга түтүптур.
Эки ай жатып эриклей,
Эсебин алыш кетипир,
Баары журтка эп кылып,
Байбагышты бек кылып.
Такба чалыш тууралуу
Даарат үзбөйт дем кылып.
Катын алыш үйлөтүп,
Кашкар ичин бийлетип.
Баары журту баш танып,

Баатырлары шаттанып.
Кечпей көлдү толкутуп,
Көп кытайды коркутуп.
Алды-алдынан качырып,
Багынтып алып Кашкарды,
Баарын Тайлак башкарды.
Атагын уккан душманы,
Айбатынан жазганды.
Кайта келип элине,
Майыстан, Терек жерине.
Өкүм шейит болду – деп,
Өлгөн-житкендерине
Ашын берип мал сойду,
Ак балбандай эрине.
Эл чогултуп эт берип,
Жазы-Кечүү өөнүнө
Атап бейит салдырды,
Арбактардын көөнүнө.
Ошондогу шейит – деп,
Өлүктөр жатат көмүле
Андан кийин жылкысын
Жайлоолордун төрүнө
Жайы-кышы бипбирдей,
Бактырды тулаң чөбүнө.
Канаат кылды тай жеген,
Карышкыр, ууру, бөрүгө.
Арпа-Кептеш, Орто-Сырт,
Айры-Таш, Орказганды,
Жайлап турган кезинде,
Жаман даван Аксайды,
Жалгамалап ашепке
Жалганынан жазбайлы
Ууру менен бөрүгө
Уу кылгандан баштайлы.

Бир күнү Тайлак карышкыр, ууру жөнүндө элине жардык кылышып, малыңарды ээн-эркин коё бергиле. Карышкырларды әкинчи бул тарапка келбес кылам деп айтканы:

Эл жайлоого конгондо
Эрте менен болгондо,
Кымыз ичип, эт жеген,
Үйгө киши толгондо,
Тайлак туруп мындаі дейт,
Айтканымды тында дейт:
«Жашың менен карынар,
Уккун деди баарынар.
Ууру, бөрү, карышкыр,
Уялаган чагы бар,
Ошон үчүн силерге
Айттар сөздүн жайы бар.
Жайытынан бекерге
Жоголбосун малынар.
Жылкылардан тай жептири,
Короолордон кой жептири,
Кордук көрүп кудайдын
Талаада жүргөн итинен
Тамтыгыбыз чыгабы,
Таланып жердин битинен.
Ар кимдин сүттү сүрөгүн
Алып кетет уурулар,
Жылкы кармап ээгинен
Чалып кетет уурулар.
Айылга чууну аябай,
Салып кетет уурулар.
Самаган жерге көрүнбөй
Барып жетет уурулар.
Караңыда карышкыр,
Мал көрүнсө туурулар,
Бул экөөнө убал жок,
Кайда болсо карманар,
Колго тийсе ууруну
Колу-бутун канданар,
Күн күнөтпөй, түнөтпөй,
Тирүүлөй мага арнаган
Коргошунду оозуна
Эритип туруп куяйын.

Өтүн жарып сыртынан
Эстен кеткис кылайын.
Узун аяк малдарды,
Коё берүү кылышаар,
Жоголуп кетсе окустан
Жооп айтып турнаар.
Кимдин малы болбосун,
Төлөсүн айыл башчысы.
Болбосо тапсын ууруну
Ал өндөнгөн жакшысы.
Айыл-апаны жыйышсын,
Андайларын тыйышсын.
Андайларды тыйбаса,
Айтканымды кылбаса
Санат кылып урамын,
Сакалдарын жуламын.
Ууру карман бергенге
Убаданы кыламын.
Атасы кары нарктуудан,
Энеси элге барктуудан
Кыз тандатып беремин,
Балан-бакун дебегин.
Ким карышкыр кармаса,
Тирүүлөй мага арнаса,
Асый чыкма төө берем,
Азуу сайган бээ берем.
Айткан сөздү угунар,
Жалпы аламан турнаар.
Жайытынан уу кылып,
Жаткызбай айдал куунар.
Капкан салып туш-тушка
Тогуз жолду буунар.
Тан атканча кыз-келин,
Кейкөләйлөп чуркурайт,
Көйнөгүнөн суу өтүп,
Жамгыр жаап шуркурайт.
Ууру, бөрү дартынан,
Улуп иттер чуркурайт.

Көк даакылуу дөбөткө,
Көнкү кыргыз не кылды.
Күткөн малын тим койбой
Бакканынан кээ кылды.
Барымталуу эмедей,
Баса калып алкымдайт,
Безилдешип аялдар,
Бекбекейлеп занкылдайт.
Чогула калса тиш салып,
Куркуратат жылганы.
Чууну абдан түшүрүп,
Чочутуп алат уйкуну.
Койду сүйрөп короодон
Үзүп кетет куйругун.
Топтоштуруп өкүртүп,
Торпогун жайт уйлуунун.
Тополонун тоз кылып,
Тоонун баарын каккыла,
Токтобостон уландар,
Токунуп атка чапкыла.
Мерген болгон адистер
Мынтык менен аткыла.
Кан жалатып оозун,
Карман тишин чаккыла.
Карышкырдын боозун
Каймал төөгө саткыла.
Тымтыракай жоготуп,
Тынчып үйдө жаткыла».
Дегенинде калың эл
Кары дебей, жаш дебей,
Тандап минип жылкыдан,
Айгыр дебей, ат дебей,
Талаа дебей, түз дебей,
Ашуу дебей, тоо дебей,
Адыр дебей, коо дебей,
Ағыны катуу суу дебей,
Карагай дебей, чер дебей,
Жер калтыrbай тендебей.

Бұркұт баатыр көтөргөн,
Мұлұшкерлер жон менен,
Қакмачылар ой менен,
Капканчылар жол менен,
Карышқырдың казаты,
Калың қыргыз кол менен.
Тайғанчылар талаада,
Мергенчилер тозотто,
Кыйкырықчы колотто,
Қыжылдашкан толот го.
Бириң-бири сәгүшкөн,
Тамашалар болот го.
Өрт койдурса туланга
Чыга качат қыранға.
Кәэ бирөөнөн соогатчы
Сурап жүрөт шыралга.
Бөрү качса бөксөдөн,
Белек жерден өтпегөн,
Бұркұт барып албаса,
Кош ченгелин салбаса,
Ким қалыптыр сөкпөгөн,
Карышқырды мәнкүткөн,
Қакмачылар үркүткөн,
Ала жууку кабактан
Карала барчын бұркүттөн
Качып кайда кутулат
Карышқыр, бөрү шүмшүктөн.
Калтарын алып кармаган,
Канжыгага байлаган.
Эңсеп барып жеткирип,
Әр Тайлакка арнаган.
Сөзүн эки дебестен,
Убададан тайбаган.
Буйлалаган төө берип,
Бир далайды жалгаган.
Тайған менен камалап,
Мынтық атып жарагалап.
Капкан салып тузактап,

Капка бууп кучактап,
Алып барган андан көп,
Чала өлтүрүп курсагын
Жарып барган андан көп.
Канчыктарын кармашып,
Каншылаткан андан көп,
Уядан алып күчүгүн,
Кыңшылаткан андан көп.
Дөбөттөрүп өкүртүп,
Уруп жүргөн андан көп,
Адашкандар үйрүнөн
Улуп жүргөн андан көп.
Жүнүн бурдал тайгандар,
Жулуп жүргөн андан көп.
Жайы-кышы тынымсыз,
Кууп жүргөн андан көп.
Карман алыш оозунан,
Бууп жүргөн андан көп.
Жыл маалына келгенче
Алалбаган андан көп,
Куру калыш олжодон
Саландаган андан көп.
Ойкайыңдын сыртына
Ор каздырган Атантай,
Терендиги кырк кулач
Чоң каздырган Атантай.
Ордуң орто жерине
Кыдырата жәэгине
Көгөн тарткан Атантай,
Чөп-чар менен аманат
Жөлөп жапкан Атантай.
Тизип байлас улакты
Маараттырган Атантай,
Карышкырга үнүн уқтуруп,
Каалаттырган Атантай.
Ээн жерде бөрүлөр
Эркин жойлоп жүрүүчү,
Улак жеймин деп келип,

Кулап орго түшүүчү.
Амал менен айлалап,
Минтип алды Атантай,
Түнөөсүнө түнөтпөй,
Тинтип алды Атантай.
Бөксө жолдун баарына
Ууну жайды Атантай.
Учан тениз кыйкырык
Чууну жайды Атантай.
Тайлак кылган буйруктан
Тартынбады калың эл,
Жайы-кышы бир жылы
Жан тынбады калың эл.
Акырында бир күнү
Кармады көк жал баракты.
Карышкырдын төрөсүн
Алган сон ууну таратты.
Көк жалга Тайлак кеп айтат,
Көөнүнө алгын деп айтат,
Үйүнө алып келтирип,
Өз алдынча желпинип:
«Ой көк жалым, барагым,
Жүрбө мында элсинип,
Жамаадан алыс кетип кал,
Көз көргүз жерге жетип кал.
Карышкырдын баарына
Калтырбастан кабар сал.
Айтар сөзүм мына бул,
Абдан канып угуп тур!
Арпанын бети ай талаа
А дагы малга жай талаа,
Көк шибери, тулаңы,
Көйкөлүп чыккан жайкала,
Көрүп малды а жерден
Көөнүнү бурба кайтара.
Кызыгып кетип окустан
Кыргыздын малын байкаба.
Андан ары ашып бар,

Акырын эмес, шашып бар,
Ала-Канчык, Бургайдун
Адырынан басып бар.
Ала-Жууку, Алайкуу
Анын жерин түздөп бар,
Ооган жакка бет алып,
Опол-Тоону түптөп бар,
Андан дагы мал жебей,
Алды-артынды тиктеп бар.
Кыргыздан өтүп алыскы
Кызыл баш элин чиктеп бар.
Карышкыр сенден бекинип,
Жеп кетет деп шекинип,
Калаа салган элдер бар,
Какыраган чөлдөр бар,
Как алдынан кез болот,
Катмары көп белдер бар.
Кокон барсан кожо бар,
Омбуга барсан орус бар,
Торопою токтудай,
Тооктору тогуз бар.
Аны күткөн жолойлуу
Өзүбек менен ногойду
Аңдыбастан кыргыздын
Малын жеген онойбу.
Сен карышкыр көкжалы,
Мен кыргыздын сырттаны
Ан үчүн өлбөй, соо баргын,
Белин ашкын тоолордун,
Карышкырдын баарынан
Кантели деп жооп алгын.
Үйрү менен үч тогуз,
Төрөсү менен төрт тогуз,
Канчыгынан канчасы
Дөбөтүнүн барчасы,
Күчүктөр чубап артынан
Ээрчили сени жөнөсүн».
Деп каадырлап урбастан

Карышкырдын төрөсүн,
Кош жылаажын конгуроо
Мойнуна бекем тактырып,
Кызыл-тазыл кооздол,
Кымкан жабуу жаптырып.
Андан башка бөрүнүн,
Эркектерин беттетип,
Эки-экиден кошоктоп,
Эстен кеткис зиттетип*,
Канчыктардын көтөнүн,
Кош кайыктап бүрдүрүп,
Тукумдабай жүрсүн деп,
Турган әлди күлдүрүп.
Койчуларга коштотуп,
Короодогу итти үрдүрүп,
Кәэ бирөөнүн оозун,
Кемәэчтетип жүгөндөп,
Улуп уншуп жүрө бер,
Ушу сенин күнөөн – деп.
Жүнү жакшыларынын.
Сыйрып алып терисин,
Ала тап, даакы болгондон,
Жарамсыздан элүүсүн,
Айдал четке чыгарды,
Ким билет кайра келишин.
Зыянкеч деп кыргыздын,
Малын жеген бөрүнү,
Мамындай кылышп жоготкон,
Баатыр Тайлак жөнү бу.

КАЗАК ЭДИГЕ ТӨРӨНҮН КЕЛИШИ

...Кокондук менен доолашып,
Кытайды кырып жоолашып,
Карышкырды сүрдү деп,
Канчалык угуп түрдүү кеп,
Сары-Аркадан сан казак,

Көкчө тоодо көп казак,
Орол, Омбу жердеген,
Учу-түбү бек казак.
Ошончо журтун бийлеген,
Оолуккандай сүйлөгөн,
Эр Эдиге төрөнү
Эч ким женип ийбеген.
Түркүстанда туругу,
Түмөн казак улугу,
Эдигени көкүткөн,
Кокондо хандын кылышы.
Казактан көп кол жиберген,
Тайлакка тарапчылыгы,
Хан Эдиге дос болуп,
Эзилип көңүл кош болуп,
Кыргыздарды кыргын – деп,
Кыяматтай кылгын – деп,
Отурган ордун кетмендеп,
Отко жаккын уугун – деп
Аркадагы Тайлактан,
Араптын кунун куугун – деп.
Ақыреттик дос болуп,
Анты, шертте турун – деп,
Такка минген баашасы,
Алда канча мал берип,
Алтын, күмүш зар берип,
Манаттан канча тон берип,
Ак тенгеден сом берип,
Казаналуу бадыша,
Аябастан мол берип:
«Аркалыктын Ала-Тоо,
Айланасы бекем – деп,
Алты жүз муршап женилди,
Алым келбейт экен – деп,
Жердин ыгын билесин,
Жездем келдүү* төрөсүн,
Алашың алты сан болуп,
Аскерин арбын жөнөсүн.

Досум төрө Эдиге,
Айтканыма көнөсүн.
Алып келсен Тайлакты,
Казынамды бөлөсүн.
Кара башым сеники,
Кармап тирүү алып кел,
Калган элдин баарына,
Каран түндү салып кел.
Боюнда болсо алганы,
Канжарлап ичин жарып кел,
Тукум курут кылып кел.
Тууну кандалап кырып кел,
Чарбасын чаап айдалап кел,
Чабалдарын жайлап кел,
Баатырларын байланап кел.
Сооттуусун сомдоп кел,
Чочморлуусун ондоп кел,
Калкын бүтүн аралап,
Карышкырча жойлоп кел.
Кыз-келинин эңчиктеп,
Кызыгында тойлоп кел.
Бул ишиме жарасан,
Элди сага көп берем,
Акмечит менен Ташкенди
Энчине басып өткөрөм.
Сыр-Дайранын өйүзүн
Жерсинип ал, жан досум,
Ташкендеги журтумду,
Элсинип ал, жан досум».
Дегенинде турабы,
Эр Эдиге козголуп,
Сандап жаткан казактан,
Балан деген жок болуп.
Шайланып он мин кеминде,
Салдырган кисе белинде
Андан-мындан куралып,
Чымкент, Сайран жеринде
Дүйүм болду баарысы

Чынкуран айы ченинде.
Атты ыранга толтуурп,
Айгайлаган казагы,
Түнөгөн жерин жарсытып,
Кыргызга өттү азабы.
Түмөн кошуун дуулдап,
Түп көтөрө толкуган,
Дүбүртүнөн козголуп,
Жердин жүзү солкуган.
Карга учкусуз жол болуп,
Калың казак кол болуп,
Таластагы кыргыздын,
Талаңганы шор болуп,
Канча малдар союлуп,
Катын бала кор болуп.
Күтчү менен саруудан,
Курама журттун баарынан,
Ажыратты бүлүнтүп,
Колундагы малынан.
Керегесин кыйратты,
Келин, кызын ыйлатты,
Түндүгүн жерге түшүрдү,
Төтөгөлөр үзүлдү.
Кырчоолору кыркылды,
Кыйналыш элдер туркулду.
Асманга күлүн сапырды,
Салды заман ақырды.
Тамтыгын тартпай чыгарып,
Талап ал деп бакырды.
Төрөсү буйрук кылган сон,
Козголбой кошуун жатырбы.
Азыгын арбын камдашып,
Аттарды кармап тандашып,
Адамдан союп желдети,
Асаба туусун кандашып.
Атагы кыргыз билсин – деп,
Таластын элин бүлүнттү,
Каптап чыгып калың кол,

Кара жандан тұнұлтты.
Казактын колу келерин,
Кабар угуп кан Садыр,
Кетмен-Төбө жердеген
Сексендеги чал Садыр.
Ат чаптырып тил берип,
Алысқы жерден әл жыйган,
Жоонун мизин кайтарчуу
Жолборс жүрөк шер жыйган.
Сарбагыш, бугу, солтодон,
Саяк келип ортодон,
Суусамырга куралып,
Жер ортосун болжогон.
Чогулгандар баарысы,
Айтышты кенеш-акылды,
Чабарманды чаптырып,
Чоро Тайлак баатырды,
Чочугандар келсин - деп,
Наама жазып чакырды.
Майыстанда Тайлакка
Барып жетти кабарчы,
Кош аттап бир күн, тұн менен
Салып жетти кабарчы,
Тайлакка кабар келди – деп,
Боркоқтун уулу Бердибек,
Болумдуу баатыр Токочор,
Колунда туулар делбиреп.
Жоо бөрүсү Бөбөтөй,
Кожоберди агасы,
Көй кашкалар чогулуп,
Жөнөгөн окшойт чамасы.
Нарындын суусун кечкен дейт,
Молдонун белин ашкан дейт,
Болжолдуу жерди баскан дейт.
Калгандары келгиче
Сон-Қөлдө өргүп жаткан дейт.
Кереге-Таштын оюна
Кермелерин тарткан дейт,

Кемегени казган дейт
Жалынын жаба жаккан дейт,
Жан казанын аскан дейт,
Төлгө кылып ал жерде
Төрүнөн арык чапкан дейт.
Женер болсом душманды,
Деп ырымдап казган дейт.
Кереге-Таштын булагын
Бурган жерден аккан дейт,
«Бурган суу» – деп аталып,
Ошондон кийин айткан дейт.
Туура келип төлгөсү,
Душманын женип кайткан дейт.
Туу көтөрүп, бээ союп,
Элин эрте жөнөтүп,
Жумгал ылдый жол менен
Жыйылган колу көп өтүп,
Көкөмерен бойлогон,
Күлдүрөгөн дайрадан,
Ат салышып ойногон.
Ийри-буйру кечишти,
Имерилип өтүштү,
Суусамырда кыргыздын
Чогулганын көрүптүр,
Алдынан тосуп Тайлакка
Алары салам бериптири.
Ай туягын жетелеп,
Ак сакалдуу карылар,
Алтын айчык туу кармап,
Кайрат кылган чагы бар.
Хандан келген Эдиге,
Каптап кетер алы бар.
Кантер айла табалбай,
Улам киши чаптырып,
Утурлатып бастырып,
Жолун тосуп Тайлактын,
Жоого тийчү эрендер,
Жолборс жүрөк берендер,

Жалаң қылыш байланган,
Жаштары мыкты кеменгер,
Карышырдай чамынып,
Каршы алдынан келгендер.
Урматташып Тайлакты
Уруудан чыккан мергендер,
Учурашты шарт менен,
Өлүп кетчү ант менен,
Өргө карай қылқылдаپ,
Көккө чаны буртулдаپ,
Кошуулуп арбын кол болуп,
Ала-Бел өтмөк жол болуп.
Таластагы саруулар
Тамтыгы чыгып кор болуп.
Ташкенден бери куралган,
Эдиге төрө зор болуп.
Төрөнү женип алууга,
Айласыз алды тор болуп,
Эки атадан тараган,
Он менен жалпы сол болуп.
Тайлактын барып калганы
Тагдырда иши он болуп.
Кеп-кенешти бүтүрүп,
Душманына құтұнүп,
Ала-Бел барып жай алып,
Жылқыдан асоо тай алып,
Жатышты булар тұн кирип,
Топ-топ болуп тараалып.
Эртеси эки әл бет болуп,
Ала-Бел өтмөк чек болуп.
Кокон ханы бар десе,
Эдигеге әр болуп,
Арап өлгөн себептен
Азар тұмөн кек болуп.
Убада берип Эдиге,
Кыргызды қырам деп коюп,
Кызыл алтын, күмүшүн,
Кызығып алып жеп коюп.

Кынама жорго тенселип,
Кымбатын кийип белсенип,
Санжаптуу* жарак байланып,
Сакалы белден сенселип.
Боз аргымак коштотуп,
Үпчүн* жаап боштотуп.
Күмүш ээр найманча (нун баштуу)
Минген төрө Эдиге.
Манат* чепкен, сайма шым,
Кийген төрө Эдиге.
Белине кисе*, бото кур*
Чалган төрө Эдиге.
Хандан арбын олжону
Алган төрө Эдиге.
Курут, май азык куржунга
Салган төрө Эдиге.
Басташканды жыгуучу
Балбан төрө Эдиге.
Кокондогу паашага
Жардам төрө Эдиге.
Тууну тиккен дөбөгө
Туйгун төрө Эдиге.
Таңдайы таңшып сүйлөгөн,
Булбул төрө Эдиге.
Жаактууга жай бербес,
Чечен төрө Эдиге.
Жалпы казак журтуна
Көсөм төрө Эдиге.
Он мин колду самсытып,
Ала-Бел өтмөк белине.
Ашып келди Таластан
Суусамыр гөй-гөй жерине.
Сөзгө жуйрук чеченден,
Кызыл тили безенген,
Мыктыдан элчи жөнөтүп,
Эр Тайлакка кезенген.
Элчилер келип кыргыздын
Кыйыныны алдына

Тартынбастан муну айтат,
Сөзгө кулак қандыра:
«Чородон Тайлак чыгыптыр,
Чоркоктун ишин қылыптыр.
Жериндеги Коқондун
Желдеттерин қырыптыр.
Кары, жашың дебестен,
Калың қыргыз, угуп тур.
Айт дегенин айталы,
Өкүмү болот улуктун.
Алысқы жерден кол ашып,
Ашуулуу нечен тоо ашып,
Ағыны катуу суу кечип,
Арадан арбын түн өтүп,
Ай жарым он беш күн өтүп,
Келетабыз мұнәтүп.
Тұбұндө Коқон жиберди,
Сұрүп кел деп сilerди,
Өзүбек, ногой, казакты,
Өзгө баарын имерди,
Түркүстөндүн аймагы
Тұп көтөрө багынды.
Әдиге төрө чонумдан
Әлчи келген чагымды,
Үктуруп көрүп кетмекке,
Улуу, кичүү карынды
Тайлакты кармал кетүүгө
Мойнубузга тагылды.
Ордо қызды таратып,
Ою менен болуптур,
Туткасы болуп қыргыздын,
Туурга жаны конуптур.
Ордолуу ханга катылып,
Обу жок шиши толуптур.
Ан үчүн арбын кол ашып,
Каптап чыгып келиппиз,
Араптын өлгөн кунуна,
Келебиз байлад дедик биз.

Элчи болуп бар деди,
Эдиге сындуу төрөбүз,
Амырында болгон сон
Айтканына көнөбүз.
Айбатың кыргыз зор болсо,
Ат салыша жөнөнүз.
Эркин тоодо эсирип,
Ээн жаткан эл экен,
Канеткенде Тайлагын,
Тирүү калам деди экен.
Эрдемсиген эр болсо,
Эдиге менен тен болсо,
Жекеге Тайлак чыкпайбы,
Женип алса жыкпайбы.
Алдырып койсо төрөгө,
Ажалы болсо өлбөйбү,
Азабы болсо көрбөйбү.
Арбактар ханды колдосо,
Абийирин баштан болбойбу,
Башка кыргыз баш кошуп,
Багынып карап бербейби.
Атантайдай агасы,
Ак үйлүгө келбейби.
Эсенкулдун Ныязбек,
Элди бүтүн билбейби.
Хандан келген кылычты,
Карысына илбейби,
Жекеге Тайлак келбесе,
Элди Эдиге чабам дейт,
Аял, эркек баарына
Акыр заман салам дейт.
Кыз, жигитин кырам дейт,
Кыяматтай кылам дейт.
Башын кесип Тайлактын,
Ханга тартуу кылам дейт.
Кокондогу паашанын
Колуна жыгач улайм дейт,
Кожо, молдо көп журтурн

Козголбостон сурайм дейт.
Букардагы паашанын
Бутуна жыгач улайм дейт,
Бутка ченеп алтын жип,
Бусурман элин сурайм дейт.
Буруп айтар төгүн жок,
Мындан бөлөк кебим жок.
Төрөдөн келген элчинин
Тил тартууга келчүмүн,
Жооп бергин, кыргыздар,
Кары, жашың биригип,
Хандын када* дарына,
Калбасын баштар илинип.
Чилдей тараپ туш-тушка,
Чогулган элин качпасын,
Чоголдорун чорчондол,
Чочугандан шашпасын.
Эдигени көрдүнбү,
Боз аргымак ойнотот,
Боорунарды тешкилеп,
Болот найза сойлотот.
Кан ағызып бул жерге,
Карга, кузгун жойлотот.
Качар болсон шайынды айт,
Кармашар болсон анынды айт,
Унгусу курч найза алыш,
Жекеге чыксаң атка мин.
Калкан кийип башына,
Карыпчынды каттап ал».
Деп айтышып элчилер,
Кайра тартты жолуна,
Кара курттай кайнаган,
Калың казак колуна.
Элиниң баары бел байлап,
Эдиге төрө чонуна,
Кызыл кыргын салмакчы
Кыргыздын түшүп сонуна.
Ангыча кыргыз үйүлдү,

Ала-Белге сүрүлдү,
Элчилер мындаи деген сон,
Элдин көбү түнүлдү.
Тайлак минген буурулдун
Жал, куйругу түйүлдү.
Жекеге жалгыз чыгам – деп,
Жалындуу жүрөк сүйүндү.
Жаман жерде колдо – деп,
Жаратканга сыйынды.
Жалпы журт берип батасын,
Жайма сөздөр тыйылды.
Эдиге өзү алп эле
Эч ким буга даабаса,
Тартынбай Тайлак чыкпайбы
Сайышууга кааласа.
Айкайлаган чуу түшүп,
Асаба – желең туу түшүп,
Күн батышта көп казак
Көлдөлөң тартып дуу түшүп.
Тополон түшүп, топ түшүп,
Жер көрүнбөй боз түшүп,
Жекеге деп ун салып,
Желе тартып дүң салып,
Аргымагын арчындал,
Колунда найза калтылдал,
Ителгидей баркылдал,
Иймекей кылыш жаркылдал,
Болумдуу төрө Эдиге,
Боз кисе жанда шаркылдал.
Тердиги күмүш келишкен,
Теминөөрү салпылдал,
Кара болот ооздук,
Качыратып карсылдал,
Темирден така урдурган
Тамандары тарсылдал.
Каалаганым эр Тайлак,
Кайдасын деп айгайлап.
Эл карааны көрүнгөн,

Алысқы жерден качырды,
Өргө салып ураандап,
Өзүн-өзү чакырды.
Айбатына чыдабай,
Качмак болду кыргыздар,
Акылынан адашып,
Шашмак болду кыргыздар.
Кайраттуусу Тайлакка
Кабар кылып бел байлап,
Эсенкулдун Ныязбек
Эндеше* болгон элди айдал.
Качыкеден Эраалы
Каарланып дем байлап,
Карап турган кези эле
Кабылан Тайлак өзү эле.
«Коё бер деп тизгинди
Колго чапты Чомонду.
Коркунчулуу жерлерде
Коштоп алган онорбу»,
Деп качырды турбастан,
Буурулдун башын бурбастан.
Акырекке болжолдоп,
Ачкан көздү жумбастан
Чарайнага чака-чак,
Такалган найза така-так,
Коркуп турган элдерге,
Кошул-ташыл шака-шак.
Ким-кимиси жыгылбай,
Кыйкырыктар чуру-чуу,
Арбак, кудай колдо – деп,
Алда канча ызы-чуу.
Кайта айланып бет болуп,
Бири-бирине кек болуп,
Экинчи найза салышкан,
Кол кыбасы канышкан.
Өжөрлөнүп баатырлар,
Өлчөөсүн байкап алышкан.
Тор көзөнөк зооттор,

Чоюлуп олпок сүзүлгөн.
Чопкуттун боосу бырчылдал,
Үпчүлүктөр* үзүлгөн.
Үчүнчү жолу алыстан,
Качырганын карасан,
Кар учурган бороондой
Үстү-үстүнө камчылап,
Үркөп менен тогоолдой
Жакындашып келгенде,
Жандын баары чуркурап,
Чаткаяктар чаң болуп,
Чакмак таштай дыркырап.
Мелтиреген найзалар,
Бетти жара тилгендей,
Качырышты катуулап,
Бир-биринен ийменбей.
Тилмек турмак учтары
Өпкө, боорун булккандай,
Тебетей ыргып кеткендей,
Денинен башты жулгандай.
Карыпчын, соот, чопкутту,
Катары менен тешкендей.
Тепчиип кетсе кокустан,
Ичек, кардын эшкендей,
Көрүп турган кишилер,
Жандан аша кечкендей.
Жасоолу арбын болсо да
Жабыла качып кеткендей.
Аттары кулак жапырса,
Аябай эрлер бакырса,
Ураан тартып чакырса,
Бирин-бири качырса,
Карагай найза сунушса,
Карсылдашып урушса,
Казак, кыргыз кошууну,
Бетме беттеп турушса.
Баатыр Тайлак бир сайган,
Бул өндөнүп ким сайган.

Эпкининен козголуп,
Эдиге төрө қыйшайган.
Эки көзү алактап,
Ээрден көчүк кылтайган.
Оң ийиндин мұрұсү,
Такыр колтук түп деген,
Болжолдуу жерге тийгенде,
Ак келтедей дүп деген.
Айтылуу төрө Эдиге
Ат үстүнөн күп деген.
Ала салып бир ташка
Артылып калды үстөмөн.
Артында аңдып Эраалы
Ак баранын түздөгөн,
Ордунан тура бергенче
Атып салган Эраалы.
«Эдигенин жаткан жер,
Эраалынын аткан жер»
Деген атак әмгиче,
Байыркыдан калыптыр.
Каптап келген казакка,
Каран түндү салыптыр.
Дөөкүрсүгөн төрөнү,
Баатыр Тайлак сайыптыр.
Ошо бойдон ат коюп,
Аралап кирип барыптыр.
Артынан канча баатырлар
Жоо качтылап чапкылап,
Бир миндей кыргыз түрүлүп,
Мынтыкчандар аткылап,
Түтүндөн киши көрүнбөй,
Күпсүрдөн* дары төгүлбөй,
Милтelerge от коюп,
Учунан кызыл чок коюп,
Тууну көздөй бет алып,
Турган адам жок болуп,
Баатырлардын колунда
Барандын баары октолуп,

Карамалап бир-бирин
Бир паска тыным жок болуп,
Тұрғынан казак кошуну,
Туралбады токтолуп.
Качты жапырт аламан,
Кайра нары козголуп,
Чочморлуулар чокуга
Чаап жүргөн андан көп,
Чопкүттарын олжолоп,
Таап жүргөн андан көп.
Шылқ әтмелер чекеге
Кадалгандар андан көп,
Тамтығы чыгып бұлғынуп,
Талангандар андан көп.
Ай балтанын унгусу
Баткандары андан көп,
Талкаланып баштары
Жаткандары андан көп.
Кызыл кандар суу болуп,
Аккандары андан көп,
Үстемендөп, өбектөп,
Жығылгандар андан көп.
Үйүн көрбей талаада
Кырылгандар андан көп,
Алды качып кутулган,
Аркасы колго тутулган
Эдигенин көп колу,
Ээн жерде бузулган.
Ал урушта ким өлдү,
Айтылуудан бири өлдү.
Атагы чыкпай жүргөндөн,
Алда канча әр өлдү.
Кара аламан казактан,
Казаа жеткен көп өлдү.
Ит менен күшкә жем болуп,
Эки жактан тең өлдү.
Эдигедей төрө өлдү,
Әэрчиң келген әл өлдү.

Кокондуктун саатынан,
Коромжу болду журутубуз.
Мурунку кездे ошентип,
Бузулган экен ыркыбыз.
Колго түшкөн казакты,
Көрсөтүп нечен азапты,
Тириүсүн байлап кул кылып,
Аш бергенде тул кылып,
Мойнунан күрмөп байлатып,
Боздотуп уруп айдатып,
Байгеге сайып ийчү экен,
Ботодой көзүн жайнатып.
Аттын ээси алчуу экен,
Азабын аштай кайнатып.
Соогатына берчүү экен,
Колдон колго сайлатып.
Же болбосо бөлүктө,
Мүчө кылып бөлчү экен,
Ата-атанын уулуна
Алдына тартуу кылчу экен.
Ошондогу казакты
Он эки топко бөлүптүр,
Адигине, Тагайдын
Уругуна бериптири.
Уулдун уулу угуптур,
Бүлө кылып алгандар,
Эл ичинде жок әмес,
Эми да бар балдары.
Буга далил келтирип,
Элестетип чиели,
Калаты жок анык бейм,
Карылардын билери.
Ныязбекке чыгарып,
Мөөсүлүнө* он казак
Берген экен ошондо
Бирөө балбан чоң казак.
Чоң казактын тукуму
Сегизбектин бирине

Энчисине басылып,
Киргизиптири үйүнө.
Сегиздин бири Ырыскулбек,
Алган экен кулданып,
Улуту казак Касымбай
Азыр да жүрөт шумданып,
Буркандын сазын жердешет,
Бир уруу казак эл дешет.
Эми Кайдуу, Чоконун,
Тукуму менен тен дешет.
Туткунда болгон көп әлдин
Олжосун кыргыз үйдү дейт,
Тон-тоноосун чогултуп,
Орто жерге жыйды дейт.
Эки тизгин, бир чылбыр,
Эр Тайлакка тийди дейт,
Ырымдал барып Бөбөтөй,
Тизгин кесип кыйды дейт.
Ортодогу олжону
Камчыга ченеп бөлдү дейт,
Атантай менен Тайлактын
Айтканына эл көндү дейт.
Кайра тартып келди дейт,
Калкын аман көрдү дейт,
Ырыскул бий атасы
Ажал жетип өлдү дейт.
Анжыянга жүктөтүп,
Арстанбапка көмдү дейт.
Ар шайманын белендереп,
Ашын мыктап берди дейт.
Арпанын башы жайыкка
Айылы барып конду дейт.
Анжыян, Арка дебестен,
Адамга талаа толду дейт,
Ар түрлүү мөрөй болду дейт.
Табактан минди кырдырган,
Тарттырып этти жылдырган
Аштын көркү болсун – деп,

Алыстан ырчы алдырган.
Ак желең сайып тұндықтөн,
Жүгүнө тулду жайдырган.
Көпчүлүк болуп он беш күн,
Адамдын баары дүрбөгөн.
Ошол ашты башкарып,
Жообасар баатыр бийлеген.
Тұндықтөн тұтұн булаткан,
Тұтұнгө тұтұн улаткан,
Берекелүй болсун – деп,
Бәэлерди жарып сулаткан.
Жал-күйругун түйдүрүп,
Чабарда атты чубаткан,
Чаң асманга созулган,
Чандан күлүк кошуулган.
Күнүгө мөрөй жаңыртып,
Күчсүздү күчтүй багынтып,
Күрөш менен әнишке
Балбандарды камынтып.
Бакан берип колуна,
Баатырларды чамынтып.
Таз сүзүшмө, эр сайыш,
Жыланач камчы чабышмак,
Карсылдашып сүзгөндө,
Кашка тиштер кабышмак.
Өпкө чапты, ит тартыш,
Өжөр таздар койгулап,
Аябай жерди чапчылап,
Аркандарды чойгулап,
Кәэ биреөнүн чокусу,
Кызыл жаян кан болуп,
Кыраан каткы күлкүлөр,
Кыйла жерге дан болуп.
Байгеси көп алардын,
Байлаган тогуз мал болуп.
Чабал таздар чаба албай,
Чарчаганда дал болуп.
Эл ирәэтке салғандар,

Элүү, кырктай балбан бар,
Ак жоолук менен баштарын,
Аркы-терки буудурган,
Каскак берип колуна
Тартипсизин куудурган.
Кызылдан кымкап кийгизген,
Кырк ак боз ат мингизген.
Кызыктуу сонун аш берип,
Кыргызга дайнын билгизген.
Керме тартып аркандан,
Кемчөт, кундуз, калтардан,
Келгин элге мүчө – деп,
Берген соң аши таркалган.
Таарынып киши кеткен жок,
Тайлак өндүү залкардан.
Батасын алыш кыргыздын
Көп жашаган картандан.
Эл бирдиги тийген соң
Ким да болсо жалтанган.
Алыскы Кокон хандары
Айбатынан келалбай,
Атайын майдан салышып,
Араптын кунун деги албай.
Азиред деп эшнди,
Ак селделүү чеченди,
Анжыян менен Ташкенди,
Алардан курап аскерди
Жата берген жери ошо.
Басташканын колоткон,
Баатыр Тайлак эр ошо.

ТАЙЛАКТЫН ӨЛҮМУ

Кокондун ханы аталган,
Кожодон бирди жиберген,
Аркага барып жүргүн – деп,
Алдап аны имерген.

Дары-дармек көп берип,
Даваандан атчан өткөрүп,
Тайлактын элин аралап,
Үч, төрт жыл жүрүп чамалап,
Өлтүрүүгө Тайлакты,
Өзүнчө кыл деп далалат.
Дарыкерди жөнөтүп,
Тапшырды акка* аманат.
Колуна таяк кармаган,
Кудайга жанын арнаган.
Куран окуп ар качан,
Кулчулуктан танбаган.
Башым деген кишиге,
Баштыктан дары камдаган.
Каранғы элди ынантып,
Калпынан кожо алдаган.
Табыпмын деп кеселди,
Тамырын барып кармаган.
Айылдан айыл кыдырып,
Мусалыр кожо атанган.
Баласы жок туубаган,
Катындар канча бата алган.
Тумар жазып берем – деп,
Түнөгөн жерден ат алган.
Касиеттүү көрүнүп,
Калган эмес катардан.
Түш көргөндү жоруган,
Алакан жайып колунан,
Апын-үлүң дем салып,
Сылап коёт жонунан.
Бул кожонун кабары,
Элден элге угулган,
Кудай десе көк түтүн,
Оозунан чыгып бурулган,
Сүкүт тартып олтурса,
Сүзүлүп көзү жумулган.
Тескери карап имерип,
Тесбесин бирден сыйырган.

Ар ким угуп чакырып,
Айылдын баарын кыдырган.
Башына селде орогон,
Баштыкка шуру сологон.
Баабединди пир десе
Бакшынын баары кологон.
Бир жыл туруп Терекке,
Жөнөдү Тогуз-Тородон.
Анда Тайлак кыштаган,
Майыстанда өтөккө.
Эми-дому бек кубат,
Көнүлдөгү төтөккө.
Чакырып ар ким кондурат,
Мусапыр кожом келчи – деп,
Үйдөн куру чыгарбай,
Тай беришет энчилеп.
Эки жылы Тайлактын,
Айлында жүрдү байырлап,
Дары, дармек, көр-жерин,
Талаага коёт дайындал.
Кәэде отун көтөрүп,
Апендией кууланат.
Кәэде минип атына,
Колуна дүнгө курду алат.
Дөнгө чыгып кыйкырып
Дүнгө курду булгалап.
Кандай адам десин – деп,
Алда нече шумданат.
Сенде сасык албарсты
Бар экен деп жулмалап,
Кәэ бирөөнү кол-бутун
Кармай берет уйпалап.
Ошонтип жүрүп далайды
Өрттөдү белем куйкалап.
Бир күнү Тайлак барыптыр,
Атантайдын үйүнө,
Андан көрүп кордукту,
Арманы артык дүнүйө.

Атантай мурун кестирген
Кабактан бир түп теректи,
Бутагынан чаптырган
Бозо салчу челеекти.
Түбүнөн чара сомдоткон,
Төрт чеберге ондоткон.
Аркы-терки төрт киши,
Отуруп чапкан ичине,
Болжолу ошол чарасы
Кайдан болсун кичине.
Аны менен бир бозо
Сүздүрүптүр Атантай,
Чоң боз үйдүн эшигин
Түрдүрүптүр Атантай.
Ал бозону дем албай
Ичкен окшойт барган эл,
Дуулдашып, кызышып
Мас болгонбу калган эл.
Андан-мындан кеп чыгып,
Атандын көрү деп чыгып,
Атантайдын балдары
Агасына бет чыгып,
Жаакташып жажылдал.
Сөз талашып ажылдал
Камчыны үйрүп Тайлакка
Карма дешип кажылдал.
Алты, жети бир тууган
Атантайдан туулган,
Тен тууганбыз билгин – деп,
Тайлакка камчы суурган.
Эң кенжесин эр Тайлак,
Баккан эле башынан.
Бала кылышып асырап,
Балтыр бешик жашынан.
Он бешке бала толду эле,
Ойлонор кези болду эле,
Боорун бөлүп Тайлактан
Болуша албай койду эле.

Тигилерге жан тартып
Ызлады сөз менен,
Атантай тилдеп чыгарып,
Акырайган көз менен.
Дуу-дууну басып таратты,
Тен туугандык адатты.
Карман алыш балдарын,
Камчылатып сабатты.
Тантыгандар ошентип,
Тайлакка кылды тарапты.
Баласы жок деди – деп,
Ызланып эр Тайлак,
Сегиз жашар Осмонду,
Медер кылып бел байлан,
Үйүнө келди бастырып.
Туш-тушка киши чаптырып,
Жети жерден кыз алыш,
Жез билектей уз алыш,
Тукумум арбын болсун – деп,
Тогуз катын алыштыр,
Тууганына күйүгүп,
Туш-тушка торду жайыптыр.
Эн улуусу Осмон – деп,
Орустун жолун тоскон – деп,
Баяке менен Майорду,
Байлан уйга кошкон – деп.
Келдибекти керген дейт,
Керип сабап берген дейт.
Алты жыл көрүп азапты,
Керээзин айтып келген дейт.
Экинчи уулу Баракан,
Найзакерден мыкты дейт,
Бетине келген душманы,
Бир жагына ыкчуу дейт.
Кашкарга барып турал – деп,
Көгарттан көчү ашкан дейт,
Батына албай кадимки,
Баатыр Шабдан качкан дейт.

Жекеге чыгып Баракан,
Бастырып кайра тарткан дейт,
Тайлактын тогуз катыны,
Тогуз уул тууган дейт.
Өз-өзүнүн тушунда,
Душманын жоолап кууган дейт.
Балдары майда кезинде,
Майыстандын түзүндө,
Коконго бүлүк салары,
Эр Тайлактын эсинде.

Талап кылып кат берип,
Таластан бери чакырды,
Санаасы бузук душманга,
Салам деп заман ақырды.
«Алты шаар Анжыян,
Айланасы кен деген,
Ак калпактуу кыргызга,
Ылайыктуу жер деген.
Ата-атанын уулuna,
Бирден шаар суратам.
Ан үчүн коошун кел деген,
Көк чапандуу кожону,
Мурунтан эч ким жеңбеген.
Падышасын өлтүрүп,
Тагына барып минейин,
Дабасын таап сыпаанын,
Таажысын башка киейин.
Дарбазасын талкалап,
Ордосуна кирейин.
Канат, куйрук жетилди,
Карчыгадай тиейин.
Канча манат тондорун,
Кат катынан илейин.
Жер аягы бошосо,
Жазында кыргыз чогулгун,
Инша алла көрөрмүн,
Ичинен чыгып сонундун».

Деп ошонтүп туш-тушка,
Кабар берип, кат жазды,
Жатык тилдүү чеченден,
Чабарманды атказды.
Кыргыек учуп, күз өтүп,
Кылышын алып, кыш өтүп,
Жалган куран ай өтүп,
Жардысынан бай өтүп.
Чынкурандын башында,
Отуз жети жашында.
Оюн салган тай союп,
Жаткан кези Тайлактын.
Ордо салып, упайды,
Аткан кези Тайлактын.
Тамашасы таң менен,
Аткан кези Тайлактын.
Бир күнү башы ооруган,
Ажал өлүм тооруган,
Чыдай албай алдастап,
Чыкыртып келди кожону,
Тамырын кармап олтуруп,
Ташта деди бозону.
Башыңызда кан бар – деп,
Дарысын алып ичирди.
Наштарын* сууруп белендереп,
Кан алууга күтүндү.
Ичине албарс* жүгүрткөн,
Ийнеден өткүр наштары,
Болжолдуу жери ушу – деп,
Мурунга сайып таштады.
Сайганда Тайлак солк этти,
Боконо жүрөк болк этти,
Ичирген дарыга аралаш,
Уусу бар анда кошулуу,
Албарстап кан алган сон,
Алдында чара тосулуу.
Кан токтобой шорголоп,
Катын, балдар корголоп,

Кооп кылып кожосу,
Бүжүрөп турат жорголоп.
Куп болду деп жымылдап,
Ичинде бетбак кымылдап,
Тайлактын эси ооган сон,
Качып кетти чымылдап.
Карангыдай билинбей,
Аягы жерге илинбей,
Карбаластап үй-бүлө,
Кайгырып қапа болгондо,
Күүгүмдөн кийин түн кирип,
Жылдыз каркап* толгондо.
Садага эти бышканча,
Кансырап Тайлак жыгылды.
Сүйлөөрүнө дарман жок,
Сүзүлүп көзү жумулду.
Оозунан түтүн бур деди,
Отурган әлдер чур деди.
Өкүрүк чыгып дүнгүрөп,
Жер көчкөндөй күнгүрөп,
Катын-бала чуру-чуу,
Кайгырышкан ызы-чуу.
Иттер улуп-уншуган,
Элдин баары туншуган.
Эзилип жүрөк кайгырып,
Эр Тайлактан айрылып,
Алакандан чан чыгып,
Атаны кокуй деп ыйлап,
Элдин ээси өлдү – деп,
Эзилип канча көп ыйлап.
Кулунум деп өкүрүп,
Кожоберди кары ыйлап.
Артынан боздоп буркурап,
Атантай бий дагы ыйлап.
Аны көргөн адамдар,
Аламандап баары ыйлап.
Алдага жетип наалышы
Ага, иниси зар ыйлап.

Чабаган кетти Жумгалга,
Чакыр, Каба тууганга,
Сарбагыш, Бугу, Солтого,
Намысты бирге кууганга.
Ат-Башы, Нарын, Алайга,
Адигине, Тагайга,
Тайлак өлдү деп угуп,
Кабар кетти далайга,
Кутчу менен Сарууга,
Курама журттун баарына.
Кайран Тайлак өлдү – деп,
Кадырын билген карыга.
Калтыrbай кабар салганда,
Калкы келди арманда,
Кейибей киши калбады,
Бу дүнүйө жалганда.
Катындар кара салынып,
Айдай бетти тыттырып,
Андагы адат боюнча,
Тырмактатып жырттырып.
Ыскатына* ат токуп,
Чон үйүнө тул салып,
Бала, чака баарына,
Башына кызыл кур салып.
Шаани, шөкөт көп кылып,
Мүчесүн элге бөлдүрүп,
Ынтымак менен карылар,
Эр Тайлакты көмдүрүп.
Топурак салып келген эл,
Кеткен экен таралып.
Артында жетим жаш балдар,
Арманда болуп жааралып,
Тогуз катын тул калып,
Тумшугу жок бул карып,
Күйгөнүнө чыдабай,
Кайрадан беттер тырмалып,
Эки жыл жесир олтуруп,
Тийиптир эрге ылгалып.

ТАЙЛАК ӨЛГӨНДӨГҮ ЭЛ КОШОКТОРУНАН

...Майыстан, Терек жердеген,
Баатыр Тайлак эр деген,
Бала жолборс атанып,
Бансыат келип жеңбegen.
Туткуй, Терек жердеген,
Туйгун Тайлак эр деген,
Туулгандан туу кандал,
Душманга намыз бербеген.
Атанып чыктың жашынан,
Ат өксүбөй кермеден,
Сайапа* майдам талдайым,
Сардалдыгың* айтайын.
Көлөкө майдам талдайым,
Көркөмдүгүң айтайын.
Кокондун колун колоттун,
Коктуга тыгып солоттун,
Ак талга тууну аштадың,
Арапты сайып таштадың.
Алты уруу саяк элинди,
Армандуу каран таштадың.
Казакты чаап олжо алдың,
Кашкарга барып кол салдың,
Карышкыр кууп, түлкү алдың,
Казана толгон мүлк алдың.
Торду жайып күш алдың,
Тогуз жерден кыз алдың.
Ойнун канып кыз менен,
Оймоктуудан уз алдың.
Карадан төрө чыкты – деп,
Кармашкан жоосун жыкты – деп,
Кашкардан кара туу келген,
Карышкырга уу берген,
Кайран Тайлак сен өлдүн.
Кыргызда баатыр болбогон,
Кытайдын жолун торгогон,

Какырдан алыш чаптырган,
Жерин қалды туйгунум,
Капа болуп кайгырып,
Элин қалды туйгунум.
Асмандагы боз торгой,
Жагалмай учса корголоор,
Кол тийбеген биздин эл,
Кокондук келсе кор болор.
Кынама жорго минбеген,
Кызылды тандап кийбеген
Кыздардын буту чор болор.
Суксур моюн сонолор,
Кыргыек учса корголоор,
Кылдаттагы биздин эл,
Кытай келсе кор болор.
Чачылып суудай каныбыз,
Кылыч бир тийсе шорголор.
Омбудагы орустан,
Белекке канжар келгенде,
Ооматты кудай бергенде,
Отуздагы курагын,
Оогандын элин сурадын.
Сураганга жараша,
Көп жашабай тынарым,
Өттүн Тайлак қырааным.
Ууру тийсе урчу элен,
Уруудан чыккан курч элен,
Май кайнатып оозуна,
Коргошун чайкап күйчу элен.
Чон атакем өлгөн сон,
Чоронун баары кор болор,
Чон чокой Чомон баш болуп,
Чогулуп басыз чон болор,
Кол тийбеген журтуна,
Кокондук келип зор болор.
Кат салса ханга Кашкардан,
Кара нарга бул келген.
Кадырлаш болгон тууганга,

Казактан алып кул берген,
Кан атам жоого минүүчү,
Кара буурул ат калды.
Атынды кармап минүүгө,
Артында Осмон жаш калды.
Каргылуу найзан бош калды,
Кармарга балан жаш калды.
Калкына тийген керегин,
Кайран Тайлак береним.
Кыркылды чынар терегим,
Кыран Тайлак береним.
Тогуз уулун томсортуп,
Жетим коюп сени алган,
Кудай таала чеберим.
Алты жашар Баракан,
Аман болсун белегин...

КОКОН КАНЫ ЭКИНЧИ КЕЛИП ТАЙЛАКТЫН ЭЛИН БАГЫНТЫП АЛГАНЫ

Баягы Кожо дарыкер,
Жылып чыккан эшиктен,
Өлгөнүн билип Тайлакты,
Шыкаалап көрүп тешиктен.
Шайы кеткен баатырдын,
Баш-аягын тартканда.
Жайладым деп кымылдап,
Атына минип качканда.
Кылчайып артын карабай,
Кылча жанын аябай.
Жүрөгү туйлап дики-дик,
Чанагы чыгып көзүнөн.
Из түшпөгөн жер менен,
Майыстандын өзүнөн.
Талаалап аккан суу менен,
Тайлак өлгөн чuu менен.
Айылдын баары дүрбөгөн,

Алда канча дуу менен.
Тособу деп шекинип,
Токойлуу жерге бекинип.
Буйгалап күндүз тим жатып,
Күүгүмдөн кийин түн катып.
Ура жүрүп отуруп,
Барды Кокон шаарына.
Парманачы*, муршаптар,
Падышанын тагына.
Баары тегиз жыйналып,
Жар чакырды баарына
Кожосу келди койкооп,
Эшени келди селдечен.
Карысы келди катарлап
Мунтулары келмечен.
Обозкерлер, желдеттер,
Бансаттар башын ийбegen.
Баатырлары бир бөлөк,
Баш кескенди сүйлөгөн.
Ошолордун алдына,
Айтты Кожо билгенин.
Эр Тайлакты өлтүрүп
Дарыкеч болуп жүргөнүн
Наштарга алмас жүгүртүп,
Ууну жайып ийгенин
Кансырап Тайлак өлгөнүн,
Калкы ыйлап көмгөнүн
Калтыrbай айтып бүтүрдү,
Дарыкер Кожо көргөнүн.
Анда бааша сүйүнүп,
Таажисин башка кийинип,
Бекзаадалар үйүлүп,
Белине кылыш илинип.
Сүйүнчүсүн мол берип,
Алтын лаббас* тон берип,
Аргымактан ат берип,
Даткалых наам кат берип.
Айдатып нечен мал берип,

Алда канча шаң берип.
Эрдемсиген Тайлактын,
Дабаасын Кожом тапты – деп
Дарыкеч болуп үч жылы,
Тамыр кармап жатты – деп,
Ақырында Тайлагы,
Мындан ажал тапты – деп.
Ордого алып кийирип,
Кыздардын баарын ийирип,
Чырайлуусун тандатып
Балдызын башка жандатып
Буюрган ишти кылды – деп,
Мартабасын шандатып,
Кыз берип аны үйлөтүп,
Шаар калкын дүрбөтүп.
Топусун башка қырдатып,
Ашулла айтып ырдатып,
Аябай сөзгө жыргашып,
Аш жегенде сырдашып,
Азирет хан вазирлер
Алтын жездей чырмашып.
Чачыласын чачтырып,
Казына оозун ачтырып,
Дутар чалып дуулдап,
Сурнайын кошо тарттырып.
Баары журтурн тойлотуп,
Бачаларын ойнотуп,
Дасторконун жылдырып,
Тан-тамаша кылдырып.
Тойанаасын* бердирип,
Казыга нике кыйдырып,
Башайы менен барчаны,
Кат-катынан жыйидырып,
Орчун Кокон беги – деп,
Ордо кыз берип, сый кылып.
Өлтүргөн үчүн Тайлакты,
Кожону минтип колдоду,
Өмүрү акыр өткөнчө,

Кол тийбес болду болжолу.
Кокондуктун баарысы,
Жашы менен карысы,
Дарыкерди урматтаап,
Тийди деп хандын намысы.
Тирүүсүндө Тайлактын,
Титиреткен дабышы.
Көкөйдөн кеткис кек болуп,
Чогулган окшойт жамысы.
Орчун шаар Кокондон,
Сыпааларын сыйлаган,
Аскерди арбын чакыртып,
Букар менен Кыйбадан,
Анжыян, Кожант, Самаркан,
Туурасы өзгөн, Маргалан.
Ошолордон куралып,
Келбegen сыпаа калбаган.
Багынтууга арканы,
Өлдү деп Тайлак дарханы,
Агала желек туу алыш,
Аскер башчы салкары.
Алдына түшүп жөнөдү,
Ак селдечен картаны.
Амыр хандын алдынан,
Ат ойнотуп желдеди,
Жез айнек кылыш белинде,
Оронгон башта селдеси.
Ханы, беги козголуп,
Жоо жарагын белендер,
Мынтыктары октолуп,
Обозкерлер, муршабы
Оолуккандай жөнөдү,
Олуя кызыр алдынан,
Жолуккандай жөнөдү.
Бутун бууп байлачуу,
Моюнга чаап жайлачуу,
Бөрк ал десе, баш кесип,
Хан алдына айдачуу,

Жигиттери жөнөдү.
Уялуу элет кыргызды,
Бүлүнткөнү жөнөдү,
Киндик кесип, кир жууган,
Жеринде туруп бел бууган.
Эрлердин баарын кыйратып,
Эт жүрөгүн туйлатып,
Байлаганы жөнөдү.
Орго салып далайды,
Жайлаганы жөнөдү.
Кыпчактан алып кыйланы,
Кыйындардан жыйнады.
Бекзаадалар, сыпаалар,
Белсенишер чыйрагы.
Кололуу найза колго алган,
Жалаң кылыч байланган,
Жагана* жеп чайланган.
Тилле кемер курчанган,
Тигилсе өнү сур чалган,
Курсагы кучак, богоクトуу,
Казылуулар жөнөдү.
Адамды нандай чайнаган,
Азуулулар жөнөдү.
Элет кыргыз кайда – деп,
Элиргендер жөнөдү.
Ээрге батпай көчүгү,
Семиргендер жөнөдү.
Чымын какты тап өтүп,
Арыгандар жөнөдү.
Чил жаасынды* көп окуп,
Карыгандар жөнөдү.
Коркуратма чылымды,
Тарткандары жөнөдү.
Кош атка чатыр, куржунду,
Арткандары жөнөдү.
Коломолуу көп кошун,
Козголгондой жөнөдү.
Кавзул-Аазам, чилтенге,

Дос болгондой жөнөдү.
Токсон боолуу өзүбек,
Толкугандай жөнөдү.
Орду-ордуна жайма жай,
Олтура албай жөнөдү.
Парманачы, пансаты,
Баары калбай жөнөдү.
Катыны эркек туугансып,
Жаны калбай жөнөдү.
Көккө чаңы созулуп,
Көпчүлүгү жөнөдү.
Кармап кыргыз кандарын,
Төкчүүлөрү жөнөдү.
Ордо кызга кыздарды,
Алчуулары жөнөдү.
Кошомат айтып ханына
Барчуулары жөнөдү.
Кылары анык эмеспи,
Кыргызды чилдей бөлөрү.
Арап эмес Эдиге,
Казактан чыккан төрөнү,
Катары менен өлтүргөн,
Кайран Тайлак берени.
Калкын бөйдөй кууруп,
Калганын кармап келели,
Дешип, баары жыйналып,
Чымырканып чыйралып,
Чилмерденин урдуруп,
Кыйкырып кулак тундуруп.
Ордо шаар Кокондон,
Чыккан кези мына ошо,
Чыдай албай аркалык,
Уккан кези мына ошо.
Келип әлдин тизгинин,
Кырккан кези мына ошо.
Орго салып далайды,
Тыккан кези мына ошо.
Атантайды ак үйлүү,

Алган кези мына ошо.
Алып барып зынданга,
Салган кези мына ошо.
Кайрат кылып кармашар,
Каблан Тайлак әлде жок.
Калың қыргыз әл үчүн,
Каяша айтар бенде жок.
Кармалды Кокон колуна.
Чалынды жайған торуна,
Өмүр бою башпонбой,
Нечендер тұштұ оруна.
Курткага дарды ойнотуп,
Куруп салды кокондук,
Азаматтан канчаны,
Кырып салды кокондук.
Кынама кийген қыздарды
Жыйып салды кокондук.
Сүйгөнүнө бердирбей,
Тыйып салды кокондук.
Кулактарын карыштап,
Коюн алды короодон,
Олпонум деп бир башка,
Эгин алды ородон.
Ат-Башы, Нарын жердеген,
Айрыкча саяк-чородон,
Тұп көтөрө таланды,
Темөнкү Тогуз-Тородон.
Атагын угуп беклерден,
Алысқы элдер кологон.
Канча тұрдүү чыгым – деп,
Казанага сологон,
Хан, беклери Курткага,
Бир нече жыл токтолуп,
Кайраттанып бир адам,
Каш кайтарар жок болуп.
Күнүгө чыгат кечинде,
Аскерлери топтолуп,
Ат коюшуп алыштан.

Алмак-салмак жарышкан,
Эр Тайлактын күмбөзүн,
Найзалашып сайышкан.
Кана Тайлак чыккын – деп,
Карсылдатып чабышкан.
Баатыр болсон жатпагын,
Башынды көргө катпагын,
Дешип күндө эки маал,
Эрмектешип кетишет,
Кеч киргенде коргонго
Мынтыктарын бекитет.
Муршаптары кайтарат,
Эл жүрөгүн майтарат.
Күнүгө барып күмбөздү,
Койгулап кумар таркалат.
Кәэде колго балта алат,
Бышык кышын талкалап,
Каткырышып кубанып,
Кайра кетет занталак*.
Кайран эл Кокон бегинен,
Кара башын калкалап,
Кожоберди кордукта,
Атантай болсо зынданда.
Кимге барат аркалап,
Ошонтуп жүрүп акыры,
Атантай бий амалдала,
Алты жүз кундуз бир берип,
Туткундан келген залалдап.
Кулдук кылып алыстан,
Тутам бир мойну саландап.
Жеп турган элди ар түрдүү,
Зекет деп малды адалдап.
Күлүгүн алышп астынан,
Мингизген уйду шаландап.
Айта берсе түгөнбөйт,
Кокондуктун кордугу.
Бойго жеткен кыздарды,
Боздотуп алган зордугу.

Аркадагы кыргыздын,
Ата-атанын уулунан,
Бирден кармап айдатып,
Ак үйлүүгө тууруган.
Элдин баарын багынтып,
Эчен жылы сураган.
Омбуга орус келгенде,
Ошондо тактан кулаган.
Абалкы ханы Кокондун
Залим – атыр дейт экен,
Букар менен Кыйбадан
Буттап алтын жейт экен.
Багынбай буга ким өткөн
Баатыр Тайлак тим өткөн.
Анжыян, Арка баарысын,
Айдап жүрүп тээлеген.
Такты менен таажысын,
Мадали хан ээлеген.
Андан кийин ордуна,
Шераалы хан болуптур.
Баштагыдан бешбетер
Бакчасы кызга толуптур.
Андан кийин тагына,
Кудаяр хан миниптири.
Кыргыз, казак, сарт, ногой,
Кыйла жерди билиптири.
Дарга тартып далайды,
Мойнуна аркан илиптири.
Мусулманды боздотуп,
Боорун жара тилиптири.
Ошо кезде Курткага,
Мааразыкты бек кылышып,
Аркалыхты суратып,
Айткан сөзүн эп кылышып.
Дөөгүрсүгөн чагы эле,
Төгөрөктүн төрт бурчун,
Билем деген хан эле.
Айта берсе түгөнбөйт,

Баштан-аяк хандардын,
Каарына кысылып,
Кайран эл канча зарландын.
Кылышы кандуу желдетке,
Кырк-отуз жыл кармалдын.

КИЙИНКИ АЛЫБЕКТИН АҢГЕМЕСИ

Керме-Тоодо туулган,
Кетиркей деген бар экен,
Кичи пейил адамдан,
Кен чонтой өскөн жан экен.
Үч катындан туулган,
Отуздан ашык баласы.
От жакалай толтура,
Отурчу экен чамасы.
Эки чийлүү кийизди,
Тиктирчүү экен беттетип,
Ичине кирип жатканда,
Бирин бири тепсесип.
Көчкөндө жалаң бир төөгө,
Артып, жүктөп койчу экен,
Ал балдарга атасы,
Ою менен болчу экен.
Бала баш сайын бир-бирден,
Чөйчөгү бар арнаган,
Жарма ичерде жабыла,
Колдоруна кармаган.
Бир күнү үркүп Кетиркей,
Жоо келет деп көчтү дейт,
Жоболондуу күн болуп,
Чочугандан качты дейт,
Түндөп барып бир төргө,
Жаны журтка конду дейт.
Тамак берип балдарга,
Өзү да абдан тойду дейт.
Колдоруна бир-бирден,

Чөйчөк берип караса,
Ашып калган бир чөйчөк,
Ажап кызык тамаша.
Атаны кокуй каран – деп,
Калыштыр бир балам – деп,
Аттана чапты Кетиркей.
Кошуулду бизге беш киши,
Келе жатса жол менен,
Кез болбоду эч киши.
«Төө үстүнөн суурулуп,
Жолдо түшүп калганбы,
Жолго түшкөн баламды,
Жортуюлчу таап алганбы?
Же болбосо ит, күштар,
Жору, күзгүн жарганбы?»
Деп аттанып ал күнү,
Көчкөн журтка жеталбай,
Конуп калды арага,
Андан алыс кеталбай.
Тан саргарып атканда,
Тараң жылдыз батканда,
Көчкөн журтка барышты,
Көк колоттуу капталга.
Ошо кезде боз короо,
Суук түшкөн кыш эле.
Айлы отурган колоттун,
Адырлары муз эле.
Эки журттун ортосу,
Жакын эмес алыстыр,
Адырлары муз эле.
Эски журтту шимшиген,
Качты көкжал карышкыр.
Аны көрүп Кетиркей,
Алаканды карс уруп,
Алда канча кокуйлап,
Атка камчы тарс уруп.
Жеп кетти деп баланы,
Жетип барса журтуна.

Боргулданып тер басып,
Күл ченгелдеп ууртуна.
Ойноп турган чагы экен,
Төрткө чыккан бала экен.
Ошол өзү Алыбек,
Акыл әэси даана экен.
Кетиркей түшүп кучактап,
Көздүн жашы бурчактап,
Үшүдүңбү, коркунбу,
Десе Алыбек кылчактап:
«Коркконум жок ата дейт,
Жаттым жылуу түн сактап.
Коломтонун жанында,
Отурдум эле күл сактап.
Бир көк дөбөт үстүмөн,
Баса жатты кучактап.
Таң атканча тердедим,
Көк дөбөт болду эрмегим.
Журтка таштап кеткен соң,
Ушул бир менин көргөнүм».
Деп Алыбек муну айтып,
Атасын катуу муңайтып,
Алты адамды таңкалтып,
Ажап кызык сыр айтып.
Баланы алып жөнөштү,
Ак сар башыл кой айтып.
Анык жакшы нышаан – деп,
Айыл-апага той айтып.
Үйүне келип Кетиркей,
Түлөөсүн түштө өткөрүп,
Кемпир-чал дебей, жаш дебей,
Келген элге эт берип.
Алакан жайып бата алган,
Калган эмес катардан.
Андан кийин чоңоюп,
Алыбек болуп атанган.
Жөлөмөсү карышкыр,
Эле дешет карылар.

Алда канча кызыктуу,
Ангемеси дагы бар.
Алыбек өзү эр болгон,
Аз ата уулу эл болгон.
Ойротту бузган Ормонго,
Эрдиги менен тең болгон.
Алыбек мурун Ормандун,
Айлына болгон биргелеш.
Анткен менен ыктары,
Оокаты белөк, бирге эмес.
Ынтымакташ турганда,
Намысты бирге кууганда.
Казакты чаап жылкы алган,
Калмактан канча мұлк алган.
Алыбек, Ормон мыкты – деп,
Алыскы эл угуп дүн салган.
Ошо кезде Кавадан,
Чаада деген уста адам.
Согомун деп бир мынтық,
Сом темирин курчтаган.
Анын ичин бургулап,
Сыртын чыңап ургулап,
Жарымдал бургу барганда,
Сай чыгарып курбулап,
Калганын эртен бураймын,
Кеч кирди деп мынтыкты,
Жөлөп койсо капшытка,
Зың-зың деген үн чыкты.
Тыңшап жатып түнүндө,
Тан атты да күн чыкты.
Караса бургу буралып,
Кара темир чыңалып,
Кулагынан кан чыгып,
Кундагы өзү кыналып,
Калган әкен ал мынтық.
Нышап* менен жаралып,
Мынтыгын жонго асынып,
Чаада келген Ормонго,

Алдына тартуу деп койсо,
Алыбек алышп койгонго.
Кармаган бойдон үйүнө,
Басып кеткен Алыбек.
Ормон баштап унчукпай,
Отурган элдин баары – деп,
Узун кулак кары айтат,
Уккандардын баары айтат.
Ошол кара келтени,
Билбеген кыргыз аз чыгар,
Алыбекке ан учүн,
Акыры Ормон кас чыгар.
«Келте» колго тийгенде,
Кербенден кызыл нар алган,
Текесске барып коркутуп,
Калмактан канча мал алган.
Үнүн уккан адамдар,
Үйүнөн чыкпай камалган.
Күпсүрдөн* дары куйчу экен,
Түшүрбәй колдо турчу экен.
Жангактай окту оозунан,
Күлдүрөтүп урчу экен.
Тура кармап Алыбек,
Душманды карай сунчу экен.
Дүп эттире бир атса,
Турган эл көзүн жумчу экен,
Тарс дегенде карс этип,
Кош жаңырык салчу экен.
Асманга түтүн буралып,
Ат чабым огу барчу экен.
Алтын айдар казактын,
Элин чапкан Алыбек,
Элин бүтүн башкарган,
Бегин чапкан Алыбек.
Шуру, бермет, шөкүлө,
Башында бар бир кызды,
Алып келип Ормондун,
Мөөсүлүнө киргизди.

Аты Кусубалды эле,
Көчкөндө жорго мингизди.
Ормон алып никелеп,
Айыл-апаны билгизди.
Эрке катын атаптыр,
Каза әлечек кийгизди.
Бир күнү Ормон чакырып:
«Алыбек кул келсенчи!
Кара келте кулагы,
Чиригендей болду го,
Кайта өзүмө берсөнчи?»
Дегенде туруп Алыбек:
«Эмесе баатыр, Ормонум,
Эсинден чыгып кеттиби,
Элди бүтүн соргонун?
Душманыңды мен алдым,
Тургузбай басып кек алдым,
Жоонду жоолап деги алдым,
Соогатым деп көп алдын.
Койнуңда Кусубалдыны,
Колукту қылып сен алдын.
Кумда жаткан казактан,
Коркпой барып мен алдым.
Кудайдан коркуп уялбай,
Кол тийгенин жеп алдын.
Куймулчагы, куйругу,
Чиригендей болду го,
Берсөнчи Кусубалдыны,
Эми шишиң толду го.
Качанғыча жүрөмүн,
Канкор сага байырлап,
Же болбосо койнуңда,
Жаткан Кусубалдыны,
Алдың беле кайындал.
Каада менен алгансып,
Казакка өзүң баргансып,
Ар качан ойлоп жүрөсүн,
Алыбекке жардамсып.

Күнгүрөнүп сүйлөйсүн,
Адамды адам билбейсин.
Жанына келген коншуну,
Жапырып Ормон тилдейсин.
Дөөгүрсүгөн кызталак,
Төрт учун әлдин бийлейсин,
Бийлегенди көтөрбөй,
Мага да минтип сүйлөйсүн.
Келе бери колунду,
Кетемин Қава элиме.
Күнгөй менен тескейдин
Күл кайырдай жерине.
Ар качандан бир качан,
Албайсың минтип тенине.
Келтени сага бергенче,
Кертеле башым тутулсун,
Кас санаган душмандын,
Кандалып башы жутулсун.
Келтени сага бербеймин,
Кенешине кирбеймин,
Кетемин көлдү жәэктең,
Кегимди ичке зилдеймин.
Төмөнкү чоро Тайлактын,
Балдарын Қокон басты дейт,
Башчыларын туткундап,
Далайын дарга асты дейт.
Курткадагы Коргонго,
Кудук зындан казды дейт,
Осмон менен Баракан,
Ор түбүнө жатты дейт.
Мааразыктай бегине,
Байланып шору катты дейт.
Тайлактан кийин кырк жылды,
Куртканы Қокон әзлептири.
Жергеси бүтүн чачылып,
Жердеген эли сәэректири.
Жана бир кеп мен уктуум,
Жалган әмес деп уктуум.

Омбудан орус келет дейт,
Орчун элди багынтып,
Суу-сууга баарын бөлөт дейт.
Акыл тапкан кишинин,
Айтканына көнөт дейт.
Кокондукка душман дейт,
Кол тийгенин бузган дейт.
Түбүндө түптүү журту дейт,
Алдынан тосуп турчу дейт.
Дини эле бөлөк болбосо,
Арты кайыр нурку* дейт.
Орустар жайнап келгиче,
Отурук жерди бөлгүчө,
Кармашып жүрүп өтөрмүн,
Какшыкты сенден көргүчө.
Тескейге барып кономун,
Балбайга жолдош боломун.
Кордук көрүп Кокондон,
Курткада жаткан чоронун,
Алынан кабар аламын,
Ат бастырып барамын.
Мааразыкты байллатып,
Мойнуна күндөө* саламын.
Коконду орус женгиче,
Дарбазасын чагамын,
Дабаасын өзүм табамын».
Деп Алыбек оолугуп,
Ызырынып тоорулуп,
Жайытта малын куудуруп,
Эр Балбайды туу кылып,
Үйлөрүн чечип жыйнатып,
Уугунун учун буудуруп,
Төөлөрүн тиздеп комдотуп,
Туурдугун чомдотуп,
Үзүктөрүн бүктөтүп,
Таң ата жүгүн жүктөтүп,
Жылгын башы аралдан.
Айлын бүтүн көчүрүп,

Оолукканы жазылбай,
Ормонго катуу өчүгүп.
Тайган итин каңшытып,
Бүркүттөрүн шаншытып,
Кулун-тайын чыныртып,
Айгырдын оозун жулунтуп,
Көч артынан Алыбек
Карамалап баратат,
Жан жагына жаланып,
Жана карап баратат.
Тайгактан кечү өткөндө,
Тартуусун алыш Ормому,
Токто, Алыбек, токто – деп,
Тогуз жерден торгоду,
Токтогонго көнөбү,
Эр Алыбек жөнөдү.
Ормонго карап оолугуп:
«Ушу жерден кайра кет,
Колунан келсе мынтыкты ал,
Убададан тайба» – деп,
Улам кызып тап берип,
Милтесине от коёт,
Күү жандырып учуна,
Күйгүзүп кызыл чок коёт.
Өлгөнүндү Ормонум,
Бир улакча көрбөймүн,
Азыр кайра тартып кет,
Айтканыңа көнбөймүн.
Чыдасаң келгин жакындаپ,
Болбосон сени жөндөймүн.
Дегенде кетти чоң Ормон,
Жылгын башы Аралга,
Алыбек көчүн узатып,
Ар түрдүү сүйлөп аларга.
Тескейге айлын кондуруп,
Душмандан кууп өч алды,
Жасоосун айрып камынып,
Куртканы карай бет алды.

Алыбек көлдөн чыкты – деп,
Ат-Башы, Нарын жер укту.
Ал өндүрдү жердеген,
Алты уруу Чоро эл укту.
Элди күндө кыйнаган,
Маразыктай бек укту,
Аскерлерин бек кармап,
Айланасын чеп кармап,
Айгыр-Жалдын тумшугу,
Аскалуу-Таш урчугу,
Алды жагы Нарын суу,
Айлампалуу колтугу,
Жонунда чеп зындан бар,
Жоо бузгусуз кылган бар,
Кадимки казган ору бар,
Орноткон дардан ону бар,
Ордо жаткан адамдын,
Арылгысыз шору бар.
Алардын башын кармаган,
Мааразыктай чону бар.
Кор башысы, желдети,
Кан төкчүүнүн баары бар.
Карагайдан тургузган,
Када курган дары бар.
Алыбек келет имиш – деп,
Камынып турган чагы бар.
Чоролор угуп чочуган,
Союшун берип козудан,
Эртели-кеч эки убак,
Кол куушуруп турчу эле,
Ошондо да Мааразык,
Орго салып урчу эле.
Саламга күндө келбесе,
Сакалын бирден жулчу эле.
Алыбектин келерин,
Айылдар угуп күн мурун,
Тоо жамынып корголоп,
Буйгалаган эң мурун.

Айылды чаап кетет – деп,
Адамдын баары шекинсе,
Карангыда тұн катып,
Капчыгайга бекинсе,
Касаптап күндө кор қылып,
Кокондун беги жекирсе.
Корголобос әркиби,
Айласын минтип кетирсе.
Эр Тайлактын балдары,
Эсен чыгып жетилсе,
Чыгабы деп эли ойлойт,
Кишени буттан чечилсе.
Дешип баары санаадар,
Көздүн жашы талаалар,
Кошул-ташыл коркунуч,
Катын-калач, балалар.
Кандай заман болот – деп,
Бир-бирине каралаар.
Мына ошентип турганда,
Жогорку туюк булуңдан,
Алыбек мынтык атканда,
Ат чабым жерге угулган.
Асманга чаны бөлүндү,
Алыбек колу көрүндү.
Эси жок сыпаа, желдеттер,
Эстей элек өлүмдү.
Кароолчусу жол карап,
Турган чагы болжолу,
Дарбазасы темирден,
Аскер жаткан коргону,
Асты Нарын дайрасы,
Ар кимге тийди пайдасы.
Туш-тушка кетчу жолу жок,
Тургулду минтип айласы.
Дарбазага кулп уруп,
Далдааланды зункуюп.
Тайрандалап башта жүрүшчү,
Дарайы* кийип кулпунуп.

Алмадай башын көтөрүп,
Анда-санда жөтөлүп,
Карап турган чагында,
Каптап кирди Алыбек.
Сарттын беги кайда – деп,
Саптап кирди Алыбек.
Балык кулак таш менен
Барпыраган куу менен,
Байла, карма кайда – деп,
Басылбаган чуу менен,
Кырып койсо от жанат,
Кызыарып милте чок жанат,
Басып койсо барс этет,
Тартып ийсе тарс этет,
Кандуу кара келтеси,
Кармай берсе карс этет,
Кыпындай жерин көрсөтүп,
Кылайса башын талкалайт,
Камалып бектер үч күнү,
Кара жанын калкалайт.
Чындалп айла кеткенде,
Башына балда жеткенде,
Жылып чыгып Маразык,
Түн ичинде барыптыр,
Түрүлүп аккан дайрага
Түшүп качып ағыптыр.
Чабак уруп бой таштап,
Чаначын жонго таңыптыр,
Ичине кийим-кечесин,
Азык-тулук салыптыр.
Жан бакырга күч келсе,
Жакындал өлүм кез келсе,
Коргонго камап Алыбек,
Колуна кылыч кезгерсе,
Кордукту мындан көргүчө,
Куйкаланып өлгүчө,
Сууга боюмду урайын,
Тобокел көздү жумайын.

Жок болсо мындан ажалым,
Сууруулуп аман чыгайын,
Деди да сууга түштү эми,
Агынын карай сүздү эми.
Жаа аллалап аптыгып,
Жандан күдөр үздү эми.
Көрүнгөндө көрүнүп,
Көрүнбөсө көмүлүп,
Көкүрөк, көчүк өйдө-ылдый,
Кәэде башы чөмүлүп.
Ажалы жок кызталак,
Аман чыкты токойго,
Жатыш күндүз бекинип,
Чарык тартып чокойго.
Жан адамга көрүнбөй,
Барган экен Коконго.
Калганын кырып Алыбек,
Коргонун өрттөп күл кылган.
Көгала селде бектерге
Көкейдөн кеткис зил кылган.
Күлбагын бузуп жер кылган,
Желдеттин канын сел кылган.
Чочунуп тоодо камалган,
Чорону жыйнап эл кылган.
Тирүүлөй бекти кыйнаган,
Тиллесин капка жыйнаган,
Күйдүрүп бекти кыйнаган,
Күмүшүн капка жыйнаган.
Кымкаптан тонун бөктөргөн,
Кылыштан баарын өткөргөн.
Баракан, эрке Буланды,
Баарысын ордон чыгарды.
Тайлактан калган Бөбөтөй,
Айдаркан, Осмон, Тынарды.
Аксакал кылып элине,
Атанын уулу Кыранды.
Тайлакты көргөн каркыбар,
Карыса да баркы бар,

Жоо бөрүсү эле Бөбөтөй,
Шертинен тайбас анты бар.
Булардын башын чогултуп,
Суу-суудан өндүр жер берди.
Ата, атанаң уулуна,
Аймагын бөлүп әл берди.
Олжосун алыш Кокондон,
Алыбек кайра кетиптири.
Күчсүзүн күчтүү чаап алган,
Илгертең калган кесиптири.
Андан кийин ал әлге,
Кокондун беги келбegen.
Ара күрмөй ортодон,
Аптабача эр немен.
Анжыян, арка дубанды,
Акимсинип бул алды,
Ак жамбы чачып аябай,
Ай чырайлуу кыз алды.
Кээ бирөөнү кайындал,
Кеттелигин дайындал,
Ичкиликтин сыпаасы,
Дешип элдер байырлап,
Бир нече жыл күтүштү,
Жегенине түтүштү.
Жоргодон тандап ат берип
Күлүгүн кармап мингизип,
Күрөөкөсүн* кийгизип.
Аптабача бегим – деп,
Күйөөлүгүн билгизип.
Келдибек кызы Торуну
Келтирип үйгө киргизип,
Алдына тартуу кармаган,
Айласыз Тору зарлаган,
Баштагы бектин сурагын,
Күчтөүп әлге жардаган.
Омбудан орус келгенче
Эки жыл, үч жыл кармаган.
Алыбек көлгө кеткенде,

Анжыяндан Алымбек.
Парманачы хан болуп,
Курткадагы Коргонду,
Алыбек алды шаң болуп,
Угулгандын соңунда,
Орустун келди майыры.
Карананчы төрөсү,
Калкка тийди кайыры.
Апtabачa сыпаасы,
Анжыяндык Зайыры,
Кенешине кирген жок,
Келдibектей кыйыны.
Апtabачa качкан сон,
Мында калды айымы.
Майыр келип жерди алды,
Багынтып сурап элди алды.
Кокондуктун колунан,
Куткарып алды чорону,
Ошонтүп жүрүп нечен жыл,
Камалып өлүп колоду...





ДАСТАНДАГЫ АЙРЫМ СӨЗДӨРГӨ ТУШУНДУРМӨЛӨР

Олпоң кап – Кокон хандыгы мезгилинде аштыктан (эгинден) алынуучу салыкка чен кап.

Муршап – 1) түнкү кароолдун башчысы. 2) желдет.

Коломолуу – сансыз кол, жоокер.

Азирети Айып – мазар, ыйык жер.

Тамам – бүттү.

Пабедин – баабедин.

Хасил Асам – олуя, ыйыктын аты.

Маалам – мазарга самсаалатып байлаган чүпүрөктөр.

Сажы – намаз окуганды чекени жерге тийгизип сыйынуу, зыярат кылуу.

Кол боору – думананын баштыгы, капчыгы.

Жаа Алдалап – оо, жараткан, оо кудай.

Ак канкы – алдыңкы кашы жазы ээрдин түрү, ат жабдыгы.

Аятал курсу – курандын окулуучу касиеттүү бөлүмү.

Аспандуу – кымбат металлдан жасалган кылыч.

Ныпча – кийимдин түрү.

Чилмерден – әчкинин терисинен капиталып жасалган музыкалык аспап.

Бааты – 1) чандын сууга аралашып ылайланганы.

2) клей, крахмал.

Үртүк – ат жабуу.

Ашулда – ыр.

Бешим – 1) түш кыйшайган маал, түш оогон маал.

2) беш убак намаздын әкинчиси; түш оогондо окула турган намаз.

Андес – көзгө атар мерген.

Шаймерген – баатырлардын падышасы.
Чарайна – башка кийүчү согуштук аскер кийими.
Түпөк – найзанын учундагы кыл.
Мурут – эшен, пирдин жолун жолдоочу.
Кыйдамы – шарты, ылайыгы.
Аркыт – көөкөр.
Жынжун – ачкыл, иччиликтин бир түрү.
Даазун – таазим.
Учан төнөз – көп, көптөгөн, өтө эле көп.
Зиттетүү – душмандык кылуу, кордук көрсөтүү.
Жөздем келдүү – текст боюнча толук жарактуу баатыр
деген мааниде.
Санжаптуу – ирети менен, иреттүү.
Үпчүн – кооз ат жабуу.
Манат – түктүү кооз кездеме.
Кисе – 1) териiden жасалган баштык; 2) кайыштан
жасалган кур.
Ботокур – жүндөн жасалган чоң кур.
Када – учтуу мамы, казык.
Эндеше – ойлонуу, ой жүгүртүү.
Үпчүлүк – топчунун ордуна тигилген байлагыч.
Күпсүр – териiden жасалган дары салуучу идиш, баш-
тык.
Мөөсүл – 1) Уруу башчыларынын жигити; 2) элге
бөлүнүп берилүүчү согуштан түшкөн олжо.
Ак – Кудай.
Наштар – кан ала турган бычак.
Албарс – өтө күчтүү уу.
Каркан – толук.
Ыскат – өлгөн кишинин кийиминен, буюунан элге
таратып берүү.
Сая – дарактын көлөкөсү.
Сардал – аскер башчы, балбан, баатыр.
Парманачы – хандын буйругун таратуучу (мансал).
Тойанасы – жеништин урматына жасалган той.
Лаббас – кийим, чапан, тон.
Жагана (жагына) – конокторго берилүүчү күндүзгү сый
тамак.
Занталак (санталак) – жүзү кара, онбогур.

Чил жаасынды – курандагы аяттар. Адам ооруганда
кырк жолу кайталанып окулат.

Нышап – кудайдын буйругу, шыпаа.

Нурк – уруу, урук.

Күндө – 1) айыл башчы; 2) кол кишен.

Дарайы – илгери Исфаханда чыгарылган жол-жол жука
кездеме.

Күрөөкө – 1) күрөөкө тон; 2) күрөөкө зоот.





ТАЙЛАК БААТЫР

(Б.I. Абдырахмановдун)
жазып алуусунда



Тайлак баатыр саяк уруусунун чоро тукумунан Жанболот баатырдын уулу Ырыскулдан. Тайлак ойноо бала убагында эле кыргыздар Kokon хандыгына баш ийип карап калган болот. Kokon хандыгынын бектери азыркы Ак - Талаа районунун Куртка деген жерине, Нарын дарыясынын боюна, Айтыр - Жалдын учунча чеп салышып, анда бир мин сарбоз (аскер) турган. Kokon хандыгынын Куртка коргондо турган акимдери, бектери, суракчылары кыргыздарды эң эле аёосуз түрдө эзген: эгинден 10 капитан бир кап эгинди олпон деп алган, зекет деп 100 койдон бир кой кулактарын карыштап, жылкылуу кишилерден бой бээден бирден бээ жана күлүк, жорго, атан төөлөрдү алган. Булардан башка да сулуу кыздарды да ала берген.

Кыргыздын бийлери бектердин алдына саламга барганда кымбат баалуу ан терилерин: илбирс, бөрү, түлкү, суусар берген.

Бектердин зулумдугу абдан ашынып кыргыздардын жүрөктөрүн биротоло өлтүрүү үчүн жок эле шылтоолорго негиздеп кыргыздарды дарга асып, кадага отургузуп, орго салып түрдүү жазалар менен кыйнаган. Ал гана турсун эл аралап барган бектердин жасоолдору да кыргыздарга жаман кылыктарды кылышкан.

Kokon бектеринин эл аралап чыккан зекетчилеринин баштарында карыш бою бөрктөрү, тыштарына селде чалган, буттарында көк шалыдан өтүгү бар, карыш такалуу, жибек менен саймалаган сары жартгак шымы, белинде кемер, жалан кылыш колунда, мал санаганда бир чыны чай колунда жүргөн. Жок шылтоолорду колдонуп маалкаткан. Кыргыздар ал кылыктарын Kokon беши дейт. Kokon бектеринин зулумдуктарын эл ырчылары мындай дейт:

Тегереги кыргыздын,
Темирден тарткан тор болду.
Түшкөн жери кыргыздын
Кырк кулач терең ор болду,
Мандайга бүткөн шор болду.
Көчмөндүү биздин көй кыргыз,
Көк чапан сартка кор болду.
Аргымагын кекейтип,
Көк кепичин тепейтип,
Кокондуктун кордугу
Өткөрө өттү зордугу.
Айгыр, ат, атан төө,
Күлүк менен жоргону
Бириң койбай кыргызга,
Алып турат кокондук.
Азаматтын башына
Аябаган түлүктү,
Салып турат кокондук.
Жазыгы жок адамды,
Башын жарып оруна,
Салып турат кокондук.
Көк чапандуу кокондук,
Тандап жүрүп кыргыздан
Оймоктуудан уз алды,
Каркырасын сайдырып,
Беш көкүлдүү кыз алды,
Бирди албады, жүздү алды,
Карышташып кулагын,
Зекетине кой алды,
Кызматына бой алды.
Алтындан камчы алакан,
Түпкү каны Кокондун,
Анжыянда Малла хан.
Атка каккан жез казык,
Коргондогу анжыяндык Маразык.

Кокондун бектеринин зулумдуктары даарып ашынып турган учурда бойго жеткен кыздар ырандарын бузушуп, кементай кийип кой кайтарып, отун, суу алышып баштарын калкалашкан экен.

Кыргызды башкарған бектер кыргыздын кыздарын, үй-жай жасалгалары менен толук даярда-тып, коргонго алып келип багып журуп, Кокон шаарындагы ханына тартууга жиберген.

Кокон хандыгы абдан даарып турган учурда Тайлак баатыр 10 жашка келген учуру болуп, эл аралап келген кокондуктардын жаман кылыштарын көрүп таң калып, атасынан сурайт: – «Атаке, бул ар кимди уруп-согуп, малдарды топтошуп айдал алып жүргөндөр ким дегендөр болот» – дейт. Атасы жооп берет: – «Балам, булар кокондук деген ушулар» – дейт. Тайлак айтат: – «Буларга малдарды бербей, уруп кууп жиберсе эмне болот?» – деди. Атасы: «Балам, андай дебе, андай ишти кылууга биздин башыбыз экөө эмес. Мындан кийин мындаид кеп айтпа» – деди.

Тайлак баатыр ондон ашкан учурунда айтат: – «Кокондук менен урушуп, кууп жибере турган экен» – деп.

Тайлактын атасы жана башка ага-туугандары чочуп: – «Бул Тайлак бир балакетти қылат экен» – деп, акырындык менен тыйып жүрүштөт.

Тайлак торолуп, үйлүү-жайлдуу болуп калган учурунда эл аралап келип, зекет жыйып жүргөн бектердин кишилерин өлтүрүп, жыйылган малдарды ээлериине кайтарып берет да, бектерге бир да зекет-калан бербеске элге тыюу салат.

Коргондогу бектер абдан коркуп, жандарын кайтарып калышат. Эл аралап экинчи чыкпайт.

Тайлактын ханга көрсөткөн каршылыгы Кокон шаарындагы ханга угулат.

ТАЙЛАК АРАП БААТАЫРДЫ ЖЕНГЕНИ

Тайлак баатырды кармап келүү үчүн хан Арап баатырды баш кылып 500 мыкты сарбозду жасап Кокон шаарынан аткарат. Арап баатыр Кокон хандыгынын эң ашынган баатыры болуп, ханга кар-

шы болгон көп душмандарды женген экен. Арап баатыр катуу каар менен тишин качыратып: «Сени Тайлак, бир башында мин жаның болсо да чилдей башынды жулуп, суудай каныңды төгөрмүн» – деп жолго салат.

Арап баатыр Көк-Арт ашуусун ашып, Тогуз - Торого түшүп келгенде кароолчулар Тайлак баатырга кабар кылат. Тайлак баатыр да эл четинде, жоо бетинде Тогуз-Тородо турган экен.

Тайлак баатыр жигиттери менен камынып аттанып, Араптын алдынан сайышка чыгат. Тайлак баатырдын колун жапырып сайып, кырып киргенде Арап туруштук бере албастан сүрүлүп, кайта кацууга аргасыз болгондо тоо ашырып кууп жетип, Тайлак баатыр Арапты аттан сайып түшүрүп өлүм кылат. Ат, тон, жабдыктарын бүтүнү менен олжо кылыш элине берет. Тайлак баатырдын жар-жоролору олжого тунушуп кайра тартышат. Эми коргонду курчап андагы бектерди жана сарбоздорду жок кылмакчы болушат. Арап өлгөн бел азыр да Араптын бели деп аталат.

ТАЙЛАК БААТЫР КОРГОНДОГУ БЕКТЕРДИ АЛЫШЫ

Тайлак баатыр колу менен келип Куртка-Коргондо жаткан бектерди камап баарын да колго түшүрөт.

Коргондо 1000 сарбоз менен 60 данктуу бектер бар болчу, ал бектердин көпчүлүгү ар жылы жай айларында Куртка-Коргонго келип жан жыргатып салкын жерде жайлап жатып, кетерде толгон олжолорду кыргыздан алыш кетишер эле. Жайлоого келген чоң бектер бардыгы Тайлак баатырдын колуна туткунга түшүп пенде болот. Тайлак баатыр чептерин бектердин өздөрүнө кулаттырып Нарын дарыясына салдырат, ерттөйт. Бектердин колу-

буттарын кишендер өздөрүнүн оруна салып, катуу кайтартат. Коргондогу казына-мүлктөрдүн бардыгын элге олжолоп берет. Тайлак баатыр колго түшкөн бектердин эки-үчөөнү бир нече жолдоштору менен Кокон шаарындагы ханына жиберет да мындаи дейт:

— Сенин коргонго аким кылып койгон бектерин кыргыздан айгыр, ат, атан төө, күлүк, жорголорду жана кулактарын карыштап зекет кой олпоң деп аштык, алтын, күмүш, асыл буюмдар, баалуу антерилерин, аны менен эле тим болбостон оймоктуудан уздарды, беш көкүлдүү кыздарды чыркыратып туруп тартып олжо кылып кеткен. Мына ушу алгандардын бардыгын кылча бириң кемитпей, суумду сүт, кызыбызды аял кылдың, аларды айып-кыйыбы менен бүт кайтарып бер. Эгер бул айтканга көнбөсөн менин колумда туткуунда турган толгон бектерин менен сарбоздорунду бириң соо калтырбастан соём, датынды кудайга айтасың, бир айдан ёткөрбөй жооп бересин — деп жиберет.

Тайлак жиберген бектер ханга барып болгон ангемени жана Тайлактын сөздөрүн айтат.

Хан чоң капа болуп вазирлери менен кенешип, Тайлактын айткан шарттарына аргасыз болуп, олжого тартып алган кыргыздардын кыздарын чотултуп караса 60 чакты бар экен, бардыгын аттап, тондоп, башайы, шайыларды кийгизип, жамбы, дилде ыксыз көп дүнүйөлөр менен Тайлакка көп жалынычтуу сөздөрдү салам айтып жөнөтөт.

Бектер Тайлакка келип хандын саламын айтып, алыш келген мүлктөрдү жана кыздарды тапшырат. Олжого кеткен кыздардын бир нечелеринин көзү келбей калган экен. Тайлак айтат: «келбеген кыздарды силер өлтүрдүнөр, кунун бер» — дейт. Аман келген кыздарды күбө кыламын. Өз ажалынан өлгөндүгүн көрүшкөн, өлүмдерүнө келишкен деп аны менен катар касам да беришет.

Тайлак баатыр туткунга түшкөн бектерди, сарбоздорду убада боюнча бошотуп, Коконго кайтарат.

Кокон хандыгы бел ашат. Арка багытына бастыра албай калат.

Тайлак баатыр кыргызды Кокон хандыгынын эзүүсүнөн бүтүндөй бошотуп, шайдоот жигиттери менен жарак-шаймандарын шай кылышп, эл четинде, жоо бетинде турат.

Тайлак баатыр түштүктөгү кыргыздардын да башын кошуп, бир жакадан баш, бир женден кол, бир ооздон сөз чыгарып, Кокон хандыгын бүтүндөй кулатат. Хандыкты кыргыз хандыгы деп жарыялоону ойлогон экен: – Көк чапан кокондукуту бүтүндөй кулатып, Анжыян, Паргананын ар бир кыштагына кыргыздан суракчы койдурбасак болбайт ко, коргонду эле бузуп алдык, Арап баатырды өлтүрдүк деп корстон болуш жарабайт ко! – деген.

ТАЙЛАК БААТЫР КЫТАЙДЫ ЖЕНГЕНИ

Жаангер кожо деген кытайга көп зыян жеткирип муруттары менен Кашкарда жатканда, кытайлар да аскери менен Жаангерди кармоого келгенде, Жаангер кытайларга туруштук бере алbastan муруттары менен качып чыгат. Тайлак баатырга келет. Тайлак Жаангерди күтүп турат. Басыз уруусунан Дербиш деген киши Кашкарга барып, кытай төрөсүнөн отогот, динса сайынып, сыйлыктар алып «Мен Тайлак менен Жаангерди кармап берем» – дейт. Кытайдын Жан-жууну баатыр Амбал дегенин баш кылышп, бир топ кытай черүүсүн жарак-шаймандары менен аткарат. Кытайдын Тайлакка аткарған черүүлөрүнүн саны 500 экен деп жана 1000 экен деп эки түрдүү айтышат. Күз убакты экен, Тайлак баатырдын айылы Туткуй деген жылгасынын ичинде экен. Тайлак баатыр кийимдерин чечпестен, жарак-жабдыктарын да керегеге даяр, Чон буурул, Кичи буурул деген аттары да эшикте бай-

лалуу болуп, Бөбөтөй баатыр деген жан жолдош дайым жанында болот экен.

Танга жакын кытайлар дабырттап келишип, Тайлак жаткан үйдү айландыра курчап калат. Тайлактын аялы башбагып карап, Тайлакка шыбырайт: «Кыргыздай эмес, түрлөрү башка көп адамдар курчап калышыптыр» – дейт.

Тайлак баатыр өөдө болуп антандап жатканда, Бөбөтөй айтат: «Баатыр, сиз шашып калдыныз, шашпаңыз, жарак - жабдыктарды асынызыз, мен буурулду тарта берейин, чурап минициз» – дейт.

Бөбөтөй буурулду тарта берет, Тайлак чурап буурулдун үстүнө чыгат, Бөбөтөй да атка минет, Тайлак экеө тоого карай чаап чыгып ар бир коктудан, айылдан кишилерди, жылкыларды жыйнап, алдыларына салышып чандатып, «Тайлактап» ураан тартып айылын көздөй каптап кирет. Ошол арада күн чыга жаздал калган убакыт болот.

Жаангер кожону бир топ муруттары менен Байбагып Нарын дарыясынын түндүк өйүзүнө чакырып алыш кеткен экен. Кытайлар Тайлактын айлын басып, айылдагы кишилерди чогултуп кырка отургузуп, айылда калган Жаангердин муруттарынын да бир тобун отургузуп, бир кытай колуна кылыш алыш башы ылдый чаап кирет. Тайлактын аялы көркүтүү сулуу киши экен, аны карашып таанып калышат. Тайлактын аялы балтыр бешик болгон Осмон аттуу эркек баласын дамбалына салыш катып турган экен. Ошол учурда Тайлактын ураан тарткан кыйкырык, чаң тополоң жылкы аралаш кишилер сапырылып киргенде, кытайлар сүрдүгүп жөнөйт. Тайлак баатыр алдына түшүп, кытайларды сайыл кырып кирет. Ошондо Тайлак ортодо кетип бара жаткан баатыр Амбалды көрөт, башкаларына караганда бел кырчоосунан өөдө чыгып көрүнөт. Кытайлар качат, Ойнок-Жардан өрдөйт. Ойнок-Жардын ар тарабы туюк жалама кызыл жар болгон оозу бир эле.

Тайлак баатыр жолду тосуп алат. Кытайлар Ойнок-Жарга үч күнү камалып жатып, акыры бир кишисин Тайлакка жиберип, айттырат: – «Биз эми баары бир женилдик, Тайлактын жоомарт экенди-ги чын болсо бизге суу бердирсин» – дешет. Тайлак суу бердирет. Кытайлар камалгана төртүнчү күн болгондо бир кула атчан кытай түз эле чаап чыгып кутулуп кетет. 7-күн дегенде кытайлар өздөрүн өз-дөрү өлтүрүп, ат, тон, кийим-кечектерин бардыгын өрттөп жок болушат. Кара жалын көккө чыкканда Тайлак баатырлар барып карашса кытайлар күл болгон, темирлери гана калган. Жаанын октору Ойнок-Жардан азыр да табылат.

Бул окуя тууралуу ошол замандын ырчыларынын ырдагандарынан эл оозунда калган үзүндүлөр:

«Дөбөлжүн, Терек жердеген,
Төрө Тайлак эр деген.
Туткүй, Терек жердеген,
Туйгүн Тайлак эр деген.
Баястан, Терек жердеген,
Баатыр Тайлак эр деген.
Кекиликтен, чил кармап,
Чалк өөдөдөн пил кармап,
Жаткан экен эр Тайлак.
Тайлак минди буурулду,
Куруп калган кытайдын,
Заманасы куурулду!
Бөбөтөй минди чаар атты,
Сандап келген кытайды,
Чаң асманын чыгарып,
Бирин койбой таратты.
Токочор минди тору атты,
Токсон кытай сулатты.
Чолпомбай менен Жаркымбай,
Ак талга найза саптады,
Ак-Жар ылдай камады.
Көк талга найза саптады,

Көк-Жар ылдый қаптады.
Тайлакка кимдер жологон,
Жологон душман жобогон,
Сандап келген қытайды,
Ойнок-Жарга сологон.
Бул кабарды укканда,
«Капырай Тайлак кантем» – деп,
Хандарынан чочунуп,
Кокондун ханы кологон.

Эскертуү: Кула ат менен качып кутулган қытай шашке убакта качып жөнөп, бешимде Кашкарга барат эken. Жан-Жун сурайт: – «Баатыр Амбал өлдүбү?» – деп, Қытай: «Ооба» – дейт. Атты да, қытайды да чаптырат.

ЖААНГЕР КОЖО МЕНЕН ТАЙЛАК БААТАЫР КАШКАРДЫ АЛЫШЫ

Баатыр Амбал баштаган қытай черүүлөрү ойрон болгондон кийин Жаангер менен Тайлак көп кол менен барып, Кашкардагы қытайларды кууп чыгарып Кашкарды алат.

Тайлак баатыр Чолпомбай, Жаркымбай деген инилерин Кашкарга бек – суракчы қылып, толгон олжо менен Нарынга кайтат.

Кийин қытайлар жана сүрүп Кашкарды алат, Жаангерди колго түшүргөндө Чолпомбай, Жаркымбай элине качып кутулат.

ТАЙЛАК БААТАЫРДЫН ӨЛҮШҮ

Тайлак баатыр Кашкарды да алды деген кабарды анык укканда Кокондун ханы абдан чочунат да, бизди да соо койбoit эken го деп каттуу ойлоно баштап, мындай амал табат: эң аяр жана сыйкырчы, эмчи, домчу, балчы ашынган бир аярды Тайлакты эптеп бир чарасын таап жок қылуу үчүн жиберет.

Хан даярдап жиберген аяр качыр минип эл аралап ооруларга дем салып, бал ачып жүрө берет. Аярдын эм-дому ооруларга шипаа берип, бал сөздөрү да чындыкка айланып, калк аярды олужа катарында санашып алышат.

Бир күндөрдө Тайлак баатырдын мурду ооруп шишиген болот. Баягы эмчини чакыртып келип, мурдунаан кан алдырат. Аяр кан алууда Тайлактын мурдуна мыкты уудан жиберип, ошо замат эле өлөт. Эл чуру-чуу түшүп жатканда аяр кайда кеткенинен дайын жок, эчак жок болот.

Тайлак баатырды Нарын дарыясынын түндүк жээгингеди Курткадагы, Айгыр-Жалдын учунан Саздын үстүнө кооп, күмбөз салдырган экен. Күмбөзү азыр да жыгылбай турат. Тайлак баатыр 42 жашында өлгөн экен, кызыл чийкил жүздүү, кызыл сакалдуу, эки жаккы мурутун эки кулагына ороп коюучу экен. Тайлакты анчейин эле жерге көмбөстөн жерди үй сыйактуу казып, оозуна каалга орнотуп көмгөн экен. Өлүгү чирибестен катып азыр да жатат дешет.

Эскертүү: Тайлактын коргондогу бектерди неченчи жылы алгандыгы жана кытайды неченчи жылы ойрондогону жана өзү неченчи жылы өлгөндүгү белгисиз.

Тайлактын данкы ар тарапка угулганда, Ормон да Тайлак менен кудалашып, Тайлактын баласына кызын берген.

КОКОНДУН ЭКИНЧИ КЕЛИП КЫРГЫЗДЫ КАРАТЫШЫ

Тайлактын өлгөн кабарын анык билгенден кийин Кокон хандыгынын бектери миндеген сарбоздору менен жасанып чыгып келип, кулаган коргонду кайрадан түзөтүп, кадасын орнотуп, кыргызды кай-

та сурай баштайт. Тайлактын күмбөзүн найзалап: «Тайлак баатыр, атыша, сайыша чыкпайсыңбы? – деп. Кокон бектери кыргызды баштагыдан да каттуу эзет.

Тайлактын өзүнүн кызын Кокондун беги олжо-го алганда келини мындай кошкон экен:

«Кара тоону кар алды,
Карчыганы сарт алды,
Кан атамдын айымын,
Кара сакал сарт алды.
Эки көкүрөктү дарт алды» – деп.

ОСМОН ДАТКА

Осмон датка Тайлак баатырдын уулу болуп, балтыр бешик убагында кытайлардын кырганынан аман калгандыгын айткан элек.

Осмон да атасы Тайлак сыйктуу мыкты болуп чыгып, Кокон хандары датка деген наам берген экен.

Осмон колунан бардык иштер келген чебер, калк сүйгөн киши болгон дешет. Осмондун Баракан деген иниси да баатыр, ар мүчөсү толук киши болгон. Осмон датка атасы Тайлактын элин башкарлып турган убакта, орустар Кыргызстанга келип каратканда, Осмон орус акимдерине да анчалык баш ийбестен серүүн түрдө турган. Бул учурда Шабдан да падышадан чен алып калган кези болот.

ОСМОН ДАТКАНЫН КЫТАЙГА КАЧЫШЫ

Осмон датка баш ийбей турган учурда саяк уруусунан Боркемик тукумунан Райымбек, Келдибек манаптар орус акимдерине Осмондун үстүнөн чагым жүргүзүштөт: – «Осмон падышага баш ийбей дайым каршылык кылат, алых-салыктарын элге бердирбей тыят» – дешет. (Маер) деген төрө баш-

тык Шабдан, Ыбраіымбек, Келдібек жана баш манптар болуш шайлоого аны менен катар Осмонду адепке чакырып баш ийдирүү учун Осмондун элине баса барышат аскер менен.

Осмон да даярданып, азаматтарын чу кылып, 500 тұтұн элин көчүүгө шайдоот кылып коёт.

Жасоолдор бейбаштық менен Осмондун элиnen союш алып, ылоого деп аттар кармап кирет. Төрөлөрү менен Шабдандар үйлөрдү тикирип, союштарды сойдуруп жатканда, тұн ичинде Барахан шайдоот жолдоштору менен баса келип, төрөлөрдү, Шабданды кармап, байлап киришет. Маер төрө Нарын дарыясының боюндагы бир чоң теректин башына чыга качып кутулуп, анын кайда кеткендигин билбей калышат. Маер төрө кутулған теректин дүмүрү азыр да Маер терек атында экен.

Барахан, Келдібек менен Баякени байлаган бойдон алып кетет. Шабдандар туш-тушка качып кутулушат. Осмон 500 тұтұндук элин, мал-жандары менен күткарып, Көк-Арт ашуусун ашырып, Паргана багытына оодарат. Эртеси Шабдан аскери менен Осмондун артынан кууп барғанда Барахан кайра токтотуп сүргөндө, Шабдан качат. Барахан Шабданды кубалап найза менен кежигеге саюуга камчы таштам әле калғанда, Барахандын күндөп-тұн-дөп чуркаган аты өксүп калат, Шабдан кутулуп кетет. Бул окуя 1868-жылы болгон.

Осмон Анжыян багытына тұшуп, кайра толғонуп Кащкарға кирет. Осмондун элиниң көп малдары Кащкар шаарының көчөсүн аралап кирип, төөлөрү боздоп, уйлары мөөрөп, жылқылары кишенеп киргенде, Кащкардың әли таңданып, «кыргыздың Осмон деген ханы орус менен урушуп, Бедөлөткө караймын деп келиптири» деп айтышат.

Бедөлөт да сарбоздорун чыгарып Осмондун элин Кащкардың түштүк жагына өткөрөт. Осмон менен Барахан Бедөлөткө саламга кирет, Бедөлөт текшерип отуруп, Бараханды орго салдырат да, Ос-

монду коё берет. Бир айдан кийин Бедөөлөт Баражанды ордон жигиттикке алат. Баражандының кызматы жакканда Бедөөлөт Баражанды миңбашы кылыш үрүмчү жакка барып кытай менен урушканда баатырлык көрсөтүп, башын жоолук менен бууп, колуна кылыш алыш кытайларга аралап кирип кыруучу экен. Осмондун эли Кашкардын түштүк жағында Бакалык деген жерди жердеп, эң аягы бир минден кой күтүп 8 жылды турат.

1876-жылы Бедөөлөт өлүп, кытайлар Кашкарды алганда, Бедөөлөттүн бектери жана анын союздашы болгон түнгөндөр Россияның карай качканда, Осмон көчүп Ак-Сайга чыгат.

Осмондун келе жаткан кабарын угуп Келдибектин уулу тосуп барып, көрүшүп кенеш берет: «Осмон аке, Сиз Ташкентке барып кагаз алыш келиніз» – деп. Осмон, Баражан әкөө эки жолдош менен Ташкенттеги генерал-губернаторго барып кагаз алыш кайта келет.

Ташкент генерал-губернатору Осмонго – «бирөө да сен дебейт, туулган жерин сүйүп кайта келди» – деп буйрук берген экен. Шабдан баштык кылган кыргыз манаптары да Осмонду сыйлайт. Осмон качканда байлан алыш кеткен Баякени бычат. Ырайымбектин башын кыймалап тилет. Келдибекти жыналачтап алыш, күндө бир убак тикен менен сабатуучу экен. Ошондой кордуктарды көргөзүп алты айдан кийин кайта берген экен. Келдибек сабоонун закмамынан 6 айдан кийин өлгөн экен. Атасын өлтүргөн Осмонду кектебестен Ыбраіым Осмонго тууган болуп кеткен экен. Осмон жерине келгендөн бир жылдан соң өз ажалынан өлгөн экен. Бедөөлөт Баражанды дайым «Баражан баатыр» – деп айтуучу экен.

Тайлактын тукуму Тогуз-Торо районунда көп түтүн болуп турат.



**ЭМГЕК
ЫРЛАРЫ**



БАШ СӨЗ

Эмгек ырлары лирикалык жанр, оозеки чыгармачылыктын эң эски түрлөрүнөн. Эмгек процессинин учурунда аткарылып, аны жеңилдетүү максатында колдонулган эл оозеки чыгармачылыгынын бир түрүнө ажыратылган ырларды эмгек ырлары дейбиз. Эмгек ырларын сырткы кишилер эмес, ага түздөн-түз катышып жаткандар аткарған. Колдо бар материалдын негизинде эмгек ырларынын: 1) аңчылык 2) мал чарбачылыгы 3) дыйканчылык 4) кол өнөрчүлүк темадагы эмгек ырлары болуп төрт топко бөлүнүп каралганы түура болот деп ойлойбуз. Ал эми «Бекбекей», «Шырылдаң» өндүү эки бөлөк жанр катары карапты жүргөн эмгек ырлары мал чарбачылыгына арналган чыгармалар. «Койчулардын конур күүсү» түуралуу да ушул ойду айттууга болот.

Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгына кайрылганда, эмгек ырларынын ичинен мал чарбачылыгына арналган ырлар арбын экенин, бир топ өнүккөнүн байкайбыз. Кыргыздар кыйла кылымдар бою көчмөн же жарым көчмөн турмушта жашап дегендей алардын көргөн-бакканы, көбүнчө, мал чарбачылыгы болгон.

Койдун пайдалуу мал экендиги жөнүндө мындаи-ча айттылган:

Ала кийиз, жууркан,
А да койдун жүнүнөн.
Түш кийиз менен түүрдүк,
Бу да койдун жүнүнөн...
Союп алып мол кылат;

Терисин жыйып тон кылат.
Көрпөсү түктүү тон болот,
Устуңө кийип алганды,
Жылуулугу мол болот.
Кышында суук тийгизбейт,
Кыш экенин билгизбейт.

Койдун ушундай пайдалуу жагы эргүү менен чагылдырылып, ошону менен катар андан жуурат, курут жана «карын толо май» алынары айтылган. Чындыгында эле көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашаган кыргыздар учун кой чарбасы зор мааниге ээ болгон. Кой майда жандык, аны багууда көп эмгек сарп кылынып, көп күч жумшалат. Кыргыздардын оозеки чыгармачылыгында кой чарбасын багып өстүрүүдө эмгекти чагылдырган эмгек ырларынын эки түрү бизге белгилүү. Бири «Бекбекей» деп аталса, экинчиси «Койчулардын коңур күүсү» бизге келип жетти.

«Бекбекей» – эзелки замандардан бери эл арасында айтылып келген, мазмунуна мал чарбачылыгындагы эмгек процессин чагылдырган кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы түрлөрүнүн бири. Чыгарма алыскы жолду канчалык басып өтсө, кылымдардын катмарында ошончолук өзгөрүүгө учурары, бир нече варианты түзүлөрү түшүнүктүү. Ушул ырдын эл арасында кеңири белгилүүлүгү көп варианта кездешкени менен аныкталат. «Бекбекей» ырнынын жыйырмага жакын варианты бар. Ушул көп варианттуулук бул ырдын байыркылыгын гана эмес, анын калайык тарабынан дамамат айтылып келгенин, эл арасына кеңири тарагандыгын билдирем. Ошону менен катар «Бекбекейдин» байыркы чыгармалардан экенин айрым деталдар көз алдыга элестеткен болот. «Бекбекейдин» бардык вариантында тең эмгек процессинин элементи – эмоция сакталып калган.

«Бекбекей» темасындағы эмгек ырларынын цикли бат эле түзүлө калган эмес. Өнүгүүнүн орто бас-

кычында эт жана сүт берүүчү малдарды колго уйрөтүп, короо-короо мал пайда болгон экен. Короо-короо кой болгондон кийин аларды багуунун жолу иштелип чыккан. Койлорду күндүз дагы түндөсү дагы кароо милдети болгон. Жаздоо учурунда, жайлогоо чыкканда жана күзгү мезгилде кой короосуз багылгандыктан, түндөсү кароогу туура келген. Түнкү кароолчулар келин-кыздар, кээде улгайган аял, эркек балдар да короо кайтара турган. «Бекбекей» мына ошол түнкү күзөтчүлөр тарабынан аткарылчу. Короо кайтаруу жумушу бир күндүк эмес, бир нече кылымды кучагына алган, өзүнчө салтка айланган. Демек, «Бекбекей» ыры да салт катары аткарылып, анда түнкү оор эмгектин процесси чагылдырылган. «Бекбекей» – короо кайтаргандар тарабынан түн мезгилиnde аткарыла турган жана кыргыз элине гана таандык эмгек ырларынын бир түрү.

«Бекбекейдин» тоонун желин коштогон созолонгон обону болуп, түндү термелтип, кулакка, жагымдуу угулуп, ойго жаткандарды ыракатка бөлөгөн. «Бекбекей» кайсы мезгилдерде көп айтылган? «Бекбекей» жаз, жай жана күз айларында айтыйса да, эл жайлодо короо кайтаруу учурунда «Бекбекейди» айтуу басымдуулук кылган. Анын ушундай мезгилде такай айтыйлып калышы шартка байланышкан болучу. Тоодо ит-куш көп экенин, томосу жок койлорго коркунуч болору алдын ала эске алынган, тажрыйба жүзүндө анын өзүн малдын ээси баштарынан откөрүшкөн. Мына ушундай шарт эл жаткан учурдан тартып, таң атканга чейин короону кайтаруу зарылдыгына алып келген. Жай мезгилиnde аба салкын, ал эми жаз менен күздө болсо, суук тарта баштап, сыртта короо кайтаруу мүмкүн эмес эле. Жай мезгилиnde боз үйгө жөлөнүп алып, «Бекбекейди» айтыйп, айрым учурда темир комуз кагып, түндү откөрүшчү. «Бекбекейдин» жайллоо учурунда такай айтыйлыши айыл ачык жерге конуп, койлордун ачык жerde

жатышына байланышкан. Мындаи ачык жердеги койлор түндөсү жайылып кетип кокустукка, кырсыкка учурашы мүмкүн эле. Короо кайтаруудагы максат койлорду карышкырдан, уурулардан аман сактоо менен бирге алардын түндөсү жайылып кетишине көз салууга багытталган. Демек, короо кайтаргандар жалаң ит-куш жана уурулар гана кооп санатпай, короодон малдын жайылып кетпеси, түгөл болушун дагы көздөгөн.

Короо кайтаргандар дайыма сыртта болууга тийши. Канча киши короо кайтарса, ошонун баары боз үйгө жөлөнүшүп отуруп, «Бекбекейди» аткарышкан. Койдун ары чединен жайылып кеткени болбосун деген ой менен кезек-кезеги менен короону тегеренип, «айт-үйт» деп, бөлүнүп калган мал болсо, аны айдал кошушкан. Ал эми катуу жамғырда, жаан-чачында боз үйдүн эшигин түрүп кооп, босогого жакын отурушуп, дагы «Бекбекейди» айтышчу. Ошентип, короо кайтаруу жумушу ары жооптуу, ары оор боло турган.

«Бекбекей» – эмгек ырларынын ичинен эң байыркы турлөрүнүн бири. Ошол себептүү «Бекбекей» деген сөздүн чыгыш этимологиясы ушул кезге чейин тақталбай келе жатат. Ушул ырдын чыгышы жана термини жөнүндө негизинен эки түрдүү көз караш, эки түрдүү пикир бар. Айрым окумуштуулар (М. Богданова) «Бекбекейди» мифтик, тотемдик түшүнүккө алып барып такайт. Экинчи тараптагы пикирди ушул саптын автору айтып келүүдө.

М.Богданова «Кыргыз адабияты» деген эмгегинде «Бекбекей» менен «Саксакайды» кишинин аты катары карап: «Бу мифтик персонаждар фессейлик мифтердин кентаврларынын образдарына жакын, бирде кыз менен жигит, бирде бээнин жана айгырдын образында көрүнөт» деп жазат. Окумуштуу ушул оюн андан ары улантып, ушул аттар кыргыз уруулары мамиле жасаган айрым уруулардын этникалык аталышыдыр деп болжолдоого бар-

ган. Биздин оюбузча, «бекбекей» менен «саксакай» деген сөздүн келип чыгышында мифтик, тотемдик же уруу аттарын атоодон пайда болгон көрүнүш байкалбайт. Окумуштуу аны менен токтоп калбай, «саксакай» дегенди кишинин ысымы катары карап, аны Геродоттун мезгилиндеги скифтик урууларынын «сактар» деп атталган тобуна жакындаشتырууга аракет кылган. М.Богданованын бул боожомолу анча ишенимдүү эмес. «Сак» же «сактар» деген уруу менен «саксакай» деген сөздүн эч кандай байланышы жок деп ойлойбуз.

Кыргыз элинин эмгек ырларынын ичинен «Бекбекей» эң байыркы ырлардын түрүнө жатары жогору жакта эске салынган. Анын байыркылыгын ырда кыйкырыктын элементи сакталып калганынан көрүнөт. Эгер «бекбекей» деген сөздүн маанисин талдоого алсак, анын өзү мифтик же тотемдик түшүнүктүн, же айрым уруулардын аттарынын негизинде келип чыкпастан, айрым сөздөрдөн пайда болгонун байкайбыз. «Бекбекей» алгачкы башталышында «бек», «бек, эй» деген уч сөздөн турган болуу керек, анткени ырдын мааниси ушул ойду ырастап турат. Короо кайтаргандарга «бек болгула, бек кайтаргыла, сак болгула, сак кайтаргыла» деген алдын ала эскертилген учурлар болгон. Мына ушул сөздөр короону этияяттык менен кайтаруу жөнүндөгү маанини түшүндүргөн. Демек, короо кайтаруудагы ушул ыр «бек, бек, эй» деген уч сөздүн кошуулуп айтылышинан чыгып, акыры «бекбекей» деген эмгек ырларынын терминин белгилеп калган. «Саксакай» деген сөздүн этимологиясы, «бекбекей» менен байланыштуу. Мында «сак, сак, эй» деген уч сөз биритирилип айтылып, акыры «саксакай» деген сөз келип чыккан. Алдынадагы «сак-сак» деген сөздөргө каратай «эй» өзгөрүп, «ай» болуп кеткен. Мында кубулуштар ар бир элдин тилинде боло берет. Бирок «саксакай» деген сөздүн алгачкы түшүнүгү барабара маанисин жоготкону сезилет. Ал «бекбекей» ырынын айрым ыр жолдорунан көрүнөт. Кайсы бир

варианттында «саксакай кууп адашты» деген ыр жолу бар.

Бекбекей качты бел ашып,
Белине бейкасам жоолук жарашип.
Саксакай качты, сай ашып,
Санына сарала жоолук жарашип.
Бекбекей качып, бел ашты,
Артынан саксакай кууп адашты.

Башка вариантынан төмөнкүдөй ырды кездештиреңиз:

Саксакай качты, сай ашты,
Санына саймалуу жоолук жарашты.
Саксакайды мен айтсам,
Сактар бекен кудайым?

Биринде бекбекей качса, саксакай анын артынан кууп адашкан болот, экинчи варианта саксакайдын качканын кездештирип жатабыз. Жогоrudагы мисалдардан ырлардын түрүктүү формуласы вариантардын негизинен сакталганы, айрым аткаруучулар тарабынан кайталанганы көрүнүп турат. Бул мисалдарда аллитерация, ассонанс, параллелизм толук сакталган. Ошондой болсо да биринде бекбекей качса, саксакай да качат, бирок башка сабында бир саксакай айтылып, анын кууп адашканын кабар берилет. «Бекбекейдин» белине бейкасам жоолук, «Саксакайдын» санына сарала (саймалуу) жоолук жарашкины баяндалат. Айтор, сөз эмне жөнүндө болуп жатканы түшүнүксүз. Ошол себептүү айрым окумуштуулар башкача ой жүгүртүп, «бекбекей», менен «саксакайды» бирде мифтик-тотемдик түшүнүктөн чыккан ишенимге айландырып, бирде уруулардын аттарына ыйгарып, бирде кентаврлардын образында карап жатат.

«Бекбекей» ырында айтылып жаткан «бекбекей» жана «саксакай» деген сөздөрдүн ар бирин эки аспектиде караган жөн деп ойлоймун. Биринчиден, «бек-бек» деген сөздөр менен жардамчы сөз «эй» ко-

шулуп айтылып, мурдагы кыйкырыкты, эскертууну туюндуурган маанисин жоготуп койсо да, анын жаңырыгы угулуп жатат. Бирок ал жаңырык кандаидыр образды элестеткен болот. Ошол себептүү «бекбекейди» айтЫп жаткандарга да, угуучуларга да анын мааниси түшүнүксүз. Экинчиден, айрым учурда «бек-бекейди» аткаруучулар башкаларга билдирилбей турган жашырын сырды табышмактуу сөздөр менен айттууну көздөшкөн. Короо кайтарган келин-кыздардын сүйгөн жигиттери болгон. Аларга табышмактуу жашырын сырны билдириш учун каймана маанидеги сөздөрдү колдонушкан. «Бекбекейдин» бир вариантында: «Ала байтал тактекей, айкалышкан бекбекей» деген ыр бар. Мына ушул мисалда «тактеке» деген сөз «эй» деген кыйкырыкты туюндуурган жардамчы сөз аркылуу «тактекей» болуп өзгөрүп кеткен. Ошондой болсо да «э-эй» деген кыйкырыкты эске салып турат. Жогоруда айтылган ойду далилдеш учун «бекбекейдин» башка вариантына кайрылып көрөлү. Ыр мындай:

Ала байтал бекбекей,
Айкалышкан саксакай.
Кула байтал бекбекей,
Кююлушкан саксакай.
Бекбекей качты, бел ашты,
Саксакай кууп адашты.
Кара тоону этектеп,
Мен коноюн бекбекей э-ээй,
Кара макмал тонуңа э-эй,
Жең болоюн бекбекей...
Мине турган атыңа эй,
Жал болоюн бекбекей эй.
Иче турган ашыңа эй,
Бал болоюн бекбекей эй!

«Бекбекейди» аткаруучу канчалык сырны ичине катып, сүйгөн жигити жөнүндө канчалык табышмактап айтпасын, анын ою ырдын мазмуну

нан ачылып калды. Ушул ырдын өзү башка вариантында калыбындай кайталанат. Буларда көпчүлүк сөздөр каймана түрүндө тергөө менен айтылган. Эмне үчүн «ала байтал» деген сөз колдонулган? Эмне үчүн саксакай айкалышып жатат? Эгер ушул «ала байтал» менен айкалышкан деген сөздү примитивдүү ой жүгүрттүү менен карасак, ала байтал минген бекбекей жигит экени, айкалышкан саксакай келин экени, экөөнүн «айкалышканы» сезилет. Бирок булардагы «бекбекей» менен «саксакай» дале каттуу үндү туюндуурган болот.

Жогорудагы мисалдан жаштардын сүйүү сезими ачык көрүнөт. Сүйүү ырларында жер-суунун аттары, же минип жүргөн атынын түсү жана башка, сыпаттоолор камтылышы шарт. «Бекбекейди» аткаруучу кимдиндир мине турган атына жал болгусу, кимдиндир иче турган ашына бал болгусу келип, өз оюн ачыкка чыгарат.

Короо кайтарган киши «бекбекейди» айтЫп жатып, кандайдыр белгисиз бирөөгө кайрылып, «жаккан отунун арчабы» деп, ага суроо коет. Арча менен барча деген сөздөр уйкаштыкка карай алынганы түшүнүктүү, бирок мында короо кайтарган кишинин сүйгөнүнө карата билдирген «тымызын» мамилеси чагылдырылган.

«Бекбекей» ырынын бир нече вариантында «саксакай качты, сай качты» делип айтывып, экинчи жеринде «саксакай кууп адашты» деген ыр жолдору кездешет. Мында карама-карши ой айтывлаганы, логика жагынан бири-бири менен байланышпаганы көрүнп турат. Ошол себептүү ушул ыр жолдорунун мааниси бүдөмүк болуп, «эмне үчүн ушундай деген суроону пайды кылат. Мунун дагы өзүнчө жашыруун сырый бар. «Саксакай» деген кыйкырыкты түшүндүргөн үн сакталып калса да, ал биригип айтывлуу менен мурдагы түрүн өзгөртүп, башка маанини берип калган «Бекбекей» айттуучунун түшүнүгүндө: качкан саксакай карышкыр, же жигит

экени, аны кууп адашкан саксакай – ит экени кылдат талдоо жүргүзгөн кишиге байкалат. Демек, саксакайдын качканы жана саксакайдын кууп адашканы жөнүндө ырда карама-каршы айтылган ой жок, дале болсо каттуу чыгарылган ун менен тергеп айттуу негизинде келип чыккан түшүнүксүз жагдай бар.

«Бекбекей» эмгек ырларынын эң байыркы түрү болгондуктан, ошол кездеги «бек, бек, эй» жана «сак, сак, эй» (кээде «ай» түрүндө, мисалы: «ай караңғы, түн бүркөк ай», «иче турган ашиңа ай» делип айтыла берет) деген каттуу ун менен чыгарылган эмоциянын элементи сакталып калган. Ошо «бек, бек, эй» деген уч сөз ырга айланганда биригип кетип, анын натыйжасында биз сөз кылып жаткан «бекбекей» термини пайда болгон. Корутундулап айтканда, айрым окумуштуулар жазгандай мифтик образ катары талдабай, «Бекбекейди» эмгек процессинин негизинде келип чыккан эмгек ырынын бир түрү катары карообуз керек.

Эгер «бекбекей» бир заманда尔да «бек, бек, сак, ак» деген сөздөрөгө «эй, ай» деген жардамчы сөздөр кошулуп айтылып, эмгек процессинде кайрылуу түрүндө айтылган каттуу унду билдирсе, бара-бара ал өркүндөт, өзүнчө эмгек ырынын чыгышына алып келген. Кой чарбасынын кыргыз элинин арасында өнүккөнүнө байланыштуу «Бекбекей» ыры түндөсү көп кайталанып ай-тылгандыктан, ушул түр калкка өтө кецири белгилүү болгону бизге келип жеткен, бизге дайын жыйырмага жакын вариантынан айгине көрүнөт.

«Бекбекей» эмгек ырларынын байыркы түрү болгондуктан, кыйла мезгилдин аралыгында көп ондоолор киргизилгени талашсыз. «Кыз-келин короо кайтарган илгертен калган салт экен» деген ырдын өзү мунун кийин кошулганын айгинелеп турат. «Бекбекейге» сүйүү темасында ырлар кирип кеткенин жогору жакта эске салганбыз. Ушул түрдүн айрым вариантында: «Бекбекейди мен айт-

сам, көрөр бекен кудайым?» «Саксакайды мен айт-сам, сактар бекен кудайым?» деген ыр саптары кездешет. Булар динге байланыштуу кийин киргени талашсыз. Ошентип, «бекбекей» ыры дайыма өзгөрүүгө учурал, айрым ыр жолдору менен толук-талып турган.

Кой чарбасына байланыштуу айтылган эмгек ырларынын бир түрү «койчулардын коңур күүсү». Бул ырдын мазмуну койчунун оор турмушун чагылдырганы маалым. Мында койчунун катуу кыйналганы, азапты аябай тартканы, кийимсиз жүргөнү, ачка болгону байдын катаалдыгы ирети менен баяндальп өтөт. Ырды айтып жаткан лирикалык каарман – койчу өзүнүн оор абалын лирикалык сезимде түшүндүрүп, ошону менен турмушка жана катаал байга нааразылыкты билдириген болот. Койчунун турмушу кайгылуу сүрөттөлгөндүктөн, бул ыр маани жагынан арман ырларына ундош. «Койчулардын коңур күүсү» таптуу коомдо түзүлгөндүктөн, эзүүчүнүн жасаган катаал аракети, койчунун тарткан азабы чагылдырылган. Бул ырдын идеясы төңсиздикке карши багытталған. Ошол себептүү койчунун кейиштүү тағдыры чыгарманын мазмунун түзгөн. Устөмдүк жүргүзгөн тап бийликтин башында тургандыктан, максатына жана каалаган оюна жете албай, койчу арман мотивин да колдонушу мүмкүн.

Койчу болуп жашыман,
Көп азап өттү башыман.
Жараланды эки бут,
Шагылдын миздүү ташынан.

Бул ырда койчунун оор эмгеги, катуу кыйналганы ачык баяндальган. Мында ошону менен катар турмушка карата нааразылыгын билдириүү бар. Анын өзү арман өңдүү сезилип отурат. Бирок бул ырда койчунун эмгеги негизги мотив катары каралуу керек.

«Койчулардын конур күүсү» мундуу келет. Ошон учун айрым жазып алуучулар кайсы бир ырды «Койчунун арманы» деп дагы атап жиберишикен. Ушул темадагы ырдын бир вариантында койчу өзүнүн турмушу жөнүндө мындай баяндайт:

Койчу болдум башынан,
Кордукту тартым жашымдан.
Кошомат кылып кой бактым,
Курсагымдын ачынан.
Чокоюм буттан суурулуп,
Чор болду таман түүрулуп.
Чой-чойлоп жүрүп өлөмбү,
Чокудан бир күн буулугуп.

Мында койчунун оор абалы абдан айкын сыпамталгандар. Чындыгында эле өткөн замандарда койчулардын турмушу кыйын болгон. Бул ырда ошондоғу чындык чагылдырылып жатат. Ушул эле ырдын бир жеринде койчу мындай дейт:

Кан жуткан ушул заманда,
Кайран жаным кор болду.
Жапайы өскөн эликтей,
Жар боорунда жүрөмүн.
Кутулбай байдын коюнан,
Куюгуп жаман жүдөдүм.
Кемитип малдан башымды,
Манап, бай малдай сатышты.
Жарыкка чыгар күн барбы,
Азат кылып бул башты?!

Бул ырлардан койчунун турмушу дагы кеңири ачылып көрсөтүлгөн. Койчунун адам чыдагыс күнгө түш болуп, андан кантеп күтулүүну эңсеп күтүп жүргөнү сүрөттөлгөн. Мында дагы маанилүү жагдай – бул ырдын чыккан доорунун ачык чагылдырылышы. Койчу «Кан жуткан ушул заманда кайран балам кор болду» деп, ал өзү жашап жаткан доорду айыптайт. Ошондой эле бай-манап анын «башын малдан кемитип сатканы» жөнүндө өтө кейиген түрдө кабарлайт.

«Койчулардын коңур күүсүнүн» кайсы вариантын албайлы, аларда төңсиздик, адилетсиздик ачык айтыллып, ошол акыйкатсыз заманга, эзүүчү таптын өкулдөрүнө нааразылык билдирилбей калбайт. Мунун өзү бул ырдын таптуу коомдо чыккандыгын туюндурат.

Кыргыз эли көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашап келүү менен катар мал чарбачылыгында кой менен жылкыны көп асыраганы тарыхта белгилүү. Жылкы чарбасына айрыкча көңүл бургандыктан, ага карата ар турдүү сөздөр чыгарылган. «Жылкы деген жаныбар, шамалдан буткөн жайы бар» деген ырдын өзү эле жылкыга жогорку баа берип аздектелгендигин айгинелеп турат. Жылкысыз көчмөн эл турмушун элестетүү мүмкүн эмес. Жылкы негизги унаа, анын күчүнөн башка дагы эт, сүт, тери берген. Кыргыздын турмушунда жылкынын ушул жагы эң жогору бааланган. Бирок жылкыны багуу абдан кыйын болгон. Жылдын бардык мезгилинде жылкынын артынан дайыма кайтаруучу коюлуп эмгек көп сарп кылына турган. Жылкыга абдан мыкты жылкычылар дайындалган. Аныз жылкыга жоо тийүү, же топтошкон уурулардын кол салышы өндүү коркунучу көпчүлүк учурда болуп турруучу. Жылкычылар жөнөкөй ат минчү эмес. Алар күлүк аттарды тандап минип, түндөсү уйкусу келсе, аттын чылбырын белине байлан жаткан. Андай ат менен кууса жетип, качса күтүлүп кетүүчү. Жылкы багуу откөн замандарда өзүнчө салтка айланган эле.

Жылкычылардын эмгеги өтө оор, ары коркунучтуу болгону откөн замандардагы тарыхый шарттар, ошол кездеги кырдаалга байланышкан эле. Жылкылар дайыма айылдын тегерегинде багылбай, кыш айларында алыска, оттуу жерлерге жөнөтүлчү. Анын өзү «оторлоо» же «оторлоттуу» деп аталган. Андай учурда жылкычылар алаачык же жаман боз үйлөрдө жашашчу. Айылдан алыс болгондуктан, жылкычылар кыйын турмушту баштан откөрү-

шүп, оор эмгекти өтөөдө аябай кыйналышкан. Тоголок Молдонун «Чын таз» деген жомогунда оторго барган жылкычылардын турмушу чагылдырылганы белгилүү. Чын таз Аз-Жаныбек хандын жылкысын багып, алыссы оторго барат. Ошол учур мындаicha сүрөттөлгөн:

Оторго чыгып келишип,
Жылкыны санап көрүшүп,
Он миң жылкы баарысы,
Он кош кылышп бөлүшүп.

Хандын жылкысы абдан көп экени «он миң» деген сөздөн көрүнүп турат. Чындыгында, оторго аз сандагы жылкы чыгарылган эмес. Жылкылуу байлар жылкысын семиз, аман сакташ учун кыштоодон алыссы оттуу жерлерге оторго чыгара турган. Жылкысы аз киши малын оторго жибербеси түшүнүктүү. Көп жылкылуулар гана оторлоттуу түйшүгүн тартуучу. Ушул өндүү оор эмгекке байланыштуу эмгек ырларынын бир түрү «Шырылдаң» ыры келип чыккан.

«Шырылдаң» – эмгек ырларынын эң байыркы түргүнүн бири. Ошону менен катар бул кыргыз элинин арасына кеңири тараплан ырлардан болуп эсептелет. Бул ыр мал киндиктүү, жылкы жандуу кыргыз элине гана таандык ырлардан десек жаңылыспайбыз, анткени башка элдерден ушул түрдөгү ырларды кездештире элекпиз. «Шырылдаңдын» – кыргыз элине кеңири белгилүүлүгү анын көп варианттарда кездешкени менен мунөзделөт.

«Шырылдаң» ыры оор эмгектин процессин чагылдыруу негизинде келип чыкканы талашсыз. Бирок бул ырдын кайсы доордо айттылганы, «шырылдаң» деген терминдин кандайча пайда болгону ушул күнгө чейин тактала элек. Ал түгүл, «шырылдаң» ырынын кайсы мезгилдерде айттылганы жөнүндө ар түрдүү пикирлер жазылып жүрөт.

Эгер «бекбекей» короо кайтаргандардын, «койчулардын конур күүсү» кой артынан жүргөндөрдүн

кыргыз элине таандык гана ыры болсо, «шырылдаң» жалаң гана жылкычылардын ыры. Демек, мына ушул үч эмгек ырынан эле кыргыздардын кой чарбасы менен жылкы чарбасына айрыкча көңүл бурганы айкын болуп турат. Жылкы – колду карабай турган, катуу кыштарда короо-сарайларды билбей, жайыттарда өзүнө тамак таап жеген мал. Ошол себептүү конур күздөн тартып жылкыны айылдан алыс жайып, кыш мезгилинде оттуу жерлерди оторлото турган. Оторлогон жылкылар бир жайытта анча узак болчу эмес. Жайыттын оту түгөнө баштаганда дагы башка оттуу жерге которулушчу. Демек, он-он беш күндө башка жайытка көчүүгө туура келген. Ошондуктан, «алачыктарын кайда тигишие, ошого жакын айылдарга барып, тунучундө үй-үйлөргө «шырылдаң» айтышып, элден азык жыйнап алышар эле». «Шырылдаң» айттуу, ошентип, азык-түлүүк жана башка буюмдарды элден жыйнап алууну көздөгөн получу.

«Шырылдаңын» айтышыны жөнүндөгү маселеге келгенде, бул боюнча бир жактуу пикир жок экенин байкайбыз. «Шырылдаң» жөнүндө алгач пикир айткандар: «Шырылдаң жыл бою, артыкча жылкычылар азык-түлүккө муктаж болгон кезде, кышында ырдалуучу» деп жазышат. Ушул саптын автору «Шырылдаң» күзүндө; бышыкчылык убакта айтЫлган, кээде кышта да айтЫлган» деп алгачкы байкоосун айткан. Мына ушул пикир кыргыз фольклорун жыйнап журғөн окумуштуу Ж.Мукамбаев тарабынан кийин аныкталганын анын информатордун сөзү аркылуу берген маалыматынан даана көрөбүз. Ал информатордун сөзүн төмөнкүдөй өз калыбынча толук жазгап: «Алсак, «шырылдаң» деген ыр конур күздө, айдын он беши болуп, толуп турган учурда жылкычылар тара拜нан топ адам болуп ырдалып, «ана султан шырылдаң ээ, мына султан шырылдаң ээй, шырылдаң чы шыр экен ээй, жылкычынын ыры экен ээй» деп, бир куплет 3-4 жерде улам кайталанып, узун са-

бак ыр түрүндө жолугат. Ушул маалымат «шырылдаңдын» айрым ыр жолдору менен тушма-туш келгенин төмөнкү мисалдан байкоого болот. «Шырылдаңдын» бир вариантында мындаи ыр бар:

Конок тоого бүткөндө,
Кошо чыккан шырылдаң.
Таруу ташка бүткөндө,
Талаша чыккан шырылдаң.
Жылкычы менен коюндаш,
Жанаша чыккан шырылдаң.
Шырылдаң биздин шыйкыбыз,
Түндө келет уйкубуз,
Аман болсо жылкыбыз,
Эртең канат уйкубуз.
Шырылдаң айтып жүргөндө,
Конок менен тарууну,
Жеп кетпесин жылкыбыз.
Шып шырылдаң шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.
Карылардын наркы экен,
Жигиттердин айты экен.

Бул мисалга келтирилген ырлар айрым күмөн ойлорду тактоого, ошондой «шырылдаңды» айттуу мезгилин аныктоого мүмкүндүк берет. Биринчиден, бул ырдын мазмунунан «шырылдаң» жылкычынын ыры экенин түшүнүп турабыз. Экинчиден, ырдагы «конок тоого бүткөндө кошо, таруу ташка бүткөндө талаша чыккан шырылдаң» деген сипаттоолор «шырылдаңдын» өзүнүн чыгуу жагынан байыркы эмгек ырларынын түрү экендигин билдирем. учунчүдөн, «түндө келет уйкубуз» дегени ырдын түн ичинде айтылганын эске салат. Төртүнчүдөн, «шырылдаң айтып жүргөндө, конок менен тарууну жеп кетпесин жылкыбыз» деген ыр саптары «шырылдаңдын» коңур күздө айтылганын аныктайт. Албетте, «шырылдаң» алгач кандай айтылса, ал ошо калыбында калган эмес, дайыма өзгөрүүгө учурал турган. Анын өзү шартка жараша, аны айттуучу-

лардын жөндөмдүүлүгүнө, жөндөмсүздүгүнө байланыштуу болгон. Ошол себептүү «шырылдаң» ырынын көлөмү да ар түрдүү. «Шырылдаң» ырына кошумчалар кирип кеткенин жогорку мисалдагы «айт» деген сөз ырастап турат. «Айт» деген түшүнүк ислам дини аркылуу орозо менен кошо киргени талашсыз. Ошондой болсо да, «айт» деген сөз «жигиттердин айты экен» делип, бирөөлөр тарабынан «шырылдаң» ырына кирип кеткен. Ал эми «шырылдаңды» жигиттер топтошуп алып айтканы Ж.Мукамбаевдин материалынан ачык болуп турат.

Кыргыздын көптүү көргөн, көптүү угуп билген уламачыл карыяларынын айткандарына караганда, «шырылдаң» Камбар атасын ыры болгон имиш. Бул сыйктуу имиш сөздөр бекер жеринен чыкпаган болуу керек. Эски түшүнүк буюнча Камбар ата – жылкынын ээси. Жылкылуу кишилер жана жылкычылар Камбар атага сыйыныштай койгон эмес. Ал кездеги түшүнүк ошондой болучу. Балким, Камбар ата жылкыны биринчи күткөн киши болуп, оор эмгектин процессинде «шырылдаңды» ырдап, ошондон кийин эмгек ырынын ушул түрү келип чыккандыр? Бирок бул жөнөкөй гана божомол, улама сөздүн өзү, эл арасында айтылып келген имиш «шырылдаң» ырынын байыркы ырлардан экенин белгилейт. Ошондой түшүнүккө ишенип, ким өз башына жылкы күтүүнү үмүт кылса, «шырылдаң» айткандарды өтө урматтап, колунан келгенин аябай берип, аябай сыйлачу экен.

Эгер «бекбекей» термини «бек-бек эй» деген уч сөздүн биригип айтылышинан келип чыкса, «шырылдаңдын» кандаича аталганы жөнүндө ушул күнгө чейин аныктала элек. Кантсе да, ушул сөздүн этимологиясына байкоо жургүзүү менен айрым божомол ойду айттууга болот. Муну төмөнкүдөй эки себепке байланыштыра кароого туура келет. Биринчи себеби жылкычылардын оор турмушуна байланыштуулук: жылкычылар оокат жоктуктан,

өздөрүнө тамак кылыш учун кысыр калган бээлерди саап, андан кымыз жасашкан. Кеч күздө кымызы мүздап, шыргалаңга айланган учурлар да болгон. Мына ушул турмуш чындыгын ыр менен баянданган учурда «шыргалаң» деген сөз өзгөрүлүп айтылып, «шырылдаң» делип кетиши мүмкүн. Ушул ойдун чындыкка жакын экендиги «шырылдаң» ырынын конур күздө, суу шыргалаң боло баштаган мезгилде айтылгандыгы менен далилдүү. Жылкычлар кымызды кышында жасашкан. Мындай сүүк учур кышында жасаган кымызды шыргалаңга айландырары талашсыз. Бирок бул ой азырынча божомол экенин эскертип койгонубуз жөн.

Экинчи божомол ой «шып шырылдаң шыр экен ээй» деген ыр жолуна байланыштуу. Ушул ыр жолундагы сөздөрдүн баары түшүнүксүз. Эмне учун ушундай? «Шырылдаң» деген сөз – ырдын аты, бирок кандайча атамалганы белгисиз. Калган «шып» менен «шыр» деген сөз анча ачык түшүнүк бербейт. Биздин оюбузча, ушул сөздөрдүн бөлүгү сакталып, калган бөлүгү ырдоо учурунда түшүп калгандай баамдалат. «Шып» кандайдыр түуранды сөздү элестеткен болот, бирок мааниси түшүнүксүз. Ал эми «шыр» деген сөз «шыдыр» деген сөздөн кыскартылып айтылган түрү өндүү көрүнөт. Мына ушундан улам бир кездердеги «шыдыр ылдам» деген сөз ыр менен айтылганда, «шырылдаң» болуп кетпесин деген ой түүлат. Ушундай болушу да ыктымал, анткени төкмөлүк менен айтылган ырда өзгөрүү кубулушу боло берет.

«Шырылдаң» ырынын мазмунунда жылкычылардын оор эмгегин чагылдыруу менен катар алардын турмушка карата көз караштары, бирөөлөрдөн азык-түлүк же буюм алууга жасаган аракеттер камтылган. Анын өзү өткөн замандардагы оор турмушка, кыйын шарттарга байланышкан получу. Мына ушундай мазмунуна карай «шырылдаң» жалпы жонунан жарамазанга жана мактоо ырларына оқшоп да кетет.

«Шырылдаңдын» бир вариантында төмөнкүдөй ыр бар:

Адыр-адыр жерлерден,
Айгыр минип мен келдим.
Айгыр оозун тарта албай,
Ушул ойго туш келдим.
Будур-будур жерлерден,
Бука минип биз келдик.
Бука оозун тарта албай,
Бул үйгө биз туш келдик.

«Жарамазан» ырынын бир вариантында ушул эле ыр кичине өзгөргөн түрүндө төмөнкүдөй ыр менен берилген:

Адыр-адыр тоолордон,
Айгыр минип биз келдик.
Айгыр оозун тарта албай,
Бай үйүнө туш келдик.

Ушундан кийин «марттық қылыш буюм берер бекен» деген үмүт менен «байды» мактоого ала баштайт. үйдүн ээси бай экени белгисиз, бирок «бай» деп көтөрө салып мактоо керек болучу.

«Жарамазан» ислам дининин таасири аркасында кыргыздарга таралганы түшүнүктүү. «Жарамазандын» салты боюнча орозо жана аны туткан адам даңазаланып ырдалууга тийши эле. Бирок эл арасынан жазылып алынган материалга караганда, «жарамазан» ыры диндик мотивден четкө чыгып, кыргыздын мактоо ырларына оттуп кеткенин байкайбыз. «Жарамазандын» бир вариантында төмөнкүдөй ыр кездешет:

Жарамазан жаркоолдор,
Шырылдаңды шылтоолор,
Ат берүүчү айтылуу,
Балаңды издең келебиз.

Биринчиден, «жарамазан эмес эле», бул – мактоо ыры. Экинчиден, «шырылдаңды шылтоо қыл-

ганина» караганда, бул «шырылдаң» айтылчу мезгилге туш келгенин билдирем.

«Шырылдаң» менен «жарамазан» жана мактоо ырларынын оқшоштугу – бул уч түр төң башка бирөөлөрдөн буюм, мал өндүрүп алууга багытталғандығы. Бирок жалпы жонунан ошондой оқшоштугунда карабай, булар өзүнчө уч башка түр экендиги түшүнүктүү. «Жарамазандын» түпкү теги кыш кетип жаз келген кездеги «өлүп кайра тирилген» жыл мезгилиниң байыркы майрамынан уланган, кийин ислам дини пайдаланып орозо кармаган айда гана түн ичинде айтыла турган диндик мотивдеги ыр. Анын «шырылдаң» ыры менен эч кандай байланышы жок. Мактоо ырлары жамакчы, төкмө акындар тарабынан айтылган ыр, мунун да «шырылдаң» менен кооштугу жок. Булардын «шырылдаңга» оқшош болуп жатышы ушул түрлөрдүн азык-түлүк, жылкычыга талаа шартында кажет кийим-кече, керектүү башка заттарды өндүрүп алууга багытталғандығы менен мунөздөлөт. «Шырылдаң» өзүнүн мазмуну боюнча эмгек ырларынын бир түрү, болгондо да, байыркы түрү. Ал эмгек процессин мазмунуна камтыганы аркылуу, башка түрлөрдөн айырмаланып турат.

«Шырылдаңдын» ыр түзүлүшү кыргыздын классикалык ырларынын салтында жети-сегиз муундан турат. Көпчүлүк ырларынын аягына «эй» деген жардамчы сөздөр кошулуп айтылат. «Шырылдаң» ыры айта турган ойго байланыштуу түрдүү уйкаштарда кездешиши мүмкүн. Бир көбүнчө эгиз жана аксак уйкаш түрүндө айтылганын байкоого болот. «Бекбекейдин» обону жайлых менен көтөрүлүп, улам жогорулаган түрдө созулукку чыкса, «шырылдаңдын» обону башка мүнөззө ээ. Мунун ырынан аттын басыгындағы ылдам жүрүш элестелет, мындаича айтканда, ылдамдык темп менен айтылат. Бир сабынын аягындағы «эй» деген эмоцияны билдириген жардамчы сөз аттын басыгына жараша ырга күү берип, аны аткарууну жеңил-

дөтөм жана ырды уккулуктуу кылып чыгарат. Логикалык басым ыр жолунун эң акыркы миүнүнүн түшүп, ошол жер көтөрүчкү үн менен бийигирээк угулуп турат.

«Шырылдаң» түрдүүчө башталган. Анын өзү айттуучунун «шырылдаңды» канчалык билгенине байланыштуу болгон. Кайсы айттуучулар «сааса иет бээлер, салам айттык, акелер» деп баштаса, кайсы бири: «Ала даакы шырылдаң, кулак даакы шырылдаң» деген ыр менен, айрымдары «Шып шырылдаң шыр экен эй, жылкычынын ыры экен эй» деп баштап, ошону менен ыр улантылган. Кайсы бир айттуучу «Конок тоого чыкканда кошо чыккан шырылдаң, таруу ташка бүткөндө талаша чыккан шырылдаң, жылкычы менен коюндаш жанаша чыккан шырылдаң» деп баштап, «шырылдаңды» айта берет. «Шырылдаңдын» бир варианты «ала даакы шырылдаң» менен башталып, ал жылкычынын ыры экенин эске салып, анан мындан ыр менен улантылган:

Сайга бүткөн сары тал,
Быргай эмей эмне?
Сан жигиттер жыйылып,
Шырылдаңды айтышса,
Жыргал эмей эмне?
Кумга бүткөн куба тал,
Быргай эмей эмне?
Көп жигиттер жыйылып,
Шырылдаңды айтышса,
Жыргал эмей эмне?

Бул мисалдан «шырылдаңды» көп жигиттер жыйылып айтышканы айкын болуп турат. Бырын маанисine караганда, «шырылдаңды» айттуучулар ыракатка баткандаи көңүлдөрүн эргиткенсийт. Ушул ырды айткандан кийин «Ак боз аттын үстүнө ак шайы тердик жарашар» деп баштап, анан ат турмандарын, аны минген кишини сыпаттап баяндоого өтүп, «жарашар» де-

ген сөз ырдын аягына чейин дәэрлик кайталана берет. Демек, бул ыр көп кубулушту санап баяндаганына, көп теманы камтыганына караганда санат ырына окшоп кетет. Анын өзү ойдун төкмөлөнүп айтылганына байланыштуу келип чыккан. Ушундай сыпаттоодон кийин гана ырдын аягында үйдүн эссиңе, анын үй-бүлөсүнө төмөнкүдөй сөз менен кайрылат:

*Топ-топ тору тай,
Томук жүнүң канакей?
Торко тондуу жеңетай,
Шакек, жоолук канекей?*

«Шырылдаңдын» кайсы вариантына кайрылбайлы, баарында тең аллитерация, параллелизм жыш кездешкенин көрөбүз. Андай сапат жогорку мисалдан ачык көрүнүп турат.

Үйдүн ичиндегилер «шырылдаңдын» ырынын мазмунуна карай мамиле жасашкан. «Шырылдаңды» айткандын жөндөмдүлүгүнө көздөрү жетсе, аны укуулары келип, ырды узарта түшүшүн күтүшкөн жана белекти да ошого карай беришкен. Мына ошондон кийин гана «шырылдаңдын» батасы айтылган.

«Шырылдаңдын» батасы жалпы алкышка мазмундаш. Бирок «шырылдаңдын» алкышы алтыжети муундан түзүлүп, эгиз уйкаштуу ырлардан турат. Мисалы:

*Бата башы дың-дың,
Малды берсин мин-мин.
Жылкы берсөң, ала бер,
От жакалай бала бер.
Жүйтөрүнө түйө бер,
Жүктөп алып жүрө бер.
Саарына бие бер,
Сааган сайын ие бер.*

Кээде жалпы алкышка мунөздүү он бир-он эки муундуу куюлушкан формула менен айтылышы

мүмкүн. Ошентип, «шырылдаң» ырынын мазмунунда жылкычылардын оор эмгеги чагылдырылуу менен бирге алардын өздөрүнө керектүү азык-түлүк, кийим-кечектерди ыры аркылуу таап алуу аракеттери камтылган болучу. Андай аракеттер «шырылдаң» ырынын бардык вариантарынан айкын көрүнөт.

«Шырылдаң» эмгек ырларынын байыркы турлөрүнүн бири катары бизге белгисиз эзелки замандардан бери карай айттылып, кыргыз элинин калың катмарына кеңири тарап, кийинки мезгилге чейин жашап келсе да, Улдуу Октябрь революциясынан кийинки болуп өткөн социалдык өзгөрүүлөргө карай, ошондой эле эмгектеги жаңы мамилелерге байланыштуу бул түр аткарылуудан калды, жашоосун токтотту. Ошондой болсо да, «шырылдаң» ыры кыргыз элинин эмгек ырларынын бир түрү, байыркы эстелиги жана поэтикалык жандуйнө мурасы катары өзүнүн маанисин жоготпойт.

Кыргыз элинин эмгек ырларынын ичинен дыйканчылыкка арналган ырлардын турлөрү көп экенин, вариантарынын арбын экенин калк арасынан жазылып алынган, ушул күндө бизге белгилүү материалдардан көрүнөт. Бул түрдөгү эмгек ырларында эгин сепкенден тартып, аны сугаруу, оруу жана темин басуу жөнүндө баяндаган ар түрдүү темадагы чыгармалар бар. Мына ушунун өзү ар бир ыр эмгек процессин камтууга багытталганын көрсөтөт. Кыргыздын дыйканчылыкка арналган эмгек ырларынын тематикасын эске алуу менен аны байыркы гректердин дыйканчылык жөнүндөгү эмгек ырлары менен кыскача салыштырууга түүра келет.

Байыркы гректер көркөм ырлар менен катар элдик обондорду да билишкен. Ал ырлардын аттары эгин бастыруу – темин басуу жана башкалар жөнүндө болгон. Ал ырлардын тематикасы кыргыздын дыйканчылыкка арналган ырларынын тематикасына окошоо экендигин К.Бюхердин төмөнкү

дөй маалыматынан биле алабыз. Ал минтип жазат: «Эгин оргондордун, арпанын данын майдала-гандардын, данды жаргылчакка тарткандардын, жузумдүн маңызын сыйкандардын, жүн жипти ийригендердин, мал күзөткөндөрдүн талаа жумушта-рында күнүмдүккө жалданып иштегендердин ушундай өзгөчө белгилүү ырлары болгон». Кыргыз элинин дыйканчылык ырларында ушундай эле темадагы: «Эгин эгүү», «Сугаруу жана эгиндин өсүп бышиши», «Эгин оруу», «Эгин бастыруу», «Буудайды бастыруу», «Жаргылчак» жана нан бышируу жөнүндөгү ырлар кездешет. Ушул ырлардын ичинен «оп, майда» ыры эл арасына көнцири таралып, көп варианты иштелип чыккан.

Археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде тарыхчы-этнографтар Ысык-Көл кылаасы жөнүндө материалдарды топтошкон. Алардын археологиялык казуулардын жүрушү учурунда тапкан материалдары боюнча Ысык-Көлдүн жәэктеринде биздин доорго чейин эле элдин отурукташуусу болгондугун, кыштак менен шаарлар курулганын, ошол түштеги адамдар түрдүү коло куралдарды, алардын ичинде колодон жасалган орокту колдонгонун билебиз. Экспедицияга жетекчилик кылган корреспондент-мүчө В.Плоских ушул буюмдар Орто Азияда биринчи жолу табылганын эске салып, анан минтип жазат: «И следовательно, уже можно с большей определенностью сказать: в археологической науке, античной истории Кыргызстана появляется новое направление – проблема оседло-землевладельческой культуры Тянь-Шаня в 1 тысячелетии до новой эры». Бизге келип жеткен бир ырда дыйкандардын эмгеги мындайча баяндалат:

Дыйкан деген жаныбар,
Кош өгүзүн байлаган,
Шамыянын шайлаган,
Жазга маал болгондо,
Буурусунун бүктүрган,

*Тишин жерге суктурган.
Кара жерди қаңтарган,
Төбөдөн ороо каздырган,
Учтап буудай чачтырган.
Базардан кетмен алдырып,
Арыктарын чаптырган.*

Дыйкан эгинин сугарганы, акыры буудайы «кере карыш баш» алганы, эгинди багып өстүрүүдөгү дыйкандын эмгеги баяндалып өтөт. Бирок бул ыр эмгек процессинин учурунда айтылбай, кийин гана бирөөлөр тарабынан анын натыйжасын жыйынтыктаган маанини түшүндүрүп калган. Мунун өзү ырдын взгөрүүгө учураганын эске салат. Ал эми «Эгин оргондо» деген ырда болсо эмгек процесси чагылдырылганын көрөбүз.

*Бол, жигиттер болгула,
Ор, жигиттер, оргула.
Чал орогум, чалғының,
Арпа, буудай таштабай,
Боого байлан салғының.*

Бул ыр анча иштелип чыкпаган. Бирок арасында жигиттерге кайрылган чакырык бар. Андан биз коллективдүү эмгек процессин көз алдыга элестетип турабыз. Орокко кайрылганына караганда, ошондой эле сөздүн магиялык күчүнө ишенгендики-ти байкоого болот.

Эгин эгип, аны багып өстүрүп, күзүндө оруп, аны кырманга жеткирет. Дыйкандардын канча түйшүк тартканы, эгинди өстүрүүдө канча эмгек жумшаганы жыл бою жүргүзгөн аракетинен билинэт. Дыйкандын эмгегин жыйынтыктачу учур – темин бастыруу учуру. Шаймандар, куралдар жок мезгилде эгинди оруу, аны кырманга жеткирүү көп түйшүктүп тарттырган получу. Ал эми техника, айталаык: комбайн, ал түгүл, мала таш жок кезинде эгинди бастыруу абдан кыйынга турган. Кырмандын ортосуна мамы орнотуп, ага арканды тегеренип тур-

гандай кылыш байлап, кошоктолгон малды артынан бир киши айдап турруучу. Кыргыздар аны темин басуу деп атаган. «Темин» термини «темин» деген этиш сөздөн чыккан болуу керек, анткени кошоктолгон малды жайына койбой, дайыма шаштырып, теминип айдаш керек болгон. Ошон учун кыргыздар «темин басуу» жана «темин айдоо» деп да айта беришет. Эмгек ырларынын бир түрү «оп майда» өткөн замандардагы ошондой оор эмгек процессин чагылдыруу негизинде келип чыккан.

Эгер «бекбекей» короо кайтарганда айтылса, «оп майда» жалаң гана темин басуу учурунда эмгекти жеңилдетүү учун ырдалган. «Оп майда» – эчен мезгилди кучагына камтыган, эмгек тажрый-басынын негизинде түзүлгөн байыркы түрлөрүнүн бири. Ошон учун «оп майданын» бир нече варианты келип чыгып, алар эл арасына көнцири тарап кеткен. Кыргыздардын арасында «бекбекей», «шырылдаң» жана «оп майда» ырын укпаган, алардын бир-эки оозун ырдан айтпаган киши жок болуу керек. «Оп майданын» популярдуулугу мына ушунда.

«Оп майда» ыры жети-сегиз мүүн өлчөмүндө түзүлгөн. Бул ырда так уйкаштан көрө көбүнесе аллитерация басымдуулук кылат. «Оп майданын» да өзүнө таандык обону бар. Ал обон теминге кошулган малдын басыгын, кыймылдын жүрүшүн, мындайча айтканда, кырмандагы ылдам-ылдам кайталанган ритмди элестетет. Ой ачык болсун учун мисал келтирип көрөлү:

Майда-майда, мап-майда,
Майдаласын атты айда.
Кызыл толгон кырманды,
Сузалык биз кап кайда?!

«Оп майда» ырынын «майда» деген сөзү түшүнүктүү, ал эми «оп» угуучуларга анча ачык эмес. Ошон учун ушул сөздүн тегерегинде түрдүүчө пикирлер айтылып жүрөт. Биздин оюбузча, «оп» эмоцияга байланыштуу айтылган сөз болуу керек.

«Оп» дегенде катуу чыккан ун, ал аркылуу темин-деги малга кандайдыр дем бергендиң байкалат. Мисалы: киши ооп жүктүү көтөргөндө, «оп» деген сөздү колдонот. Муну жалгыз гана киши эмес, жумушту аткарууга катышкан кишилердин баары ун менен айтканы талашсыз. Балбан күрөштө да ушул сөз өйдө көтөрүүгө аракет кылган киши тарабынан да, аларды төгөректөп карап турган ададар тарабынан да айттылат. Демек, «оп» деген сөз – дем берүүгө карата сүрөгөндө айттыла турган сөз. Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө: «оп-оп» – эшектин аягы тайып кеткенде ордунан тургузуш учун колдонулган сөз болуп, «тур-тур» деген маанини билдирет» – деп жазылган. Мына ушул маалымат биздин оюбуздум тууралыгын көрсөткөндөй болот. Мында теминге кошулган уй-жылкыларды шаштырып айдаган, эгинди тезирээк майды басууга жасаган аракет бар. «Оп майда» ырынын мазмунунан сөздүн магиялык күчүнө ишенгендиң, сөз аркылуу тез бутурүүгө жасаган ой даана байкалат.

Ушул эле «оп» деген сөздүн теминге кошулган малга дем берүүгө айттылганынан башка дагы мааниси бардай сезилет. Мында эмоциялдуу дем берген ун менен катар теминдеги уй менен жылкылар сырт тарапка ыңгайлап бассын учун башкарууга багытталган аракет бар. Соко айдагандар «дайыма «сон-сон» деп ун чыгарып, өгүздердүн же жылкылардын туура басышинын ун менен башкарат. «Сон» деген сөз унаага дем берүү менен катар аларды ич тарапка карай басууга багыт берүүнү көңүлгө алуудан улам айттылып турат. Махмуд Кашгаринин сөздүгүндө темин баскандагы ортоңку өгүз «оп» деп айттылганын көрсөткөн. Ушул сөз Чүй менен Сайрамдын ортосунда жашаган аргу тилинде сүйлөгөн уруудан жазып алынган экен. Биздин оюбузча, ортоңку өгүздү «оп» деп айтканы чындыкка жакын, анткени ортоңку өгүзбү же жылкыбы, ал теминдеги уй менен жылкылардын күчтүүсү, артыңы, жоон-жолпусу болуу керек. Ал учун темин

айдоочунун шапалагы биринчи эле ошо башкаруучу унаанын жонуна тие турган. Демек, «оп» деген сөз дем берүүгө карата багытталган эмоциялую кыйкырыкты туюндурат.

«*Оп майда*» ырынын мазмуну дыйкандын оор эмгегин, ой-санаасын турмушка карата түшүнүгүн ичине камтыйт. Дыйкандын максаты бир данын саман менен кетирбей, темин басууну жакши жүргүзүү. Ошол себептүү «*оп майданын*» кайсы вариантында болбосун «*кырча-кырча*» бастыруу жөнүндөгү ой көп кайталанып айтылат. Дыйкандын тилеги – эгининен көп түшүм алуу. Ошон учун «*Орой-орой оп майда, ороо толсун оп майда, кырча-кырча басканың – кырман толсун оп майда*» деп, көп ирет кайталанып жатат. «*Майда*» деген сөздүн бардык вариантарда көп ирет кайталанып колдонулушу данды саманга кетирбес учун дыйкандын жасаган аракетин түшүндүрөт. Кайсы учурда саман топондой болуп калып, шамалга сапыруу менен аны кызыллынан ажыратышкан.

*Майда-майда, мап-майда,
Майдаласын атты айда.
Майда бассаң жаныбызга пайда,
Талкандары бизге пайда,
Топондору сизге пайда,
Оп майда-майда, майда.*

Бул ырда дыйкандын ой-санаасы, турмушка карата болгон көз карашы ачык чагылдырылган. Кайсы вариантында: «*Кырча-кырча басканың кырман толсун оп майда, кырманчынын баласы нанга тойсун оп майда*», же «*орой-орой басканың ороо толсун оп майда орокчунун баласы нанга тойсун оп майда, даны бизге пайда, топону сизге пайда*» деген ыр саптары кездешет.

«*Оп майда*» ыры башта кандай айтылса, бизге ошол бойdon келип жеткен жок. Айтыла баштаганынан бери кыйла мезгилди басып өткөндүктөн, «*оп майда*» бир топ өзгөрүүлөргө учураган. Анын

өзү варианттарынын ар башкача айтылышинаң көрүнүп турат. Жалаң гана бул эмес, айрым вариантика кийин пайда болгон түшүнүктөр кирип кеткенин жолуктурабыз. Мисалы: бир вариантта: «*On, on майда, on майда, тилек кылдык кудайга*» деген ырдагы «кудай» кийинки диндер аркылуу кийин кирген. Бул тигил же бул коомдо жашаган адам жаңы кирген түшүнүктүү кошсо айрым учурда мурун колдонулуп келген сөз архаизмге өтүп, ал биротоло айтылбай калышы мумкун. Мисалы, кыргыздар эзелки замандарда колдонуп жүргөн «төнүр» деген түшүнүк кездешпейт.

Улув Октябрь революциясынан кийин кыргыз коомчулугунда турмуш түп тамырынаң бери өзгөрүп, эмгекке мамиле кылуу жаңы багытка бет алды. Кыргыз элинин экономикалык, маданий турмушу өнүп-өстү. Алдыңкы техникага ээ болду. Коллективдештируү мезгилиниң бери карай күчтүү техника иштеп жатат. Мына ушуга байланыштуу мурда болуп келген эмгектеги оор түйшүктөр жөнүл жагына көчтү. Кыргыз эли темин басуудан эчак эле күтүлгөн. Ошол себептүү «*он майда*» ыры эмгек процессинде айтылбай, азыркы күндө поэтикалык эстелик катары гана эл арасында сакталып калды.

Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында мал чарбачылыгы жана дыйканчылык жөнүндөгү эмгек ырларынаң башка дагы түрдүү кесиптерге байланыштуу келип чыккан эмгек ырларын да кездештиребиз. Андай ырлар негизинен кол өнөрчүлүгүндө жана башка тиричиликке байланыштуу пайда болгону ушул түрдөгү чыгармалардын мазмунунан көрүнөт. Кыргыз элинин турмушунда жүндү иштетүү, андан кийин ала кийиз, шырдак жасоо, жип ийрүү, терилерден кийим тигүү, устачылык кылуу жана башкалар өнүккөнү белгилүү. Адамдардын эмгекке карата мамилелери кыргыздын оозеки чыгармаларында түрдүү жагдайда чагылдырылган. Устанын эмгеги жөнүндө мындаи сыйаптоолор бар:

*Балкасы менен зар чапкан,
Бармагы менен мал тапкан.
Кычкачка карман зар чапкан,
Кызматы менен мал тапкан.*

*Көрүнгөн көк буқадай өкүрткөн,
Көмүрүн ирик койдой иргелткен.
Баянын айтам бир канча,
Балкасын тақтекедей сектирткен.*

Кыргыздарда кийим жаатына келгенде, ал жалаң гана кол әмгегинин күчү менен гана бүткөрүлүчү. Кийимдик буюмдарды кол менен иштетип, аны керекке жараттуу, бычып-тигүү жөнүндө ырлар чыкканын бизге келип жеткен «тон чык», «кийим бычканда» деген ырлар аркылуу билебиз. Ушул темадагы ырлардын мазмунун негизинен иштеген буюмунун жакши болуп чыгышы жөнүндөгү ой ээлеп, ага карата әмгек кылып жаткан адамдын тилеги билдирилет. «Тон чык» деген ырды мисалга алып көрөлү.

*Ак тоқтумдун териси,
Ашаткысын келтирдим,
Абдан ийин жеткирдим.
Кыткыл кылбай өзүңдүгү,
Ашаткыңды кандырдым,
Тап менен тузуң салдырдым.
Чык, терим, тон тонума,
Калдыр-кулдур этпесин,
Түшө калгын жонума.
Ийлебесем маа жазык,
Кылдырасаң саа жазык.
Тон чык... Тон чык!..*

Бул ыр терини ашатып бутуп, бычууга камынып, алды менен ысык чокко кактаган учурда айтылган. Тери туура иштелбей калса, аны жасаган кишиге кыйындык түүдүрган. Ошон учун «ийлебесем маа жазык, кылдырасаң саа жазык» деген сөздү айтып жатат. Мында сөздүн магиялык кү

чүнө ишенүү бар экени эмгек процессине катышып жаткан адамдын айтканынан билинип турат.

Кыргыздар коллективдештируу мезгилине чейин көбүнese жаргылчак тартып, аны менен данды майдалап алуу оокатын өткөрүп келгени белгилүү, анткени көчмөн турмушта эл кайда көчсө, жүк менен кошо жаргылчакты унаага жуктөп кетишичүү. Ал эми ары-бери көчүп жүргөндөр үчүн тегирменге жетүү кыйын болгон. Ошол себептүү жаргылчак эл арасында көңцири колдонулупчу. Жаргылчак тарткандардын да өз тилеги болгону талашсыз. Анын өзү жаргылчак жөнүндөгү ырдан даана көрүнөт:

*Жаргылчагым, тегерен,
Майды тартып аштыкты,
Толтуруп бер баштыкты.
Дөөтүү пиrim, колдой көр,
Жаргылчагым сынбасын,
Ар ишимди оңдои көр.
Темир-таштын ээси,
Текеберди кылбаймын,
Кылган болсом текебер,
Бир күнү чыгар кээси.*

Элдин ишениминде тегирмендин колдоочу пири – дөөтүү. Жаргылчакты тарткан киши дагы ошого кайрылып, ишин «оңдоушун» тилек кылып жатат. Мында сөздүн магиялык күчүнө ишенүү бар экени байкалып турат. Жаргылчак тарткандағы ыр башка элдерде да кездешет. Фин элинин жаргылчак жөнүндөгү ыры кыргыздын ушул түрдөгү ырына мазмундаш экенин төмөнкү мисалдан даана көрөбүз. Карл Бюхер тарабынан жазылып алынган ырды салыштырып көрүү максатында орус тилинде берүүнү түура табабыз.

*Ну, мели, мели, мой жернов,
Ты шуми, мой камень милый,
Сам собой вертись, песчаник,
Помоги мне при размоле!
Чтоб мне пальцами не двигать,*

*Чтоб рукой тебя не трогать,
Чтоб рычаг не шевелить мне.*

Ушул эле ыр кыргыздын «тегирмен салганда» деген ырына да ундөшүп кетем. Ал мындаи ыр менен берилген:

*Күркүрөгөн жолборстай,
Тегирменим, жүгүргүн.
Майда тартып эгинди,
Эл-журтка берип улгургүн.
Дөөту пири, колдогун,
Майда тартып эгинди,
Ишимди менин оңдогун.*

Бул ырлар эки башка, болгондо да, тил жагынан көп айырмасы бар элдер тарабынан түзүлсө дагы мазмуну жагынан учөө тен биринин маанисин бири толуктап турат. Мындаи окишоштукук түз байланыштан келип чыккан эмес. Бул окишоштуктар турмушта кездешкен эмгек процессинин окишоштугуна байланыштуу келип чыккан. Анын өзү жаргылчак тартуу, ага карата адамдардын ой жүгүрттусу негизинде болгондуу талашсыз.

Кыргыз эли – Орто Азияда жашаган эң эски элдердин бири. Биздин эл кыйла кылымдардын аралыгында көп маданий эстеликттерди жаратып, кичине көлөмдөгү табышмактардан тартып «Манас» училтигине чейин ири көлөмдөгү маданий мурастарды түзгөн. Ошондой маданий эстеликтедин бири кыргыз элинин эмгек ырлары. Бул ыр оозеки чыгармачылыктын эң байыркы түрлөрүнүн бири экендиги жөнүндө жогору жакта эске салганбыз. Бирок бул эстелик бизге толук бойdon жеткен жок. Кылымдардын эчен элегинен өтүп, эчен өзгөрүүлөргө учурал дегендей, көп жолку түзөтүүлөрдөн кийин гана айрым ырлары келип жетти. Кантса да, кыргыздын эмгек ырлары бир кыйла арбын экендигин колдогу материалдар көрсөтүп турат. Эмгек ырлары кандаи көлөмдө, кандаи түрдө кездешпесин, алар биз учүн, урпактар баалуу эстеликтеден.

ЭМГЕК ҮРЛАРЫ

БЕКБЕКЕЙ

Ала байтал Бекбекей,
Айкалышкан Саксакай,
Кула байтал Бекбекей,
Куюлушкан Саксакай,
Бекбекей качты, бел ашты,
Саксакай кууп адашты.
Кара тоону этектеп,
Мен коноюн, Бекбекей,
Кара макмал тонуна,
Жен болоюн, Бекбекей,
Кызыл тоону этектеп,
Мен коноюн, Бекбекей,
Мине турган атына,
Жал болоюн, Бекбекей,
Иче турган ашына,
Бал болоюн, Бекбекей!
Чымчык менен безбелдек,
Чындал айтар кезкелдек,
Эки киши ортого,
Бат болоюн, Бекбекей,
Иче турган ашына,
Кант болоюн, Бекбекей!
Тұндө, тұндө жүгүргөн,
Тұлқунұн колу сөгүлсүн,
Тұн уйқуну үч бөлгөн,
Карышкыр каны төгүлсүн.
Бекбекей качты, бел ашты,
Белине белбоо жарашты.
Укурук учун майтардым,
Бұғұн короо кайтардым.
Ийнемдин учун майтардым,
Издей короо кайтардым,
Бекбекей качты, бел ашты,
Саксакай кууп адашты.
Ийнемдин учун майтардым,

Бұғұн короо кайтардым.
Ийнемдин учун түзөттүм,
Бұғұн короо күзөттүм.
Уқуругум долоно,
Ууру бөрү жолобо!
Камчымдын сабы долоно,
Каапыр ууру жолобо!
Ууру келсе уштайбыз,
Бетин айра муштайбыз.
Төбөгө чаап айдайбыз,
Төөгө чиркеп байлайбыз.
Бұғұн бир айдын он беши,
Сары баш улак төл башы.
Аркада жылдыз алтымыш,
Кайтарган коюм алты жүз.
Короомдун чети таман жол,
Кайтарган коюм аман бол.
Короомдун чети қырк болгон,
Кайтарган короом жық толгон.
Ак сай менен көк сайдай,
Таш алышкан Бекбекей.
Арпа менен буудайдай,
Баш алышкан Бекбекей.
Құңгәй менен тескейдей,
Бет алышкан Бекбекей.
Кара чакан бай дубал,
Кайтарбасак малга убал.
Кызыл чакан бай дубал,
Кыйкырбасак малга убал.
Тұндұ тұндөй чуркаган,
Тұлқунұн буту сөгүлсүн,
Тұн уйқуну үч бөлгөн,
Көк чунак каны төгүлсүн.
Әчки деген жаныбар,
Әэгинде жалы бар.
Койдун сүтү коргошун,
Кой уурдаган онбосун.
Әчкинин сүтү әрменде,
Әчки уурдаган шерменде.

Жылкынын жүнү жылтырак,
Жылкы уурдаган куу тяк.
Төөнүн жүнү улама,
Төө урдаган сулама.
Төгөрөк түндүк төөнүкү,
Төрт булун сабаа бээники.
Белиндең чочморун,
Ыргай эмей эмине?
Ыргалып короо кайтарган,
Жыргал эмей эмине?
Кайтарган короом сак болгой,
Эртең бетим ак болгой.
Ай караңғы түн экен,
Асыл болчу күн экен.
Карала каптын кагынчык,
Андыгандын жаны чык.
Жылкынын ичи жык текей,
Шыңгыроолуу Бекбекей,
Колоттун ичи кой текей,
Конгуроолуу Бекбекей.
Жылганын башы жыл текей,
Жылаажындуу Бекбекей.
Коктунун башы кой текей,
Конгуроо таккан Саксакай.
Бекбекей ашты бел ашты,
Белине белбоо жарашты.
Саксакай ашты сак ашты,
Санына саймалуу саадак жарашты.
Минген атым ак кашка,
Канжыгам кайыш ак тасма.
Карап турган карышкырдын,
Тумшугу тийсин ак ташка.
Минген атым көк кашка,
Канжыгам кайыш көк тасма.
Көрүп турган уурунун,
Мурду тийсин көк ташка.
Ууру келсе урабыз,
Улуу сууга салабыз.
Ууру келсе учтайбыз,

Мурдун айра муштайбыз.
Бекбекейди мен айттым,
Берсе экен кудай деп айттым.
Кара макмал тонуна,
Жен болоюн, Саксакай.
Минип турган атына,
Жал болоюн, Саксакай.
Ичип турган ашына,
Бал болоюн, Саксакай.
Бекбекей ашты бел ашты,
Саксакай ашты сак ашты,
Саксакай айткан мунайым,
Сак кайтарчы, кудайым.
Бекбекей айткан мунайым,
Бек кайтарчы, кудайым.

Бекбекей

Ала байтал Бекбекей,
Айкалышкан Саксакай,
Кула байтал Бекбекей,
Куюлушкан Саксакай,
Бекбекей качты, бел ашты,
Саксакай кууп адашты.
Кара тоону этектеп,
Мен коноюн, Бекбекей,
Кара макмал тонуна,
Жен болоюн, Бекбекей,
Кызыл тоону этектеп,
Мен коноюн, Бекбекей,
Мине турган атына,
Жал болоюн, Бекбекей,
Иче турган ашына,
Бал болоюн, Бекбекей!
Чымчык менен безбелдек,
Чындал айтар кезкелдек,
Эки киши ортого,
Бат болоюн Бекбекей,
Иче турган ашына,

Кант болоюн, Бекбекей!
Тұндө-тұндө жүгүргөн,
Тұлқұнұн колу сөгүлсүн,
Тұн уйқуну үч бөлгөн,
Карышкыр каны төгүлсүн.
Бекбекей качты, бел ашты,
Белине белбоо жарапты.
Укурук үчүн майтардым,
Бұгұн короо кайтардым.
Ийнемдин учун майтардым,
Издебей короо кайтардым.
Бекбекей качты, бел ашты,
Саксагай қууп адашты.
Ийнемдин учун майтардым,
Бұгұн короо кайтардым.
Ийнемдин учун түзәттүм,
Бұгұн короо күзәттүм.
Укуругум долоно,
Ууру-бөрү жолобо!
Камчымдын сабы долоно,
Каапыр ууру жолобо!
Ууру келсе уштайбыз,
Бетин айра муштайбыз.
Төбөгө чаап айдайбыз,
Төөгө чаап айдайбыз,
Төөгө чиркеп байлайбыз.
Бұгұн бир айдын он беши,
Сары баш улак төл башы.
Аркада жылдыз алтымыш,
Кайтарган коюм алты жүз.
Короомдун чети таман жол,
Кайтарган коюм аман бол.
Короомдун жолу тосмо жол,
Кайтарган коюм эсен бол.
Короомдун чети кыр болгой,
Кайтарган короом жық толгой.
Ак сай менен көк сайдай,
Таш алышкан Бекбекей.
Арпа менен буудайдай,

Баш алышкан Бекбекей.
Күнгөй менен тескейдей,
Бет алышкан Бекбекей.
Кара чакан бай дубал,
Кайтарбасак малга убал.
Кызыл чакан бай дубал,
Кыйкырбасак малга убал.
Түндү түндөй чуркаган,
Түлкүнүн буту сөгүлсүн,
Түн уйқуну үч бөлгөн,
Көк чунак каны төгүлсүн.
Эчки деген жаныбар,
Ээгинде жалы бар.
Койдун сүтү коргошун,
Кой уурдаган онбосун.
Эчкинин сүтү эрменде,
Эчки уурдаган шерменде.
Жылкынын жүнү жылтырак,
Жылкы уурдаган куу туяк.
Төөнүн жүнү улама,
Төө уурдаган сулама.
Төгөрөк түндүк төөнүкү,
Төрт булун сабаа бээники.
Белиндеги чочморун,
Ыргай эмей эмине?
Ыргалып короо кайтарган,
Жыргал эмей эмине?
Кайтарган короом сак болгой,
Эртен бетим ак болгой.
Ай карангы түн экен,
Асыл болчу күн экен.
Карала қаптын кагынчык,
Андыгандын жаны чык.
Жылганын ичи жык текей,
Шыңгыроолуу Бекбекей,
Колоттун ичи кой текей,
Конгуроолуу Бекбекей.
Жылганын башы жык текей,
Жылаажындуу Бекбекей.

Коктунун башы кой текей,
Конгуроо таккан Саксакай.
Бекбекей ашты бел ашты,
Белине белбоо жарашты.
Саксакай ашты сак ашты,
Санына саймалуу саадак жарашты.
Минген атым ак кашка,
Канжыгам кайыш ак тасма.
Карап турган карышкырдын,
Тумшугу тийсин ак ташка.
Минген атым көк кашка,
Канжыгам кайыш көк тасма.
Көрүп турган уурунун,
Мурду тийсин көк ташка.
Ууру келсе урабыз,
Улуу сууга салабыз.
Ууру келсе учтайбыз,
Мурдун айра муштайбыз.
Бекбекейди мен айттым,
Берсе экен кудай деп айттым.
Кара макмал тонуна,
Жен болоюн, Саксакай.
Минип турган атына,
Жал болоюн, Саксакай.
Ичип турган ашына,
Бал болоюн, Саксакай.
Бекбекей ашты бел ашты,
Саксакай ашты сак ашты,
Саксакай айткан муңайым,
Сак кайтарчы, кудайым.
Бекбекей айткан муңайым,
Бек кайтарчы, кудайым.

Улуу тоонун боорунан эй,
Улар аткан Бекбекей, эй,
Уларынын майынан, эй,
Чырак эткен Бекбекей.
Чырагына чыдабай, эй,
Чыга качкан Бекбекей, эй,

Кара тоонун боорунан, эй,
Кайып аткан Бекбекей, эй.
Кайыбынын майынан, эй,
Чырак эткен Бекбекей, эй.
Чырагына чыдабай, эй,
Жата калган Бекбекей, эй.

Ала дәбө ылдый, эй,
Жерин менен куруп кал, эй.
Алты улагым андыган, эй,
Бөрүн менен куруп кал, эй.

Желе дәбө чынк ылдый, эй,
Жерин менен куруп кал, эй.
Жети улагым андыган, эй,
Бөрүн менен куруп кал, эй.

Бакырып короо кайтарсам, эй,
Бакырчаак бала дейт экен, эй.
Кыйкырбасак малга убал.
Түндү түндөй чуркаган,
Түлкүнүн буту сөгүлсүн,
Түн уйкуну үч бөлгөн,
Көк чунак каны төгүлсүн.
Эчки деген жаныбар,
Ээгинде жалы бар.
Койдун сүтү коргошун,
Кой уурдаган онбосун.
Эчкинин сүтү эрменде,
Эчки уурдаган шерменде.
Жылкынын жүнү жылтырак,
Жылкы уурдаган куу туюк.
Төөнүн жүнү улама,
Төө уурдаган сулама.
Төгөрөк түндүк төөнүкү,
Төрт булун сабаа бээники.
Белиндеги чочморун,
Ыргай эмей эмине?
Ыргалып короо кайтарган,

Жыргал эмей эмине?
Кайтарган короом сак болгой,
Эртең бетим ак болгой.
Ай караңғы тұн әкен,
Асыл болчу күн әкен.
Карала каптын қагынчық,
Аңдыгандын жаны чық.
Жылганын ичи жық текей,
Шыңгыроолуу Бекбекей,
Колоттун ичи кой текей,
Конгуроолуу Бекбекей.
Жылганын башы жық текей,
Жылажындуу Бекбекей.
Коктунун башы кой текей,
Конгуроо таккан Саксакай.
Бекбекей ашты бел ашты,
Белине белбоо жарашты.
Саксакай ашты сак ашты,
Санына саймалуу саадак жарашты.
Минген атым ак кашка,
Канжыгам кайыш ак тасма.
Карап турган карышкырдын,
Тумшугу тийсин ак ташка.
Минген атым көк кашка,
Канжыгам кайыш көк тасма.
Көрүп турган уурунун,
Мурду тийсин көк ташка.
Ууру келсе урабыз,
Улуу сууга салабыз.
Ууру келсе учтайбыз,
Мурдун айра муштайбыз.
Бекбекейди мен айттым,
Берсе әкен кудай деп айттым.
Кара макмал тонуна,
Жен болоюн, Саксакай.
Минип турган атына,
Жал болоюн, Саксакай.
Ичип турган ашына,
Бал болоюн, Саксакай.

Бекбекей ашты бел ашты,
Саксакай ашты сак ашты,
Саксакай айткан муңайым,
Сак кайтарчы, кудайым.
Бекбекей айткан муңайым,
Бек кайтарчы, кудайым.

Улуу тоонун боорунан эй,
Улар аткан Бекбекей, эй.
Уларынын майынан, эй,
Чырак эткен Бекбекей.
Чырагына чыдабай, эй,
Чыга качкан Бекбекей, эй.
Кара тоонун боорунан, эй,
Кайып аткан Бекбекей, эй.
Кайыбынын майынан, эй,
Чырак эткен Бекбекей, эй.
Чырагына чыдабай, эй,
Жата калган Бекбекей, эй.

Ала дөбө чыңк ылдый, эй,
Жерин менен куруп кал, эй.
Алты улагым андыган, эй,
Бөрүң менен куруп кал, эй.

Желе дөбө чыңк ылдый, эй,
Жерин менен куруп кал, эй.
Жети улагым андыган, эй,
Бөрүң менен куруп кал, эй.

Бакырып короо кайтарсам, эй,
Бакырчаак бала дейт экен, эй.
Басып короо кайтарсам, эй,
Жатып алды дейт экен, эй.

Үн алып короо кайтарсам, эй,
Уктабай чыкты дейт бекен эй.
Үн салбай короо кайтарсам, эй,
Уктап калды дейт бекен, эй.

Торпок-тоно, койлорду, эй,
Тооруган бөрү жаның чык, эй.
Эңил аны жегенче эй,
Эгизиндин боорун же, эй.
Жалмап аны жегенче, эй,
Жалғызындын боорун же, эй.

Укуругум долоно, эй,
Ууру-бөрү жолобо, эй.
Камчымдын сабы долоно, эй,
Онбогон ууру жолобо, эй.

Ууру келсе урабыз, эй,
Уруп сууга салабыз, эй.
Тебетейин тебебиз, эй,
Тәэп сууга салабыз, эй.
Камчы менен сабайбыз, эй,
Каранғы үйгө камайбыз, эй.

Ушинтип короо кайтарсак, эй,
Ушул байлар билбедин, эй.
Койду бөрү жебесин деп,
Уруп бир сабап тилдедиң эй.

Какшап бир короо кайтарсак, эй,
Калган бир байлар билбедин эй.
Койду бир бөрү жебесин деп,
Камчылап бизди сабадың эй.

Уялбай келип мал жеген, эй,
Уятыз айбан сен белен, эй.
Каргаша чыкса короодок, эй,
Каргап бир шилейт байбиче, эй.

Бекбекейим бек айтам,
Пейли жакшы койго айтам.
Бекбекейим бел ашты,
Белине саадак жарашты.

Ала байтал тактекей,
Айкалышкан Бекбекей.
Кула байтал тактекей,
Куюлушкан Бекбекей.

Эл көчөрдүн белгиси,
Карача каймал буркурайт.
Тан атаардын белгиси
Тараза жылдыз жаркырайт.

Бүгүн айдын он беши,
Сарыбашыл ак кой төл башы.
Койдун сүтү коргошун,
Кой уурдаган онбосун.

Короомдун чети каман жол,
Кайтарган короом аман бол.
Кыз-келин короо кайтарган,
Илгертен қалган салт ошол.

Короодо коюм алты жұз,
Алты айланып келгиче,
Алты аркар жылдыз батпайбы,
Агарып тан да атпайбы.

БЕКБЕКЕЙЛЕР

I

Ала байтал Бекбекей,
Айкалышкан саксакай.
Кула байтал Бекбекей,
Куюлушкан саксакай.
Бекбекей качты бел ашты,
Саксакай кууп адашты.
Кара тоону әтектеп,
Мен коноюн Бекбекей.
Кара макмал тонуна,

Жен болоюн Бекбекей.
Кызыл тоону этектей,
Мен коноюн Бекбекей.
Мине турган атына,
Жал болоюн Бекбекей.
Иче турган ашына
Бал болоюн Бекбекей
Ай карангы түн бүркөй
Азыр кайтар таз келдигей
Чымчык менен биз келгей
Чындал кайтар таз келдигей
Эки киши ортого эй
Бат болоюн Бекбекей
Иче турган ашына эй
Кант болоюн Бекбекей
Түндө-түндө жүгүргөн эй
Түлкүнүн колу сөгүлсүн эй
Түн уйкусун үч бөлгөн эй
Карышкырдын каны төгүлсүн, эй
Бекбекейди мен айтсам эй
Берер бекен кудайым эй
Саксакайды мен айтсам эй
Жалгар бекен кудайым эй.
Жаккан отун арча бейм
Жамынганың арча бы эй
Шериктерден качабы эй
Койлору аман конобу эй
Укуруук учун майтардым эй
Уктабай короо кайтардым эй
Ийнемдин учун майтардым эй
Издебей короо кайтардым эй
Бай бечекей бак болгон эй
Бүгүнкү короом сак болгун эй
Байчекей байрасын ай
Бүгүнкү короом сайрасын ай
Ой бекбекей эй
О бек болай бек болай
Оо сак болай сак болай.
Короодо коюм өрөгөн эй

Кошуп короо кайтарсам эй
Эгемдин иши жөнөгөн эй
Жылгада коюм өрөгөн эй
Ырдац короо кайтарсам эй
Акемдин иши жөнөгөн эй
Бөлөкбай коюн баса кач эй
Биздин бир койдон ыраак кач эй

II

Бекбекей качты бел ашты
Саксакай қууп адашты
Ийнемдин учун майтардым
Бүгүн короо кайтардым.
Ийнемдин учун түзөттүм.
Бүгүн короо күзөттүм
Укуругу долоно
Ууру бөрү жолобо.
Камчы сабы долоно
Капыр ууру жолобо
Ууру келсе учтайбыз
Бетин айра муштайбыз
Төбөгө чаап жайлайбыз
Төөгө тиркеп айдайбыз.
Бекбекей я, бекбекей я,
Бекбекей саксакая
Саксакая саксакай
Оо бек олужа
Бек бол ОО тобай!

III

Бекбекейди мен айтам
Бейли жакшы койду айтам
Көйкөйлөйдү мен айтам
Көөнү жакшы койду айтам.
Бекбекей кетти бел ашты

Белине белдемчи курак жарашты.
Көтүнөн кетип адашты,
Бекбекейдин марттығы
Кейкөлөйдүн жол билбеген жаштығы
Ала байтал тактекей
Айкалышкан бекбекей
Кула байтал тактекей
Куюлушкан Бекбекей.
Кайтарган короом алты ай жұз
Алты айланып келгенче
Астыртан таң да атпайбы.
Алты аркар жылдыз батпайбы,
Кайтарган короом жети ай жұс
Жети айланып келгенче
Жети аркар жылдыз батпайбы.
Жер менен тандар атпайбы.
Кара кыйчак чөп экен
Мобу жерди карасан
Карышкыры көп экен.
Узун кыйчак чөп экен
Ушу жерди карасан
Уурулары көп экен.
Минген бир атың ак кашка
Уурунун маңдайы тийсин как ташка
Жазғы соорусун (чөп)
Жазға бир жетпей соолусун
Жазында келген уурулар
Жайына жетпей оорусун.
Күзгү чыккан соорусун

Күзгө жетпей соолусун.
Күзгү келген уурулар,
Үйүнө жетпей оорусун.
Укуругум майтардым,
Уқтабай короо кайтардым.
Укуругум как болгой
Уқтабай короом сак болгой
Ийнемдин учун майтардым,
Ирмебей короо кайтардым.

Ийнемдин учун түзөттүм
Ирмелбей короо күзөттүм.
Кара тоону этектеп,
Мен коноюн Бекбекей
Кара макмал тонуна
Жен болоюн бекбекей.
Кызыл тоону этектеп,
Мен коноюн Бекбекей,
Кызыл макмал тонуна
Жен болоюн Бекбекей.
Кыдырата тал бүтсө
Мен бутайын Бекбекей,
Сыр кесеге бал куйсан
Мен жутайын Бекбекей.
Карап турган кашыңа
Кал болоюн Бекбекей
Мине турган атына
Жал болоюн Бекбекей.
Иче турган ашына,
Бал болоюн Бекбекей.
Кызыл чапан желбегей
Кытайдан ууру келбегей
Кара чапан желбегей
Калмактан ууру келбегей.

IV

Бүгүн бир айдын он беши,
Сары башыл улак төл башы.
Аркадай жылдыз алтымыш,
Кайтарган коюм алты жүз.
Көк мата жүктөп сарт өттү,
Көк чунактын дарты өттү.
Ак мата жүктөп сарт кетти,
Ак чунактын дарты өттү.
Короондун чети таман жол,
Кайтарган короом аман бол.
Короомдун жолу көсөм жол,
Кайтарган коюм эсен бол.

Короомдун чети кык болгой,
Кайтарган короом жык толгой.
Ак-Сай менен Көк-Сай ай,
Таш алышкан Бекбекей,
Арпа менен буудайдай.
Байыр алышкан Бекбекей,
Күнгөй менен тескейдей,
Бет алышкан Бекбекей.
Кайтарган короом алты жүз,
Алты айланып келгиче,
Алты аркар жылдыз батпайбы,
Таң сөгүлүп атпайбы,
Кайтарган коюм алты жүз,
Жети айланып келгиче,
Жети аркар жылдыз батпайбы.
Таң кашкайып атпайбы,
Кара тоону этектеп,
Мен коноюн Бекбекей,
Кара макмал тонуна,
Жен болоюн Бекбекей.

VI

Ала байтал Бекбекей,
Айкалышкан саксакай.
Кула байтал Бекбекей,
Куюлушкан саксакай.
Бекбекей качты бел ашты,
Саксакай кууп адашты.
Кара тоону этектеп ай,
Мен коноюн Бекбекей,
Кара макмал тонуна ай,
Кен болоюн Бекбекей,
Кызыл тоону этектей,
Мен коноюн Бекбекей.
Мине турган атына эй,
Жал болоюн Бекбекей эй,
Иче турган ашына эй
Бал болоюн Бекбекей эй.

Ай карангы түн бүркөк эй,
Азыр кайтар таз келдек эй.
Чыйчык менен таз келдек эй,
Чындалап кайтар таз келдек эй.
Эки киши ортого эй,
Баат болоюн Бекбекей эй.
Иче турган ашына эй,
Кант болоюн Бекбекей эй.
Тұндө-тұндө жұғұргөн эй,
Тұлқунұн колу сөгүлсүн эй.
Түн уйкусун үч бөлгөн эй,
Карышқырдын каны төгүлсүн
Бекбекейди мен айтсам эй,
Береби экен кудайым эй.
Саксакайды мен айтсам эй,
Жалгар бекен кудайым ай.
Жаккан бир отун арчабы ай,
Жамынганың барчабы ай.
Чериктердин калча бий эй,
Койлору аман тұнөрбү ай.
Укуруқ учун майтардым ай,
Бұғұн короо кайтардым ай.
Ийнемдин учун майтардым ай,
Издебей короо кайтардым ай.
Байчекекей бай болгон ай
Бұғұнқұ короом сак болгой ай.
Байчекекей байрасын ай,
Бұғұн короом сайрасын ай.
Короодо коюм өрөгөн ай,
Кошуп короо кайтарсам ай.
Акемдин иши жөнөгөн ай.
Жылгада коюп өрөгөн ай,
Ырдан короо кайтарсам ай.
Акемдин иши жөнөгөн ай.
Бөлөкбай коюн бөлө кач ай,
Биздин бир койдон ыраак кач ай.
Бекбекей, эй, Бекбекей эй.
Оо сак болу ай, сак болу ай!
Оо-бек болуу ай, бек болуу ай.

VII

Укуругум майтардым эй,
Уктабай короо кайтардым эй,
Ичеги бербес байларга эй.
Ийрилип короо кайтардым эй.
Карын бербес байларга эй,
Какайып короо кайтардым эй.

Ала бир байтал Бекбекей эй,
Айкалышкан тактеке эй.
Кула бир байтал Бекбекей эй,
Куюлушкан тактеке эй.

Бекбекейим муңайым эй,
Бек кайтарчы кудайым эй.
Тактекейим муңайым эй,
Так кайтарчы кудайым эй.
Капыстан чыгып карышкыр эй,
Салбасын бизге убайым эй.

Бекбекей кетти бел ашып эй,
Көйкөлдү кууп адашып эй.
Бекбекейдин санаттан кылган баштыгы эй,
Көйкөлдүн жол билбеген жаштыгы эй!
Кара зоонун боорунан эй,
Мен коноюн Бекбекей эй.
Карагаттай көзүнө эй,
Кал болоюн Бекбекей эй.
Кызыл бир коонун бооруна эй,
Мен коноюн Бекбекей эй.

Кызыл макмал тонуна эй,
Жен болоюн Бекбекей эй.
Мине турган атына эй,
Жал болоюн бекбекей эй.
Иче турган ашына эй,
Бал болоюн бекбекей эй.

Белимдеги таягым эй,
Чокмор эмей эмине эй,
Чогулуп короо кайтарган эй,
Жыргал эмей эмине эй.
Колумда таягым эй,
Ыргай эмей эмине эй.
Жабылып короо кайтарган эй,
Жыргал эмей эмине эй.

Улуу тоонун боорунан эй,
Улар аткан Бекбекей эй.
Уларынын майынан эй,
Чырак эткен Бекбекей.
Чырагына чыдабай эй,
Чыга качкан Бекбекей эй.

Кара тоонун боорунан эй,
Кайып аткан Бекбекей эй.
Кайыбынын майынан эй,
Чырак эткен Бекбекей эй.
Чырагына чыдабай эй,
Жата калган Бекбекей эй.
Ала дөбө чынк ылдый эй,
Жерин менен куруп кал эй.
Алты улагым андыган эй,
Бөрүн менен куруп кал эй.

Желе дөбө чынк ылдый эй,
Жерин менен куруп кал эй.
Жети улагым андыган эй,
Бөрүн менен куруп кал эй.

Бакырып короо кайтарсам эй,
Бакырчаак бала дейт экен эй.
Басып короо кайтарсам эй,
Жатып алды дейт бекен эй.

Үн салып короо кайтарсам эй,
Уктабай чыкты дейт бекен эй.

Үн салбай короо кайтарсам эй,
Уктап калды дейт бекен эй.

Торпок тоно койлорду эй,
Торуган бөрү жаның чык эй.
Эңип аны жегинче эй,
Эгизиндин боорун же эй.
Жалмап аны жегиче эй,
Жалгызыңдын боорун же эй.

Укуругум долоно эй,
Ууру-бөрү жолобо эй.
Камчымдын сабы долоно эй,
Онбогон ууру жолобо эй.

Ууру келсе урабыз эй,
Уруп сууга салабыз эй.
Тебетейин тебебиз эй,
Тәэп сууга салабыз эй.
Камчы менен сабайбыз эй,
Каранғы үйгө камайбыз эй.

Ушинтип короо кайтарсак эй,
Ушул байлар билбедин эй.
Койду бөрү жебесин деп,
Уруп бир сабап тилдедин эй.

Какшап бир короо кайтарсак эй,
Калган бир байлар билбедин эй.
Койду бир бөрү жебесин деп,
Камчылап бизди сабадың эй.

Уялбай келип мал жеген эй,
Уятызыз айбан сен белен эй.
Каргаша чыкса короодон эй,
Каргап бир шилейт байбиче эй.

Бекбекейим бек айтам,
Пейли жакшы койго айтам.

Бекбекейим бел ашты,
Белине саадак жарашты.

Алабайтал тактекей,
Айкалышкан Бекбекей.
Кулун байтал тактекей,
Куюлушкан Бекбекей.

Укурук учу долоно,
Ууру-бөрү жолобо.
Ууру келсе уштайбыз,
Башын айра муштайбыз.

Эл көчөрдүн белгиси
Карача каймал буркурайт,
Тан атаардын белгиси
Тараза жылдыз жаркырайт.

Бүгүн айдын он беши,
Сарыбашыл ак кой төл башы.
Койдун сүтү коргошун,
Кой уурдаган онбосун.

Короомдун чети каман жол,
Кайтарган короом аман бол.
Кыз-келин короо кайтарган,
Илгертен қалган салт ошол.

Короодо коюм алты жұз,
Алты айланып келгиче.
Алты аркар жылдыз батпайбы,
Агарып тан да атпайбы.

ШЫРЫЛДАН*

Сап-сап сабалар эй,
Салам айтык агалар эй.
Шырылдаң айы толуптур,

Көөп толкун болуптур.
Сизге сонун болуптур,
Бизге оюн болуптур.

Кытайлык кыргыздардын оозеки чыгармачылыгынан

Айт десенер айтабыз,
Кайт десенер кайтабыз.
Өзүбүз көргөн жылгабыз,
Жыла жыла чыгабыз.
Жылкыбызыга жетебиз,
Жылкы ичинде боз бәэ,
Саап сүтүн алабыз.
Сабабызыга куябыз,
Аксакалга сунабыз.
Айгыр атка минебиз,
Алышып ойноп жүрөбүз.
Кунан тайды минебиз,
Куушуп ойноп жүрөбүз.
Ушул үйгө туш келдик,
Агам арбап¹ үй экен,
Үйде болсо үндөсүн.
Эшиктеги ким десин,
Эшиктеги биз элек.
Алабоз аты турабы,
Бу да болсо булкунсун,
Буручулу толкусун.
Агам арбап атына,
Ала тердик жараашкан.
Алача тердик үстүгө,
Көмкөрө эгер жараашкан.
Көмкөрө эгер үстүнө,
Көк көрпөчө жараашкан.
Көк көрпөчө үстүгө,
Агам арбап жараашкан.
Агам арбап колуна,

¹ *Арбап* – мансаптуу.

Алтын кылыч жарапкан.
Алтын кылыч чабарга,
Душман башы жарапкан.
Душман башын көмөргө,
Боз топурак жарапкан.
Боз топурак үстүгө,
Байчекей жарапкан.
Байчекей үстүгө,
Эчки коюм жарапкан.
Эчки коюм жайарга,
Эки бала жарапкан.
Эки бала колуга,
Эмил чокмор жарапкан.
Эмил чокмор урууга,
Боз коюң жарапкан.
Боз койду союуга,
Болот кездик жарапкан.

Жоюлгандын¹ токою,
Жайылып кетсин мин коюң.
Жатып калсын бир токтун,
Токту берсен токту бер,
Эчки берсен эчки бер.
Эч нерсе таппасан,
Эки табак курут бер.
Курут берип кубартып,
Куу шибердей кубартпа.
Таруу берип тастайтпа,
Таз кишидей бозортпа.
Конок берсен коюп бер,
Кол-аягың жууп бер.

Арык бойлоп келемин,
Музу бар деп.
Үмүт кылып келемин,
Козу бар деп.
Козу берсен керди бер,
Эки энеге телди бер.

¹ Жоюлган – жер аты, көөнө Улуу Чатта.

Улак берсөң албаймын,
Убалыңа калбаймын.
Торпок берсөң байлап бер,
Мурундугун майлап бер.
Чылбырыма байлап бер,
Чапан берсөң бул жайда,
Чатыр болот ал жайда.
Кейнөк берсөң бул жайда,
Көлөкө болот ал жайда.

Алты аркан салса бойлогус,
Алты атандын быякка,
Байдын чону турбайбы.
Жети аркан салса бойлогус,
Үйдүн чону турбайбы.
Жети атандан быякка,
Байдын чону турбайбы.
Кумга коюң жайылсын,
Курутка колун малынсын,
Балдар-балдар ай,
Байга бата бергиле ай.
Байдын түнү жой болсун,
Балдарынын мингени,
Кара кашка тай болсун.
Жамынганы парча болсун,
Жумшаганың өрт жанган
Калча болсун.
Өрөйгөйдүн сөрөгөй,
Аялыңыз әркек төрөгөй
Оомийин аллоу акбар!

ШЫРЫЛДАН

I

Саа-саа байлар, саа байлар,
Салам айттык акелер!
Куттуу болсун ушу үйлөр,

Курут алсын женелер.
Куру калсын мечкелер,
Кууп алсын баатырлар,
Тууп алсын катындар.
Айдал алсын дыйкандар,
Атып алсын мергендер.
Сайып алсын баатырлар,
Сатып алсын кербендер.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан.
Салтанаттуу шырылдан,
Султан аттуу шырылдан,
Шырылдан биздин шайкыбыз,
Бүгүн калды уйкубуз.
Эсен болсо жылкыбыз,
Эртең канар уйкубуз.
Адыр-адыр жерлерден,
Айгыр минип биз келдик.
Айгыр оозун тарталбай
Ушул ўйтө туш келдик.
Бүдүр-бүдүр жерлерден.
Бука минип биз келдик.
Бука оозун тарталбай,
Ушул ўйтө туш келдик.
Быякка тур деп атамды,
Апам берет чапанды.
Байкем берет соолукту,
Байбиче берет жоолукту.
Шып шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.
Карылардын наркы экен,
Жигиттердин айты экен.
Жылкычынын мурунтан,
Айтып жүргөн салты экен.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан,
Салтанаттуу шырылдан.
Алача бээ сур тайлар,
Минилбеген кур тайлар,

Бүртө-бүртө бүртөлөр,
Бүртө байтал сур тайлар.
Байбичелер, энелер,
Шалдыр-шулдур шакек чык,
Саймалаган жоолук чык.
Шакекти колго салалык,
Жоолукту белге чалалык.
Жылкыбызга баралык,
Кунан тайды минелик,
Кубалашып ойнойлук.
Айгыр атты минелик,
Оодарышып ойнойлук.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан.
Султан аттуу шырылдан.
Коной тоого бүткөндө,
Кошо чыккан шырылдан,
Таруу ташка бүткөндө,
Талаша чыккан шырылдан,
Жылкычы менен коюндаш,
Жанаша чыккан шырылдан.
Шырылдаң биздин шыйкыбыз,
Түндө келет уйкубуз.
Аман болсо жылкыбыз,
Эртең канар уйкубуз.
Шырылдаң айтып жүргөндө,
Конок менен тарууну,
Жеп кетпесин жылкыбыз.
Шып шырылдаң шыр экен,
Жылкычының ыры экен.
Карылардын наркы экен,
Жигиттердин айты экен,
Бай-бай терек, бай терек,
Башын кесмек не керек.
Эт желиндүү боз койго,
Тели козу не керек.
Ана Султан шырылдан,
Мына Султан шырылдан.
Шып шырылдаң шыр экен,
Жылкычының ыры экен.

Сап-сап сабалар эй,
Салам айттык агалар эй.
Шырылдан айы толуптур,
Жәэк толкун болуптур.
Сизге сонун болуптур,
Бизге оюн болуптур.
Айт десенер айтабыз,
Кайт десенер кайтабыз.
Өзүбүз көргөн жылгабыз,
Жыла-жыла чыгабыз.
Жылкыбызыга жетебиз,
Жылкы ичинде боз бәә,
Саап сүтүн алабыз,
Сабабызга күябыз,
Аксакалга сунабыз.
Айгыр атка минебиз,
Алышып ойноп жүрөбүз,
Кунан тайды минебиз,
Куушуп ойноп жүрөбүз.
Ушул үйгө туш келдик,
Агам арбап¹ үй экен,
Үйдө болсо үндөсүн,
Эшиктеги ким десин,
Эшиктеги биз әлек.

II

Саа-саа байлар, саа байлар,
Салам айттык акелер!
Куттуу болсун ушу үйлөр,
Курут алсын женелер.
Куру калсын мечкелер,
Кууп алсын баатырлар,
Тууп алсын катындар.
Айдал алсын дыйкандар,
Атып алсын мергендер.
Сайып алсын баатырлар,

¹ *Арбап* – мансаптуу.

Сатып алсын кербендер.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан.
Салтанаттуу шырылдан,
Султан аттуу шырылдан.
Шырылдан биздин шыйкыбыз,
Бүгүн калды уйкубуз.
Эсен болсо жылкыбыз,
Бүгүн калды уйкубуз.
Адыр-адыр жерлерден,
Айгыр минип биз келдик.
Айгыр оозун тарталбай,
Ушул үйгө туш келдик.
Бұдұр-бұдұр жерлерден,
Бука минип биз келдик.
Бука оозун тарталбай,
Ушул үйгө туш келдик.
Быяққа тур деп апамды,
Апам берет чапанды.
Байкем берет соолукту,
Байбиче берет жоолукту.
Шып шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.
Карылардын наркы экен.
Жигиттердин айты экен.
Жылкычынын мурунтан,
Айтып жүргөн салты экен.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан,
Салтанаттуу шырылдан.
Алача бәэ сур тайлар,
Минилбеген кур тайлар.
Бұртө-бұртө бұртөлөр,
Бұртө байтал сур тайлар.
Байбичелер, энелер,
Шалдыр-шулдур шакек, чык,
Саймалаган жоолук, чык.
Шакекти колго салалык,
Жоолукту белге чалалык.

Жылкыбызга баралык,
Кунан тайды минелик,
Кубалашып ойнойлук.
Айгыр атты минелик,
Оодарышып ойнойлук.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан,
Султан аттуу шырылдан.
Конок тоого бүткөндө,
Кошо чыккан шырылдан,
Таруу ташка бүткөндө,
Талаша чыккан шырылдан.
Жылкычы менен коюндаш,
Жанаша чыккан шырылдан.
Шырылдан биздин шыйкыбыз,
Түндө келет уйкубуз.
Аман болсо жылкыбыз,
Эртең канар уйкубуз.
Шырылдан айтып жүргөндө,
Конок менен тарууну,
Жеп кеттесин жылкыбыз.
Шып шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен,
Карылардын наркы экен,
Жигиттердин айты экен.
Бай, бай терек, бай терек,
Башын кесмек не керек.
Эт желиндүү боз койго,
Тели козу не керек.
Ана Султан шырылдан,
Мына Султан шырылдан.
Шып шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.

III

Сабабайлар сабайлар,
Салам айттык акелер.
Куттуу болсун ушу үйлөр,

Курут алсын женелер,
Куру калсын мичкейлер.
Кууп алсын баатырлар,
Тууп алсын катындар.
Айдал алсын дыйкандар,
Атып алсын мергендер.

IV

Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан.
Салтанаттуу шырылдан,
Султан аттуу шырылдан.
Ана султан шырылдан,
Мына султан шырылдан.
Шып-шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.
Сайга бүткөн сары тал,
Ыргай эмей эмине.
Сан жигиттер жыйналып,
Шырылданды айтышса,
Жыргал эмей немине.
Кумга бүткөн куба тал,
Ыргай эмей эмине.
Куп жигиттер жыйылып,
Шырылданды айтышса,
Жыргал эмей эмине.
Аке барман, аке барман,
Аке барман үйдө бекен.
Үйдө болсоң ун берчи,
Ак боз атың боодо бекен.
Боодо болсо балкысын,
Боор жүнү толкусун.
Ак боз аттың үстүнө,
Ак шайы тердик жараашар.
Ак шайы тердик үстүнө,
Көк шайы желдик жараашар.
Көкчө желдик үстүнө,
Көмкөрө ээр үстүнө,

Көрпөчөсү жарапар.
Көрпөчөнүн үстүнө,
Алтын быштан жарапар.
Алтын быштан үстүнө,
Аке барман жарапар.
Аке барман колуна,
Албарс кылыч жарапар.
Албарс кылыч чабарга,
Душман башын көмөргө,
Боз топурак үстүнө,
Байчечекей жарапар.
Байчечекей шиберге,
Эчкилүү кой жарапар.
Эчкилүү койду жаярга,
Эптүү бала жарапар.
Эптүү бала колуна,
Эмил чочмор жарапар.
Эмил чочмор урага,
Эттүү коен жарапар.
Эттүү коен жәэрge,
Эне киши жарапар.
Эне киши колуна,
Толтолуу кездик жарапар.
Толтолуу кездик арчырга,
Кытай жоолук жарапар.
Кытай жоолук катарга,
Алтын сандык жарапар.
Алтын сандык жүктөөргө,
Нарча тайлак жарапар.
Нарча тайлак комдорго,
Кыз балалар жарапар.
Кызын кызыбы балабы,
Кош билерик салабы.
Билеригин жоготуп,
Бизге жалаа кылабы.
Топ-топ тору тору тай,
Томук жүнүң канакей.
Торко тонду жеңе тай,
Шакек жоолук канакей.

Кап-кап кара тай,
Каптал жұнұң канакей.
Капка тонду жеңе тай,
Шакек жоолук канакей.
Қызыл короз кый короз,
Қырманда өткөн,
Қыз албаган жигиттер.
Арманда өткөн,
Қызыл короз кый короз.
Канатын көр,
Байгамбарым салып кеткен,
Санатын көр.
Байгамбарым салып кеткен,
Санатын көр.
Байгамбарым салып кеткен,
Оюнун көр.
Қызыл короз кый короз,
Қуйругун көр.
Байгамбарым салып кеткен,
Буйругун көр.
Аяқ табак калдыратып,
Курут салып жатабы бейм.
Бычак учу жылтырайт,
Май томуруп жатабы бейм.
Кула бото құл бото,
Тұнөп өтсүн үйүнө.
Козучактын атасы,
Чолпон-Ата.
Тийип өтсүн үйүнө,
Құлө бото – құлө бото.
Тұнөп өтсүн үйүнө,
Музочактын атасы.
Занги баба,
Тийип өтсүн биздин бата.
Құлө бото – құлө бото,
Тұнөп өтсүн үйүнө.
Алакчынын атасы,
Тычан ата.
Тийип өтсүн биздин бата.

Калк агасы дегенде
Элден болсо акейим шыбагасы
Алтын болсун атындын такасы
Булгары экен бүркүттүн томогосу
Күмүш экен үйүндүн босогосу
Эмил экен акейим чочмарысы
Бота агасы кызындын ота агасы

V

Конок тоого чыкканда,
Кошо чыккан шырылдан.
Тору кашка бүткөндө,
Талаша чыккан шырылдан.
Жылкычы менен коюндаш,
Жанаша чыккан шырылдан.
Шырылдан биздин шайкыбыз,
Түндө келет уйкубуз.
Шырылдан айтып жүргөндө,
Конок менен тарууну,
Жеп кетпесин жылкыбыз.
Шыр шырылдан шырылдан,
Жылкычынын ыры экен.
Карылардын адаты экен,
Жигиттердин айты экен.
Бай бай терек бай терек,
Башын кессек не керек.
Ит желинди боз койго,
Эгиз козу не керек.
Эрке жакпас катынга,
Упа, эндик не керек.
Ана султан шырылдан,
Шып шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.

VI

Ара ай, ара ай ай башы ээй,
Бүгүн айдын он беши ээй.

Короодогу а кой башы, эй
Конур салкын күз башы эй
Акем өзү иш башы эй
Ана солтон шырылдан эй
Мына солтон шырылдан эй
Шырылданчы шырыбыз эй
Жылкычынын ырыбыз эй
Карылдардын кайты экен эй
Боз балдардын айты экен эй
Ана солтон шырылдан эй
Мына солтон шырылдан эй
Шырылдан айткан бакырлар эй,
Таң атканча какылдар эй,
Адыр, адыр жерлерден эй.
Айгыр минип биз келдик эй,
Айгыр башын тарталбай эй.
Ушул үйгө туш келдик эй,
Будур, будур жерлерден эй.
Бука минип биз келдик эй,
Бука башын тарталбай эй.
Ушул үйгө туш келдик эй,
Ана солтон шырылдан эй.
Мына солтон шырылдан эй,
Шырылданчы шыйкыбыз эй.
Тұндө келбейт уйкубуз эй,
Биз жылкычы балабыз эй.
Жылкыбызга барабыз эй,
Астыбыздан качкан боз коен эй.
Тосуп уруп алабыз эй,
Боорун чокко салабыз эй.
Терисин токум төшөнүп эй,
Тейтейишип калабыз эй.
Кулун тайдай жытташып эй,
Кучакташып алабыз эй.
Ана солтон шырылдан эй,
Мына солтон шырылдан эй.
Шырылданчы шыйкыбыз эй,
Тұндө келбейт уйкубуз эй.

VII

Конок тоого бүткөндө,
Кошо бүткөн шырылдан.
Таруу ташка бүткөндө,
Талаша чыккан шырылдан.
Жылкычы менен коюндаш,
Жанаша чыккан шырылдан.
Шырылдан биздин шайкыбыз,
Түндө келбейт уйкубуз.
Шырылдан айтып жүргөндө,
Конок менен тарууну,
Жеп кетпесин жылкыбыз.
Шып-шырылдан шырылдан,
Жылкычынын ыры экен.
Карылардын кайты экен,
Жигиттердин айты экен.
Бай-бай терек бай терек,
Ашык кесмек не керек,
Эт желиндүү боз койго,
Эгиз козу не керек?
Эрге жакпас катынга,
Упа-эндик не керек?
Ана султан шырылдан,
Мына султан шырылдан.
Шып-шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.

VIII

Сап-сабайлар сабайлар,
Салам айттык акелер,
Куттуу болсун ушу үйлөр.
Курут алсын женелер,
Куру калсын мечкейлер.
Кууп алсын баатырлар,
Тууп алсын катындар.
Айдал алсын дыйкандар,
Атып алсын мергендер.

Сайып алсын баатырлар,
Сатып алсын кербендер.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан,
Салтанаттуу шырылдан,
Султан аттуу шырылдан.
Шырылдан биздин шыйкыбыз,
Бүгүн калды уйкубуз.
Эсен болсо жылкыбыз,
Эртең канар уйкубуз.
Адыр-адыр жерлерден,
Айгыр минип мен келдим.
Айгыр оозун тарта албай,
Бай үйүнө туш келдим.
Будур-будур жерлерден,
Буудан минип мен келдим,
Буудан оозун тарталбай,
Бай үйүнө кез келдик.
Бий аке тур дейт апамды,
Апам берет чапанды.
Бай акем берет соолукту,
Байбиче берет жоолукту.
Шып-шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.
Карылардын адаты экен,
Жигиттердин айты экен.
Жылкычынын илгериден,
Айтып жүргөн салты экен.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан.
Салтанаттуу шырылдан,
Султан аттуу шырылдан.
Түлкү ичикин астында,
Түртүп атат акейин!
Түрткөнүнө кубанып,
Турбай жатат женәйин.
Барча ичикин астында,
Басып атат акейин.
Басканына кубанып,

Турбай жатат жеңейин.
Алача бәэ, сур тайлар,
Минилбеген кур тайлар,
Бәртө-бәртө бәртөлөр,
Бәртө байтал, сур тайлар.
Байбичелер, жеңелер:
Шалдыр-шулдур шакек чык,
Саймалаган жоолук чык!
Шакекти колго салалы,
Жоолукту башка чалалы.
Жылкыбызга баралы,
Кунан, тайды минели,
Кубалашып ойнойлу.
Айгыр атты минели,
Оодарышмак ойнойлу.
Ала даакы шырылдан,
Кула даакы шырылдан,
Султан аттуу шырылдан,
Салтанаттуу шырылдан.
Бөтө башы дың-дын.
Малды берсин мин-мин.
Жылкы берсөң ала бар,
От жакалай бала бар.
Жүктөрүнө төө бер!
Жүктөп алыш жүрө бер.
Саарына бәэ бер!
Сааган сайын иие бер!
Желендин
Ал уч менен бул четине
Ок чуркаса жетпесин!
Кас санаган душманын,
Келер ушу убакка жетпесин.

IX

Ала даакы шырылдан
Кула даакы шырылдан
Салтанаттуу шырылдан
Султан аттуу шырылдан.

Ана султан шырылдан,
Мына султан шырылдан.
Шып-шырылдан шыр экен,
Жылқычынын ыры экен.
Сайга бүткөн сары тал,
Ыргай эмес эмне,
Сан жигиттер жыйылып,
Шырылданды айтышса,
Жыргал эмес эмне?
Аке барман, аке барман,
Аке барман үйдөбү экен?
Үйдө болсоң үн берчи!
Ак боз атың боодо бекен,
Боодо болсо балкысын,
Боор жұнұ толкусун.
Ак боз аттың үстүнө,
Ак шайы тердик жарапар,
Көк шайы желдик жарапар.
Көк шайы желдик үстүнө,
Көмкөрө ээр жарапар.
Көмкөрө ээр үстүнө,
Көрпөчөсү жарапар.
Көрпөчөсү үстүнө,
Алтын быштан жарапар.
Алтын быштан үстүнө
Аке барман жарапар.
Аке барман колуна,
Албарс кылыш жарапар.
Албарс кылыш чабарга,
Душман башы жарапар.
Душман башын көмөргө,
Боз топурак жарапар.
Боз топурак үстүнө,
Байчекей жарапар.
Байчекей жәзрге,
Эчкилүү кой жарапар.
Эчкилүү койду жаярга
Әптүү бала жарапар.
Әптүү бала колуна,

Эмил чочмор жарашар.
Эмил чочмор урууга,
Эттуу коен жарашар.
Эттуу коен жээрge,
Энекеси жарашар.
Эне киши колуна,
Толтолуу кестик жарашар,
Толтолуу кестик арчырга,
Кытай жоолук жарашар.
Кытай жоолук катарга,
Алтын сандык жарашар.
Алтын сандык жүктөргө,
Нарча тайлак жарашар.
Нарча тайлак комдорго
Кыз балалар жарашар.
Кызың кызыбы, балабы?
Колуна кош билерик салабы?
Билеригин жоготуп,
Бизге жала кылабы?
Топ-топ тору тай,
Томук жүнүң канакей,
Торко тондуу женетай,
Шакек, жоолук канакей?
Кап-кап каратай,
Каптал жүнүң канакей?
Кымкап тондуу женетай,
Шакек, жоолук канакей?
Кызыл короз кый короз кырманда өткөн,
Кыз албаган жигиттер арманда өткөн.
Кызыл короз, кый короз канатын көр!
Байгамбарым салып кеткен санатын көр!
Байгамбарым салып кеткен оюнун көр!
Кызыл короз, кый короз куйругун көр!
Байгамбарым салып кеткен буйругун көр!
Аяк-табак калдырайт,
Курут салып жатабейм.
Бычак учу жалтырайт,
Май томуруп жатабейм.
Күлө бото – күлө бото,

Тұнеп етсүн үйүнө,
Козучактын атасы,
Чолпон ата –
Тийип өтсүн биздин бата.
Күлө бото, күлө бото,
Тұнөп өтсүн үйүнө.
Музоочактын атасы,
Занги баба –
Тийип өтсүн бизден бата.
Күлө бото – күлө бото,
Тұнөп өтсүн үйүнө
Улакчанын атасы
Шайпаң ата –
Тийип өтсүн бизден бата.
Калк агасы дегенде калк агасы
Элден әкен акейим шыбагасы.
Алтын болсун атындын такагасы,
Булгары әкен бүркүттүн томогосу,
Күмүш әкен үйүндүн босогосу.
Эмил әкен акейим чочморосу,
Жаркырасын кызындын каркырасы.
Ботогосу кызындын өз агасы.

X

Конок тоого бүткөндө,
Кошо чыккан шырылдан.
Таруу ташка бүткөндө,
Талаша чыккан шырылдан.
Жылкычы менен коюндаш.
Жанаша чыккан шырылдан.
Шырылдан биздин шыйкыбыз.
Тұндө келет уйкубуз.
Шырылдан айтып жүргөндө,
Конок менен тарууну,
Жеп кетпесин жылкыбыз.
Шып-шырылдан шыр әкен,
Жылкычынын ыры әкен.
Карылардын адаты әкен,

Жигиттердин айты экен.
Бай-бай терек бай терек,
Башын кессек не керек.
Эт желиндүү боз койго,
Эгиз козу не керек?
Эрге жакпас катынга,
Упа-эндик не керек?
Ага султан шырылдан,
Мына султан шырылдан,
Шып-шырылдан шыр экен,
Жылкычынын ыры экен.

ОП МАЙДА

Майда-майда, мапмайда,
Майдалансын, атты айда.
Кызыл толгон кырманды,
Сузалы биз кап кайда.
Бекер жүрсөң жан багып,
Таба албайсың эч пайда.
Майда-майда оп майда,
Орой-орой ол майда,
Ороо толсун оп майда.
Кырча-кырча басканын,
Кырман толсун, оп майда.
Майда-майда, мапмайда,
Майдалансын, атты айда.
Майда бассан жаныбызга пайда.
Талкандары бизге пайда,
Топондору сизге пайда.
Орой-орой оп майда,
Орто толсун оп майда.
Талкандары бизге пайда,
Шалкылдата баспасак,
Оп майда бизге дан кайда.
Кар алдына калбасын,
Эртелеп баарын майдала,
Орой-орой оп майда,

Орой-орой басканда,
Ороо толсун оп майда,
Кырча-кырча басканда,
Кырман толсун оп майда,
Даны бизге пайда,
Топону сизге пайда,
Майда-майда-майда,
Оп, оп майда, оп майда,
Тилек кылдык кудайга.
Мөндүр алды арпаны,
Оп, оп майда, оп майда.

II

Майда-майда, оп майда,
Орто жери топ майда.
Айланасы көп майда,
Аралары бек майда.
Жаныбарым, оп майда,
Жаныбызга бек пайда.
Майды-майды, оп майда,
Майдаланса мaa пайда,
Самандары саа пайда,
Талкандары мaa пайда.
Орой-орой басканым,
Ороо толсун, оп майда.
Орокчунун балдары,
Нанга тойсун, оп майда.
Кырча-кырча басканын,
Кырман толсун, оп майда.
Кырманчынын балдары,
Нанга тойсун, оп майда.

Береке бер буудайга.
Далым күйдү бул жайды,
Баба дыйкан бар болсо,
Бир карашар ал жайга.

ЧЕЧКОР

(үрөн сепкенде)

Мына, септим уучтап,
жылуу жерден конуш тап.
Бу – жетим-жесирге,
мунусу – карып-мискинге.
Бу – ач-арыкка,
мунусу – алсыз карыпка.
Булары курт-кумурская,
мунусу – сурамчыга,
а бул – тилемчиге.
Булары – саламчыга.
Калгандары, сизге, бизге, мага.
Баба дыйкан жолдошум,
бардык ишти ондосун,
бардык жерде колдосун,
жар болуп жылоосун.
Эми быягын мен билемин:
сугатың өксү болбосун,
өнгөндө арам чөп койбосмун.
Арыггың кенен чабылат,
корукчуң арбын табылат,
тилегим жөн, өн, үрөнүм, өн!
Береке бек байласын,
Бердик Баба дыйканга,
бириң минден байласын.

Дыйкандардын дүрбөөнү,
Ак буудайдын үрөнү.
Шамыянын шайлатып,
Кош өгүзүн айдатып,
Буурусунду боктуруп,
Кара жерге суктуруп,
Жердин жүзүн ачтырып,
Ак буудайды чачтырып,
Маласын майда тарттырып,
Дыйкандын күчүн арттырып,

Арыгын терен чаптырып,
Ачкалыкты жоготуп,
Таш капкандай катырып.
Суу агызып арыкка,
Токчулукту келтирип,
Ушу дүйнө жарыкка.

Эгин бышканда

Баба дыйкан – атабыз,
Калың кара көп журт,
Пайданды көрүп жатабыз.
Береке бер эгинге,
Белсенип кызмат биз кылсак,
Эмгек кетпес тегинге,
Байчечекей, шиберлер,
Бажырайып бүрдөсүн,
Бачым эмгек кылгандар,
Карыны тоюп гүлдөсүн.

Эгин оргондо

Бол жигиттер, болгула,
Ор, жигиттер, оргула,
Чал, орогум, чалғының,
Арпа, буудай таштабай,
Боого байлан салғының.
Ор, орогум, оргунун,
Бербе бир дан жоолорго,
Ор, орогум, оргунун!

Кийим бычканда

Кептүү болгун кийимим,
Менин ушул тилегим.
Кийгенимде сүйгүдөй,
Ким сынаса кийимди,
Ичи жаман күйгүдөй,

Кептүү болгон экен деп,
Жүрөгүндө түйгүдөй.

Тон чык

Ак токтумдун териси,
Ашаткысын келтирдим,
Абдан ийин жеткирдим.
Кыткыл кылбай өзүндү,
Ашаткыңды қандырдым.
Тап менен тузун салдырдым.

Чык, терим, тон-тонума!
Калдыр-кулдур этпестен,
Түшө көргүн жонума,
Ийлебесем мaa жазык,
Кылдырасаң саа жазык,
Тон чык!.. Тон чык!..

Эмгек жөнүнде

Чагылышкан орогум
Чалып буудай оромун
Чал болсом да бир гектар
Түшкө чейин оромун.
Жигит туруп Өскөнбай,
Ишке чыкпай өлгөнбай.
Жалкоосу тартып эринчээк,
Уйкуга көзү чөмгөнбү ай.
Ой боз балдар күчүң бар,
Ар кимдин сүйгөн ишин бар.
Эл үчүн иштеп сен калсан,
Эмгегиндин изи бар.

Дыйкан

Дыйкан деген жаныбар,
Кош өгүзүн байлаган.

Шамыянын шайлаган,
Жазга маал болгондо,
Буурусунун бүктүрган,
Тишин жерге сүктүрган,
Кара жерди кантарган,
Көптөн ороо ачтырган,
Аштап буудай чачтырган.
Зарда кетмен алдырып,
Арыктарын чаптырган,
Башына барып суу байлап,
Аңдап кетсе бир жери,
Дыйкан байкуш бойбойлоп,
Кара суусун бастырып,
Арам чөбүн өлтүрүп,
Кара суун ичкен сон,
Жабыгынын жалындай,
Жалкылдаган ак буудай,
Жайыгынан өткөнүн,
Богогунан бозоруп
Канатынан кызарып
Сабагынан саргайып,
Кыйыгынан кыярып,
Карыш башын кердирип,
Кызганбай машак тердирип.

Дыйканчылык

Дыйкан деген жаныбар
Кош өгүзүн байлаган.
Шамыянын шайлаган.
Жазга маал болгондо
Тишин жерге сүктүрган,
Кара жерди кантарган,
Төбөдөн ороо каздырган,
Уучтап буудай чачтырган.

Сугаруу жана эгин өстүрүп бышыруу

Базардан кетмен алдырып,
Арыктарын чаптырып,
Башына барып суу байлап,
Андеп кетсе бир жери,
Дыйкан байкуш бойбойлоп,
Кара суун бастырып.
Арам чөбүн өлтүрүп,
Кара суун ичкен сон,
Жабыгынын жалындай
Жалкылдаган ак буудай,
Богогунан боз уруп,
Кылканынан кызарып,
Сабагынан саргарып,
Кылканынан кыярып,
Карыш башын кердирип,
Кызганбай машак тердирип.

Эгин оруу

Орокчуга бердирип,
Карыш башын тердирип,
Бул жаны ак буудай,
Кызганбай машак тердирип,
Орокчуга ордурат,
Ботойтуп байлап боолорун:
Ороктору чынк этип
Ос дынк этип.
Орокчулар дыйкандар,
Оң талаша кыйгандар,
Орокчулар арбаңар!
Боону мыктап байлаңар.

Эгин бастыруу

Жыйырмадан боо өлчөп
Чон өгузгө бек тартып,
Кырманга тартат чийнелеп.

Кырманын такыр чаптырган,
Ортого мамы кактырган.
Ак буудайын чачтырган,
Ай туяқ менен бастырган.
Эки бөлөк үйдүргөн,
Кыбыладан соккон шамалга,
Күрөк менен сапыртып,
Топонун бөлөк үйдүргөн.
Кызылдарын бөлдүргөн,
Кудай таала кудурет,
Шондой кылып көндүргөн.
Кунан кой сойгон чечкорго,
Дыйкандар көнүл жамдаган.

Буудай тарттыруу

Айры менен чачтырган,
Ороолорун каздырган,
Чарын бөлөк согоргон,
Кырманын жакшы согоргон,
Самандарын сумдаткан,
Мал жебестен тек жаткан.
Кышкы чилде болгондо,
Өгүзгө салат саманын,
Кыргыз байкуш канетсин,
Ошентип табат амалын.
Ак буудайдай жарыктык,
Ала кийиз жайдырып,
Ала капка салдырып,
Эки өгүзгө жүктөткөн.
Тегирменге бардырып,
Унду салып алдырып,
Калачынын акысын,
Төрт кадактан алдырып.

Бышырып ичүү

Унун таза элетип,
Тузун сууга эритип,

Унун сууга салдырып,
Катындар эсип тандырып.
Нары бери кам кылып,
Жука жайып нан кылып,
Казанга салып катырып,
Каймагына матырып,
Бул дыйкандардын белгиси,
Туугандарын чакырып,
Казан толо кайнады,
Туугандары келди эле,
Нанды туурасынан чайнады.

Биздин колхоз

Биздин колхоз онолду,
Жалкоолор такыр жоголду.
Мындан ары чамдайбыз,
Жалкоолукка барбайбыз.
Жайкалтып айдар эгинди,
Жайлоого малды айдайбыз.

Мыкты колхоз аталды,
Планды толук аткарды.
Келечекке кол жайып,
Коммунизмге аттанды.
Күркүрөгөн күз келип,
Күлүндөдү әмгекчи эл.
Кызыл толуп кырманга,
Кубанычтуу биздин эл.

Гүлдөтөлү айылды

Күжүрмөн иштеп курбулар,
Гүлдөтөлү айылды.
Үйлөр куруп, бак тигип,
Колхозубуз байыды.

Бак тигели, жүргүлө,
Биздин колхоз, айылга.
Кен казалы арыгын,
Колго күрөк алғыла.

Жемиш багын көп тиктик,
Биздин колхоз, айылга.
Көргөн киши кубанар,
Кызыл-тазыл шаңына.
Алма, өрүк көп өссө,
Биздин колхоз багына.
Тазалық менен сулуулук,
Өкүм сүрөт дайыма.

Колхоздун иши онолду

Чачкын бир эле элибиз,
Пайдасыз эле жерибиз.
Туюк бир эле көзүбүз,
Артта элек кыргыз өзүбүз.
Көбөйттүк мал чарбаны,
Керилген талаа жерлерди,
Кубаттуу ЧТЗ айдады.
Машинаны майлады,
Керексиз жаткан жерлерди,
Гүлдөтүп дыйкан айдады.
Эгин чыкты тирелип,
Эмгекке текши кирелик.
Күздө түшүм мол алышп,
Кубанычтуу күлөлүк.
Жалпы шайман шайланды,
Жерибиз болсо, дыйкандар,
Трактор менен айдалды.
Мээнетибиз азайып,
Кедейдин көөнү жайланды.

Эмгек үзүрү

Ак кар кетип көк чыгып,
Абада торгой сайраган.
Саржан салып, кош куруп,
Кыртыш тилип айдаган.
Ударниктер ылдамдал,
Жүз сотийден¹ ашырып,
Колхоздо эгин айдашат,
Жүз элүүдөн айдаган,
Жер арбытып күч менен,
Машиналар чамдаган.
Жалкоо менен тап душман,
Арабыздан селдеген.
Орундастып кызматын,
Ударниктер тердеген.
Партия айткан уставда,
«Ушуга сыйлык бер» – деген.
Кетмен алыш колуна,
Сугатчы кулак байлаган.
Кулактап суу жайганда,
Көгү чыгып жайнаган.
Өйдөлөп өсүп келгенде,
Жер-жемиши жайнаган.
Кыярып дүмбүл болгондо,
Кызыарып даны толгондо,
Жалпы дыйкан эмгекчи,
Орок салып чамдаган.
Үзүрү берген күзүндө,
Жазғы эмгек чардаган.

Үлгүлүү колхоз

Ленин аттуу колхозум,
Илгерлеп иши, торолсун.
Ичинде болсо жалкоосу,
Кечикпей иштеп оңолсун.

¹ Сотий – жер олчөмү орусчадан келген сотых (соток) деген мааниде.

Колхоздо эгин айдашат,
Жайлоого бээсин байлашат.
Тукуму жакшы болот деп,
Ар турдүү жылкы тандашат.

Жаз болгондо колхозчу,
Жайып коюн төлдөтөт.
Суусаса малын сугарып,
Кокту өөдө жайып өрдөтөт.

Кышка чейин камынып,
Мал сарайлар салышат.
Үстүнөн суук өтөт деп,
Калындал үстүн жабышат.

Кең Тянь-Шань жеримде,
Колхозум бар үлгүлүү.
Жайлата мыкты иштешип,
Мол түшүм алган күз күнү.

Малчыга

Аскарлуу тоодо мал баккан,
Ак пахта эгип, дан баккан,
Белсенип билек түрүнгөн,
Берилип ишке сүйүнгөн.
Мекени гүлдөп жыл сайын,
Пахтасы тоодой үйүлгөн.
Эмгегин жумшап чарбага,
Кызматын элге синирген.
Кой, эчкисин айдаган,
Уян тыбыт жүн алган.
Козу, улагы жайнаган,
Эгизден кой төлдөгөн.
Ар дайым жылуу сарайда,
Арыктап бирөө өлбөгөн.
Жазында жакшы төлдөтүп,
Учетунду тактагын.

Кадырлап багып коюнду,
Колхоздун тузун актагын.
Семиргенде коюнду,
Алмашып бирин сатпагын.
Жайыттан, суудан бузулат,
Жакшы кара, аксагын.
Бир жылда эки кыркасын,
Койдун берер буласын.
Жайытта, кышта, жакшы бак,
Жарышта озуп чыгасын.
Тыбытын тарап эчкинин,
Баалагыла салмагын.
Эгизден төлдөп жыл сайын,
Өстүрөт санын чарбанын.

Сугарды бүт талааны

Ар качан да жер жебейт,
Элдин кылган эмгегин.
Эли баалайт ар качан,
Эмгектен чыккан эрлерин.

Беш жыл мурун элибиз,
Салтанат менен үй тигип,
Сегиз колхоз элдери,
Каналды казды биригип.

Кайрыма деп аталчу,
Бир кездерде бул арык.
Жылжып аккан суу менен,
Жер сугарып кыйналып.

Азыр көрсөн каналды,
«Сарыбаш» деп аталды.
Кебер болгон эски арык,
Кенен болуп жасалды.
Мээнетинди жер жебей,
Эмгегинди баалады.

«Сарыбаш» канал бул күнде,
Сугарды бардык талааны.

Эпкиндүү башкарма

Ээ башкарма, Курманбай,
Бүттүбү план, иш кандай?
Беш жылдыктын ичинде,
Өстү го чарбан бир далай?

Өз өлкөнө көп жардам,
Бергендерсин, Курманбай.
Беш жылдыкты бел байлас,
Орундоого төрт жылда,
Чамдагансың бир далай.

Райондон көп угам,
Беш жылдыкты Курманбай,
Аткарат деп төрт жылда,
Айтканынан буйдалбай!

Таңкы эмгек

Карангы өйдө түрүлүп,
Таң келатты сүрүлүп,
Жалтанчаак желарғыга,
Сулуу гүлдөр жүгүнүп.

Эмгектен кабар билдирип,
Торгойлор сайрайт бүлүнүп.
Кырманчы кыз-келиндер,
Апийим жакка жүгүрүп.

Жаз койнунда эмгекчи

Ойдолоп жазда әрке жел,
Күлпүнүп турат көк шибер.
Сырларын алтын талаанын,
Антарып жаткан женелер.

Сокосун кармап, ат айдал,
Эмгегине бел байлап.
Ата-энэ өскөн бул талаа,
Күлпүндү бүгүн гүл жайнап.

Гүлдөтүп эми жергесин,
Күлүндөп әлим тердесин.
Күнүгө үчтөн күн тапкан,
Колхозчулар – жердешим.

Күзгү көрүнүш

Саргайтып чөптөр кубарган,
Күзгү талаа эң сонун.
Береке толкуп нурданган,
Комбайн оруп әгинди.
Күркүрөп мотор чыңалган,
Ак калпактуу абакем,
Тазалап, буудай сапырган.
Чаң ызгытып машина,
Әгинди тынбай ташыган.
Кызыл көйнөк женелер,
Эмгектенет талbastan.
Нормасын күндө аткарат,
Жумуштан бир күн калbastan.
Пионерлер – жаш балдар,
Машак терет аныздан.
Күзгү сонун көрүнүш,
Көргөндүн көөнүн кубанткан.

Тарт орокту

Көйкөлүп бышкан ак буудай,
Ак мая болуп сабагы.
Түшүрбөй бир дан талаага,
Түптүгөл жыйнап алалы.
Тарт орокту, орокту!
Талбай иште, орокчу.

Сыдырым соккон шамалга,
Сымаптай данды сапырып,
Бүткөрөлү планды,
Мөөнөтүндө тапшырып.

Сапыр, аба, сапыргын,
Өз нормонду ашыргын!

Комбайнды тындыrbай,
Пайдаланып алалы.
Тегеренип айланса,
Тартылсын жердин танабы.

Тынбай чапкын, комбайн,
Күбүлбесүн буудайын!
Күз күрөштө жабыла,
Жалпы эмгекке чыгалы.
Беш жылдыкты төрт жылда,
Аткарылчу убагы.
Чамда, чамда колхозчу,
Гүлдөтөлү колхозду!

Чалгычы

Чалгымды алыш колума,
Чарчабай иштейм тобумда.
Норманы ашык аткарам,
Жыргалдуу заман доорунда.

Азандан турам эринбей,
Жалкоолукка берилбей.
Жакшылап иштейм эл үчүн,
Жалкоо адам дедирбей.

Чалгымды жакшы чабамын,
Чаалыкпай эмгек табамын.
Беш жылдыкты орундал,
Ударник атак аламын.

Мен күжүрмөн баламын,
Мелдеште алга барамын.
Эл үчүн иштеп талықпай,
Эмгектен баар аламын.

Койчунун ыры

«Чой-чойлоп» багып кубанып,
Коюмду жайдым жон-жонго.
Сүтүнөн да, жүнү көп,
Киреше берем колхозго.

Эгиздел өстү койлорум,
Эн эле жакшы ойдомун.
Атагым калсын элде деп,
Алдыга милдет койгомуун.

Он жыл болду кой бактым,
Ошондон бери мен сакмын.
Эмгектин болдум баатыры,
Эмгегим менен мен жактым.

Өстүрөм колхоз төлдөрүн,
Азык-түлүк, көлдөгүн!
Арнадым баккан малыма,
Адырдын сонун бүрлөрүн.

Алдымда менин талабым;
Алысцы сыртка багамын,
Укмуштай семиз болду деп,
Угаарсын койдун кабарын.

Алдыга койду чоң милдет,
Беш жылдык план белгилеп.
Колхоздун малын кайтарган,
Койчунун ырын әл билет.

Эмгек айы

Эмгектин көркүн чыгарган,
Эң эле сонун май айы.
Эркиндик туусун кармаган,
Элимдин жарық кабагы.

Кетмен чапкан жеңекем,
Керилип иштер кези әкен.
Күжүрмөн иште, күч жеңет,
Күзүндө болсун берекен.

Колхоздун малы төлдөгөн,
Кандай сонун май айы.
Байчечекей гүл жайнап,
Балкыган бардық тарабы.

Булбул, торгой сайраган,
Бул майрамдын белгиси.
Жәниси чыкты әмгектен,
Жәнемдин ушул синдиши.

Эмгектин көркү ачылган,
Эңчиси тийип башынан.
Таалайга бизди жеткирди,
Партиябыз акылман!

Планымды ашырам

Эпкиндүү иштейм умтулуп,
Эгиним толсун кырманга.
Пландан эрте аткарыш,
Эмгек ал, әлим, кур калба.

Колума алыш күрөктү,
Кызылын мыкташ сапырам.
Алдыга койгон максатым –
Планымды ашырам.

Дыйкандар

Тээ тетиги көрүнгөн,
Колунан көөрү төгүлгөн,
Ар шайманы колунда,
Бригадага бөлүнгөн.
Кетменин ала жүгүрүп,
Эмгек десе сүйүнгөн.
Нормасын ашык аткарып,
Баракелде, дедирген,
Иштеги биздин дыйкандар.
Бардык ишке чыдамдуу,
Бел байлаган дыйкандар.
Алтын эгин алуу үчүн,
Жер айдаган дыйкандар.
Дайыма алга баруу үчүн,
Тез чамдаган дыйкандар.
Күжүрмөн дыйкан-абалар,
Жарышта артта калбаңар.
Жылдагыдан мыкты иштеп,
Элине оокат камданаар.
Ар ишиң болсо жайында,
Калың элин шанданаар.
Күжүрмөн дыйкан-абалар,
Алда бол, иште чамдаңар!
Беш жылдыкты төрт жылда,
Аткаруу үчүн албанаар!

Камыналы, туугандар!

Күздүк оруу-жыюуга,
Камыналы, туугандар!
Комбайн айры, тырмоолор,
Керек шайман-куралдар.
Орокту колго бек кармап,
Аткаралы нормону.
Жалкоолонсок эч качан,
Орундалбайт ойдогу.

Эскербесек болобу,
Алдыдагы планды.
Аткарууга жалпыга,
Чакыралы ураанды,
Күзгү оруу-жыюуга,
Көнүлдү абдан буралы,
Комбайн, орок, чалгылар –
Колхозчунун куралы.

Ээ бололук кадырга

Жон-жонго кой кайтарып,
Жалкоолонуп турбаймын.
Ала-Тоо сонун көркөм жер,
Коюмду жайып ырдаймын.

Жайллоонун сонун атыр жел,
Ал кошот менин алымса.
Жайылган койдун четинде,
Жайдары жүрөм дайыма.

Беш жылдык ушул планда,
Милдетти мыктаап алганмын.
Аткарыш үчүн милдетти,
Дилимди бүтүн бургамын.

Түрлөнтүп чөпту жедирип,
Коюмду жаям адырга.
Жаш төлдү аман асырап,
Ээ болом урмат-кадырга.

Құжұрмөн элим әң сонун

Жаркылдап шайыр жүрүшкөн,
Кайғысыз өмүр сүрүшкөн.
Нормасын толук аткарған,
Белсенип иштеп әмгекте,
Женип чыккан әл сонун!

Эртөлөп ишке барышкан,
Эмгектен пайда табышкан,
Жер астында көндерден,
Далайларын табышкан,
Эр жумушчу эл сонун!

Эмгекти дайым мыкtagан,
Эл сөзүнөн чыкпаган,
Ак буланы эгишкен,
Эмгектин гүлүн теришкен,
Колхозчұ-дыйкан эл сонун.
Каналды ықчам казышкан,
Бир-бiri менен жарышкан,
Мыкты иштеп әмгекти,
Нечени орден алышкан,
Күжүрмөн әлим әң сонун!

Жайлоого әрте барышкан,
Төлдөрдү аман алышкан,
Согуштагы әрлерге,
Күлүк аттар багышкан,
Малчы әлим әң сонун!

Мекенин жоодон сактаган,
Жамандық ишке баспаган,
Душманы менен согушкан, –
Женишке әә болушкан,
Баатыр әлим әң сонун!

Малды жакшы баккыла

Күч малынды семиз кыл,
Кызмат ишин тегиз кыл.
Бир атынды үч атка,
Сураганга бергис кыл.

Күч аттарды сыйланар,
Арыктыкка кыйбанар.

Жем кылгыла арпадан,
Беде, чөпту жыйнанаңар.

Кырчангы, жоор болбосун,
Ээр-токуму ондолсун.
Жаз чыкканча унааны,
Арыктатып койбосун

Арыктатып, арытып,
Жүрбөнөр минип чапкылап.
Жемди, чөпту аябай,
Баккыла малды жакшылап.

Чамдагын

Чамдагын элим, чамдагын,
Чабыштан артта калбагын.
Партияга берген ант,
Аткарылсын ар дайым.

Чамдагын элим, чамдагын,
Күрөштөн артта калбагын.
Асыл тукум малыңды,
Аман-эсен сактагын.

Чамдагын элим, чамдагын,
Жүмушуңан талбагын.
Жалкоолонбой ак иштеп,
Байлыгын арттыр чарбаңын.

Эмгегинден билинггин

Ак ниеттүү азамат,
Аткарғын ишти жакшылап.
Атыңар жоор болбосун,
Ары-бери чапкылап.
Элге тааныл умтуулуп,

Эмгегинден билинип.
Октябрдын танында
Өйдө болдук тирилип.

Өксүп жүргөн эл әлек,
Откөн заман чагында.
Өйдө болдук баарыбыз,
Октябрдын танында!

Комбайн

Күркүрөгөн күз келди,
Аштык чаап комбайн.
Кайрат менен иштешет,
Колхозчулар ансайын.

Бир өрөөндү бир күндө,
Оруп кеткен комбайн.
Атак, данкка бөлөндү,
Колхозубуз күн сайын.

Күнү-түнү тынбаган,
Кубаты зор комбайн.
Күжүрмөнгө күч берди,
Шанга бөлөп мандайын.

Барыбызга дем берген,
Баркы кымбат комбайн.
Колхозчуга кадырын,
Арта берсин ансайын.
Канаты бар комбайн,
Кампа толду буудайым.
Комбайнчы каткырат,
Калкы менен ар дайым.

Алтынын жыйнап алалы

Алтынын жыйнап жеримдин,
Арбытып түшүм алалы.

Ак алтындуу талаада,
Ар түркүн обон салалы.

Арпа, буудай, сулууну,
Калтыrbай жыйнап алалы.
Ат салыша жарышып,
Эмгектен баар табалы.

Кыргызстан тоюна,
Салтанат менен баралы.
Ленин колхоз атынан,
Кадырлуу байге алалы.

Төшүмө орден тагамын

Чарба мал үчүн жаралган,
Боз адырдын шыбагы.
Береке тартып көлпүгөн,
Бетеге, беде, тулаңы.
Жадырап кою жайылса,
Чабандын канат кумары.

Тескейдин карын тептирип,
Күнгөйдү карай жаямын.
Жедирбестен ит-кушка,
Жакшылап семиз багамын.
Колхоздук чарба асыл мал,
Көркү бир сенсис талаанын.

Уян жүндүү меренос,
Төл берет көбү эгизден.
Чилденин суугун тоготпойт,
Жайлоонун чөбүн жегизгем.
Текшерүүдө күзүндө,
«Жогорку семиз» дегизгем.

Коомдун мүлкү коюмду,
Чыгашасыз багамын.
Жүз тубар койдон жазында,

Жұз кырктаң төл аламын.
Пландан ашық жүн берип,
Көрсөтмөгө барамын.
Әмгектин болуп баатыры,
Төшүмө орден тагамын.

Жаркырап жакшы күз келди

Жараашыктуу түр менен,
Жаркырап жакшы күз келди.
Жан аябай иштейли,
Жалкоолук кылбай биз эми.

Баарыбыз эрте баралы,
Аштык оруп чабалы.
Талаага бир баш таштабай,
Арбын түшүм алалы.
Эрте барып оролу,
Әпкиндүүдөн бололу.
Бүтмөйүнчө өнөктүк,
Эс алганды коелу.

Чакырамын

0, замандаш, курбулар,
Баарың тыңшап турунар!
Азыр айтаар кебиме,
Тегиз көңүл бурунар!

Социалисттик жарышта,
Бириңен бириң калышпа.
Ар намысың болбосо –
Каласың бир күн уятка.

Алты саның аманда,
Артта калган жаман да.
«Уят катуу өлүмдөн»,
Өзү билген адамга.

Кичинени чондой бил,
Кемчилигин өндой бил.
Обол ишти бүтүрүп,
Майрамдарда тойлой бил.
Ар убакта жолдоштор,
Жакшы жакка баскыла.
Жаман адат курусун,
Андан алыс качкыла.

Орокчу кыз

Он алтыда Бүзейнеп,
Орок орот эпкинде.
Кундуз чачы кулпуунуп,
Күзгү желге желпинет.

Озуп чыккан ороктон,
Орогу курч болоттон.
«Эгинди эрте жыйсак» – деп,
Эки колун ойноткон.
Комсомол кыз дайыма,
Эң алдыдан көрүнөт.
Бешенеден аккан тер,
Берметтеп жерге төгүлөт.

Эжеси мунун Шарапат,
Элине сүйкүм депутат.
Жакшы әмгектин үлгүсүн,
Жаштарга дайым таратат.

Партия үчүн, эл үчүн,
Үч-төрттөн норма аткарат.
Бүкөн да болот бир күнү,
Эжесиндей депутат.

Уста Нарыбай

Күн сайын иштейт талыбай,
Күжүрмөн акем Нарыбай.
Баа жеткис ишин кары-жаш,
«Бали!» – деп мактайт дайима.

Араба, соко, шайманды,
Мөөнөттөн мурда камдаган.
Эпкиндүү ишин элинин,
Тынчтыгына арнаган.

Күн сайын эрте ойгонот,
Колхоздун камын ойлонот.
Чоюн дөшү, балка алыш,
Көөрүн басып эң эпкин,
Темир согуп тынбастан,
Күүсүн чалат эмгектин!

Ильич шамы жагылган

Сарайы жаны салынган,
Сыпатташ малы багылган.
Күндүзгүдөй түнкүсү.
Ильич шамы жагылган.

Чөбүн туурайт жазында, –
Кышка сонун камылга.
Сүт ферманы мына бул
Таза кармайт дайима.

Чай кайнатат энекем,
Электр менен жагат да,
Үтүгү ысып бир жактан,
Даяр болот заматта.
Көчөнүн ичи көнүлдүү
Ильичтин нуру төгүлдү.
Колхозумдуң қыштагы,
Шаарга окшош көрүндү.

Кызылчачы Сайражан

Эпкиндүү курбум Сайражан,
Көңүлү толкуп сайраган.
Колунан көөрү төгүлүп,
Жеништин туусун кармаган.

Элинин эркин ишине,
Аянбай күчүн арнаган.
Эмгеги менен таалай таап,
Талпынып алга талбаган.

Кызылча экен бакканын,
Бериллип әмгек тапканың.
Данкынды угуп ашыгып,
Комузга салып мактадым.

Арттыра бергин данкынды,
Тонналап бергин кантынды.
Мелдештен жениш жаратып,
Арткаргын, курбум, антынды.
Эмгегин көрүп сүйүнүп,
Кубаныч сөзүм айтылды.
Зууракан эжен сыйктуу,
Тагынгын орден алтынды.

Теримчи кыздын ыры

Күндөй көркөм әң тунук,
Ачылган пахтам кулпунуп.
Күнүгө үч жүз килодон,
Теремин алга умтулуп.
Көрчү, пахтам жаркырап,
Күндө жаны ачылат.
Ак булуттай апаппак,
Тез жыйна! – деп, шаштырат.
Жүргүлө Айша, Шералы,
Теримге эрте баралы.

Ак булуттай барпайган,
Пахтаны жыйнап алалы.

Ак алтын – өлкөм кереги,
Мол түшүм алыш берели.
Талаада пахта калбасын,
Таза жыйнап терели.

Эмгектен баар табасың

Ак жоолук кайда барасың,
Аралап колхоз талаасың?
Чарчасаң да кетмен чаап,
Кейибей обон саласың.

Асемдеп жоолук салынган,
Арыгың кандай чабылган?
Жарк-журк этип кетмениң,
Күн нуруна чагылган.
«Суу чыгарып әгинге»
Канал каздың адырдан.
Ырдап жүрүп иштеген,
Ырыстуу сенин санжырган.

Карындаш, кайда барасың.
Кыдырып колхоз талаасың?
Эринбей чамдап иштесен,
Эмгектен баар табасың.
Эл байлыгын арттырып,
Энчини мол аласың.

Эмгекти сүйгөн карындаш

Эмгекти сүйгөн карындаш,
Эргисин багың жылдызга.
Өзүндөй уздун колунан,
Өнөр өстү кыргызда.

Кыйлага данкын таралды,
Гүлдөгөн ушул турмушта.
Эки станок башкарган,
Эстелик берем бир кызга.
Ал кыздын аты Алтынай,
Арзыткан бизди жаркын ай.
Өзүндөй мен да эпкиндүү,
Иштеп жүрөм айттырбай.
Беш жылдыктын аягы,-
Бел байла иштен тартынбай.
Көз кырынды сала жүр,
Курдаштар Күмүш, Жаркынга.

Чечүүчү жылда турабыз,
Кыздарга кылгын кол кабыш.
Өзүндөй өткүр кыз менен,
Олкөнү күчтүү кылабыз.
Туйгуңдай таптайт партия,
Ар күнү аны түябыз.
Адилет тынчтык орнотуп,
Согуштун туусун жыгабыз.

Жаз койнунда эмгекчи

Ойдолоп жазда эрке жел,
Кулпунуп турат көк шибер.
Сырларын алтын талаанын,
Антарып жаткан женелер.

Сокосун карман, ат айдал,
Эмгегине бел байлап.
Ата-әне ёскөн бул талаа,
Кулпуңду бүтүп гүл жайнаап.

Гүлдөтүп эми жергесин,
Күлүндөп элим тердесин.
Күнүгө үчтөн күн тапкан,
Колхозчулар – жердешим.

Өлкөмө пахта көп берем

Күн-түнү багып тынбадым,
Күч жумшап эмгек кылгамын.
Терен чаап жумшартып,
Ачкамын эмгек сырларын.

Суу жайып аста, жылжытып,
Чаласын койбой сугарам.
Аламын күздө мол түшүм,
Текке кетпейт убарам.

Ардактап ар бир түбүнө,
Көз салам келип күнүгө.
Сен өссөң күндө бой керип,
Ыраазы болом сүйүнө.

Семирткич ташып, кык чачып,
Тап-такыр тыным албадым.
Мол түшүм алуу максатым,
Бар күчүмдү арнадым.

Жанындан кетпей күнү-түн
Жакшылап карап багамын.
Жай бою тыным албастан,
Жарыша кетмен чабамын.

Жыргалдуу ушул доордо,
Эпкиндүү ишти эп көрөм.
Планым ашык аткарып,
Өлкөмө пахта көп берем.

Жарышта чыккан сыйналып

Кетмен алып керилип,
Мандайдан терин себилип.
Талықпай гозо чабасын,
Көнүлүн менен берилип.

Эл ичинде данктангын,
Эмгегинден көрүнүп.

Үйүндө бир күн калбагын,
«Чарчадым» деп талбагын.
Өзүндүн бардык күчүндү,
Колхозун үчүн арнағын.
Элинди үндөп, алгалап,
Эмгектин туусун кармагын.

Гозону чапкан кыймылын,
Машинадай тез экен.
Эсептесем бир айда,
Эмгегин әлүү күн экен.
Билегин түрүп шыманып,
Күн сайын күчүн чыңалып,
Эпкиндүү сулуу бул иште,
Жарыштан чыккан синаалып.
Эрикпей мен да ырдайын,
Эмгегине кубанып.

Эр жигит иштен данкталат

Алдындағы беш жылдық,
Планын ашық аткарса.
Элине сыймық әмеспи,
Эр жигит иштеп данкталса.

Талаанын бетин саймалап,
Трактор айдал үн салса.
Сеялкасы артынан,
Сепкенин кошуп күү чалса.

Кетмен, күрөк колго алыш,
Келин, кыз жүрсө талаада.
Баракелде, жаша! – деп,
Батасын жакшы санаага.

Көргөндүн көөнү қубанат,
Көпчүлүк үчүн болуп данк.
Аткаруу ашык норманы
Атадан калган биздин салт.

Мөөнөтүндө анызды,
Айдап бүтө алабыз.
Андан кийин сугатка,
Арыгын ондоп чабабыз.

Жаздын көркү ачылат,
Жабыла чыксак жумушка.
Баарыбызга белгилүү,
Пайда жок карап турушта.

Жарык болот көңүлүн

Комбайн чабат эгинди
Жакшы бак колхоз жеринди.
Таза чыгат эгини,
Тазаласаң жеринди.
Жакшы чыкса эгинин
Жарык болот көңүлүн.

Жарышып әмгек кылаар кез

Жадыраган жаз менен,
Жарашып әмгек кылар кез.
«Жаз жарыш!» – деп жабылып,
Жаркырап ишке чыгаар кез.
Жабыла коюп бир ишке,
Жапатырмак турар кез.
Аткарып алтын планды,
Алга колду сунар кез.

Аял, әркек жарышып,
Эртелеп ишке кирер кез.

Терең айдал сокону,
Томкоруп жерди тилер кез.
Мол түшүм үчүн күрөшүп,
Кең талаада жүрөр кез.
«Эмгекке!» – деп әлди үндөп.
Шаттанып иштеп күлөр кез.

Дыйкан аба, эмгекте,
Чамдаар чагын үшүл кез.
Күнүгө эки нормадан,
Айдаар чагын үшүл кез.

Терендей айдал анызды,
Эртелең әгин әгээр кез.
Быйылкы жылы мыкты иштеп,
Мол түшүм алыш берер кез.

Аткарып берген планды,
Мелдештен алга озоор кез.
Аткарып антын колхозчу,
Арымын дагы созоор кез.
Төртүнчү беш жылдыкты,
Жениш менен тосоор кез.

Жаркылдан колдо кетменим

Жашылды кийип буралып,
Жазында жүрдүм кубанып,
Жаркылдан колдо кетменим,
Жайында әгин сугарып.

Үзүрүн көрсөм эмгектин, –
Ак буудай өсүп суналып.
Беш жылдыкта белсенип,
Белгилүү болом сыналып.

Талаанын бети сары ыран,
Тенселип бышып турганда.

Ала-Тоодой үйүлүп,
Ак эгин турса кырманда.
Күжүрмөн эмгек кайнаган,
Күз мезгили жыргал да!

Ороо толо, кап үйө,
Эмгекке эгин алганда.
Эринип жүргөн жалкоолор,
Эңгиреп куру калганда.
Эмгектен үзүр көрөсүн,
Эч качан болбой арманда.

Карабач

Эмгекти сүйүп, эринбей,
Бекерликке берилбей,
Иши дайым алдыда,
Жаш комсомол Карабач.

Жигиттерден калышпай,
Чалғы чапкан Карабач.
Чын эмгекке берилип,
Экиден норма аткарат.

Кетменин күнгө чагылтып,
Мандайдан терин ағызып.
Чын эмгектин балбаны,
Эпкиндүү әжем Карабач.

Колхозчы

Күн нурундей жаркырап,
Колхозчунун турмушу.
Орундалып тилеги,
Ордунаң чыкты жумушу.

Алтындаң ак пахтабыз,
Ачылып, гүлдөп, кулпунду.

Эркек, аял биригип,
Жарышып ишке умтулду.

Кызышып иштеп эпкиндүү,
Кызыл орден тагынды.
Жолбашчыбыз – Ленин,
Ачты элим багынды.

Жаз

Муз бузулуп, мөнгү эрип,
Сай-сайдан мөнкүп суу акты.
Колхозчулар шыманып,
Күжүрмөн ишин улантты.
Акындын тилин сайратып,
Ансайын бийик ырдатты.

Жер бети нурга бөлөндү,
Жемиштүү жаз төрөлдү.
Сүйкүмдүү жана сулуу жаз,
Суктандырат көргөндү.
Жашыл килем жайгандай,
Караачы көркөм түрлөндү.

Эгиздеп койлор төлдөдү,
Эркин төргө өрдөдү.
Жайылып жүргөн козулар,
Кубандырат көргөндү.

Байкасан сулуу бул жазды,
Бак-дарак анкып гүл ачты.
Жасанган шайыр селкидей,
Көркүнө гүлдөр жарашты.

Апийим тилген келинге

Ак мөнгү тоодон жел келет,
Апийим гүлү термелет.

Аралап бассак окшошуп,
Ак, кызыл гүлдөр тенселет.

Чагылып құнгө кетменин,
Жаркыным ойдон кетпедин.
Карааның қалса көрүнбөй,
Күсадар болуп, эстедим.

Түшүнсөң, селки, сырымды,
Түшүрбө мени жалынга.
Жарышсам деймин мелдешип,
Жазғы әмгек маалында.

Чабанга

Чабандарды көргөндө,
Чой-чойлоп жүргөн кайкыдан,
Ишине болуп ыраазы,
Ырчылар ырдаш шашыган.

Аргымак атын байлаган,
Самоору турат кайналуу.
Койлору жүрөт жайылып,
Көк майсанда сайдагы.

Аргымак атын байланган,
Атактуу Ак-Сай жайлаган.
Тобурчак атын байлаган,
Толкундал Ак-Сай жайлаган.

Бул өндөнгөн гүл турмуш,
Қылымда такыр болбогон.
Бул өндөнгөн бай турмуш,
Тарыхта такыр болбогон.

Эпкиндүү болгула

Құн чыгып шашке болгончо,
Үйүндө уктап калбагын.

Кенебеген жалкоо деп,
Кейиштүү атак албагын.

Тээтетиги түрүнгөн,
Эмгекке эрте жүгүргөн,
Эпкиндүүгө жазылган,
Калбүбү женем күжүрмөн.

Күчөп-күчөп иштейлик,
Күжүрмөн жигит Жаркынбай.
Элкиндүү атка конобуз,
Иштесен дайым тартынбай.

Эмгекке берген көңүлүн,
Эпкиндүүлөр оңолсун.
Жарымы жок иштеген,
Жалкоолор бизден жоголсун.
Камынып эрте жүгүргөн,
Карысы, жашы күжүрмөн,
Ишинин майын чыгарып,
Калк үчүн чуркап бүлүнгөн.

Жалкоонун тилин албагын,
Иш үстүнөн калбагын.
Калк үчүн иштеп берилип,
Каруудан кетип талбагын.

Жыргалдуу тендик заманда,
Чыңалгыла, толгула,
Кайраттанып, эмгектен,
Эпкиндүүдөн болгула!

Эринбей иштейт биздин эл

Керимсел жыттуу кенен түз,
Керилип кетмен чапкан жер.
Кайкыда белес, жайык жон,
Кара-Саз малын баккан жер.

Сай-сайга толуп суу батпай,
Шаркырап күчөп аккан жер.
Көк шибер гүлү тенселип,
Көргөндүн көөнүн ачкан жер.
Эмгекти сүйгөн эртелеп,
Эринбей иштейт биздин эл.

Жаңылык

Айтып бүткүс жаңылык,
Өзгөрдү өлкөм жаңырып.
Ала-Тоолуу жеримден,
Ар түрлүү кендер табылып.

Күн өткөн сайын жаңылык,
Гүлдөдү өлкөм жаңырып.
Касиеттүү жеримден,
Кымбаттуу кендер табылып.

Колхоз-совхоз баарына,
Электри жагылган.
Эчен сонун курулуш,
Занғырата салынган.

Эчен капитал, эчен жол,
Артта калды төрт жылда.
Эчен эмгек баатыры,
Атак алды төрт жылда.

Беш жылдыкты төрт жылда,
Бүтүргөн әлге ыракмат,
Жаны-жаны женишке,
Күтүнгөн әлге ыракмат.

Женеке

Күткөнүн келди, женеке,
Кайнады эмгек береке.

Орогун алыш, әрте чык,
Бышты го эгин әмесе.

Бир баш жерде калтыrbай,
Чамдай көргүн, женеке,
Жыйнап алсан мол түшүм,
Жайнабайбы береке.

Кечигип калсан албайсын,
Мол түшүмдү эгинден.
Жыйнап алсан коротпой,
Аласың алкыш элимден.

Ким эпкиндүү, ким жалкоо,
Такталуучу жыл ушул.
Атага берген антты актап,
Шаттануучу жыл ушул.

Оргун жеңе, чамдагын,
Чаалыгып артта калбагын.
Күнүгө аткар беш нормо,
Чарчабагын, талбагын.

Умсунай

Алтымыш күн, алты жүз,
Акча тапты ушул ай.
Адал иштейт ак ниет,
Асыл жеңем Умсунай.

Салкында уктап жатпаган,
Сапаттуу ишти баштаган.
Ыйбаттуу ылдам женеке,
Сөз жетпейт сени мактасам.

Ар күнүнө нормасын,
Ашыгы менен аткарган.
Күжүрмөн жеңем ушул деп,
Күнүгө мактайт башкарман.

Жумуштан бир күн калбаган,
Жалкоолук ишке барбаган.
Эпкиндүү женем эч качан,
Эс алып жатып албаган.

Ай, женеке, турбагын

Ай, женеке, турбагын,
Ишине жолтоо кылбагын.
Аткарып дайым норманды,
Эл менен кошо дуулагын.

Сапаттуу оргун, женеке,
Табасың мындан береке.
Туш-тушка карап турбастан,
Талыкпай иште, эмесе.

Шартылдашып, бек чалгын,
Башка ишке көнүл салбагын.
Эртелеп бүтсөн норманды,
Мелдеште женип алганың!

Ушинтип талбай иштесен,
Атагың кетер алыска.
Таза оргун буудайды,
Баш калбасын аңызда.

Эмгекчи жене

Көк жашыл тарткан талааны,
Гүлдөтүп эмгек табалы.
Кол менен созуп алтынды,
Кумардан, жене каналы.

Эмгектин сырын ачалы,
Эл менен эрте басалы.
Эпкиндүү иштеп эрикпей,
Кубанычка баталы.

Талыкпай эмгек этели,
Көргөн эл артык кубансын.
Элим болуп береке,
Эмгекке эмгек улансын.

Эпкиндүү иште, женеке,
Эшиктен аксын береке.
Асылы болот биз үчүн,
Аткарасак норма эки эсе.

Эпкиндүү женеме

Эпкиндүү женем эртелеп,
Эмгегим женип берсе деп.
Ак бермет данды жайнатып,
Жыргалын элим көрсө деп.
Женекем чыгат талаага,
Жаз башынан күтүнүп.
Эл камын ойлойт ардайым,
Эртелеп ишин бүтүрүп.

Аракет кылсан берекет,
Карылар айткан ырас кеп.
«Эмгек кылса адамдын,
Жер эмгегин жебейт» – деп.

Женеме

Жылда талбай эмгекке,
Берилипсин, женеке.
Ал – ударник күжүрмөн,
Дедирипсин, женеке.

Айлына барып кубандым,
Женеке кылган ишине,
Норманды ашык аткарып,
Береке таптым өзүнө.

Жаркылдаган, женеке,
Колунда экен береке.
Ар бир ишин ырысқы,
Өлкө үчүн жарайт керекке.

Ар бир ишти аткарган,
Күжүрмөн экен женекем.
Эмгектен эч талбаган,
Күчтүүдөн экен женекем.
Эмгектин майын чыгарган,
Балбан экен женекем.
Эмгеги үчүн көп сыйлык,
Алган экен женекем.

Эмгектен жылда аталып,
Ардактуу болгун, женеке.
Элиңе жылда данктанып,
Кайраттуу болгун эмгекте.

Алтын жылдыз медалын,
Ала көргүн, женеке.
Баар тапкын эмгектен,
Данкстана көр, женеке!

Аракет болсо – береке

Алтын жүздүү женеке,
Аракет болсо – береке.
Ар дайым норма ашырып,
Айдайлы эгин эмесе.

Жалкоолонбой абаке,
Күмүш сакал абам сен,
Женип чыксаң, мелдештен,
Кериле шилтеп кетменди,
Кыйлага өрнөк көргөзсөң.

Жарышып, иште кары-жаш,
Жадырап гүлдөй алга бас.

Кайратындан калчылдап,
Куласын тоодон кара таш.

Жыргалдын баары әмгекте,
Жыйганың үзүр көрсөтсө.
Аянбай жакшы иштейли,
Аракет болсо – береке.

Бурулкан

Элге жаккан Бурулкан,
Эл шайлаган депутат.
Мыкты иштеп әмгекти,
Кадырың өсүп келатат.

Жайдын күнү сайрандап,
Чөп чабышта Бурулкан.
Кышында белин курчанып,
Ат багышта Бурулкан.
Алда жүрөт ар дайым,
Соц. жарышта Бурулкан.
Нормасын ашык аткарып,
Сапаты менен иш кылган.

Болоттой орок колунда,
Күз мезгили болгондо.
Мактабай кантип көёсун.
Отуз сотик оргондо.

Эпкиндүү келин Бурулкан,
Эмгекке чындал бет бурган.
Гектарына әгиндин,
Жылыга түшүм мол алган.
Звено келин Бурулкан,
Эл ичинен сыйналган.

Жумуш үчүн аттанып,
Барктуу болгон Бурулкан,

Эл ичинде макталып,
Данктуу болгон Бурулкан.

Депутат келингө

Эмгегинди эл баалап,
Депутатка шайлады.
Эпкиндүүсүн Шарапат,
Элиндин болдуң ардагы.

Өсө берсин артындан,
Жаштардан чыккан балбандар.
Ардагы болот өлкөнүн,
Эмгектен данк алгандар.

Арбыта бер, карындаш,
Тамекинин түшүмүн.
Он алты эмес, жыйырма,
Түшүм бергин жылына.
Баатыры болуп элиндин,
Атагың калсын кылымга.

Ударник келин

Эркек-аял эмгек кыл,
Эпкинде алга басалык,
Эмгектин туусун көтөрүп,
Багыттын кенин ачалык.

Ырысжан баккан тамеки,
Текши өсүп көзгө көрүнгөн.
Жалбырагы этектей,
Калдайып өсүп керилген.

Кыргыздын кызы Ырысжан,
Кызматынды ырдайын.
Кайратындан талбасан,
Көрөсүн эмгек жыргалын.

Колхоздун келин-кыздары,
Кагаздан окуп тыңдасын.
Атагың чыгып ишинден,
Ардактап әлин сыйласын.

Эпкиндең иште тартынба,
Бир күндү бошко калтырба.
Атагың чыгып эмгектен,
Зууракандай жаркылда.

Кой жаныбар алтындай

Кой жаныбар алтындай,
Колго алгыла тартынбай.
Сарайларын дуруста,
Ачык жерге калтыrbай.
Жұну алтын, жибектей,
Семиз бакқын жұдөтпөй.
Алга бассын иштерин,
Адилеттүү иштегин.
Баракелде дедиртип,
Пайдалуу жолду издегин.

Тянь-Шандык малчылар

Аскасы асман мелжиген,
Кучакташып көк менен.
Төрт мезгилде эзелден,
Башынан мөңгү кетпеген.

Тянь-Шань тоосун аралап,
Кайраткерлер мал багат.
Төрт түлүк чарба өстүрөт,
Жайында жайлап, кыш кыштап.

Тянь-Шандык малчылар,
Эмгеккө бүткөн салты бар.

Эл үчүн иштеп талбаган,
Малчыдан чыкты баатырлар.

Курбуларга

Күлгүндөй жаштық өмүрдү,
Күзгүдөн таза көнүлдү.
Атакка бөлөп жашайлык,
Курбулар алсан тилимди.

Талықпай билим алалык,
Жашоонун жайын табалык.
Өнөрүн өлбөс жаратат,
Келечек жолду чабалык.

Эл үчүн кызмат кылалык,
Замандан маяк куралык.
Көздөгөн максат ишке ашпай,
Канткенде чыдап туралык.
Атыбыз калсын кылымга,
Сүйүлүп алтын заманда.
Эмгек менен, курбулар,
Алга жүрүп алгала.

Эл үчүн иштеп, элге жак

Эл үчүн иштеп, элге жак,
Эмгегин менен алтын тап.
Өзүндү сыйлай билгинин,
Элди сыйла кадырлап.

Сыйдын түбү сый деген,
Сыр аягы бал деген.
Адамдын асыл өмүрү,
Сыйлуу жалпы эл менен.

Эл үчүн таттуу балдай бол,
Электрик шамдай бол.

Элиң сүйгөн өмүрдү.
Рахматы так ошол.

Өзүм дебей, эл деп айт,
Эл күчүн әмгек айқындайт.
Эстүү адам эл үчүн,
Әмгекке күчүн аябайт.

Чабандын ыры

Көнүлүм толкуп кубанам,
Мал жайып жайллоо жериме.
Чыгашасыз мал багып,
Сыймыктансам элиме.
Аткаруу үчүн планды,
Алдында максат демилге.
Бырыску таалай бакыт нур,
Ала-Тоо жайллоо жеримде.

Кышында баккан койлорум,
Семиздик менен багылса.
Көбөйүп чарбам жыл сайын,
Адырга коюм жайылса.
Жазгы төлдөө кезинде,
Төлдөрүм аман алынса.
Әмгегим әлге таанылат,
Жыл сайын чарбам арбыса.

Ак ниеттүү чабан дедирип,
Әмгегим менен сыналсам.
Күжүрмөн иштеп әмгекти,
Төлүмдү аман алалсам.
Эпкиндүү болуп әлимде,
Әмгектен орден тагынсам.

Өскөн кез

Илим, билим, техника,
Күн санап алга өскөн кез.
Өнөр менен, иш менен,
Турмуштун сырын чечкен кез.
Курулуп завод, фабрика,
Күн менен айга жеткен кез.

Абаны жиреп, жол салып,
Асмандын сырын ачкан кез.
Изилдеп жердин байлыгын,
Ар түркүн кенди тапкан кез.
Аткаруу үчүн планды,
Талықпай иштеп жаткан кез.

Ала-Тоонун аймагы,
Дүркүрөп малга толгон кез.
Эмгекке ишмер жигиттер,
Эпкиндүү атка конгон кез.

Эмгек

Жалпы дыйкан эмгекчи,
Жазайын баатыр эмгекти.
Жалкоолук кылбай иштесен,
Жаратат эмгек берметти.

Самолёт минип закымдал,
Бир кезде эмгек асманда.
Туюкту бузуп жол салып,
Бир кезде эмгек аскада.
Эригип жалгыз жүргөндө,
Эрмек болот бул эмгек.
Эрегише келгенде,
Эмнени болсо ал женет.

Кыйналып катуу суукта,
Кышкысын эмгек мал айдайт.
Жайкалган шибер килемде,
Жайкысын эмгек тоо жайлайт.

Жалпы эл менен жарышып,
Жазында эмгек жүгүрөт.
Асылы тийип колуна,
Күзүндө эмгек сүйүнтөт.

Адам менен эмгектин,
Тилеги бирге башынан.
Жеткирет эмгек бактыга,
Талыкпай иште жашындан.

Турмуш кандай өзгөрөт

Турмуш канда өзгөрөт,
Өзгөрүүсүн көз көрөт.
Өмүрүн барда, эр жигит,
Калбагын артта өпкөлөп.

Чырмалышып өтөрсүн,
Жөргөмүштүн жибиндей,
Жыйган мүлкө ишенбе,
Жууган колдун кириндей.
Эсен болсок көрөбүз,
Өлкөбүздүн жыргалын.
Жалкоо болсон ар качан,
Бардыгынан кур калдын.

Машыгабыз ар ишке,
Кылсак эмгек эринбей.
Турмушту билим өзгөртөт,
Түгөнбөс алтын кениндей.

Чабандын сөзү

Жолдошум бар жанымда,
Жолуктум чабан Абылга.
Жыргалдуу заман элдери,
Тамашакөй, шайыр да.
Кош, келипсин, балдар! – деп,
Сөз баштады аbam да.

Койлорум жатат жайылып,
Бетегелүү өрөөндө.
Келипсинер балдарым,
Чабандардын үйүнө,
Баары семиз, жибек жүн,
Аралап койду көргүлө.

Турмушубуз эн сонун,
Талап, шарт бизге жарашат.
Баккан коюм көбөйүп,
Дүркүрөп өсүп баратат.
Көргөзмөгө жыл сайын,
Москвага барамын.
Ак көнүл менен берилип,
Колхоздун коюн багамын.

Пахтаны ылдам терели

Таң атып, жылдыз тараарда,
Уйкудан турчу садага.
Биринчи барып, кол сунгун,
Күлгөн гүл сымак пахтага.

Алтындай болгон ак пахта,
Калбасын чууруп чанакта.
Келгиле ылдам, терели,
Карындаш, жене, ой бала!

Ай жолдошум, Олжобай,
Сен да турба Бейшенбай.

Пахтаны терип эртерээк,
Алалы жамгыр, суу кылбай.

Сайкал, Жаныл, Тотукан,
Күндө норма аткарган.
Алардан сен да калышпа,
Кабагы ачык Жайнактан.

Өлкөнүн тунук кереги,
Пахтаны тездеп терели.
Келгиле, достор келгиле,
Жабыла кирип көрөлү!

Тамеки баккан келинге

Атайлап жазам ыр менен,
Тамеки баккан келинге.
Кыя басып, жаш келин,
Жумушунан эринбе.

Алдыга кетпейт жумушун,
Тердетпесен чекенди.
Эл көрсүн сизди танданып,
Шаттанып, иштеп жүргөндү.

Элибиз күтөт чоң тилек,
Кызматы артык келинден.
Калbastan нормац аткарғын,
Өзүн сындуу келинден.

Саанчы

Партиянын чечимин,
Баатырлык менен аткардын.
Баркын билди партия,
Баалуу иштеп жаткандын.
Баатыр саанчы аталып,
Бай тарыхка катталдын.

Өкүмөттүн чечимин,
Өскөндүк менен аткардын.
Өстүрөт эмгек пейлиней,
Өрнөктүү иштеп жаткандын.
Өркөнүн өстү әжеке,
Өчпөс тарых такталдын.

Жазында жайллоо жайладын,
Жайытка уйлар айдадын.
Аралаттың әрикпей,
Ала-Тоонун сайларын.
Арымдуу болду ошондон,
Айран, сүт менен каймагын.
Он үч баш саан уй алдын,
Баатыр саанчы аталаип,
Алдыңкы саанчы аталаип,
Атагың чыкты калкына.
Ак ниетинден таанылдын,
Агайын, тууган жалпына.

Алтынай

Эмгектүү чыгып элинден,
Таанылдың иштеп жеринден.
Ажыратпасын жаштарды,
Баатыр го чыккан келинден.

Түрлүү алтын алышат,
Изилдеп тапкан кенинден.
Атагың чыгып Алтынай,
Ар дайым алга барасын.
Ашыра план аткарып,
Алтынды издеп табасын.
Партия менен өкүмөткө,
Эмгегин менен жагасын.

Баатырлар чыгып кыздардан,
Адамды тартат өзүнө.
Ар убак эли тамшанат,

Алтынайдын сөзүнө.
Ак пахта берет эмеспи,
Байлыкты эмгек ээсине.

Асман менен аралап,
Жаштар чыкты арадан.
Баатыр болуп аталып,
Кыздары кыргыз жараган.
Окумуштуу наам менен,
Ар шаарларга тараган.

Депутатты шайлайбыз

Жаркырайбыз-жайнайбыз,
Жалтанып артка калбайбыз.
Жергиликтүү советке,
Депутатты шайлайбыз.
Күндөн-күнгө алгалап,
Өскөндөрдү шайлайбыз.
Колунан алтын өнөрдү.
Төкөндөрдү шайлайбыз.
Эмгек менен өлкөгө,
Жаккандарды шайлайбыз.
Эл үчүн акыл ойлонуп.
Тапкандарды шайлайбыз.

Эмгек күчүн элине,
Бергендерди шайлайбыз.
Жеништин туусун колуна,
Алгандарды шайлайбыз.
Келечек үчүн мелдешкен,
Элине өрнөк көрсөткөн,
Эгизден малын төлдөткөн.
Малчылардан шайлайбыз.
Колунан өнөр төгүлгөн,
Эмгектен иши көрүнгөн.
Мол түшүм алган эгинден,
Баатырларды шайлайбыз.

Күттүү болсун ордениң

Партия менен өкмөт,
Баалады сенин эмгегин.
Күттүү болсун төшүндө,
Жогорку сыйлык ордениң.

Агарып аткан таң менен,
Аралаш жүрдүң мал менен.
Абийир таптың ар дайым,
Күттүктап, ырдап, кол берем.

Кары, жаш калкың каалашып,
Депутатка шайллады.
Салмагы өсүп, жүнү өсүп,
Баккан коюң жайдары.

Колхоздору малга бай

Мал киндиктүү Нарындын,
Жайыттары малга жай.
Төрт түлүгү тен өскөн,
Колхоздору жанга бай.

Чарба малга жайыттуу,
Адыр бөксө төрү бар.
Бардыгы жайлоо төр эмес,
Эгинге мол жери бар.

Бети-Кара, Жан-Булак,
Берекеси эгиндин.
Буудай, арпа дан эгин,
Талааларда себилген.

Эгин менен мал чарба,
Эгиз өсөт Нарында.
Арпа, буудай, жашылча,
Тегиз өсөт Нарында.

Топурагы алтындаý,
Оң тоосу гүлдөгөн.
Баратат өсүп чарбасы,
Социалисттик түр менен.

Көп буудай

Белди карай машина,
Чыга келди тырмалап.
Көз кайкыган көк буудай,
Көрпө болуп ыргалат.

Жогортодон соккон жел,
Жаш буудайды уйпалап,
Башын иет бийчидей,
Кайра күлүп суйсалып.

Балбан билек колхозчу,
Арык толо суу салат.
Колун кылып күрөгүн,
Суу сугарат күү чалат.

Арасында бир чөп жок,
Жалагандай сыйпалап.
Күлүндөгөн сугатчы,
Күнгүрөнүп үн салат.

Эмгекти кыл, эринбей

Эмгекти кыл, эринбей,
Эртели кеч зерикпей.
Жумуш кылсан тегиз кыл,
Калтыrbай жерди тердиктей.
Ығы менен кетмен чап,
Күчкө салып мертикпей,
Карачы, тиги тараптар,
Бир теше жер кемтиктей.
Келгиле жигит, соко айда,

Жан жиптерин бек байла.
Бинттери чирип калбасын,
Чыгарып, алыш так майла.
Качып кетип жүрбөсүн.
Өгүз атың бек байла.
Тегиз болдук баарыбыз,
Көпчүлүк әлим бел байла.
Келгиле, келгин кебез тер,
Келбеске кеткен мерестер.
Акылмандар ойлонуп,
Откөн күнүн элестээр.
Пахтаны бат-бат терели,
Баркын баалап көрөлү
Элге тийет пайдасы –
Фабрикке берели.
Агарган пахта калбасын,
Ачпаганын албасын.
Күмүш күбөк алтынды,
Күлүктөрү жандасын.

Добуш беребиз

Эмгекчи өзүн маштаган,
Мол түшүм алган пахтадан.
Эл алдында абийирдүү,
Берген антын актаган.
Бермет тери тамчылап,
Ысыктан коркуп жатпаган,
Эмгектин баатыр, уул, кызы,
Алля менен Турсунхан,
Силерге добуш беребиз.
Жанылбаган, тайбаган,
Өлкө учүн белин байлаган.
Чапкан сайын кетменин,
Эстеген антын кайрадан.
Кызылча жыюу мезгилде,
Кыр болуп жатат айланан.
Канты таттуу элине,

Гүлбарчын менен Зууракан,
Силерге добуш беребиз!

Кызылы кардай үйүлгөн,
Көргөндө көнүл сүйүнгөн.
Мамлекетке мол берип,
Кампага толо кийирген.
Колхозу кымбат, данга бай,
Кажыбас балбан күжүрмөн,
Майышып эгин чыгарып,
Жер уялган сүрүнөн,
Дыйканга добуш беребиз!

Камын ойлоп элимдин,
Сырын ачкан жеримдин,
Өлкөбүз үчүн күч-кубат,
Асылы кымбат келиндин.
Кара алтынды казууга,
Жан дилиң менен берилдин,
Стахановчул – забойщик,
Дал өзүндөй темирдин,
Силерге добуш беребиз.

КҮЙМӨЛБӨЙ ИШТЕ, ЖЕНЕКЕ

Кубаты талбай иштеген,
Күжүрмөн табат береке.
Түшүмүң келип калбасын,
Күймөлбөй иште, женеке.

Күтүп турбайт бул мезгил,
Кайраттанып эрте кир.
Эмгекке мен да барамын,
Канакей жене, эрте жүр!

КҮЖҮРМӨН БИЗДИН КОМСОМОЛ

Төлдөрүн аман сакташкан,
Түн уйкуда жатпастан.
Ишеничин кетирбей,
Планын толук атказган.

Трактор минип айдаган,
Жаңырып талаа кайрадан.
Комбайн менен оргондо,
Мол түшүмү жайнаган,
Күжүрмөн биздин комсомол.
Гүлдүү заман жаштары,
Зор жеңиште өсөлү.
Эмгек менен таанылып,
Коммунизмге өтөлү.

БИЗДИН КОЛХОЗ КЫЗЫЛ- ТУУ

Биздин колхоз Кызыл-Туу
Эгинге тиет эрте суу.
Суу тийбеген жекелер,
Арыкты бойлойт ызы-чуу.

Биздин колхоз Кызыл-Туу,
Биздин колхоз эрте белин байланган.
Бригадына карабай,
Иш башына шайланган.
Иш башына барганда,
Биздин колхоз Кызыл-Туу,

Жорго аттай салышкан,
Күлүк аттай салышкан.
Күлүк аттай сабышкан,
Эмгектерге жарышкан.

Биздин колхоз Кызыл-Туу,
Ударник болгон колхоздон.

Мукапатын көп алыш,
Ордендерди тагынган.
Биздин колхоз Кызыл-Туу.

Мекелерин карасан,
Беш сотодон байлаган.
Кырманына батпастан,
Ороо казып жайлаган.

ЖОЛ БЕРБЕЙБИЗ ЖАЛКООГО

Жалкоо менен эпкиндүү,
Жарышканын айтайын.
Стахановчул болом деп,
Звеновой бөлүнүп,
Гектирине мол түшүм,
Алышканын айтайын.
Жалкоолонуп эч адам,
Жатпаганын айтайын.

Эл ичинде жалкоолор,
Батпаганын айтайын.
Активдүүлөр артелди,
Мактаганын айтайын.
Жалкоолорду жыйналыш,
Каптаганын айтайын.
Далилдерин мойнуна,
Чаптаганын айтайын.
Эпкиндүүнү көпчүлүк,
Ээликтериип күлүктөй,
Таптаганын айтайын.
Ортолук аттар оюнча,
Семиргенин айтайын.
Жакши иштебес жалкоолор,
Женцилгенин айтайын.
Эпкиндүүлөр әркинче,
Элиргенин айтайын.
Көп иштеп эмгек алгандар,

Көркүнө чыгып кубанат,
Жайына бекер койбайбуз.
Жалкоонун артына түшүп кубалап,
Жалкоону жойсок ошентип,
Жалпы жумуш чыналат.
Эпкиндүүлөр ушундай,
Эмгеги менен сыналат.
Жыйнап жаткан жумушка,
Жалпыбыз тике туралы.
«Иштеген эмгек алсын» – деп,
Ленин жазган ураанды.
Өз убагын өткөзбөй,
Орундейлык планды.
Айтууга талдаپ эсепсиз,
Абыдан өстү шартыбыз.
Баскан сайын дүркүрөп,
Байып жатат калкыбыз.
Ленин чапкан жол менен,
Көтөрүлдү данкыбыз.

ЖАЛКОО

Эмгек десе эринем,
Бекерликке берилем.
Башка ишке карабай,
Базар десе дээлигем.
Көкүрөктү көтөрүп,
Жакшы көрөм басканды.
Күжүрмөн барак кагазга,
Жактыrbаймын жазганды.
Айыбым жок айтканга,
Базардан эл кайтканда,
Ширинканы талашам,
Тааныштар мал сатканда.
Бар ишим эстен чыкпайбы,
Жүз грамм жутуп жатканда.
Бир дагы түшпөйм деп жүрөм,
Бригадирдей капканга.

Мас болуп келем базардан
Ойготот зайдым азандан.
Баш оорунун ордуна,
Башка оокат ичем казандан.
«Жүр» десе зайдым жумушка,
Жүрөгүм жаман безилдейт.
Балдарым ач, жылаңач,
Көөнүмө кылча сезилбейт.

ИШТЕН КАЧКАН ЖАЛКООГО

Жакшы иштеген адамдар,
Эмгекке акча алышат.
Ар жылына эмгектен,
Отуз миң сом табышат.
Жаркыратып тим эле,
Турак үйүн салышат.
Кээ бир жалкоо колхозчу,
Эмгек тургай колхоздон,
Карыз болуп калышат.
«Эмгегим менин каны?» – деп,
«Жазбалтыр эмгек мага» – деп,
Учетчикке жабышат.
«Көзүнө сенин бир күнү,
Көрүнөм» – деп, кекетет.
Тапса кокус жарым сом,
Үй ичинен барк кетет.
Иштеп өзү тапсачы,
Жанында жок акчасы.
Отуз миң әмес, жылына,
Отуз сомду алсачы.
Жигиттин гүлү биз дешет,
Бекер эмгек издешет.
«Иштейсинби?» – быйыл деп,
Кысып сурал калганда,
Болор болбос баштарын,
Аран зорго ийкешет.
«Иште дейт, мени быйыл» – деп,

«Күйгүзүштү мени» – деп,
Ээн жерге барганда,
Өздөрүнчө күлүшөт.
Эмгектенбей көчөдө,
Бекер басып жүрүшөт.
Эмгек кылып колхозго,
Салбайсынбы үйүндү.
Ушундай жыргал турмушта,
Көрсөң да болот күнүндү.
Жакшы иштеген азамат,
Колхоздон алат эмгекти,
Иштен качкан жалкоого,
Бекер эмгек бермекпи.
Оозунду ачып сен жатсан,
Дүнүйө сага келмекпи.
Эрке ёскөн жаш бала,
Иштегиси келмекпи!





МАЗМУНУ

Кедейкан

«Кедейкандын» кербези	4
Кедейкан	10

Шырдақбек

Шырдақбек чыгармасынын фольклордук жана тарыхый негизи	156
Шырдақбек (<i>К. Акиевдин айтуусунда</i>)	188
Шырдақбек (<i>Тоголок Молдонун айтуусунда</i>)	212

Тайлак баатыр

Баш сөз	256
Тайлак баатыр (<i>А. Чоробаевдин вариантында</i>)	272
Дастандагы айрым сөздөргө түшүндүрмөлөр	396
Тайлак баатыр (<i>Б. Абдырахмановдун жазып алуусунда</i>)	399

Эмгек ырлары

Баш сөз	414
Эмгек ырлары	445

Адабий-көркөм басылма

«Эл адабияты» сериясы

**КЕДЕЙКАН
ШЫРДАКБЕК
ТАЙЛАК БААТЫР
ЭМГЕК ҮРЛАРЫ**

11-том

Түзгөндөр:

Омор Сооронов, Абдылдајан Акматалиев

Техн. редактору *Жусупбекова А.*

Корректорлору: *Касымгелдиева М., Калыкова Н.,*

Бекболотов А., Тойчубек кызы Жазгүл,

Садырбек кызы Гулзат

Компьютердик калыпка салган *Абдыкалыкова А.*

Терүүгө 04.06.2016-ж. берилди.
Басууга 03.07.2016-ж. кол коюлду.
Кагаздын форматы 84x108¹/₃₂.
Көлөмү 34,5 б.т. Нускасы 600. Заказ № 04.

«Басма-полиграфиялык комплекс «Принт Экспресс» ЖЧК
басмаканасында басылды
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Профсоюз к. 49.

